



# АҚЫНДЫН ЭЛЕСИ

1944-жылдын кышы. От жагылбаган үй суук. Кыштык пальтону желбегей жамынып, мойнума жүн жоолук оронуп, мээлей кийип «Биздин замандын кишилерин» жазып олтургам. Бир маалда эшик тымызын ачылды. Көңүл бурган жокмун.

Алыкулдуң үнү жумшак угулду

— Иштеп олтурған белең?.. — Иймене калды бейм, адатынча мени «Көлкөңбай» деп тамашалабастан осолдук сезгенсип тигил жалғыз орундуқка олтура кетти. Ал да пальtosун желбегей жамына кирген экен. Эки өңүрүн жыя күмтуланып, колдорун бооруна алган калыбында ойлуу, тыптыңч олтуруп калды. Кызы Жыпары чарчап, баш кошкон жары чыгыштык кылып бир үйдө жалғыз калган ары оорулуу, ары адамга чечилип сыр айтпас ойчул ақын өтө түнт, санаачыл болуп басынып жургөн кези. Ал курбу-курдаштарына жолугууну каалабайт. Өзүнүн суук бөлмөсүндө дайым жалғыз. Эмне иштеп, эмне ойлоп, эмнени окуп жатканын билгизбейт (Ал кезде биз Түш-түк көчөсүндөгү № 61-үйдө коңшу турчубуз. Ал үйдүн сыртында эки тепкичи болор эле, эрте-кеч үйүнөн чыккан ақын ошол тепкичинин баскычында үңкүйүп, шадылуу колдору уркуюн тизесин салаалап, алда немени тыңшагансып оң жагына саал моюн бураган калыбында узакка олтурат. Кээде арық, жотолуу кешпирин шамдай созултуп короонун ичинде жай басып жүрөт. Ал келгенде, биз жаадырап мүмкүн кадары анын көңүлүн ачууга, анын ығы менен болууга тырышабыз. Маектешип, бир топ «канаттуу» кептер айтылган соң Алыкул саал чымырап, көңүлү ачылайын дейт... Өз мүнөзүнө жараша сөзмөр, тамашакөй ақындын тез аранын ичинде мынчалык басынып кетишин оорудан көрүп, мен ага өзүм кургак учукту кандай жеңгенимди кеп салып, өз «тажрийбамды» айтып оорулуу адам, дени сак кишидей жаркын, шайыр жүрүшү керек. Солуп турган өсүмдүккө суу сол берсе, шайырдық, күлкү оорулуу адамга кубат, дем берерин айтып бажылдаганымда... Алыкул күлгөн болуп мулуңдап коёт:

— Ырысын төөдөй, Көлкөңбай... Романынды жаза берсенчи...

Анын ошол «чи...» синде салмактуу күрсүнүү, айтылбаган өкүнүч сезилчү...

Алыкул олтууар замат мен ишти токтоттум. Ал тек зериккенинен келген жок. Не бир айттар кеби, кенешер ою, не бир иши бар. Ал аны ошол замат чечилип айтпасын да билем. Аркы-беркиден кеп салышып маектешип олтурдук. Кандайдыр бир иш көңүлүн бөлгөндөй Алыкул тизесин чыканактап, ээгин таяна калып тигил этажеркада тизилген китептерге алдыртан көз салат. Кээде менин айткандарымды укмаксан. Көңүлү тигил китептерде. Ал ошентип узакка олтурду да менден туңгуч ырларынын жыйнагы «Чолпонстанын» сурады. Өзүн белекке берген бир нускасы бар, аны катып жүрөмүн дедим. Ордумдан туруп катып койгон жеримден «Чолпонстанды» алдым да, ага бербей өзүм жыйнакты барактай олтуруп алданемнелерди сүйлөдүм. Бирок ақын кебиме кулак койбостон колумдагы жыйнактан көзүн албай бир азга олтурду да анан уялгансып, кыйпычыктай түшүп чекиндүү өтүндү:

— Окубачы, ушуну. Бирөөнүн үйүнөн ушул жыйнакты көрсөм уялыш кетем. Сенде да турбасын. Өзүмө берчи?...

— Тан калғансып катқыра күлдүм да, жыйнекта жакшынакай эле ырлар басылғанын айтып, автордон алған белекti кайра бербесиме мен да бекем турдум. Алықул ага өкүндү. Бербесиме көзү жеткенде аны әчкимге көрсөтпей катып коюшумду суранды.

Акыры катып жүрүп да мен «Чолпонстанды» таппай калдым. Аны мага көрсөтпей автор алдыбы не башка бирөө алдыбы билбейм. Бирок бир катар ырлар жыйнагынын автору, улуу Шота Руставелинин «Жолборс терисин кийген баатырын» кыргыз тилине татынакай көтөрүнүү таланттуу ақындын эмне ой менен ошентип өзү чыгармасын өзү жерип, аны көргүсү келбей аны окуучунун колунан көрсө уялышп, өкүнүп жүргөнү чынында эле а дегенде бизге түшүнүксүз болучу. Кайран ақын ушинтип жаза албай өксүп калабы, деген өкүнүчтүү божомолдор да бар эле. Артыкча, Алыкулдуң кыргыз Гимни үчүн жазган үч куплети кургак, өтө көркөмсүз болуп калғанын окуганыбызда, аны жазган ақындан үмүт үзүп коё жаздап, аны аяп калдык. Кәэки жолдоштору анын сыртынан анекдот айтышып этиетсиздик иштешти. Ақындын үй-бүлөлүк турмушуна, түнт мүнөзүнө байланыштырып артыкча — «Пальтосу жаны порум, кара жака» кәэки аяштар, жецил ойлуулук менен —«Көзү ойноп, кызыл эрди жып-жып этир», — Токтой тур, тигил дагы келсин дешип» эбиреген кызыл эриндери эриндериче тийбей айыпсыз ақынды сырттан жамандашкан сайын... «Да... да» лап жер тепкилеп четки эмеси» ушак-айындарга от тутандырыши тек каңырыштан чыккан айын боюнча чалып, ал кезде турмушту кеңири баамдап, ақындыктын жаман-жакшысын таасын ылгай баштаган ойчул ақын талантын курчутту:

*Ал кезде, мен олтурдум үйдө жалғыз,  
Ойлордон-ойго батып, түпсүз-сансыз.  
Аттиң ай, бир чоң килем соксом ээ дейм,  
Бир четин мұлдө кыргыз көтөрө алғыс...*

Ошентти. Ойчул ақын Пушкинден, Шотадан, Гётеден ақыл суроо менен баамчылдыгын күчөттү, чеберчиликти өздөштүрдү. Күрп-күрп кан жөткүрүп олтуруп, бал әмгектин даамын татты.

*Өңү өчүп, оңой менен гүлү оңбогон,  
Жанагы «жаман» деген «жакшылардын» —  
Сөзүнүн, чын-калпына күбө болгон.*

Элдик маданиятка түбөлүк салым болучу асыл килемин кирпик менен сокту. Бирок ақындын жанын кейитип, жүрөгүн сыйздаткан жаман- доонун учууга башка жакта. Ал, ақындын өзү эмес, анын әмгегине ушак айттуу, әмгегин бурмалап, әмгегин жамандоо болучу.

1940-жылы ақын, ырлар жыйнагынын кол жазмасын Кыргызмамбаска тапшырат. Али басма көрө элек, басууга сунуш кылынган гана жыйнекты колуна алған бир редактор кол жазмадагы өзү байкаган бириң-эки мүчүлүштөрдү авторго көрсөтүп, ага редакторлук кеңешин берүүнүн ордуна, кош маанилүү бир сөздү бурмалап авторго оор саясий айып тагат. Ал ошол жыйнакка киргизилген бир ырдагы — «Жутунган европанын өрт балдары» деген саптагы «Жутунган» де ген сөз. Албетте, ақын бул сөздүн маанисин редактор бурмалагандай — «Тоюнбас, сук» деген мааниде албастан, «Тайманбас, тартынбас» деген оң мааниде алган. Ошентсе да мааниси так эмес—кош маани туудурған сөздү ақын ырында колдонбай койгондо дурус болмок. Албетте бул жаш ақындын али өз эне тилин жакшы билбестигинен кетирилген мүчүлүшү болучу.

Айттор ал жолу, жыйнагы жарық көрбей калган абын тек сын угуу менен тим калbastan узак мезгил текшерилип жүрдү. Дал ошол күндөрдө ал басынып, чүнчүп, түнт тартты. Жалғыздыкка берилди. Түндүн кайсы маалында үйдөн чыкканында абындын карааны үңкүйүп, бозоруп тепкичте олтурганын, не эч дабышсыз көлөкөдөй үрүң-бараң тартып басып жүргөнүн көргөнүндө жүрөк сыйздачу;. Ал көп учурда беймаал убакта ошентип жалгыз жүргөнүн адамга билдирибеске аракет кылат. Себеби жок жерден адамдын тынчын алууну кандай жактырбаса, өзүнүн күлгүн өмүрүндө бөйдө кайы тартып, оор кеселге чалдыгып, жанга күйүмдүү жарсыз, эркелеткен баласыз жалгыз соколов башы ушунтип басып калгандыгын адамга «билизбеске» тырышат... Беймаал убакта жалгыз басып жүргөнүдүгү жөнүндө сурай калсак, ал аны жактырбай, уккусу келбей, алтургай андан бирөө анткорлонуп, жаман ой менен сурагансып өкүнүп, өзгөрүлө түшөт. Андай учурда ал эчким менен сүйлөшпөйт. Тек сыйайкерчилик көрсөтүп жанында жүргөнү болбосо, баягадай эле жападан жалгыз, баягадай эле ойлуу, түнт, жанындағы адамды унтууп өз дүйнөсүндө. Алтургай көңүлү сүйбөгөн кишиден жүз буруп «Сени менен жүргүчө жалгыздыгым артык. Ойго батам... Ыр табам...» дегени айтпаса да байкалат. Ошентти. Ал кез: ойчул абындын кәэ бир татаал кырдаалдардан улам басынып чөккөнү эмес, абындык намысы курчуп, жүүнү бош ырларды танып, поэзиянын жалынын жандыруу жолун издеғени, ушул жашына чейин:

*Мен уялам; мына мындан уялам:  
Көзгө толор бир чоң эмгек кылбагам!  
Колун кезеп, жолуң болгур дегенсийт,  
Жер шарынан күлүк учкан заманам.*

деп өзүнүн замана алдында абындык ыйык милдетти или мажрөө аткарған чабалдыгына өкүнүп уялганы болучу. Бирок ушул өзүн уялткан чабалдыкты канткенде жеңер жолун изденүүсү — дал ошол кытмыр редактордун өкүнүчтүү «чабуулунан» кийин ого бетер төздөтилди, ого бетер абындык намысы аны тынчытпады.

Дал ошондон кийин Алыкул баштакы жазылган чабал ырларын өзү жактырбай, аларды кишиге окуттай, коқус бирөөнүн үйүнөн жыйнагын көрүп калса аны алыш жок кылып, өз эмгегин өзү танды, өз үйүнөн безди. Жаз, күз, кайбир учурларда кыш айларында да ал эл аралап кетет. Сөзмөр кишилердин баянына канат. Жандуу сүйлөмдөргө кулак коюп, таамай айтылган канаттуу сөздөрдү, тамсилдерди, нускоолу кеп-сөздөрдү, лакап-макалдарды эсине тутуп, күндөлүгүнө жазып кайтат. Ал а дегенде, Чүйдөгү, Ысык-Көл өрөөнүндөгү бир катар колхоздордо болгондон кийин — «Жайлай эгинимди асырадым. Эми түшүмүн алам» деген дыйканча, не Чолпон-Атага, не Жети-Өгүзгө, не Койсары менен Ысык-Атанын бирине айлап жатып бир жактан өзүнүн начардап кеткен дөн соолугун асырап, бир жактан — «Чабыттап жем издеғен ак баарчындай» сонундап «...эки—үч сап ыр таап келишке»... жарык талантын жумшап койду. Ал ажал коюндаш жүргөндөй, бирок Ысык-Көлдүн мөлдүр толкуну, Ала-Тоонун салкын илеби аны ажалга бербей, өмүрүн сактап, аны коргоп, асырап багып турганын өтө кубанып кеп салганында күмсарган ирецине кан жүгүрүп, көңүлү ачыла түшүп, мулуңдап, кол жоолугу менен оозу-мурдун тез-тез сүртүнө кубанат.

— Ол да биздин жер-суубуз ай! Кылымдан кылымдарга жомоктолгон сонун баяндарды барактаган Ала-Тоо өзөндөрүчү...

Толкундаган ақынды тымызының кубаттап коём:

— Жазылбай калган китеңтер канча! Аларды тымпия сактап улуу тоолор менсинип зыңгырайт, жакшылап сырдашсак, беришээр бекен, Алыкул?

Ақын кепке сараң. Ал тек сени менен маектешкенсип коюп ичтен қунгүрөнүп, өз дүнүйөсү менен алек. — «Ал кандай, күн батарда көл укмуштуу, кандайдыр жанга салкын мындалы уу-чуу... Кымыздай чөйчөгүндө сапырылып, жаштыктай күү-шаа этет көбүк чачып...»

—...пай, пай! Ысык-Көлдүн касиети ай. Эл аралаш керек, эл аралаш керек, Көлкөңбай...

Жеткен тамашасын ақын ушуну менен аяктатат. Ал аша берилсе эл ичинде жүрүп таап келген татынакай ырларынан эки-үчтү окуп коёт. Чынын айтыш керек. Ыр окууда Алыкул анча машыккан устмат эмес болучу. Үнү пас, саал долдурабыраак чыгып, дирилдеген үнүндө болор-болбос шашмалык байкалат. Ошенткен менен бирде конур тарткан үнүндө өзүнчө ыргак, өзүнчө так сүйкүм бар. Сабактын ақырына чекит көёрунда өзөктөн муңканы чыккан жумшак илеп урулат:

Кечээги жоготулган балалыктай,

Аралдын аржагына сүзгөн ак куу... дегенде жумшак муңкануу; түпкүрдөн угулат. Ақындын дал ушул илебин угууну каалап:

— Дагы кандай ырларың бар? Окуп кой дегенибизде; ал оң кыялы кармаса, дагы бир аз окуйт. Сол кыялы кармаса, кол жоолугу менен оозу-мурдун сүртүнгөн болуп, мулуңдап, андан бирөө талашы жаткансып кол жазмасын столдун тарткычына салууга ашыгат. Андан кийин жаңы эле сатылып келинген сыйктуу столунун үстү таптаза болуп, өзү да эч-эттемек көрбөгөн-билбеген кишиче коржоуп, тизесин күчктап олтуруп калат.

Ошентет. Өз баамында абдан жетилген, өз купулуна толуп, өз көңүлүнө жаккан гана ырларын окуп коюп... анан аны окуганына да өкүнүп калгансыйт. Өтө кызганчаак эне кут төгүлгөн бешикте нурга бөлөнүп көшүлгөн эгиз уулун байкоосуздан жаман көзгө көрсөтүп, кайра ичи тартына түшкөн сыңары...«Ушул ырларымды эмне үчүн кишиге угуза окудум? Жетиле элек го? Жакпай калды го?» — дегендей кәэде өкүнүчтүү кебетеде басынат, кейигенсийт. Окулган ырларын мактай берсөң, аны уккусу келбей ошол замат шадылуу узун колун жаңсай:

Койчу... аны айтпачы. Жакшы ыр биздин кол жеткис жай, да... О-о... бизге али иштеш, иштеш керек...

Ақындын өзүнө өзү канааттанбагандыгы кай кездерде чегинен аша түшүп, ал өтө эле эч-эттемени жактырбас — кызганчаак, ой пикирге аша сараң, деле оңдай менен жакшыны тааныгысы келбеген «ичи тар» өндөнүп кетичү... Алтургай мындан аз эле жыл мурда өзү сүйгөн, өзү баалаган ақындарга азыр этиет сын көзү менен карап, алардын өздөрүн да, жазгандарын да этиет талдап; кокус бир ақындын супсак ырын басмадан көрүп калса, аны өзү жазып, байқабай чыгартып жибергенсип, супсак ырдын автору үчүн өзү уялат.

— Ыр деп эле жаза берет экенбиз да. Уйкашқандын баары ыр болбосун теги байкасак боло?! Койчу, мындаиды окубай эле көёлу...— Ал ошол замат колундагы сұпсак ыр басылған газетаны бүктөй салат. Не чаңын күбүгөнсүп этегин чапқылап ордунан ашыга турат, не алда кимге таарынгансып коржайғон тизесин чықанактап, әзгін таянып ойлонуп олтуруп калат.

Ал өзү менен өзү маектешкендей, өзү менен өзү сырдашқандай ойлуу, тұнт. (Балким, анын тұннұтқын саздын тұнөргөн мөлдүр күдугундай тымып, мелтирең, чегинен аша түшөр). Ошентсе да өзү менен өзү болғон ойчул ақындын ички дүйнөсү жакшы пейилге, терең сырға бай. Ал уч-кыйрына көз жеткис дәніз мейкиндигингінде — нукура ақындық кыялдын канатын жая бийикте шаңшыған көрөгөч кыраандай:

*«Мен баармын, кыш соңунда баармын,  
Кыш бүткөнчө ушул жерде калармын,  
Келген-кеткен конуп-тұнөп өтсүн деп,  
Төрт бөлмөлүү ырдан бир там салармын» —*

деген ыйық шаңшүусун ичен кайталап, ичен жаттай, ақындық максатка алагды. Төрт бөлмөлүү ырдан бүтчү жарық имаратқа поэзиялық асыл боёкторду ааламдан издеген чебер ақын дүйнөлүк адабиятты талықпай оқуп, терең ойлонуп, дүйнөлүк устаттары менен да сырдашып, кооздукту көз алдына элестете табийгаттын көркүнөн, кубулушунан да сыр сурап, әл-жерден да сыр сурап асыл максатын, ақыл-таланттын чабытында:

*Aх, чиркин, биздин құндар кандай таттуу,  
Бүгүндөн әртеңкиси ыракаттуу!..  
Табийгат жана анын музыкасы —  
Құн санап кандай сулуу, кандай шаттуу!*

Табийгаттын шаңдуу- музыкасына үн кошкон баамчыл, чебер, акпейил ақын бийиктен шаңшып, өзүнүн жарық дүйнөсү менен әлине, адамга ак пейил тиледи:

*Тилегим: кийми болсун жибек, шайы,  
Жагымдуу, жайлуу болсун жүргөн жайы  
Балдары аман болуп, тукуму өссүн,  
Кант, шекер, бал татысын ичкен чайы.*

Баса, бул тек кана ак пейилдүүлүк көрсөткөн тилек бекен? Жок! Бул — асыл поэзиянын курч қуралын таптап: жыргалы, таалайы, өмүрү балдарынын, укум-тукумунун амандығы үчүн адамга жигер берүү. «Таш идишке куйган» бактысын жоомарттық менен кош колдоп кароолчунун баласына бөлүшүү:

*Берем,  
Алсын!  
Сатпайм, кадыр-баркымды, Уйчу, койчу,  
Кетменчинин —  
Менмин кымбат ақыны.  
Баалай келсе тең келе албайт,  
Бул ааламдын алтыны!*

Баса, кәэкилерче ажаандық менен өзүнө құнұмдүк даңқ талашпастан өзүнөн өзү келип турған алп әмгектин зор сыймығын уйчу, койчунун балдарына бөлүшкөн,

элине бөлүшкөн акпейил жоомарттықтан кымбат әмне бар, дүйнөдө. Ичи тардыкты, сараңдыкты, карамұртестүктү — деле әч бир терс сапатты адамдарга каалабай; андай жаман нерселерден адамдарды сактап, коргоп, адамдарга жоомарттықты, ак-пейилдүлүктү, берекени — деле бардык жакшы нерселерди берешен құздұн берекелүү жемишиндей, берекелүү ақындық дасторконго салып адамдарды меймандағының туруудан ыйық қандай сый бар, дүйнөдө. Ақын жүрөгүндөгү ошол ак пейлин жоомарттық менен бөлүшүп, адилдик үчүн майданга чыкты. Ал, ааламга тегиз саябасын тийгизер адилдиктин байтерегин өндүрчү Жер. Бардык сонун касиеттер, бардык ыйық иштер Жерде. Ырыс-берекенин түгөнгүс булагы Жерде. Кара қылды как жарған калыстуулук. адилдик Жерде. Биз жердин балдары караниеттүлүктү, караөзгөйлүктү таштандыдай тереңге көөмп салып, адил күрөшкө чыгалы. Эртеңки жыргалыбыз үчүн «Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарышып» таалай табалы, жарық заман куралы:

*Эгерде ай қызганып, күн түртпөсө,  
Жер шарын колтугума қысып алыл,  
Мейманга барап әлем эки-үч күнгө!*

*Көрсөтүп бир тилемектүү жер баласын,  
Болгондо — биз сыйктуу эр данасын!  
Көп турбай кайра түшүп келер әлем,  
Таанытып адилдиктин заманасын.*

Көркөм сөздүн жагымдуу куралын ушундай чебер жумшап, чебер қынаптап ыйық майданга аттанған ақын баштакы жаштығына, чабалдығына өкүнүп, уялып; азыр ал мажрөөлүктү этегине жабышкан саманды серпіндей силкип таштап, ақындық эргүүсүндө жетилтип келаткан кезинде Алықул, кәэ бир каламдаштарының да айрым кем- кетиги үчүн өкүндү. Алардын жетилишин каалады. Антпесе, канчалық зыңғырабасын жалғыз аска тоо қыркасын куралбайт да. Тарыхы бар түптүү элдин — кечээкисин, бүгүнкүсүн, эртеңкисин бардык жагынан кеңири баяндап, чебер сүрөттөгөн — бай мурастуу чоң адабият жаратыш үчүн аны жаратышчу таланттардын катарлары калың болууга тийиш. Биз, тек кара чабуулдагыларды каалабайбыз. Кадимки коо бузган койкашка күлүктөрдөй дүбүртү күчтүү — залкар таланттар көп болсо дейбиз. — Прозанын, поэзиянын, драманын, балдар адабиятынын, айттор ар бир жанрдын туусун намыстуу, бийик көтөрүшкөн ондогон «кол башчылары» болсо, жалпы эле әлдик чоң маданиятка қыргыз жазуучуларының кошкон салымы ташкын дарыядай күрпүлдөп куюлбайбы! Атаганат, көп кечикпей ошондой күрдөөлгө тез жетишсек ё!

Кез кез маектешип олтурғаныбызда Алықулдун көп көксөгөн тиlegeninin бири ушул — қыргыз жазуучуларынын катары ошондой шыктуу, ақыл-эстүү жаштар менен толуктанып тез эле парандуу болушун көксөчү. Жазуучулук — эң ыйық кесип. Жазуучумун деген адам, (ал чын жазуучу болсо) ал баамчыл, адамга арам санабаган ак пейил, көрөгөч, калыс, кечиримчил, боорукер болушка милдеттүү да. Себеби, ал жазған китеби арқылуу адабият окуучулары менен маектешет. Аларга ақыл, кеңеш кошот. Тарбия-таалим берет. Турмуштук таасын сабактарды таасын сүрөттөп элестеттүү арқылуу адамдарга туура жолду көрсөтөт. Эмесе, жазуучунун жазғандары менен анын жүргөн жүрүмү, иштеген иштери, айткан кеп-сөздөрү эки ажырым кетишке тийиш эмес. Бирок... тилемекке каршы жазуучулардын катары көп учурларда ар кыл адамдар менен толуктанып калат. Олдоксон, эпизидиң қылдаған жамакчыларга карай — «Уялбаган ырчы болот» деп элибиз таамай айткандай

арабыздагы жазуучу атанган кәэ бирлер көкшилти «чыгармаларын» сунуш этиштен уялбай тажатып келишсе, кәэси андан да ашкан шылуундук, колдон суурулган эптүүлүк менен басмадан орун алат. Андан ары ага даба жок, жол ачык. Бардык мүмкүнчүлүгү келе калса, болду. Адабияттын камын көргөн киши болуп, ал уурт көбүртөт, эркинче кекиликтейт. Бирок ал сырттан ошондой көрүнгөн менен анын бардык аракети өзүнө жол ачуу, текиреңдеп араң келатканы менен иши жок өз атын жылоолоп, өз атын сүрөөгө алуу болот. Алыкулдуң каалабаганы, сүйбөгөнү, жек көргөнү, жийиркенгени дал ошондой уятызыз өзүмчүлдөр борор эле. Чогулуштарда, не пленимдарда ошондой өзүмчүл бирөө чыр-чатаактын учугун чубап, маңызсыз сүйлөй баштаса, Алыкул аны угуп олтуралбай чыгып кетет. Деле өзүнө тиешеси жок болсо да, тигинин куру чечендикке салып маңызсыз сүйлөгөнүн жактырбайт, ал үчүн уялат. — Уялбагандан өзүң уял деген ушул. Жанагы сөзүн бүттүбү, теги? — деп кейип-кепчили, жоолугу менен оозун сүртүнүп, сыртта ары-бери басып турат...

— Бейбаш келжирегенче турмушту араласак боло... Жалпы адабияттын кызыкчылыгы үчүн күч жумшасак боло...

Албетте, акын сыртта жалгыз кыжырлануунун ордуна кетпей олтуруп, алтургай өзү сөз алын, адабиятты өнүктүрүү жөнүндөгү өз оюн ачыкка салып, коллективге кайрылган болсо, ал коомдук ишке катышууда өз активдүүлүгүн ачык көрсөткөн борор эле. Бирок, ден соолугу начар, өз ичинен күйгөн түнт акын антпейт. Андай ишке акын жөндөмүнүн жоктугунан эмес, ага өз пейли чаппагандыктан, коллектив алдында бирөөнүн беделин түшүргүсү келбegenдикten ал, ошентип, байкабаган көзгө — «коомдук иштерге катышпаган пассивдүү» адамдай көрүнөт. Чындыгында, чынчыл, намыскәй акын эң чыйрак активдүүлүктү өз талантына берди. Чыгармачылыгына жумшады. Ал жеке эле өз чыгармачылыгына убакыт өткөрүп тим калган жок. Анын сыр сандыгынын ачкычын таба билген каламдаштары адабият жөнүндөгү анын баалуу пикирлерин бөлүшөбүз. Жаштарга Алыкул кеңешин аябады, алардын чыгармаларына оюн айтты, таасын талдоолору менен жаш талапка жардамын берди. Акындын кеп-кеңештеринен да, жаңы өстөнгө теминген кашка суудай мөлдүр тарткан көркү тунук, мааниси терең татынакай лирикалдуу ырлары, сонун поэмалары адабиятка ат салышкан жаштарга өзүнчө мектеп, аларды жаңы багытка чакырган, жаңы ыкмага, табылгага үйрөткөн жакшы жөрөлгө болду. Акындын талантына сыйынып, анын чыгармасынан таалим алган жаштар кәэде акындын үйүнө келишчү. Аларга кымбат кеңештерин, өз тажрыйбасын айттып берүүдөн акын тажачу эмес. Алтургай кыргыз поэзиясын жаңы өстөнгө буруудагы анын татынакай табылгасы биздей улууларга да дээрлик үлгү болгондугун эскербесек калыстыктан таяр элек...

... Күндөрдүн бириnde Алыкул экөөбүз анын үйүндө маектешип олтурабыз. Ал Түштүк жерин кыдырып кайткан. Иреңине чыгып, көңүлдүү, чечилип жайдары. Столунун тарткычынан улам бир блокнотту алып, барактап коёт. Андагы жазууларды ачык окубайт. Элдик ырларды, лакап-макалдарды, уламыштарды бир топ жазып алганы байкалды... — Түштүк кыргыздын элдик ырларындағы өзгөчөлүктөрдү айттып кызыгуу менен кеп салды:

— Ушул кезге чейин эч билбеген экенбиз. Түштүк эл ырларынын өзүнчө ыргагы, өзүнчө обону, күүсү бар. Сөздөрү салмактуу, уйкалыштары так, орундуу, бай. Ал эми тиличи... Түндүктөн укпаган сөздөрдү Түштүктөн көп уктум. Азыркы кезде кеңири колдонулган нукура элдик тил!

Алыкул алданемнени эстей калдыбы? Башын бир чайкап койду да суктанып кызыга түштү: — издең тапкыс кызыктуу уламыштар, эчен таамай, сонун

айтылган лакап-макалдар, канаттуу сөздөр түштүк элинде бай сүйлөнөт. Азыр аларга кол тие элек... Биз тургай ошол жактын кулундары чолуп айтыша элек тура. Жазуучу үчүн кечиримсиз. Биз ал жакка көбүрөөк барууга милдеттүүбүз...

Баамчыл, көрөгөч, байкагыч акын ошентип эл арасына барып кайткан сайын — изилдөө жүргүзүп, жаңы кен тапкан геолог сыңары чоң кубанычта кудундан, кампайып келет. Оорулуу жаны эл ара-сында жүрүп, ал оор илдетинен сакая түшкөнсүп ирецине келип, күнгө күйүп, беттеринин отуна кан ойноп, бирер кездерге чейин санаасыз, ойсуз өз үйүндө узакка, узакка жалгыз олтуруп иштей берет, иштей берет... Акын иштеген кезинде, анын бөлмөсү жым-жырт. Эч дабыш-шыбыш угулбай — анын үйүнө далайдан бери жан каттабагансып эшиги бекем жабык, тым-тырс. Эшик-терезелери да, үйү да, анын ичинде өзү да мелтирип катуу уйкуга баткандай... Ошентсе да бирер мезгилде ошол тынычтыкта мемиреген үйдү созолонгон, муңканган сонун музыка ойготот. Чыкылдаган минут санап баятан ыр чубурткан акын, эми кана приемникке кол тийгизип, музыка деңизинин толкунунда кыялга батып, дем алууда. Дал ушул мезгилде, эшигин шарт ачып, бажылдай сүйлөп үстүнө кирип барсан, — «Келгин» деп да койбыйт, сени көрбөй да калат. Пальтосун желбегей жамынып, жылаңбаш бөлмөнүн ортосунда ары-бери басып турган болот. Не уркуюган тизесин кучактап, алыстан дүбүрт уккансып, башын саал оң жакка кыйшайтып алыска карап, ойго батып, муңканган музыканын кучагында эч кимди элес албайт...

Баса, музыка деңизинин толкунунда көбүк серпкен канатын жай сермеген асыл сезим, терең ойдун акыны ушул кезде тестиер чагын көз алдына келтирип, мейкиндикте эргип, «Жаа, жаа жамгырын» ырдал; тамчы черткен ташбаканы көрүп, бетегенин түбүнөн бырп учкан «Бөк, бөк бөдөнөсүн» кубалап; андан ары кыялышында — «Кыйтуулап бүркүт таптап», «Тай күлүгүн жарыштырып» анан. жибек көйнөгү жаанга суу болгон эрке кыздын өкүнгөнүн күлүп; андан тоо жоготуп, анын ордун сыйпалап, андан жетим козунун арманын уга чарчап үйүнө кайтар замат, өзү коңшусунан суу талашып, помидорун сугарып, өзү да суусап... айтор, шаңшыган, мунканган, ыргаккан музыкадан суусун сурап:

*Мен суу ичпейм, тандай катып турганда,  
Мен нан жебейм алдан тайып қурганда,  
Музыкадай мага таттуу суусун жок  
Берчи мага,  
Берчи мага,  
Жарым кашык музыка! —*

деп музыка деңизинен суусун кандыра асыл ырларды жараткан эң жооптуу сапарында кыялга баткан акын, баса, бул учурда, өзүнүн ыйык ишинен башка эмнеге көңүл бурмак эле!

Музыка, акындын канын үрөп, сезимин дирилдеткендей. Суу ичпей обонго суусун кандыруу — ар бир акындын колунан келеби? Жок! Көңүлүбүзгө албайлы. Айрымдарыбыз андай касиеттен курубуз да?! Ал, эненин сүтү менен бирге келчү нерсе. Ошентсе да жалпы маданияттан кеңири кабары бар адам музыканы да кулактын сыртынан кетирбес. Эң болбосо обонду үстүртөн түшүнбөсө, ал артыкча акын үчүн чоң кемчилик. Эриши болсо да, аркаксыз калган жалаң кабат өрмөктөй анын ырлары түргө келбейт. — Тек курулай уйкаштыкта лепилдегенсип... бирок эргип учар канатсыз «жылаңайлак» жамактын түрмөгүн түрөт. Анда ыргаккан обон, тереңден кайнап чыккан кайнар булактай жалындуу лирика кайда?!

Көзгө көрүнбөс «майда» темага терең маани берип, кыска, так музыкалык обонду ыр саптарында безенткен Алыкул ички зор дүйнөсүндө, күчтүү сезиминде музыкага ошентип суусунун кандыра билген. Туш келди жерден кайнар булак оргуштабайт. Ал өзүнүн чыкчу жерин табат. Акыл, талант айкалыша келгенинде да ал өзүнүн оргуштап чыгар жерин таппай калуусу ыктымал. Муну көбүнчө, ошол акыл, таланттын өз ээсинин аларды туура багыттап асыроосу өнүктүрчү нерсе. Арийне асыроо жараашпаса, талант өчөт, акыл бөксөрөт. Алардын табы жараашса, талант курчуйт, акыл эргийт. Буга, дале болсо, түйшүкчүл акын Алыкул Осмоновдун өз талантына болгон «мүнүшкерлиги» айгине далил.

Алыкул башкаларыбыздай эле, жаш да, жашык да получу. Анча ылгабай, ойлонбой туруп «чулун» этиш, жолдошуна сыр чечпей ага таарына калыш, алтургай түнттүк, бир мүнөздүүлүк сыйктуу терс сапаттардан ал да куру эмес получу. Ушул мүнөздөрү анын жеке турмушуна салакасын тийгизбей койгон жок. Ошентсе да, ич тардыктын, кекчилдиктин, көрө албастыктын ыплас **баткагынан** бир бутун тартса, бир бутун матырып ыркырап-чыркыраган алсыз... (текст жоголгон).... Алыкул өз башындагы айрым кемчиликтерди өлгөнчө ... (текст жоголгон).... кылбады. — Ийри чыккан бутакты туура багыттаса, ... (текст жоголгон).... кеткен сыйктуу — баамчыл, чоң акын катарында Алыкул ... (текст жоголгон).... дагы майда-барат кемчиликтерди силкип таштады да, ... (текст жоголгон).... менен кен адымдап өз талантын тарбиялады. Ал чебер ... (текст жоголгон).... өздөштүрүш учүн Шекспир, Руставели, Низами, Пушкин сыйктуу поэзия алптарынын көрүнүктүү чыгармаларын кыргыз тилине көтөрдү. Эки тилди бирдей билем деген кәэки көтөрмочуларча ал м ... (текст жоголгон).... койгон жок. Же тигил, же бул чыгарманы көтөрүлдөн мурда изденүү ишин баштады. Аркыл көтөрмөлөрдү изилдеди. Алардагы ийгиликтерди өзүнө үлгү катары пайдаланса, андагы кемчиликтерди кайталабаска тырышты. Дал ошондой чоң эмгектенүүнүн натыйжасында жыйырмадан жаңы ашкан курагында, улуу Руставелинин атактуу поэмасын эң көркөм, эң түшүнүктүү тил менен жагымдуу ыргакка салып, өз элине тартуу тартты... Дал ошол «Жолборс терисин кийген баатырды» көтөрүлдөн анынга эң жарык мектеп болду бейм. Артыкча ошондон кийин ал, музыканы, сүрөттү — жалпы маданиятты терең таанууну баштагыдан көрө көп кайталап кеп салат. Баса, поэзия, музыка, сүрөт зор маданият токоюна көрк берген үч өзөк — эң көркөм зор чынарлар да! Ушул үч өзөк чынардын саябасында — үчөөнү бирдей сүйгөн, үчөөнү бирдей тааныган акын, акындардын эң таалайлуусу, эң билимдүүсү, маданияттуусу го.

Эмесе, биздин акындардын катарынан асыл Алыкул, дал ошондой — маданияттын үч өзөгүн бирдей сүйгөн, бирдей таанып, бирдей баалай билген баамчыл, көрөгөч, сезгич — эң таалайлуу акыныбыз получу! Дал ошол касиеттер, ага чалгыны күүлү канат берди. Ал ошол акындыктын күүлү чалгынын эркин сермеп, кыргыз поэзиясын бийикке көтөрдү. Кыска өмүрүндө, элине баалуу мурастар калтырды. — Чоң ишмер Александр Фадеевдин аныктамасы менен Алыкул Осмонов — заманыбыздын улуу классиктеринин катарына өттү!

Ошентти. Күн өткөн сайын дүбүртү катуулаган улуу акын Алыкул Осмонов өзүнүн нурдай жаркын поэзиясын ырдап ал дайым тириүү, дайым катарда!

... Пьеса жазууга Алыкул көп убактысын өлтүрүп, көп күчүн зарып кылды. Биз бил жерде «өлтүрүп» деген терминди бекеринен айтпадык. Прозанын, поэзиянын жолу шыдыр сыйктуу. Себеби, алар рецензенттин, редактордун гана колунан өтөт. Пьеса, коллективдин күчү менен сахнада көрсөтүлчү нерсе болгондуктан анын «киндиң энеси» бүттүү коллектив. Албетте, көп учурда коллектив өз ара ынтымактуу болушуп, авторго мээрим кылышат. Бирок маал- маал драматург ал мээримден ала албай да калат. Бирине жаккан пьеса, бирине жакпай калса, көбүнө жагып турup азына жакпай калса да, алтургай баарына жагып турup... бирөөгө жакпай

калса болгону — пьесаң кургур сахна көрбөйт. Сахна көрбөгөн соң, ага басмадан да орун тийбейт. Ошентет. Драматург Алыкулдуң өмүр бою жазган пьесалары (алар ақындын экинчи томуна топтолду) өз кезинде дал ошондой себептер менен көрүүчүлөргө жете алган жок. Бирок намыстуу драматург, пьесасын сахнага чыгарып, көрүүчүлөрдөн кымбат пикир угууга чоң дилгир эле. Ал, улам бир пьесаны жазып, аны далай жолу талыкпай коллективге окуп журду. — «Жакшы кабыл алысты. Пьесам коюлмак болду», — деп далай жолу кубанып келди..) Далай жолу, далай жолу:

— Бир айтканын унутуп салып, терс айтчулары да бар экен. Жададым. Мага окшогон эпсиз кургурларга тил алышса, пьеса жазбагын дейм?!— деп, бозоруп, кейип кайтты... Айтор, неси болсо да ақындын драмалык чыгармаларынын көбү өз мезгилиnde мөмөлөй албады. Алар, тек, папкаларда сакталып калды. Албетте драмалык чыгармалары анын поэзиясындай жетилбеген. Алар айрым кемчиликтерден куру эмес. Ошентсе да, алар өз учуруна толук жооп берген дурус пьесалар болучу.

Атаганат, өз мезгилиnde мөмөлөп, өз мезгилиnde бышкан жемиштен шириң жемиш болчу беле! Аларды мөмөлөтүш үчүн Алыкул канчалык аракеттенди. Талыкпай иштөө, бирок ал иштен өз учурун- да үзүр көрбөө машакаты канча чыдамдуу болсо да, оорулуу адамга жеңилгө түшпөс?! Ошентсе да, драматург катарында Алыкулдуң әмгеги сая кетпеди. Анын пьесалары таланттуу ақындын мурасын толуктайт.

...Алыкул канчалык этиет сактанса да жыл өткөн сайын анын ден соолугу начардай берди. Материалдык жагы кеңири болгон менен жалгыздыгы, ичен сыйздал зарыгуусу анын кеселин күчөттү.

*Албуут бала, эми болуп араң жсан,  
Айыкпас дарт болгон өңдүү өнөкөт...*

Ошентти. Керимсел тийип, мезгилсиз солуган гүлкайырдай күн өткөн сайын ақындын нур жүзү саргайды. Өзү арыктап, алдан тайып, «Күрс-күрс эткен оор жөтөл үн чыгып...» анын тынчын алып. оор дарттан ач арбактай арсайып, түнөргөн сөлөкөтү коюндашып аны күн-түн коркутту. Дал ошентип дарты күч алып турган кезде, мүнөздүү ақынга өз үйү суук көрүндү. Өзүнүн ушундай айыкпас дартка учурашын, тун кызы Жыпарынын айга толбой чарчашын, , сүйүп алган жары менен тез суушуп, оту күйүшпөй калышын ақыры минтип катын, баласыз соколой калышын дал ушул үйүнөн көрдү-. Аны таштап, андан безди. — Айтпагылачы, ушул үйдө болгондорду эскертпегилечи? Аманчылык болсо... турмушумду кайрадан баштаймын...

Өмүр сүрүп, ак әмгектенүүдөн али үмүтүн үзбөгөн алп ақын сүйүктүү шаары Фрунзенин батыш жагынан үй алды. Ақындын эмки максаты ушундай тынч бурчта тыныч жашоо, чыгармачылыгын өркүндөтүү. Маал-маал биз анын үйүнө барганыбызда, ал кудуңдап, минтип алыстан сыйлашкан да жакшы экен деп, күлүп, коншуларынын бардыгы карапайым жумушчулар, кемпир-чалдар әкенин айтып кубанып: — «Карабекти», «Плотникти», «Малярды», «Дубалды», «Жумушчунун мүнөзүн», «Помидорун», «Завод көрдүмүн», «Коончусун», койчу, биз билген татынакай лирикаларынын көбүн дал ошол үйүнөн жазганын айтат. Жазгандарын суратпай өзү окуп берип, өзү чечилип кеп-сөз баштап, ал тургай мулуңдап күлгөн болуп , анекдот айтып, тамаша сүйлөп кечке жайдары олтурат... Ооруну женүү үчүн аракетин эч токтоткон жок. Врачтар эмне дарыны буюрса, аны тартынбай колдонду. Ал мейманда олтурганда, шашып, сактанып, четтеп, мага карабагыла, деп сыпайыкерчилик этчү. Жеке эле ушул оорулуу кезинде эмес, ал башынан сылык, а, башынан этиет, таза. Башкалардын ыркын бузчу иш иштебей,

келген учурда, бирөөгө сөз кайыргысы келсе, кескин, салмактуу бир айтып тим болот.

Айтор ооруңа эмне жагат, эмне дары десе, андан тартынбай, ...**бей** кабыл алат.

*Алтын бактым, кайтын үчүн жоголгон —  
Сабагынан коонуңду үзүп оңолом.  
Тер жыттанган алачыгың ичинде  
Сенин терчил чапаныңа ороном.*

Ошентти, асыл акын, ошентти. Коончунун терин жыттады. Багбандын жүзүмүн татыды, саанчынын сүтүнөн ичти, жылкычынын кымызын жутту. Эл-жеринин сыйын көрдү. Колхоз кыштагын арасындагы жыпар жыты аңкыган таптаза абасынан «уурдал» кайт- эл жеринин бул жакшылыгын ал өз мойнуна карыз кылып албайт. Ошол замат эл-жерин даңазалап ырдал берди! Артыкча соңку бир-эки жылда Алыкул баштагыдан да ойчул, баштагыдан да боорукер, кечиримдүү болуп, а деп ооруган жылдарындаидай үңқүйбөй, кейибей, — «Букарда пулу бардын көөнү ток» болуп, өз ичинен өз тагдырына ыраазы:

*«Мен мындан эчен ирет сабак алдым.  
Мына бул ошол менин алгандарым:  
Элимдин бир ишине жарасын деп,  
Жанымды тартуу кылып берип салдым.*

*Тапкан мүлк байлыгымды калкка салдым,  
Калк үчүн канатымды канга малдым,  
Өлкөмө тыйынчалык зыян кылбай  
Бир сомго бир күн берип иштеп алдым».*

Кыска өмүрүн сая кетирбей ушунтип иштеп алган акын өмүрүндө эч өкүнүчтүүсү жок кишидей оор-басырык олтуруп жазуучулардын, башка жолдош-жоролорунун өз үй-бүлөсүндө ынтымактуу тургандарын аёо, кызыгуу, берилүү менен кеп салып, алардын кимисинде канча бала бардыгын сурал, алардын аман-эсен чоңоюшуна тилек тилеп, өзү ойлуу, томсоро калып, анан: — бактылуу болушсун, бактылуу болушсун! деп ичен тымызын улутунат...

Бир адамдын оор тагдырын баяндаган салмактуу абал ачык айтылбаса да экинчи адамга түшүнүктүү, аны шаштырып коёт да. Ичен муңканган акындын оор абалын сезе туруп аны алаксытасың:

— Жаны үйдө турмушту кайра башынан курам деген элен, Алыкул. Үйлөнүшкө ой барбы?..

«Орундуу сурадымбы, көңүлүн оорутпас бекен?» деп жалтайлап турганында, ал айтканына капа да болбой, компоюп, мулундап күлгөн болуп колунун сырты менен этегин каккылап этиет туюндурат:

— ...бизге иштеш керек тура... иштейли... иштейли...

— Үйдүн ээси жарың жанында жүрсө, жаныңа тынч болор беле деген кеп да...

Ал томсоруп башын чулгуп ойлонуп калат:

— э-э.., дагы кимдин убалын аркалайын... Менин эмки жан жолдошум — каламым, ракатым — тынчтыгым. Ушул тынчтыкта иштеп алалы... иштеп алалы.

...1950-жылдын декабры. Кантсе да күн тумандап турган. Биздин үйдүн тушуна көгүш «Победа» токтой калып, андан Алыкул чыкты. Мен аны утурулап тосуп алдым да, экөөбүз үйгө кирдик. Ал тигил лагы жалтыраган жоон-кара

кантрамарка печке адетинче ыктай орундук койдуруп, бизден, балдардан обочо олтурду. (Мындан аз эле күн илгери дал ушул печке ыктай өзү отур кашындағы диванга төрт баланы тизилте отургузуп, коюп, анан аларды: — У-у, окшошкон акмактар. Тигини, тигини, мурундарын, мурундарын карасаң. Атайы ушуларды көргөнү келдим деп кеткен...) Азыр да дал ошол ордунда, өтө эле арыктап кеткен бечара күмсарып, ийнинен дем алайп жоолугуна жетөлүп коюп кайдигер айтты: — Иштеп келейин деп Чолпон-Атага кетип баратам. Учурашканча Токбаевдин адресин алайын дедим...— Ал кайра жетөлдү. Анын азып, өтө арыктаган кебетеси алсыз, аянычтуу көрүндү. — Учук оорулуу адам өлөрүнө жакын калганда, ал бир жакка кеткиси келет. Өз тажрыйбамда андайды көп байкадым деп бир кезде, врач Малиновскийдин айтканы эсиме түштү да, Алыкулга шек алдыrbай этиет кеңеш бердим:

Кыш-күрөөдө жолго чыкпасаң боло. Жылуу үйүндө жатсаңчы...

Ал чочугансып чечкиндүү айтты:

— Өзүмдү жакшы сезем... Чолпон-Атага барып иштегим келип турат. Токбаев досундун адресин бер. Ал баягысындай эле исполкомбу? Түнгө калсам, үйүнө коноюн.

Көп олтурбай биз менен коштошуп жөнөп кетти. Бирде алсыз бирде чыйралтып узакка создуккан учук оорунун мүнөзүнөн адам көп жаңылат. Балким, өзү айткандай Алыкул иштеп кайтар... Ошентсе да алы начарлап калыптыр кантээр экен деген күмөн бизде болду. Чынында эле бул жолу акын Чолпон-Атада иштей алган жок. Бир- эки күндөн кийин кайра тартып, Балыкчыдагы Токбаевдине конуп алайп, эртеси Фрунзеге эрте келет. Бирок үйүндө тура албай шоferи Жапарга машинасын айдатып, экөө асыл шаары Фрунзени кыдырат. Асфальттанган көчөлөр менен жүрүшөт, жаны үйлөр салынган кварталдарды аралайт... Анан Совет көчөсүн бойлой тигил Ленин көчөсүн кесип өтүп, ал кезде жаңы курулган пионер үйүнүн алдынан өтөрдө имаратка суктана карап, шоферге айтат:

— Ой Жапар, шаардын бул жагын далайдан бери көрө элек элем. Жаңырып соңун болуп кетиптири. Бул жөнүндө ыр жазам!

Талантын эмгек менен курчуткан алп акын, ошентип асыл шаары — Фрунзенин жаңырган кварталын даңазалап ыр жазууга өзүнө өзү убада берип... кечки saat беш чендерде үйүнө келет, дайым таптаза турчу столуна актай баракты коюп, акын иштегиси келип; иштей албай... аба жетпей деми кысталып, көйнөктүн топчулугун чыгарып, жеңсиз кемселчен кроватына жата турайын деп... ошол созулган калыбында түбөлүк уйкуга кетет.

О, асыл акындын жумулуу көздөрү анын сүйгөн шаары Фрунзенин жаңы кварталдарын негативдеп ала кетти. Ал, иштейм деп, иштей албай калган акындын убадасы. Аткара албай кеткен иши:

«Бар бололу, түгөнбөйлү курдаштар  
Узак, узак, узак болсун бул сапар,  
Кылым бүтүп, дүйнөдөн жок болсок да  
Кайра кайтып жолугушчу жолдор бар».

деп күнгүрөнгөн сыйктуу, тагдырына ракмат айтып, күлүмсүрөгөн шерди түбөлүк жатар жайына жаш шаардын жаш калкы салмактуу салтанат менен узатып кайтышты.

«Менин күнүм өлбөсүнө түңгүлбөйт,  
Толкун урса, тайызына сүрүлбөйт.

*Тириүлүктө жоктугұна жол бербей  
Жер тұбында чирисе да бир гүлдөйт».*

Күлүмсүрөп керилген поэзия шеринин — «Өлбөстүктүн өжөр эркин талашкан» шаңдуу элеси дайым тириүлөрдүн көз алдында. Ақындын татынакай чыгармаларын окуган сайын анын окуучулары аны эскерип, сүйүп, алкыш айтышат:

— Ракмат сага! Ракмат, жакшы жашап, март иштеп өткөн ақын!

Алыкул Осмоновдун поэзиясы, драмалары жана көрмөлору ушул үч томдукта топтолду. Баштагы жылдарда бир нече ирет жарық көрүп, азыр окуучуларга кеңири тааныш болгондуктан ақындын көрмөлорунан Шота Руставелинин «Жолборс терисин кийген баатыры» бул томдордо киргизилбеди. Низами Ганжебинин «Хосров менен Ширинин» Алыкул Осмонов кыргыз тилине толук көрүп үлгүрө албай калган. Автордун кол жазмасы боюнча башкы жыйырма бети да табылбады. Ошентип баш-аяғы жок болсо да, «Хосров менен Шириндін» көрүлгән бөлүмдөрү томго берилди. Андан тышкаркы ақындын башта жарық көрбөгөн бардык чыгармалары мүмкүн болушунча толук топтолду. «Махабат», «Акмөөр», «Ким болду экен» сыйктуу чыгармалары ыр жана кара сөз (драма) түрүндө — эки вариантта болгондуктан, биз өз өз жанры боюнча ал экөөнү төң томдордо коштук.

Ақындын көрүнүктүү чыгармаларына, көрмөлоруна ар бир томдун аяғында кыскача түшүнүктөр берилди.

*ТҮГӨЛБАЙ СЫДЫКБЕКОВ 12.11. 64-ж.*

## БИЗДИН ЖЕР

Төгүлдү, балкыды нур мемиреди,  
Гүлдөрдөй, күлмүң-күлмүң берди белги.  
Жыргалдық, кубанычтық жана бакыт,  
Каптады карагыла биздин жерди.

1932

## ТЕМИР ЖОЛ

Жүрсө поезд, тұтұн оргуп арылдап,  
Кайратынан тоо кыймылдап жаңырат.  
Тиги турған Тянь-Шандын бер жагы,  
Келсе әкен деп, темир жолду сагынат.  
Шашпа жерим, сом темирлер коюлуп,  
Құләт, сүйлөйт, байчечекей жамынат.

1932

## ТАҢДА

Тентек желдин эркине,  
Бұлуттар көчө баштады.  
Таң нуруна бұлбұлдөп,  
Жылдыздар өчө баштады.

Чыгышты бөлөп алтынга,  
Таң агарған кез эле.  
Таң нуруна боёлуп,  
Жылтылдайт биздин терезе.

Ар бириnde бир кетмен,  
Кәэ бирөө чеккен араба.  
Колхозчу әмгек атасы,  
Тұбөлүк бакты талаага.

1932

## МЕНДЕ

Бұгүн башка толкунданат  
Менин әркин жүрөгүм.  
Жаш көңүлүм көтөрүлүп,  
Тандайт талант күүлөрүн.

Чыгыш жактан бир шоола  
Каптады жерди, тоолорду,  
Кытығылап күлдүрүп,  
Шаттық күн мени торгоду.

1932

## ЖЕҢИШ НУРУ

Биздин жерден жениш нуру төгүлдү  
 Кызыл-тазыл нурлар менен бөлөндү.  
 Биздер жеңдик әркиндигин дүйнөнүн  
 Мына бакты, күткөн ырыс көрүндү.  
 Кубанталы, комсомолдор келгиле,  
 Айдай балкып, күндөй күлгөн өмүрдү.

1932

## ЭМГЕК КЫЗЫ

Жаз келип, эмгек жери талаа гүлдөп,  
 Эртелеп ишке кирди биздин жүрөк.  
 Трактор жер коңторуп кызуу темпте  
 Жаркырап болот миздүү кетмен күрөк.

Атылып коңторулуп чымы жерден,  
 Күч ташып барган сайын кара кердин.  
 Бирикме эпкиндикте баш көтөрбөй,  
 Камы үчүн келечекте эмгекчи элдин.

Курч мизин эр трактор тегеретип,  
 Даны алтын нечен түрлүү алтын эгип,  
 Жайнасын биздин талаа ак алтынга,  
 Күч алышп үчүнчү жаз большевиктик.

Жарышып комбайндар талаа жиреп,  
 Артында шайман менен колхоз миндеп,  
 Күчү көп чың колхозчу эмгегинде,  
 Жаралган эмгек үчүн биздин билек.

17/III 1932

## ШАМАЛГА

Эртең менен терезеден  
 Таза абаны желдеттим,  
 Таза абадан таза жутуп  
 Көңүлүмдү дегдеттим.  
 Ай! Унүткам, мени ойготкон  
 Шамалы го эмгектин!

1932

## ЭРКИН КЫЗ

Бетинде Эркин бакыт нуру нурланган  
Белинди көр эмгекте әлпек буралган.  
Эркин кыз ай, құлұп берсең шыңқылдал,  
Койчу деги чыдай албайм, кубанам.

Сени мактайм аалам уксун, үн салам,  
Үн салуудан талантыма күч алам.  
Әпкиниң менин берген белгим деп,  
Келчи Эркин кыз, келчи кызыл гүл тагам.

Кубатыңан балбандуу бул колундун,  
Жазачы Эркин турмуштун бир сонунун.  
Келчи Эркин кыз, келчи бирге күлөлү.  
Келиштирип дүнүйөнүн форумун.

Эй, Эркин кыз, сен командир болуп ал!  
Кел Эркин кыз авангарддын ролун ал!  
Аалам уксун, Эркин кыз деп билишсин,  
Алоолонгон кызыл түүну колуңа ал!

1933

## ТҮНДӨГҮ ҮН

Ай асмандын түпсүз учун бойлогон,  
Сансыз жылдыз ыргытышып ойногон.  
Жашыл шибер, ачылган гүл, мамык жел,  
Сүйүп-сүйүп миндеп сүйүп тойбогон.

Күмүшүмсүн, берметимсиң, нурумсун,  
Жаш тилекке неге мынча сулуусүң?  
Нуруңду төк, толкунсуз көк бетинен,  
Мунсуз жүрөк кубанычка жүүлсүн.

Колум жетсе кучагыма алайын.  
Күмүшүңдү күзгү қылып карайын.  
Сүйөр эмгек шоола чачтың жериме,  
Көз айыrbай ошондуктан караймын.

Деген күүлөр жүрөгүмдөн термелди,  
Құлұк қыял өтүп жатты мендеги.  
Жүргүн курбум биз алдынан тосолу,  
Ана, кара! Толкун, толкун келгенди.  
Булбул созот өзү билген күүлөрдү.

Араладым атыр жыттуу гүлдөрдү,  
Көрдүм сайма жашыл ала түрлөрдү.

Арасынан аскер маршын кубултуп,

Кайда барат? Ал жашыруун иш эмес,  
Мага келет катарланган миң элес.  
Тиги тоонун ачыла элек сыры бар,  
Ошондуктан карап жатчу биз эмес.

Күүлөр менен музыкалар урулат.  
Шаңдуу дабыш алда кайдан угулат.  
Тулпар учуп, жүрөк биргэ токтобой,  
Душман үчүн атырылат жуулунат.

Белгиси бар кызыл жылдыз тагынган,  
Жоосун жеңип алкыш алат табынан.  
Болот кылыч жаркылдаса майданда  
Мен да кызып, толкун чыгат канымдан.

Айды көрөм күмүштөнтөт нурларын,  
Жылдыз бермет көзүн ачып жумганын.  
Кызыл аскер күрөш үчүн төрөлгөн,  
Гүлүм, нүрүм, берметим күл, кубангын.

Ашкын кайрат дагы тоодой болсо экен.  
Аскер болсом, жашым эрте толсо экен.  
Күмүш нүрүм берер бекен мүмкүндүк  
Мен да барам, көргөнчө эсен бол десем.

12/II 1933

## КЫЗЫЛ УЧКУЧТАР

Биз большевик,  
Биз артыкча жаралган.  
Бизге ок өтпөйт,  
Биз большевик каарман.  
Миллион баатыр  
Болот жүрөк эрлерден  
Кызыл учкуч  
Сен да бирөө саналган.  
Көккө учкула,  
Көккө учкула учкучтар!  
Көккө ойноого  
Жарашиктуу көркүңөр.  
Дальневосток  
Пред. Воен. Ком. отдел  
Сынга өткөрүп,  
Көрсүн жолдош Блюхер!  
Жел кеме<sup>1</sup> бар,

1. Жел кеме - самолёт деген мааниде.

«Кыргызстан» наамында,  
Кан майданда  
Аралашат жалынга...  
Кызыл учкүч  
Көккө учуруп жөнөгүн,  
Сынашабыз  
Ворошилов алдында!  
Жаткан менен  
Чарбалары куланып,  
Нечен асыл  
Буюмдары сууга ағып.  
Капиталист  
Ушул ишин көтөрөт,  
Жоого каршы  
Даяр болуп туралык!  
Жел кемеге  
Учуну мен билемин.  
Кызыл учкүч  
Болуу менин тилегим  
Жол баштаган  
Авангарддык соңунан  
Кайда күрөш!  
Мен да ошого киремин.  
Кызыл учкүч  
Эр жүрөктөн саналат,  
Жүрөгүңөр  
Чын болоттон жаралат.  
Көрөлүкчү  
Сынашалык эрдикти  
Жарышабыз  
Булут менен аралап.  
Көктөгү учкан  
Биздин күлүк жел кеме,  
Андай учкул  
Болмок эмес ченемде.  
Биз учабыз,  
Жарышабыз учкүчтар  
Кыргызстан  
Жел кеменди беленде!  
Биз үйрөндүк  
Дирижаблди минүүгө.  
Кан майданга  
Асманда учуп кирүүгө  
Бомба ыргытып  
Ок жадырып фашистке,  
Биз үйрөндүк,  
Газды жара билүүгө.  
Кел, дирижабль,  
Биз ыраакка кетебиз.  
Тынбай учуп,

Жүр жылдызга жетебиз.  
Жер гана эмес,  
Асманга да өзгөрүш  
Анда дагы  
Эркиндикти чечебиз!  
Уч, дирижабль!  
Ыраакы күн чыгышка.  
Уч, дирижабль!  
Асманда ай, жылдызга.  
Уч, дирижабль!  
Дүнүйөнү көрүп кел,  
Уч, дирижабыл?  
Кел эпкиндүү кыргызга!

16/VII 1933-ж.

## ЖҮР, ЖОЛДОШТОР

Кызыл жаштар  
Тизилгиле катарга!  
Патрон сал  
Колдогу беш атарга!  
Полк башчысы -  
Жолдош улүү командир,  
Кана, чакыр  
Биздер жеңчү сапарга  
Жүр, кызылдар,  
Көрүнөлү толкундап,  
Кызыл чепке  
«Бүлүк салчү» актарга  
Жүр, жолдоштор,  
Тап коргоого барабыз;  
Тизилгиле,  
Тизилгиле, катарга!  
Жаркылдатып -  
Жанга кылыш илели,  
Көккө учууга -  
"Дирижаблди минели  
Бомба ыргытып,  
Пулемёттон ок чачып,  
Ууландырчу -  
Газды жара билели!  
Жүр, жолдоштор,  
Тиги кандуу жалынга!  
Ал жалынды -  
Өчүрчүү өнөр алгыла!  
«Жаш ағызчү»  
«Чүчкүртчү» газ келет,  
Коркунуч жок -  
Маска бардыр жанында

Кызыл жаштар!  
Бизде жеңиш толкуну,  
Кызыл аскер  
Кайратың бар каныңда.  
Ок жаадырса -  
Жан талашса фашисттер,  
Штык менен  
Жүрөгүнө малғыла!  
Бул билегим -  
Жумушчунун билеги,  
Ук, фашисттер,  
Талкан қылат силерди.  
Этим чымыр  
Бар майданда көнүккөн,  
Бетим сүрдүү,  
Жумушчунун иреңи  
Менин демим -  
Жаңы дүйнө абасы,  
Таза кандуу  
Жумушчунун илеби!  
Эл шартына -  
Жер шартына ылайык,  
Кийимди көр,  
Аскердин боз шинели!  
Бул мингеним  
Кайтпас күлүк аргымак.  
Агер чапсам,  
Соккон шамал арылдал.  
Мына кылыш  
Атсам маузер шайма шай,  
Бет алышкан  
Душман канга малынат.  
Жаркыраган  
Кызыл жылдыз чекемде,  
Кызыл орден  
Бул төшүмө тагылат.  
Тизил жаштар,  
Кылка-кылка қыналып,  
Колубузда  
Жеңиш туусу буралып,  
Кызыл жаштар,  
Кызыл чепке қылқылдал,  
Түбөлүккө  
Турсун өлкө нурданып.  
Кызыл сыйык  
СССРди коргоого,  
Кел, кызылдар,  
Катар-катар туралык!

## ТАП КОРГООЧУ БОЛОБУЗ

Ойноп-ойноп мен бир кезде келчү элем.  
Энекелеп ак сүтүңдү эмчү элем.  
Эсиңдедир унупасаң энеке,  
Мен эр жетип, аскер болсом дечү элем.

Ээ, энеке, максатыма жеткемин.  
Колдо мылтық, азыр кызыл чектемин.  
Мурункудай эркелечү мүнөз жок,  
Мен энеке башка болуп кеткемин.

Мүнөзүнө таң калба эне балаңдын.  
Майданга ойнор, энеке өзүм балбанмын.  
Жаркыратып болот кылыч тагынып,  
Беш атардан ийинге асып алганмын.

Баатыр бол деп, энеке айткан сөзүңө.  
Балаң кирген милдет кылып өзүнө.  
Тап алдында сенин үүлүң макталып,  
Кызыл орден илип салган төшүнө.

Барлық ишти шайыр жашча кыламын,  
Комсомолчо менин бардық сырларым.  
Комсомолдон боло көр деп энеке,  
Жаш кезимде маңдайымдан сыладың.

Ээ, энеке, катасы жок аныңдын.  
Мына! мына мен баатыры табымдын.  
Кулунум деп эркелетип сылаган,  
Маңдайима кызыл жылдыз тагындым.

Жаш кезимде ачтың эне багымды.  
Кызыл чекте мен кулунүң тураладым.  
Баягы сен, жетелечү кол менен,  
Гранатты жоого каршы ура алдым.

Табым үчүн сайрай билем чечеммин.  
Сайроо менен турмуш сырын чечемин,  
Мылтық атуу, бомба ыргытуу гана эмес,  
Дирижабилди минип учуп кетемин.

Кеңеш менен мен тап коргоп жүрөмүн,  
Мен баатыры бул күрөштүү күндөрдүн,  
Ээ, энеке сенин үүлүң комсомол,  
Табына арнайт, үүлүң баатыр жүрөгүн.

Комсомолдор толкун чыгат каныңдан,  
Биз өткөнбүз кан аралаш жалындан.

Комсомолдор он беш жылдык тоюңду,  
Күттүктаймын миллиондор наамынан.

29/IX 1933

## ЖАҢЫ УУЛ

Эй, көңүлүм,  
Кубанычтык сезесин.  
Эй, жүрөгүм,  
Толкунданып кетесин,  
Толкун жүрөк,  
Кубанычтуу көңүлүм,  
Билем-билем,  
Бир топ сырлар чечесин.  
Толкунудур  
Же күрдөлдүү канымдын,  
Ойлоп жүрөк,  
Же кимдерди сагындын.  
Жок, жок, билем,  
Жүрөгүмдүн толкунун,  
Ал эскерет  
Жеңиштерин табымдын.  
Чынчыл бол деп,  
Бешигинде терметкен  
Баатыр бол деп,  
Сүтүн берген энекем.  
Комсомолдун  
Арасынан күлүнүң  
Мына бүгүн,  
Жигит болду эр жеткен.  
Комсомолдор,  
Курган бир чоң иретке,  
Мен өскөмүн  
Ленинчилдик тилекке,  
Мен тап үчүн  
Күрөш менен өлөмүн,  
Мылтык алып,  
Баатыр өскөн билекке.  
Мен өстүргөн  
Жерим шаңсыз жер эмес,  
Эми жаңы  
Шайыры жок эл эмес,  
Шаңдуу жердин,  
Шайыр элдин баласы  
Табым үчүн  
Коркок өскөн мен эмес.  
Күч көрсөт деп,  
Коммунизм жолунан

Жалтанба деп,  
Баатырлардан болуудан  
Кызыл чекти,  
Сак кайтарып келгин деп,  
Билем эңе  
Жөнөттүк өз колундан.  
Сагынба эне  
Мен бул жакта аманмын.  
Күт, күт эне  
Мен бир кезде барамын.  
Ээ, энеке  
Өз колундан жөнөткөн,  
Кабарын ук  
Алыстагы балаңдын.

19/X 1933

## АҚЫН ЖООМАРТКА

Көп күн болду сен бул жактан кеткенге,  
Даңкы чыккан чоң Маскөөгө жеткенге.  
Жарашиктуу көркөмдүгүн Маскөөнүн  
Жаза келгин түбөлүккө эскерме.

Сагынычтуу ой санаасын жеңерсинг,  
Бул жериңе кубанычтуу келерсинг.  
Үрларыңды көп-көп күткөн жериңе,  
Талықпастан таңшып ырдап берерсинг.

6/XII 1933

## МИЛЛИОНДОР

Дүнүйөнүн  
Эрк жасаган борбору,  
СССРдин  
Ата журтун коргонуу.  
Сураба аны  
Комсомолдор билишет,  
Ушул гана  
Кубат жетет колдогу.  
Большевикчил  
Өскөн темпти көрө албай,  
Аргасыздан  
Шылтоолоп кан төгө албай,  
Тургандар бар  
Жабышса эгер Советке  
Күчтүү таптан  
Кансырашар өлө албай.  
Капиталчыл  
Өлкөсүнө кек жасап

Адамдыктын

Бактысы үчүн өскөн тап.

Каалабайт ал,

Каалабайт

Кан төгүүнү

Жеңип чыгат,

Тынчтык асыл саясат.

Туткун Тельман<sup>1</sup>,

Фашисттерди жеңерин,

Биз жеңдик деп,

Дүйнөгө даңқ берерин,

Кадимкидей

Күчакташып көрүшүп,

Көзүм жетет

Бүгүн-эртең келерин.

Жарак менен

Бирге кармап даргасын,

Урушуунун

Таба алышпай аргасын.

Миндеп-миндеп

Желдеттерин белендереп,

Тургандар бар

Сактан, келип калбасын!

Фашисттерде

Канды суудай төгүү бар

Теңдик үчүн,

Жаштардан көп өлүү бар.

Отуз жылдап

Өмүрү өтүп түрмөдө,

Жарык шоола

Көрүү үчүн болот зар.

Өлүм жетип,

Күтүп турган майданга,

Канды соргуч,

Фашистчилдер байларга,

Милиондор,

Кана жооп беребиз.

Социалисттик

Өскөн өлкө сайранда!

1934

## БИЙИК ЖЕРИМ

Бийик жерим,

Биз билебиз баркыңды.

Эмгек менен

Көтөрөбүз даңкыңды.

<sup>1</sup> Эл аралык жумушчу кыймылынын көрүнүктүү ишмери, немец элинин чыныгы уулу.

### Жакында эми

Өрдөш, сайың, кең жылгаң  
 Малга батпайт,  
     Биз билебиз шартыңды.  
 Бийик жерим,  
     Биз да мактап ырдайбыз.  
 Бактылуу өскөн  
     Пролетардын ақыны.  
 Балким, дүйнө,  
     Бизден болуп кабарсыз,  
 Техникасы  
     Артта калган жарамсыз.  
 Деп ойлошор,  
     Бирок алар билсе экен,  
 Биз бат эле  
     Алга түшүп алабыз.  
 Жер алдынан  
     Метрону жүгүртүп,  
 Ленинграддай  
     Көркүү үйлөрдү салабыз.

1934

## ЖОЛДОШТОРУМ МЕНЕН

Бир топ жаш, түн мезгили келе жаттык.  
 Ай жарық, жылдыздарда терең шаттык,  
 Жылдыздын ошол терең шаттыгынан  
 Жүрөктүн эчен-эчен сырын ачтык.

Деги айтчы, булбул ырчы болор белен,  
 Десенччи, гүлүнө мен конор элем.  
 Эриктим тоодон салкын эс десенччи,  
 Мен серүүн көңүлгө жел согор элем.

Жеткен көрк, көркөм шаар серүүн аба,  
 Жетерлик сүйүү деми кылат даба.  
 Бакта шаң, анда биздин комсомолдор,  
 Дем берген, кубат берген ушул канга.

Урматтуу оюн менен ойду тазарт,  
 Кубаттуу күлкүң менен күлүп жашарт,  
 Сүйүдө жаштык оту муздабасын,  
 Гүлдөйлү келечекке бакты жасап.

О курбум, неткен менен өмүр кыска,  
 Биз кошсок жаңы өзгөрүш санаабызга,  
 Сүйүсүз түрмүш көркү анча болбойт  
 Албырысын ашык оту арабызга.

Булбул бар бойго жетбей гүлүн сорбойт,  
Бир гүл бар, бойго жетбей гүлүн коргойт.  
Экөө төң арзышкандар, арзышкандар  
Сүйүсүз турмуш көркү анча болбойт.

1934

## ЖОЛДО

Түптүз алыс жол менен  
Паровоз зуулап келатты.  
Түштүктүн кең жайыгын  
Кыдырып ырдап келатты.

Мындан мурда бул жакты  
Дегеле көргөн эмесмин.  
Мен бактыга термелип,  
Жерден көккө теңештим.

Адыры толгон ак буудай,  
Жайыгында ак алтын,  
Байлыгы көп, үнөм көп,  
Жерден көтөрөт эл даңқын.

Жолдон алган жүзүмдөн  
Бирден үзүп жеп коём  
Анжияндын жүзүмү ай,  
Таттуулугу ай деп коём.

Октябрь жеңген күрөштүн  
Күрдөлдүү кубат деми бар.  
Ак алтын менен кара алтын,  
Түгөнбөс кенч кени бар.

Күрөш менен бир топ жыл,  
Жылдоочу анык жер экен  
Мунун даңқын жайылтып  
Ырдоочу анык жер экен.

1934

## ЧАЙХАНАДА

Шайы бешмант, топучан  
Борсойгон боз балдары.  
Борсулдашып күлүшөт,  
Болсун кайдан арманы.

Өзүнөн чоң тордомо  
Коон алып алыптыр,  
Чайханага олтуруп,  
Аны жарып салыптыр.

Өрүк, мейиз, жұзұмдөн  
Дагы сатып алыптыр.  
Мен барсам, «келинң-келинң» деп,  
Дегеле шашып калыптыр.

Гүл патностун бетине  
Дандырдан бышкан нан туурап,  
Чыныга улам кант салып,  
Кадырлап гана чай күят.

Чайханада кызыл бурч,  
Жашоонун жаңы формосу  
Жаңы түрмүш жаңы ишке,  
Жашоонун анық жолдошу.

Жаңы жаштар топтошуп,  
Келип газет окушат.  
Ошондуктан жаштардын,  
Сезими курч болушат.

Ошол күнү кеч курун  
Чайханага топтолдук.  
Мен да алардын деминде  
Мен эриксиз шоктонуп.

Жаштардын деми жаштықта  
Өзүнө тартат жаш жанды.  
Сулуу кыз, сулуу келин бар  
Аңгыча оюн башталды.

Тиги жактан бир топ жаш  
Ырдап коё бергени,  
Даңқылдатып дударын,  
Чертип коё бергени.

Жаңы көрк, жаңы шаң кирип,  
Жаңы көрк шаң басканда.  
Кыран күлкү каткырык  
Кошомат кылат жаш жанга.

Жүрөгүң эргип элирип,  
Элирип кетет тим эле.  
Эби менен эпилдеп  
Кыздары бийлеп бергенде.

Кадырман түштүк, кең түштүк,  
Кубаттуу күчтүү ал менен,  
Түштүктүн өсөт жаштары  
Жаштары өсөт шаң менен.

Тарыхта даңкка ээ болуп,  
Жаңыча жашай баштады.  
Ушундай жерге жашаган  
Ырыстуу түштүк жаштары.

1934

## «ПРАВДА»

Революциянын өртү жанган «Правда»,  
Ар жагынан жарактанган «Правда»  
Большевиктик жолунан түк жаңылбай,  
Өкүм сүрүп келе жаткан «Правда»

Эрчит бизди, биз да бирге барабыз,  
Жердин жүзүн таңыркатып салабыз,  
Ошончолук керексин, бир кемчил бар,  
Жети күндө колго зорго алабыз.

1934

## САГА

Алган ишке октой атыл, кайтпай жүр,  
Заман сонун иште, жырга ойноп күл.  
Өңүн бузган, ыркын бузган жок эмес,  
Дардактабай, алды артыңды байкай жүр.

1934

## ЖАШЧЫЛЫК

Экөөбүз жаңы чыгып, өскөн кырчын.,  
Эмесе өскөн кырчын өкүм кылсын.  
Биз дайым бир калыпта турмак белек,  
Жашчылык бат өзгөрүп кетери чын.

1934

## КЕЛЕЧЕКТЕ

Фрунзенин чаңдал кетчү адетин,  
Жоюп салып, куруп көрктүн калетин.  
Бул көрк эмес, көз уялтчу көрк берип,  
Качанкыдан көрсөтөлү өз бетин.

1934

## АЛТЫМЫШ БЕШ

(Айыл чарба мектебин бүтүргөндөргө)

Алтымыш беш ардактуусуң табыма,  
Далай күрөш милдет жүктөйт баарыңа.  
Силер чыңдап тайманбастан күрөшчү,  
Билесиңер экинчи беш алдыда.

Үзгүлтүккө ыкчамдал бат келе көр,  
Большевикче ишти бачым жеңе көр.  
Алдыңдагы өзгөчө чоң милдетин,  
Айыл чарба ишине күч бере көр.

Ленин томун окуп жаттап алгыла!  
Билим аз го, дагы билим алгыла!  
Алтымыш беш техникага ээ болуп,  
Ийгиликтүү ишти чечет дагы да.

Иште жигер-иште кубат толкусун,  
Кана ишкерлер, ишти бачым болтурсун!  
Кечээ гана жаштайында чоңойткон  
Жаштар экен, деп калгандай болушсун.

Күчүң менен иш үстүндө сыналгын,  
Большевикче сен баатырлык кыла алгын.  
Айлыбыздын бүлбүлдөгөн жерине,  
Илгин илим бадырайган чырагын.

1934

## ЧАПАЕВ

(Кыргыз командирине)

Ушул менчи толкуп барып токтолом,  
Замбиректин огуна окшош октолом.  
Жүрөгүм өрт Чапаевче боло алсам,  
Таамай аткан октон тайгып коркпогон.

Келерки жыл аскерлике өтпөсөм,  
Баатыр өскөн Чапаевче өспөсөм,  
Биздин тапка каршы тапты кыйратып  
Чапаевче канын суудай төкбөсөм

Түп түз тургун! Ук! Команда беремин,  
Чапаевче каным кызып ээлендим  
Эң алдыда алда кайда мен жүрүп,  
Зор майданда Чапаевче жеңемин.

Кайрат берип эр Чапаев көңүлдө  
Эч ким даап келе албайсың сүрүмө.  
Мен табымдын баатырымын жаңы өскөн,  
Мындан ары «Чапаев» деп жүргүлө!

1934

## ПАРТБИЛЕТ

Сен партбилет жөпжөнөкөй кагазсың,  
Бирок, оңой сен табыла калбассың.  
Касиетин жаным менен бипбирдей,  
Өрткө салса кагазга окшоп жанбассың.

Эй, партбилет революция кылышам,  
Күрөш тапшыр, күрөшүп мен жыгышам.  
Өзүң эле сынап көргүн күчүмдү  
Партбилет мен сен үчүн көп тырышам.

1934

## КУРБУЛАРЫМА

Ой, сенинчи, оорго дейм чапаның,  
Шамдагайлан, кана чечип таштагын.  
Койсоң бекер кыжырына тиесин,  
Ар бир ишке ылдам көнгөн жаштардын.

Кече күнкү комсомолдор кордошкон  
«Түк эби жок, жаралыптыр олдоксон»..  
Деген ушу кудум эле сенсиң бейм,  
Суранамын деги мындаи болбосон.

Кээ бир жаштар абышкacha томсоруп,  
Эрикчээлче ордунан жай козголуп  
Бул гана эмес, өндүрүштө эң кыбыр  
Иштейт экен, чыдай албайм бүк болуп.

Ташта мындаи мүнөзүңдү болбогон,  
Пикириңе каршы аракет колдоном.  
Үрас мен да суз кыялдуу болчумун,  
Андайымды алда качан ондогом.

Маданияттуу жашоого ой бөлбөдүң,  
Галстукчан жүрүүгө түк көнбөдүң.  
Жакшы кийим асылдарды кийинип,  
Комсомолчо жүргөнүңдү көрбөдүм.

МүмкүнДүк көп, киного түк барбайсың,  
Мындаи болбо, минтсан өсө албайсың,

Жогоркуңду өзгөртбөсөң жаңылап,  
Комсомолдун атын актай албайсың.

Заманды көр күндө оюн-тамаша,  
Биздеги мун қетти алыска адаша.  
Комсомолдор кайра куруп мүнөздү,  
Жашайлыкчы мына ушуга жараша.

1934

## ЖАҢЫ ТЕСКЕЙ

Турмуштун жаңы көркүн курган жердин,  
Бактылуу эркин жашап турган элдин.  
Жыргалын Жаңы тескей түбөлүккө,  
Орнотуу тилек менен сага келдим.

Акындын сыры терең саламын ал,  
Өзгөчө маанилүү бир кабарын ал.  
Өзүңчө эриккенде эртели-кеч,  
Үрдасан бирге ырдашар обонун ал.

Толкундуу жаңы турмуш, сырын чечпей,  
Күндөлүк зүулап өткөн күндөрдү эстей,  
Сендеги жаңылыкты үнүтүпмүн,  
Бардык иш мына ушунда Жаңы тескей.

Баягы мен кой жайган жашыл бетин,  
Үрдасам ыргалышкан көк шиберин,  
Күдүндөп мени көрүп кубанууда  
Өстүргөн сагындыңбы кайран жерим.

Кечеги бир көк сактап мунарланган,  
Керме тоо жашыл сайма көркүн алган.  
Урматың, сенин бактың мен дегенсийт,  
Өзүмө ишенбестей таңырканам.

Керме тоо чынында да менин бактым,  
Тескейин мал ырысы, денең алтын.  
Эриксиз таасирленем, кыялданам,  
Себеби бир башкача сенин шартың.

Бул айыл колхоз айлы жаңы әлдики,  
Жаңы әлдин жаңы мүнөз кыз-келини.  
Кой жайып таң алдында үн алышат,  
Өзгөчө конур үндүү ырдап селки.

Жайылган жайытың кең багың өссүн,  
Сен үчүн Жаңы тескей балын төксүн.

Көптөн бир күткөн үмүт тиlegenим,  
Дүркүрөп социалисттик малым өссүн.

Төрт түлүк Тескейимдин малы ушунда,  
Кадимки жаңы турмуш шаңы ушунда.  
Кыз, келин кызык оюн куруп алып,  
Өз ара ырдоо, бийлөө дагы ушунда.

Бир күнү эрте турдум, таң аткан кез,  
Керме тоо таң көркүнө көркүн бербес.  
Тескейден жылкы чубап, кой чүркүрап,  
Бир башка көз алдыма келтирди элес.

Ал тиги, жаңы койчы эки үч курдай,  
Көз тойгус көркөмдүктүн көркүн сурай,  
Сансыз мал кең жайытын карап туруп,  
Ырдады коңур үндүү үнүн улай.

Кең күңгөй кубаттанам демиң менен,  
Сырдашам жүмшак ээзген желиң менен.  
Кой жайып күүгүм талаш түшкөн кездे,  
Тосуп ал кең пейилдүү белгиң менен.

Жайдарым Жаңы тескей элиндеги,  
Эмгектин чын тилемеш бураң бели.  
Турмуштун ким күбөлүк сырдашы экен,  
Чынында кайда алпарат жаш тилемеги.

Дегенде көңүлүнөн бакты, ташып,  
Жаңы кыз жаңы койчы колтукташып,  
Эй турмуш, көркүң биз ээ дешкенсиди,  
Белгилүү жаш кыялдан шаттык ташып.

*Суусамыр, 1934*

## ТҮШТҮКТӨН СУЛУУ ТАҢ АТТЫ

Тилесен әрк, бак берер,  
Түштүктөн таң агарды.  
Күн чыгыш күндүү узартып,  
Бу да алтындан жарадалды.

Тилесен әрк, бак берер,  
Түштүктүн нүрдүү таңы атты,  
Түштүктүн сулуу кызындай,  
Сүктандырып каратты.

Кең береке түштүктүн,  
Күрөштө женшил деми бар,

Бардык тагдыр кубатын,  
Күрөшкө бергич эли бар.

Турмуштун жаңы көркүнө  
Түштүк сенин жерин әэ,  
Замандын жаңы шартына  
Түштүк сенин әлиң әэ,

Түштүктүн баатыр жаңы эли,  
Түбөлүк жыргап жүрүшсүн  
Түштүктүн сулуу кыздары,  
Шаңылдан ырдап күлүшсүн.

Тилесен, эрк, бак берер,  
Түштүктөн таң агарды,  
Күн чыгыш күндү узатып,  
Бу да алтындан жаралды.

1935

## ПАХТА ТАЛААСЫ

Баштагы көркө да бир көрк,  
Пахтасы тегиз ачылып.  
Айтайын деп уялышып,  
Тургансыйт сырын жашырып.

Бешинчи бригат бириңчи,  
Максут аны башкарат.  
Пахтаны чөптөн арылтып,  
Гүлдөткөн ушул тазалап.

Звеного бөлүнгөн,  
Участканы карасаң.  
Теримге кирип калыптып,  
Демилге кубат берет шаң.

Эпкиндүүлөр толкундай,  
Толкундай толкуп чыгышып,  
Эпкиндүүлөр эпкиндеп,  
Эпкиндеп иш кылышып,

Аппак алтын, ак алтын,  
Талаанын аппак иреңин  
Андан бетер агартып,  
Буластайт жаш кыз-келин.

Күлайым, нурдуу Күлайым,  
Теримге буда чыгыптып.

Күлайым, сулуу Күлайым  
Азаматтык кылыптыр.

Күлайым, күлүп, шаңқ этип,  
Теримге баштап кирди эле,  
Күлайым терсин пахтаны,  
Машина бейм тим эле.

Комсомол кыз темптүү кыз,  
Күлайым менен Асылкан.  
Бул эки кыз сулуу кыз,  
Теримге көнгөн башынан.

Качан болсо эки кыз,  
Эң алдыда жүргөнү.  
Алыстан гана үгулат,  
Каткылыктап күлгөнү.

Адил иш, ак иш, жеңген иш,  
Дагы эле жеңип баратат.  
Темпи жок тиги Зуурakan,  
Шашып терип баратат.

Күлайым менен Асылкан  
Сапаттуу иш жүргүзөт,  
Ой, Зуурakan жетип ал,  
Деп гана ичин күйгүзөт.

Үймөк, үймөк ак алтын,  
Алтынга талаа бөлөндү.  
Чиркешкен кызыл жүк менен  
Пунктка пахта жөнөдү.

1935

## ТЕҢТУШТАРЫМА

(Ж. Ж. ларга)

Теңтуштарым, капа жеңген ойнуңар,  
Кабак бүркөө, кыялымды жойдуңар.  
Күлкү менен жүрөгүмдү эзилтип,  
Койгулачы такыр болбой койдуңар.

Максатыбыз дагы окууга кетербиз,  
Бирге чечкен оюбузга жетербиз.  
Теңтуштарым сакал чыгып калганда,  
Дагы ушинтип, алыша алар бекенбиз?

1935

## ТАҢШЫР БУЛБУЛ

Сайрап-сайрап эс алып,  
Кончу булбул үнү бар.  
Кайта ойгонуп тил безеп,  
Сайрачу булбұл үнү бар.

Кадырын билбей кор қылчу  
Бороону күч ызгар жок.  
Тили катып саргаяр  
Булбулга жоо қыштар жок.

Келчи булбул әртерәек,  
Бакчамдын гүлү ачылды.  
Сен келет деп бакчада,  
Сайрагандар жашынды.

Өз үйүмдүн бурчuna  
Гүлдөр тигип берейин.  
Булбулум таңшып сайрачы,  
Күкүктү билип келейин.

Билбейм неге шылтоолоп,  
Айтты бекен жашсың деп.  
Бүгүн эртең күн болжоп,  
Таңшыр булбул таңшый элек.

Бардык жер, кызыл-тазыл гүл,  
Ачылды булбул жайдарың.  
Дайым жаз учуп кетпессин,  
Булбулум келгин сайрагын.

1935

## ФРУНЗЕ

Эй, карачы эс алуучу жер сонун,  
Көрө аласың ыракаттын толугун,  
Бирдемеге ыраазы эмес жан элең,  
Келсеңчи сен, кетет кыял жоругун.

Фрунзе өстү, таштап баткак чыласын,  
Бир эле көр, дүйнөгө кеп кыласың,  
Жайдын толуп турганында Фрунзе,  
Бир көрк алат, арманыңдан чыгасың.

Кеп эле сен ачуума тийбесен  
Былжыраба, әчтекени билбесен!

Анчейин бир кыштак экен дептирсің  
Сен экенсің, атайлап мен ким десем.

Комсомолдор чоң далалат көтөрүп,  
Кечәэ гана ишембилик өткөрүп  
Даңғыраган таш көчөлөр жасашты,  
Атайылап арабалар күм төгүп.

Дагы мына сабыр кылғын шашпагын.  
Тәэтетиги бийик зоока таштарын  
Ташып келип сонун тамдар тургузсак,  
Келет го дейм дагы миң жыл жашагың,

1935

## БҮГҮН

(8-марта)

Айып этпе, бактым, күнүм, нурум дейм  
Ошондойсуң эми әмнеге кайги жейм.  
Жаш сулуулар, өңкөй кыздар чогулат,  
Бүгүн жүрөк башкачарак болот бейм.

1935

## ЧОҢ КҮЙҮТ

Революцияның өртү менен тапталып,  
Киши эле го өз ишинен атагып.  
Келе жаткан эң алдыңқы катарда  
Өлдү дейт го - дагы бир чоң капалық.

Кече гана душмандардын оғунан  
Киров кетти большевиктер тобунан.  
Бүгүн дагы Куйбышевди узаттық  
Шум өлүмгө арга-амалдын жогунан

Жараланган жүрөк кантип айыгат,  
Көңүлдү ороп, андан бетер басты дат.  
Бул иш үчүн эми әмнене кылабыз,  
Пролетарлар акылың бар ойлоп тап!

Жок табылат, мындаиди иштин чарасы,  
Ырас канар душмандардын табасы.  
Биз баарыбыз Куйбышевче иштейли,  
Душмандардын дагы кетсин аргасы.

1935

## БИЗ ЛЕНИНСИЗ

Жолдош Ильич далай милдет тапшырып,  
Кетти эле го, көбүн ишке ашырдык.  
«Ленин өлдү: большевиктер жеңилет»  
Дегендердин оозуна таш каптырдык.

Биз Ленинсиз көп иштерди кыла алдык,  
Муруңкудан дагы бекем чыңалдык.  
Биз Ленинсиз биринчи беш жылдыктан  
Эбегейсиз жеңиштерди чыгардык.

Жолдош Ильич ушул кезде бар болсоң,  
Окуйт элек, томдоруңа кошуп том.  
Бирок сенин өз жолунда бараткан  
Пролетариат өлкөсүнүн иши чоң.

1935

## ГҮЛҮМӘ

Жайлоодо өскөн жадырап,  
Кыпкызыл, жашыл гүлүм бар.  
Өмүрлүккө сактаган  
Бактылуу гана күнүм бар.

Гүлүмә кир жугат деп,  
Эч кимиңе карматпайм  
Көрсөң куса болосуң,  
Жаныма окшош ардактайм.

Гүлүмдүн жыпар жыты бар,  
Эч кимиңе жыттатпайм.  
Көпөлөк болуп учарсың,  
Желе тартып кылтактайм.

Гүлүм аска башында,  
Учсан چарчап каласың.  
Татынакай гүлүм бар,  
Кимиң жетип аласың?

Жайлоодо желден дем алып,  
Гүлүм гүлгө жеткенде.  
Экөөбүз биргэ жашайбыз,  
Күкүктөр күнгө кеткенде.

1935

## УКТААРЫМДА

Кыймылы жок тим гана  
Мурда турган көк карап,  
Шуулдап соккон шамалга  
Шуудурады бак-дарак.

Тоо ашып күн жашынып,  
Өскөн нур басты батышты.  
Каргалар түнгө жай издең,  
Салпылдап учуп жатышты.

Көзгө уяң, айга көрк,  
Түн жайнатты жылдызды.  
Жылдыздар алыс-алыстан,  
Билдиришпей көз кысты.

Дем алчuu жайкы бак менен  
Колтукташып барабыз,  
Өңкөй жаштар бир болуп,  
Күлүп көңүл ачабыз.

Өмүрлүк кетип бир жакка,  
Бизди унутуп жүрбө деп,  
Жакшылап сактап алууга  
Кыздар мага гүл берет.

Ошол жерде олтуруп  
Дептериме ыр жазам.  
Гүл ордуна ыр берип,  
Кыздар менен сырдашам.

Жалгыз келип үйүмө  
Үстөлгө бир аз олтурдум.  
Эх, эчендерди ойлонуп,  
Толкуну болдум толкундун.

Кен ачылган терезем,  
Таза аба көңүл сергитет.  
Жука кийген көйнөгүм  
Турганын көрчү делбирттеп.

Оюма түшүп кыздардын  
Таттуу сөзүн үкканым.  
Тынчый албай кыйлага  
Анан барып уктадым.

Турсам да, жүрсөм, уктасам  
Көңүлүм такыр тынчыбайт.

Эмгектүү менин көп курбум,  
Ойготуп ойду чымчылайт.

1935

## БИР ТҮНҮ

Айлым булак маңдайында,  
Көчүп барып кономун.  
Жерди ойготуп, жерди ойноткон,  
Таңдын нуру боломун.

Мобул тоолор кеч боловордо  
Көлөкөсүн калдайткан.  
Тетиги аска менден мурда  
Кылымдарды картайткан.

Күн чыгарда күн чыгыштан  
Тарткан алтын боёгун,  
Таңкы жүргөн шамал менен  
Жатып ырдап коёмун.

Түн болгондо жомок айтып,  
Шылдырлаган булактын  
Күүсү эмне экен, көпөлөктөн  
Булбулга айтып сураттым.

Билдим анын, уктум күүсүн,  
Булбул айтып бериптири.  
Колхоз айлы жыргап жаткан,  
Санааны бүт жеңиптири.

1935

## ӨЗҮМ

Ырдап жүрөм, бирок көп эл уга элек  
Китептерим атак алып тура элек,  
Кагаз таңгак, бардыгы тең кур турат,  
Сыя өндүү калемиме жуга элек.

Талант толку, толкун менен кеңешкин,  
Бир баш тартпай күчү менен ченешкин.  
Бекеринче бирок такыр мактанба,  
Жерде жүргөн жеңил кеме эмесмин.

Жүрөгүм сен, аптыккандай урбасаң,  
Бул ишке эми чындал көңүл бурбасам.  
Ырым менен бүт ааламды эритип,  
Айга ыракат, жылдызга оюн курбасам.

Азыркы элдер тамшанышып калышсын,  
Кийинки элдер издеп жүрүп табышсын.  
Курбуларым өздөрүндөй сакташып,  
Кыздар сүйүп, гүлдөр тандап тагышсын.

Качан?..- дешип күткөндөр бар сагалап,  
Өскөн талант, көргүн турмуш аралап.  
Актай турган кагазыма ыр толуп,  
Том-том болуп жакын күндө таралат.

1935

## ЖОЛДОШ КИРОВ

Жан дилин чын, өз табына арнаган,  
Эч ким аны майыштыра албаган.  
Жолдош Киров, Киров анык большевик  
Чыгуу кыйын мындай адам адамдан.

Он-он беш жыл жашасаң аз болгондо,  
Толгон ырыс, бакты жеңмек элең го!  
Ченемсиз мол, сенде ақыл бар эле,  
Ленинчилдин ирдүүсүнөн элең го.

Авангарддык ролун алып баратты,  
Жаңы өлкөгө жаңы форма жаратты.  
Жолдош Киров болоттон бек большевик  
Партиянын бепбекем оң канаты.

Жолдош Киров ашкан чечен жан эле,  
Биздин аалам Кировго айран таң эле.  
Октябрда жеңген таптын туткасы,  
Чын ленинчил деген урмат бар эле.

Анын иши күрөш менен башталган.  
Айттым го бу чанда чыкчу башка жан.  
Акылың бар өзүң эле ойлосоң.  
Кандай адам, Ленин шаарын башкарған.

Кандай кабар, аалам угуп алыптыр,  
Чоң күчүнөн тап айрылып калыптыр,  
Бузуку ит, душмандарга жалданған,  
Аңдып туруп Кировду атып салыптыр.

Биз билебиз душман күлөт, кубанат.  
«Большевикке ушундай кыл» деп жатат.  
Эй, душмандар көп тишише бербегин,  
Кармалаба, бекер мылтык от алат.

1935

## ОЙГОНОРДО

Ушул жердин, жаш кездे  
Уктум эле атагын.  
Мына бүгүн үч-төрт ай  
Эс алууга жатамын.

Тетиги кыштак былк этпей,  
Түн койнунда жай жатат.  
Жоголуп жылдыз бир бирден,  
Жалкоолонуп ай батат.

Мөмөсү бышкан калың бак,  
Мен уктап таң аттырам.  
Ырдайм, басып жүрөмүн,  
Ойлоого ой арттырам.

Аңгыча күн кылайып,  
Алтын кирпик көрүнөт.  
Бүлбүлдар күндө ырдачу  
Таттуу ырына чөмүлөт.

Уктарымда күкүктөр  
Кыялымды ойнотот.  
Таң атарда бүлбүлдар  
Сайрап жатып ойготот.

1935

## КУБАНАМ, БИРОК АЙЫБЫМ БАР

Эң ак жолтой бактылуу го жолуңар,  
Билиминдер, бу силердин огуңар.  
Сонун турмуш кызыгына чоңоюп,  
Эми силер биздин бир күч болдуңар.

Билимин өк, колдоно көр жакшылап,  
Ошондуктан мылтыгыңды мээлеп ат!  
Аздык кылат, иште дагы окугун,  
Профессор бол, биз үчүн бул эң кымбат.

Большевикке большевикче иш кылыш,  
Билесиндер, бизде бар бир чоң кылмыш.  
Биздин жакта сабатсыздык дале бар,  
Бул иш үчүн ыза әмеспи Күн чыгыш?

Жамандарча жалжактап тим жүрбөстөн  
Көпчүлүктүн пайдасы үчүн күрөшкүн.

Биз дагы ушул техникумдан чоңоуп,  
Жакшы турмуш жыргалында бирге өскөн.

Курбуларым техникумду бүтүрдү,  
Кыргызстан бир чоң жеңиш күтүндү.  
Ошондуктан эчтекеге бой бербей,  
Кана эми чындалп чыгар күчүндү.

Билим менен дүңгүрөтүп тоону жар.  
Билим менен күйгөн өрттү өчүрө ал.  
Чынында да бул кубат бар сilerде,  
Мен кубанам, бирок менин айбым бар.

Сiler менен бирге бүтөт элем го,  
Кубанычта бирге жүрөт элем го.  
Педагогдун бири болуп калдым деп,  
Мен ташкындалп дагы күлөт элем го.

Бат эле мен чоң окууга барбасам,  
Жанды берип абдан окуп салбасам.  
Өмүрүмдүн баары кетсе мейличи,  
Билимдүүнүн бири болуп албасам.

1935

## МЕН ӨЗ ЖҮРӨГҮМ МЕНЕН

Эй, кең жерим кимге гана жакпаган,  
Алтын кылып тарых сени сактаган.  
Билемин мен дүркүрөп бат өсөсүн,  
Ушунуңа ээ жаа бербей мактанам.

Өрт жакчуга мен мүмкүндүк эте албайм,  
Аз өмүрдө, ырдабай түк кете албайм.  
Кыял кылам, барып толкун чапчыймын  
Ал талантым, ага мен түк жете албайм.

1935

## ЖАШЧЫЛЫҚ, КОШ

Бойтойтуп кыска көйнөк кийип алып,  
Балчыктан кипкичине тамдар салып.  
Турмушту кайдан эске алар элек,  
Ойнойбуз чарчаганча моокум канып.  
Жашчылық кош, бул бир гүлдөө үбагың,  
Кантем анан, эстеп гана туралын.

Мойнума тагып алып, кызыл жагоо,  
Пионер жашына да өстүм дароо.

Ай ал күн эң бир кымбат күндөр экен,  
Издебе, көктөн, жерден болбойт кароо.

Жашчылык кош, түк билинбей кетипсиң  
Желге кетер жашты дуушар этипсисиң.

Далай күнүм пайдасы жок солуптур,  
Бала денем балбан болуп толуптур,  
Курбуларым, тамаша эмес чын эле  
Жигит дешип чакырышчу болуптур.

Жашчылык кош, сага айла жок экен,  
Амал канча мына -ушундай деп чечем.

Иштейм, ойнойм, күлөм, жыргап жүрөмүн,  
Мына ушуну талап кылат жүрөгүм,  
Дагы далай жашоо, күлүү күндөр бар,  
Сен жүрөгүм, үзүлбөсүн күдөрүм.

Жашчылык кош, чыдап күтүп бергенче  
Эмки жылкы июнь айы келгенче.

Кайда, шашпа, али сакал чыга элек,  
Картаң дешип кыздар шылдың кыла элек.  
Өмүрүмдүн кызык доору ушу экен,  
Жигитчилик калыбынан жыла элек.

Жашчылык кош, карылыкты жеңгенче  
Сабыр кылгын, май айлары келгенче!

Ушул заман, ырысына чулганып,  
Жашайлыкчы, жаштар, күндөй нурданып,  
Калп эле айтам, оңой менен картайбайм,  
Кеткен күндөр кала берсин «булганып»  
Жашчылык кош, күлүп жашоо жеңсинчи,  
Ойноо, күлүү, иш айлары келсинчи.

1935.

## КОМАНДИР КЫРГЫЗ

Кана келчи олтур бирге сынайлык,  
Маанилүү кеп, жеңил ойлук кылбайлык.  
Мына, ха-ха! Кудум эле өзү экен,  
Кыргыз уулу командирге ылайык.

Көрсөң өңүн, сүрдөп кете жаздайсың,  
Сунса колун, батып кармай албайсың.  
Октоң коркуу адети жок буларда  
Неге эртерек бомба бере салбайсың.

Эмесе ал атка мингиз, карашсын,  
Командирлер катарына жараашсын.  
Саналды бу, кана маузер тагып кой,  
Чакан, чымыр денесине жараашсын.

Взвод, түз тур!  
Командир кыргыз -  
Команда берди.  
Тор атчан, боз атчан  
Тизилип келди.  
Командир жээрде атчан,  
« Бир - эки,  
Бир - эки!»  
Команда берди.

Ойноктоп ат ыргып,  
Шып этип буруулуп,  
Кылыштар кыңгырап,  
Кынынан сууруулуп.  
Командир бир карап,  
Дүр этип ар тарап.

Атчандар аттарын  
Секирип тапатак.  
Зуулдап жөнөштү  
Төрт-төрттөн катарлап.

Мына айттым: кантип анан жакпады,  
Көрүп сынап доктор аны мактады.  
Болот окшош баатыры деп өлкөнүн,  
Күнгө күйгөн далысына таптады.

Чын эле ал кең далысын өлчөтүп,  
Былк эттирбей кап-кап эгин көтөрүп.  
Бышкан дене, жоон кара билектен,  
Чоюнга окшош, булчундарын көрсөтүп.

Жапайы тоо аскасы өзү сүйлөнгөн,  
Жолборс, илбирс айкырып таш үйлөрдөн  
Кыргыз эли жигиттигин жибербей,  
Ушуну аткан, баатырлыкты үйрөнгөн.

Взвод, түз тур!  
Командир кыргыз  
Команда берди.  
Тор атчан, боз атчан  
Тизилип келди  
Командир жээрде атчан:  
«Бир - эки,  
Бир - эки!»  
Команда берди.  
Ойноктоп ат ыргып,  
Шып этип буруулуп.  
Кылыштар кыңгырап

Кынынан сууруулуп.  
Командир бир карап,  
Дүр этип ар тарап.  
Атчандар аттарын  
Секиритип тапатак.  
Шуулдап жөнөштү,  
Төрт-төрттөн катарлап.

Кыргыз уулу мына ушуну жактырды,  
Атка минди, кызыл форум тактырды.  
Союл чапкан колуна алган беш атар,  
Эми кыргыз, өзүн көрүп каткырды.

Торпок минип оодарышып алышкан,  
Жаш кезинен атка үйрөнүп калышкан  
Тоодогу өскөн тор атынын күчү бар,  
Кете берет замбиректер ташытсан.

Командирдин командасты негиздеп,  
Көрөрсүңөр көктү да алып беришет.  
Байкарсыңар, мейли өзүңөр көргүлө.  
Кыргыз эли кылышка уста келишет.

Взвод, түз тур!  
Командир кыргыз,  
Команда берди.  
Тор атчан, боз атчан  
Тизилип келди.  
Командир жээрде атчан:  
«Бир - эки,  
Бир - эки!»  
Команда берди.

Ойноктоп ат ыргып,  
Шып этип буруулуп,  
Кылыштар кыңгырап.  
Кынынан сууруулуп,  
Командир бир карап,  
Дүр этип ар тарап.  
Атчандар аттарын  
Секиритип тапатак  
Шуулдап жөнөштү,  
Төрт-төрттөн катарлап.

Келген мүчө көрчү өзүңдү каратат  
Булар окту окко салып санатат.  
Оңго, солго өз тилинде кыйкырып  
Взвод артта Буденныйча баратат.

Көктө, бомба, мейли газдар чачылсын,  
Жерде танка, замбиректер атылсын.  
Командирлер атка дароо минишет,  
Эр болушса кана келип катылсын!

Тынчтык сүйгөн эли кенен дем алат,  
Кыргыз уулу качан болсо келе алат.  
Ал катарда эр командир ар качан,  
Замбиректин огуна ок бере алат.

Взвод, түз тур!  
Командир кыргыз  
Команда берди.  
Тор атчан, боз атчан  
Тизилип келди.  
Командир жээрде атчан:  
«Бир — эки,  
Бир — эки!»  
Команда берди.  
Ойноктоп ат ыргып  
Шып этип буруулуп.  
Кылычтар кыңгырап  
Кынынан сууруулуп.

Командир бир карап,  
Дүр этип ар тарап,  
Атчандар аттарын  
Секирип тапатак.  
Шуулдап жөнөштү,  
Төрт-төрттөн катарлап.

1935

## АЧУУМА

Элим сонун, эркин жашайм жолум он,  
Баатыр болсом, андан бетер баркым чоң.  
Ошондуктан келечекке тырышып,  
Ай, сениби, Чапаевтей болбосом!

Токто эми ачуунду тыя тур,  
Шашпа деги толкунунду жыя тур.  
Биз чоңоуп барлыгына жетебиз,  
Жүрөк учпа өз кабыңа сыйа тур.

Андачы мен шлём кийип жарашип,  
Айсыз түндөн айсыз түндү карашип.  
Колдо мылтык, түптүз гана туармын  
Жеңиштен соң эс алармын чер жазып.

1935

## ЖАКЫНДА

Барбаңдатып кансыз алдуу колдорун,  
Кишенделүү тоскон чынжыр торлорун.  
Быркыратып, майыштыра бир кармап,  
Жаштар табат келечектен жолдорун.

Чыдай албай өлүм күткөн чапчылап  
Дубалынан «дубалдуу» кан тамчылап.  
Турган жерге кызыл шоола шам жанып,  
Анан түрмө, эшиги чоң ачылат.

Бир жарк эткен нур, дүнүйөнү, жерди ороп,  
Түш-түш жакты каптап кызыл түү толот.  
Чыгыш-батыш эки жактан таң атып,  
Эркин элден гүүлдөгөн жел согот.

1935

## КАГАЗЫМА

Азырынча жөн жата бер, билинбе,  
Көп ырларым, кабардаш бол, бириңе.  
Аман болсом жазып жатып өлөмүн,  
Талант жатсын, кагаздарым чирибе.

1935

## СЫЯМА

Мен жазамын, сыйам толкун баспасын,  
Мен аңтарып жүрөгүмдүн казнасын.  
Сыяларым, түпсүз дарыя болсо да,  
Күчөгөндө соолуп кете жаздасын.

1935

## КАЛАМЫМА

Эй, каламым араң чыгат дабышың,  
Али керек алыс жакка чабышың.  
Ушул жолдон имерилбей кете бер,  
Тоого өрдөсүн катуу жорго салышың.

Күкүк, торгой эстеринен танышсын,  
Арт жагыңдан болбой эрчип калышсын.  
Сайрап жаткан булбулдар да токтолуп,  
Ой чиркин ай, деп бир карап алышсын.

## СҮЙҮҮ

|

Түгөтө албайм жазып заман ырысын,  
Ай, жаштар ай, көрчү ыракат кылышын.  
Кызаар болсо, гүлдүн жыты жыттанып,  
Байкачы ана, эстүү, сулуу чыгышын.

Жакшы турмуш сулуулукту чыгарат,  
Биз эмеспиз сүйүшүүдөн болгон жат.  
Жалгыз эмгек өзү бизди өстүрүп,  
Артык адам, алтын адам кыла алат.

Салкын бактын мөмөсү өсөт кайталап,  
Саргайбасын ырдап булбул кайтарат.  
Күнү бою күз өз кейпин түшүрсө,  
Күкүгү жок күнүм кимге айта алат.

Сүйүчүлүк кандан, жандан жасалат.  
Жашчылыктын жаш күндөрү башталат.  
Жазда чыккан жашыл гүлдү жалбартып,  
Булак ырын ырдатпай ким баса алат.

Жок түк болбойт күкүк эркин ырдасын,  
Салкын бактын салкынында жыргасын.  
Булут менен бирге көчпөс өмүрдү,  
Бүзбай булак буулукпастан ырдасын.

Сүйүшүү жок кеткен кептер азандан,  
Сүйүшүү бар, солгон жүрөк жашарган.  
Иште сүйүү, сүйүү иште бүгүнкү,  
Жеткен тилек, максат табам жаштардан.

Кыздар десем таңдын нуру элестейт,  
Сүйүшүү - от, көңүлүм көлгө кеңешпейт.  
Таң азанда таңдын нурун сенсисү дейм,  
Жок жүрөгүм, таңдын нуру эмес дейт:

Ойлойм, ойлойм кызды гүл деп санаймын,  
Кыздын сырын жүрөктү ачып караймын.  
Түк таба албайм, бекем экен ачылбайт,  
Сүйүү күнүн, бакты жылын самаймын.

Бакты жылын самаймын деп айтканым,  
Башка маани жаштар жакшы байкагын.  
Мен сүйүшкөн жарым дешип санашкан  
Унуптаймын, убадасын айтканын.

Кыздар деген өмүргө эне өндөнөт,  
Жигит ата, бу өмүргө дөңгөлөк.  
Бирок экөө коммунизм таңында,  
Жолдор жасап чыгып барат жөргөлөп.

II

Биздин ата, биздин эне кайрадан,  
Билегине жаңы кайрат байлаган,  
Буларда да өздөрүнчө сүйүү бар,  
Өчкөн көздөн жаштык оту кайнаган.

Атам, энем силер эски кишилер,  
Кайра чыкты, мурда түшкөн тишиндер.  
Мурутуңар, сакалыңар ак эмес,  
Иштөө, жашоо, сүйүү, жыргоо ишиңер.

Кой, эски экен,— шейшебинди ыргыткын,  
Таза көйнөк, шайы жууркан кылдырткын.  
Калсын кепе, даңғыраган там жаса  
Декилдетпей, деги мени тыңдыргын.

Ата, кечте малдан кайтып келесин,  
Эне, сен да, көп-көп эмгек чегесин.  
Жаңы шайшеп, жакшы жууркан булганат,  
Барбы, кайда, кандай кийим бересин.

Жашай билүү, жашоо күнү бузулбай,  
Өз бактысын өз гүлүнөн учурбай,  
Мейли жаштар, мейли болсун карылар,  
Сүйүү турмуш жолдору бар ушундай.

III

Кээ бир жаштар күткөн жарын жашырат,  
Бирин бири мактап айдан ашырат.  
Мен да жашмын чын сырымды айтайын,  
Ыразымын уксаң курбум жакшылап.

Элес кылам басып келип буралып,  
Пайда болуп жарык шоола нурданып.  
Батпайт алгын, ташып кетти сүйүлүк,  
Деп асманда жылдыздан мен суранып.

Колхозчу кыз кетменин мен чабыштым,  
Атын айтпайм ай менен мен тааныштым.  
Мени сүйүп, мен да сүйүп жаным деп,  
Комсомолдук жүрөгүмдү алыштым.

Оо ал азыр, чоң шаарлар тоюнда,  
Кыргыз эли берген милдет моюнда.

Ал, ал жакта, иштейт, окүйт, тырышат  
Кетпейт бирок сүйүчүлүк оюнда.

Анын берген сүрөтү бар, өзү бар,  
Ойноктогон, жанган кара көзү бар.  
Маскөө жактан мага жазган катында,  
Мындан деген унтулбас сөзү бар.

«Жаштык деген кыйын экен сагындым,  
Ар турмушка көндүм, быштым кагылдым.  
Жок, жок чыда, окуп техник боломун,  
Ойлоруңа ой туудурам баарыңдын».

Техник болот күрүлүштәр салдырат,  
Биздин тоого, күн шооласын жандырат.  
Менин жарым, өз элине жан берип,  
Көп заманга өчпөс даңқын калтырат.

Мен өзүмдү, түк токтотпойм шаштырам,  
Талантымдан таңда ырлар жаздырам.  
Көп-көп кылым бир кирдетпей окуучу,  
Жаштарга арнап жаңы томдор тапшырам.

Комсомолдор сүйүшүүгө чыгабыз,  
Кыялыбыз суз жүрүүгө чыдамсыз.  
Сүйү менен душман жеңбес эр болуп,  
Өлкөбүзгө далай жумуш кылабыз.

Келет жарым, жыйырма бешке жеткенде,  
Сүйүчүлүк толук сабыр эткенде.  
Комсомолдор, кыйбат сүйүп жөнөтөт,  
Маскөө калат поезд жүрүп кеткенде.

Бирок максат, муну менен чектелбейт,  
Муну менен сүйүчүлүк эп келбейт.  
Биз окуйбүз жеткен адам болобүз,  
Толкунбүз биз, эч эчтеке кептелбейт.

Сүйүчүлүк деги сүйүү шашпачы,  
Менин жарым, катты көп-көп жазбачы.  
Курбум мени сүйүшүүгө жеңдирбей,  
Кана деги, жаңыча иш баштачы.

Келчи кана сагынычтык таралсын,  
Күткөн жүрөк демин кенен ала алсын.  
Комсомолдор ысык сүйүү доорунда,  
Ленин өндүү гений адам жааралсын.

## ЭМИ БИР КЕЛГЕНЧЕ

Байкасам жерим жердин сымбаты э肯,  
Карасам тоолор тоонун кымбаты э肯.  
Мен келсем, сымбаттуу жер, кымбаттуу тоо,  
Кыялдуу ойлорумду чыгарды эстен.

Аскадан аска чыккан кардуу тоону,  
Тиктеймин сүрөткө алып нечен жолу.  
Мен тоолук, кечки шамал, таңкы серүүн,  
Түнүк суу жүрөгүмө дары болду.

Желди кууп, кептер болуп учсам боло,  
Булактан канатыма сүзсөм боло.  
Түндө да шоола калар жерге конуп,  
Тоо ашчу туманды айдап бузсам боло.

Өзүмө канат жасап учуп барам.  
Кадимки кыраан чыккан бүркүттү алам.  
Экөөбүз аны асманга кароол кылып,  
Караңғы үңқүрлөрдөн шамдар жагам.

Кашка суу, шашып аккан жылгаларың,  
Шар менен сөзүн айтат жыргагандын.  
Тоо суусу сен да толкун жасап алып,  
Мен өндүү жүрөгүн бас ырдагандын.

Зоокалар көккө карай өсүп кетти,  
Булуттар ошол жакка көчүп кетти.  
Дал ушул, мен ыргытар таштар эртең.  
Тоо болуп каларына көзүм жетти.

Мейли эрте, мейли кечте чыкканда үйдөн  
Муздак жел, жүрөктүү өбөт, мен да сүйгөм.  
Бол бачым, тоодон бийик тоону күттүк.  
Мындалы эл, эсиңе алып ушуну үйрөн.

Шагылды салынчу үйгө кум кыларбыз,  
Кыштакты нурга ойготуп суу бурагызы.  
Аркы өйүз, берки өйүзгө ак там тизип,  
Капчыгай сени кылып үн чыгаргыс.

Биз эртең, жалама зоо сени бузуп,  
Болот күш, тоскон асман тоодон учуп,  
Кыргыздын дал биз өндүү комсомолу  
Поездди жөнөтөр дейм алтын сузуп.

Кардуу тоо, кардуу чокуң кур кергиче,  
Элсиз таш коркуп түнгө ыр бергиче.

Күндүз ай, күндүз жылдыз болууну тап,  
Сагынып бир кайрылып мен келгиче.

Арашан, 1935

### УЧКАН БУЛБУЛГА

(Г а)

Жашчылыкта жүрөктүн  
Адети отсуз тутанмай.  
Сулуулар да курсунчу,  
Суктанам суу жута албай.

Жалган болуп калабы,  
Дайрага жетем дегеним.  
Кыялым жаман ойчулмун.  
Көп убара чегемин.

Уктайын десем да болбойт,  
Чүмкөнөм такыр кыйналам.  
Бу кандай жаштык талабы  
Жүрөктө ташкын сыйбаган.

Булбулдар ырдап той кылчу  
Салкын бакка мен барып  
Үйгө кайра кайткамын  
Сулуулар үчүн гүл алып.

Сулуулардан тандалган  
Айчүрөктөр чыгарып,  
Кошулган булбул биз менен  
Турмушту турмуш кылалык.

Кыргыздын сулуу кыздары  
Торолуп гүлдөп келатат.  
Шылдырап суулар, бак өсүп,  
Тура албайт сууга чөл чаңкап.

Бир-эки жылда кайрылып,  
Биз жакка булбул келе кет.  
Терезеге олтуруп  
Кубулжуп сайрап бере кет.

Гүлдөгөн өнөр гүл ачып,  
Көккө да көркүн жайнатат.  
Салкын бак, жашыл жалбырак,  
Күкүктөрүн сайратат.

## ОКУУ МАГА

Болуу үчүн -  
Күч,  
Күкүк сүү шарындай  
Табылмакпы -  
Оттуу  
Жаштык чагындай...  
Улутунган  
Себебимдин чечүүсү  
Окуу -  
Мага,  
Керексин әэ...  
Дарыдай.

1935

## ТӨРТ ЖЫЛДАН КИЙИН

Ким да болсо, жаш кезинде  
Жаш күнүнө мактанаар.  
Мындан баштап, не бир сонун,  
Кызык күндөр башталар.  
Гүл ээрчитип, желге минип  
Туура айга алпаар...  
Жигит, кыз да экөө бирдей  
Кураг турмуш, тапталар...  
Мага ушундай көп ой келет,  
Кандай экен башкалар?

Күн ачылды бир аз мурда  
Жамгыр жааган дыбырап.  
Болбой такыр, курбум мага,  
Бир жаңы иш шыбырап.  
Мен кошулам, биргө болот  
Ойлор келет зымырап.  
Жашчылыктын максаты да,  
Ал биз үчүн кыдышрат.  
Кечир сулуу, мен эмне айтам,  
Ойло, муну ойлор чак.

Келдим. Айыл тааныган жок,  
Алда качан унуктан.  
Бу ким эле, деп тоо сурайт.  
Үстүндөгү буулуттан.  
Бирдеме деп жооп айтат,  
Тоо түшүнбөй болот маң...  
Сулдуу кызга ушак айтып.  
Менден көңүл сүүткан.  
Мына ушүл: ээ дал өзү  
Сүү алган кыз кудуктан.

Келчи сууу, тааны мени,  
Балким чоочун өндөнөм  
Тосчу сууу алкымыңды  
Төрт жыл сени көрбөгөм.  
Ак жүзүндөн мен өбөйүн  
Төрт жыл сенсиз чөлдөгөм.  
Мунуң ката жашыбачы,  
Турам, мына, өлбөгөм...

Сулуу мени айып этпе,  
Токtot, жүрөк жалынын.  
Алкымыңца тагы калды,  
Кантем анан сагындым.  
Төрт жыл бою сакталган ой,  
Чешчи сууу бардыгын.  
Төрт жыл мындан жүрдүм алыс  
Көрбөй тоонун гүлдөрүн.  
Сен сулуу кыз ойдо болдуң,  
Үзгөнүм жок күдөрүм.  
Ай сагындым жаш күнүмдүн  
Айы чыккан түндөрүн.  
Анан кантем жашык болуп,  
Көнгөн тура жүрөгүм.  
Бирок сууу муну да бил,  
Мен да бекер жүрбөдүм.

«Менин жарым кетти төрт жыл  
Колу жумшак дебегин.  
Көргүн өзүң чоң далымды  
Көзүң менен ченегин.  
Сүйөм сени, иштейм бирок,  
Издейм турмуш керегин.  
Менин айткан бул сөзүмдүн,  
Тапкын сууу себебин.  
Койчу сууу кубанасың,  
Неге жашың ағыздың?  
Өлгөнүм жок, турам мына,  
Дейсиң улам жалгызым  
Кечир сууу, мунуң ката,  
Жалгыз эмес, сансызмын.  
Бирок сүйүү сүйүү кыйын,  
Учуп гүлгө жабыштым.  
Төрт жыл жүрдүм акыр сууу  
Өзүң менен табыштым...

Айтсам, сууу ээн түндөрү,  
Күтүп көпкө жаткансың.  
Туруп чочуп келдиби деп,  
Түндө чырак жаккансың.  
Мен келгенче төрт жыл өтүп.

Сен да кетмен чапкансың.  
О, мобулар, комсомолдор,  
- Менмин аттан түшкүлө.  
О, айылдан өскөн жаштар,  
- Туура келем күчүңө,  
Колхозчулар кырман басар  
Кызып эмгек үстүндө:  
- О, Алыкул, садагасы  
Түндө кирген түшүмө  
Эх... өзгөргөн, бул өзгөргөн,  
Ой, карап көрчү күзгүгө!

Абышкалар, күбүр-шыбыр,  
Жумуп бармак санашат.  
Бирден төрткө жыл чубуртуп,  
Кээси кайра адашат.  
Айылда өскөн, көп кыз турат,  
Баары жалжал карашат.  
Сүйгөн сулуу кыз тобунда,  
Алар менен жанашат.  
Сезем, мени ал өзгөчө  
Бербечүдөй талашат.

4/X 1935

## МАЯКОВСКИЙГЕ

Анчейин - мен  
Сени туурал  
Сенче ырдал.  
Бирок -  
Ошончолук,  
Акыл-ой  
Курап,  
Мен - чындалап...  
Жолдош!  
Башкача айтсам,  
Социалисттик  
Улүү доордун  
Коркпос,  
Эр  
Жеке -  
Миндик  
Оратору -  
Акыны,  
Найзасы бар  
Баатыры,  
Владимир  
Маяковский!  
Мен!

Ушул ырларымды  
Түгөтө ырдабай туруп

Айтарым:

Табыштап,  
Кызуулап,  
Кыйкырганымды  
Жакшылап ук

Берем!  
Өмүрдү,  
Жашты!  
Адамдыгым,  
Ақындыгым,  
Акталсын!

Чиркин жан,  
Калбасмын сууп  
Ушул баштан:

Ойлормун,  
Ойлормун  
Шумдук.

Ырларымдан  
Бомба жасап  
Эй!..  
Дүңгүрөтөрмүн,  
Бир  
Уруп!

«Жашасын» күр кеп  
Үгүт... үгүт,  
Ушуга ондоп -  
Андан да көп,  
Жыл кетти...

Бул керек!

Орустардан  
Саша Безыменский  
Александр Жаров!  
Кирсановдор  
Ушул жолдуу  
Сызыктую  
Ырлар менен  
Караңғы түндөрдү  
Сүйлөттү.

Бизден:

Аалы,  
Мукай,  
Жоомарт,  
Жусуп,

Кубанычбек Маликов!  
Ушул үчүн  
Далай  
Мәэ -

Түгөттү  
Бул,  
Максат!  
Адамдык үчүн күрөшүү  
Муну,  
Маркс -  
Энгельс  
Ленин  
Үйрөттү...

11/X 1935

## БИР ЖОЛДОШУМА

.....(Ж га)

Ар күндө түрдүү ойдомун,  
Ой менен келбейт ойногум.  
Мындан негиз чыгарам,  
Мунумду түк койбодум.

Танда да бир иш колго алгын,  
Түбүнө жетер жол салғын.  
Өлсөң да жок деш болбосун,  
Келбей койбос дарманың.

Мен айтсам мага жел күлүк,  
Секунттап соккон дем күлүк.  
Бирок буга эрчибейм,  
Унуттум кайгы жүр күлүп.

Ойлон курбум бакты үчүн,  
Иште элиңдин даңқы үчүн.  
Кана эми, бир эрдик кыл,  
Адамдыктын аты үчүн:

Сендеги болгон санаалар  
Ысык-Көл менен барабар.  
Айтаар жалгыз акылым,  
Дүйнөгө курбум кең көз сал.

1936 ж

## ОЙ, ЖЕР АЙ

|

О, тунук кашка сууларың,  
Күр этип ташка урганың.

Бир гана жутуп алууга  
Көрчү сүусап, турганым.

Ағыны катуу, күүсү шар,  
Болгон менен сабырлую.  
Нак жерден чыга оргуган,  
Оору жанга дарылуу  
Ушуну көңүлүм желдетсин,  
Сууларына не жетсин?

Тагдыры үчүн эрк эңсеп,  
Канын төгүп жан тепсеп,  
Кылышка, окко, союлчан  
Эринин аты Темирбек.  
Жүз жаштан аша жашаган,  
Адамынын жаны бек.  
Элдериңе не жетсин,  
Ушуну көңүлүм желдетсин...

Сүрөттөөгө тоосу бар,  
Аты - Ала-Тоо, баскан кар;  
Жүз жылдар мурун ушу эле,  
Деп кеп кылат картаңдар.  
Сүйдүргөн сүйүп өз калкын,  
Ала-Тоо тоодой бүт алтын.  
Сан жеткис жылкы каптаткан,  
Миллиондор уйлар жуушаткан;  
Короолуу койлор мал көркү  
Канча болсо бүт баткан.

Сулуу уктап, таттуу түн;  
Ала-Тоодон бал тапкан.  
Жер айлансын, мейли бек!  
Нык орногон тоолор чеп.  
Ушуну көңүлүм желдетсин,  
Тоолоруна не жетсин?

Өскөн сенин гүлдөрүн,  
Өчпөс сенин күндөрүн.  
Эрк талашкан эрдик бар  
Калганынча сүлдөрүн...

Эсимден кетпейт балалык,  
Далай кызык иш кылдык.  
Атайы күтүп тынч түндү  
Топтолушуп бир чыгып,  
Жарык түндөр эсте бар,  
Ак чөлмөк ойноп ыргытып...

Далай жигит күтүп жар,  
Кыздарына болгон зар;  
Алда сенин түнүң ай!  
Жылдызы бар, айы бар  
Ойгонгон эркке болуп ээ,  
Чоңойгон гүл ичинде...

Атадай маңдай сылаган,  
Кыраандай таптап чыгарган,  
Эл ардактап көсөмүн  
Атасындай сагынган.

Жерим жүрөк дарысы,  
Жерим көкүрөк дарысы...  
Байлык болгон санаада,  
Жеримде бар баарысы.  
Адамдыкка кас ойлор,  
Келер үлүш алгысы.  
Ой, жер аай  
Канга сиңген сөз,  
Элимдин катуу намысы.

Жер ай, жер ай, ой, жер ай!  
Ойлоп келсем ойго бай.  
Бардыгына не жетсин?  
Бардыгын көңүлүм желдетсин!

## II

Кыргыздын калкы каарман  
Кубантты бизди нур заман  
Жетүү үчүн бул күнгө  
Ыр менен элим какшанган.  
Кесилип көкөй, көз соолуп,  
Кыялы бүркөө, суз калган,  
Карамолдо ошондо -  
«Көкөй кести» күү чалган.  
Кыргызга гүлдөй өсүүгө  
Жол ачты го бул заман!  
Көчүп кыргыз тоо тоодон,  
Тоодо ойрондуу бороондон  
Баскан жолу кыл аска,  
Коргонгон чеби тоо болгон...  
Угулуп тар айылга,  
Далай талант кор болгон.

Ленинге ыраазы!  
Ленин бизге жол ачты!  
Балкалuu кол, мол акыл  
Аңтарып кирди тоо-ташты.

Боз үйдүн баксыз булбулу,  
Чарчабас кыргыз дулдулу.  
Каргыл үн менен какшанган,  
Көзүнөн ойнот от жангана  
Калык ырчы ыр жазды.  
Ыйлата комуз күү чертип,  
Ырчысы далай боздогон;  
Эркиндик сүйгөн азган эл  
Эмнеге кол созбогон?  
Ар аскада бир өлүк,  
Кетпес ойдон күн болгон...  
Кыргыз батты жыргалга  
Мына ушул күн, окшогон!  
Ленинге ыраазы,  
Ленин бизге жол ачты!

Биз элбиз согуш сүйбөгөн  
Амалын анын үйрөнгөн.  
Сөзсүз кылыч жарк этет,  
Кылычка кылыч чак этет..

Биздин кымбат адамдар,  
Табыла койбос ақыл бар.  
Түрдүү ишинде жол билген;  
Танка минип секирткен,  
Мында да биздин уулдар,  
Мында да кыргыз уулун бар.  
Кыргыздан көккө учкуч бар.  
Бул кезде чыкты укмуштар...  
Жаракчы баатыр эл болот,  
Керек кылса уруштар...  
Мында да биздин уул бар,  
Мында да кыргыз уулун бар.

Сүйгөн жерин, март элин,  
Сүйүндүрүп берген бак.  
Учкуч да бизде, суучул да,  
Жан арнап кызмат кыла алат.  
Атчандары бир катар,  
Чыдамсыз мезгил жуп жетсе,  
Кыргыз уулун бере алат...  
Биздин жаңы баатырдын  
Адаты - бербес намысын...

Ансыз элин сактоо жок,  
Ансыз атын актоо жок.  
Атасы кол бербесин.  
Энеси сүтүн кечпесин.  
Биз ошондой жарагалдык,  
Элдин уулу эр келсин!

Ойлосом оюн дайрадай  
Чыккан ойдон жалынмын;  
«Ой элим» деп саргарган,  
Алашчылар агымын  
Туурал жаткан жерим жок.  
Өзүмдүн жетер бар ырым...  
Мен сүйгүч элге берүүгө...  
Жүрөктүн кесип жарымын.  
Аз болсо да алымча:  
Элге арнаймын баардыгын.  
Өмүрүм жумшал эл үчүн,  
Ошолор үчүн табылдым.

### III

Ой жүгүртсөм алдыга  
Болгон кезим балалуу.  
Балам болуп агалуу;  
Жылдызга учуу ойлонуп,  
Дагы уулум бар эң улуу.  
Агарып сакал, чач түшүп,  
Чарчабай жазып олтурал  
Өмүр анда дабалуу...  
Жүздөн ашкан китең бар,

Ыр, дүйнө тааныр романдар.  
Ушуну ата жаздыңбы!!  
«Кантеп эле» дейт балдар...  
Ха, ха, ха, чал болдумбу?  
Деп карайм  
Ушуну ойлоп көп самайм.

Күчтүн билем жетерин,  
Күтүүгө шашкак экенмин...  
Ырас эле кез келип,  
Ушуну көрөр бекемин?

Акылдуу менин досторум,  
Гүлдөтүшкөн өз доорун.  
Уктоосуз жазган әмгектер  
Таба билген өз ордун.  
Сылап коюп сакалын,  
Белгисин кылат атанын.

Аалынын ушул Жолдошу,  
Чын эле болуп жолдошу...  
Башкача тилден сөз кошуп,  
Аманбы чал деп кол созду.  
Баягы мен: «ай» өмүр...  
Ушунун даба болбоспу!

Жигит болгон балдары:  
Жусуп,  
Жоомарт,  
Кубанычбек чалдары...  
Жазууда жүрүп карыган  
Кары Мукай бар дагы...  
Менин:  
Сонун жигитчилик кезимчи?  
Элестей түшөт ал дагы...

Андай басса,  
Кайда барса...  
Сүрөтчүлөр тартқылайт,  
Аалыкемде үч, төрт орден,  
Көп акындын  
Төштөрү эле жаркырайт  
Ха, ха, ха!..  
Чын элеби деп карайм:  
Келер күндү көп самайм.

Күчтүн билем жетерин,  
Күтүүгө шашкак экенмин...  
Ырас эле кез келип,  
Ушууну көрөр бекемин?

Гүлдөгөн күндө, бирге өскөн;  
Курбуларым эскирип...  
Лондондо, Париж, Кытайда  
Кылкылдаган кызыл туу,  
Барлыгына илинип...  
Коммунизм доорунун,  
Бактысы үчүн чечилип,  
Сур түрмөдөн чыгып эр,  
Жарк күлүп алып эркиндик!  
Бүт дүйнөнүн бир боору,  
Кездешken кез биригип.

Жыргал жашоо башталып,  
Дүйнөдө элдер түбөлүк  
Өзүн өзү башкарып.  
Ушул күн бат келсе деп,  
Алдын тоскон мен элчи.  
Дүйнөнүн бардык бурчтары  
Тезирек эле теңелчи...  
Ха-ха, ха!..  
Ачып көздү мен карайм  
Ушууну ойлоп көп самайм.

Билем күчтүн жетерин,  
Күтүүгө шашкак экемин.  
Ырас эле кез келип,  
Ушуну көрөр бекемин?

Көчөлөрү жаркырап  
Шаарлар сулуу болду абат.  
Ох, деп эстен танарлык  
Алган кезде бир карап  
Көркөм сонун үйлөрчү

Эң эле азы үч кабат!  
Кыздары күлүп шыңқылдап  
Келиндери кылтылдап,  
Эх, кандай бу жарашат!  
Теңелгин элим, теңелгин!  
Баюуга сөзгө мен кеңмин.  
Максатыңа көздөгөн  
Жетүү үчүн бар го эбин!  
Эмгек, эрчее болбосо,  
Эмнеге бүткөн бай жерин?  
Оңой эмес атагың  
Жеңил эмес бул наамың,  
Мына ушундай жеримден  
Ушуну көрөр бекемин?

Көчөлөрү таптаза  
Жүрчү жолдор бир башка;  
Дем алып келчү жер болуп,  
Көрүнүп турган ушу аска!  
Жер алдынан зымырап  
Жетип барып бир паста...  
Өкүнүп элдер бир барбай  
Сулуу жер жок түк андай.  
Эч болбосо көрүүгө,  
Бык-бык толгон эл кандай.  
Ургулап келип коңгуруо,  
Шарт бурулат трамвай...

Койчу ары, кандай ой басты,  
Ойлодум кайдан ал чакты?  
Бардыгы:

Мына, мына  
Кадимки  
«Болсо экен» мына, ыраспы!  
Угулгансыйт дүңгүрөп,  
Казылгансып жер асты.

Мына мени тынчытты,  
Ушул санаам чын чыкты.

Ушуну көрөр бекемин,  
Дегенге күчтүн жетерин,  
Билип айттым мүнөзүм:  
Издебей сөздүн бекерин:  
Сен үчүн элим ойлоном,  
Ушундай болот эртеңиң!  
Ушундай мага күн келер,  
Тилегимди бир берер,  
Өмүрүң түнүк кашка суу,  
Кыргыз эли күлө бер.  
Ошол турмуш алдында  
Тоо жели ойноп жүрө бер  
Не бир сонун курбум бар,  
Курбулар эмес - бүлбүлдар.  
Ал сонун күндө, гүл болуп  
Биргэ жашап жүргүм бар.  
Акылда бар көп байлық,  
Алиге кылт эте элек,  
Сөздө да бар көп байлық,  
Алиге былк эте элек,

Курбуларым соо болсун,  
Талабы аскар тоо болсун.

Жерим - жүрөк дарысы,  
Жерим - көкүрөк дарысы  
Байлык болгон санаада  
Жеримде бар баарысы.  
Адамдыкка кас ойлор,  
Келер үлүш алгысы!  
Эч душман үлөш ала албас.  
Жеримден орун таба албас.  
Биздеги эркин турмушка  
Бүткүл дүйнө кабардаш!  
Ой, жер ай...  
Канга сиңген сөз,  
Элимдин катуу намысы.  
Кан күнгө так калтырган,  
Кыргыздын союл чабышы!  
Жер ай,  
    Жер ай...  
    Ой, жер ай...  
Ойлоп келсем  
    Ойго бай...

1936

## ШУМКАРГА

Биз Ала-Тоо шумкары,  
Учалы курбум учалы.

Талаалар келет, көл келет,  
Жол алыс, талбай сызалы.

1936

## ГҮЛ МЕНЕН КУШ

А...га

Же, жыпар жыт гүлдөндүр  
Үзөм деп бирөө жүргөндүр.  
Консо кандай жарашат,  
Сулуу күш көзү түшкөндүр?

Гүлдүн жашыл шагы экен  
Өскөнү салкын, багы экен,  
Ушул күшкү ылайык:  
Гүлдүн да толгон чагы экен...

Түшөсүң гүлүм кимдерге?  
Өспөссүң дайым бул жерде...  
Үзүлгүн гүлүм солутпай  
Салкында кармай билгенге!

Сулуу күш, учсун көрүнсүн,  
Учсун да, ушул гүлдү үссүн  
Солуба, гүлүм, солуба  
Азыркы жаштар көөнү үчүн.

Гүлүм сени жыттайын,  
Сен күзгүдөй нүру айдын .  
Кысып сени боорума  
Зыпылдап алыс учайын.

Сулуу күш - жигит, гүл - бир кыз  
Гүл десем жүрөк этет тыз,  
Күшту мынча талпынтып.  
Мынчалык жапа кылдыңыз!

Жаштыкта не бир сонун бар,  
Болсунчу бирге колуңар,  
Заман бизге эрк берет,  
Бирге болсун жолуңар.

Эмесе бачым күн жетсин,  
Гүлүм гүлүн түрдөнтсүн!  
Гүл үзүп күнгө зыпылдап  
Күш канаты жарк этсин.

Ырым көп бирге ырдасак,  
Заманды бирге жылдасак,  
Күшүңдүн көркүн келтирип,  
Гүлүңдүн көркүн чыгарсак.

Жолуктумбу мезгилсиз,  
Кандай күнөө сездиниз?  
Сүйүбүз соккон жүрөктө  
Болсунчы бирге энчи биз!

Же жыпар жыт гүлдөндүр  
Сулуу күш көзү түшкөндүр.  
Жашчылык гүлгө сугалак  
Жыттайм деп бирөө жүргөндүр.

Биздин кызык күндөр бар,  
Биз кызыккан гүлдөр бар.  
Сүйүү менен - эрдикке,  
Даярбыз, кыз-уландар!

Түшөсүң гүлүм кимдерге  
Өспөссүң; дайым бул жерде.  
Үзүлгүн гүлүм солутпай,  
Салкында кармай билгенге.

1936

### КУРБУЛАРГА

Жүрөктөштөр, жылдыз ырын алгыла!  
Жылдызда ырдай, айга кабар салгыла!  
Менин ырым жашарт жаштар жүрөгүн,  
Курбуларым күтөр сени сагына  
Ырлар чыгат жүрөгүмдөн эзилип,  
Нур замандын алтын күнү барында  
Ырларым жет, жаштар көңүл желл  
Ырдала көр комсомолдор багында!

9/XII 1936

\*\*\*

Жаз келет миң бир күлпурас.  
Гүлдөрү ай, жыпар жыт ура,  
Ушуну сайрап бере алган  
Жаздын көркү булбулда.

Сен жазга окшоп күлпүрүп,

Түрлөйсүң го жашчылык,  
Жыпар жыттуу жыт уруп -  
Гүлдөйсүң го жашчылык.

Карылык келет угулбай,  
Келбес кеткен ушул жай.  
Жаштыгың жаз, күз сыйктуу  
Тура албайт го кубулбай.

Үйласаң ыйла жаш тыйбай,  
Карылык кармайт бастыrbай.  
Айтат дейсің әмне үчүн  
Олдо кайран жаштык ай.

Ушинтип турмуш кубулат,  
Айтүү үчүн сулуулап  
Сөз жетпейт сайроо керек го  
Булбулдай үндү мин бурап.

Үрдай бергин сулууну  
Турмуштун шартын бул курду.  
Кыялдын кыл кыягы  
Акын - турмуш булбулу.  
Акынсыз кантип турүү бар,  
Үр жокто турмуш бугу бар,  
Сүйгүсү келсе акынды  
Байкасынчы сулуулар.

1937

## СЕН ЖАНА МЕН

Мен жаныңда олтурام,  
Жалдырап сага кол сунам.  
Турасың бир кыймылсыз,  
Сөз да чыкпайт оозундан.  
Сенин сүрдүү кабагың,  
Элеси бир замандын.  
Жулкунган сенин өзүндөн  
Эркинге зар көзүндөн.  
Ойлоп барын байкадым,  
Ушул сенин айтканың.

Бир калыпта турасың,  
Канчалык бай мұрасың?  
Сүйлөшөлү әкөөбүз,  
Сөзүмдү бир аз угарсың.

Булбулдун үнү булбулга,  
Таанышко дейм угууга.

Бир булбул зарды сайраса,  
Бир булбул шаттык сайраса.  
Бир булбул мұңға ыйласа,  
Бир бүлбүл таңшып жыргаса.

Күндөрү башка болсо да  
Үндөрү бир әмеспи,  
Сайроого әркин күн болсо,  
Гүлдөрү бир әмеспи.

Таң алдында сууга чыгып,  
Үрдаган кыз ошондо.  
Әркин деңиз жәэгинде өсүп,  
Сайраган күш ошондо.

Монгол, калмак, түнгүз, кыргыз  
Булбул үнүн тыңшады,  
Булбул үнүн әркин жаттап,  
Өз тилинде ырдашты.

Пушкин сага жолугууда,  
Ушул гана айтарым,  
Сенин ырың токсон тилде,  
Эми кайсы арманың.

Адам үчүн бир кокустан  
Сен жарапган адамсың  
Атың өчпөйт жүз, миң жылдар,  
Дагы эле сен каласың.

Адамдықка сайрап турған  
Булбұлсұң го сен чиркин.  
Тийип турған жарқын нурдай  
Үр күнүсүң -сен биздин.

Топко салар күлүк болсон,  
Сынымсың го сен чиркин.  
Тартсам кыяқ, чертсем комуз,  
Үримсың го сен чиркин.  
Токтогулдай талант чыкпай,  
Элимдин көңүлү ток эмес,  
Өз жаныңа бирге турар  
Биздин элден жок эмес.

Кош акыным, жүздөп кылым  
Бир былк этпей тура бер,  
Жетсин ырың дагы алыс,  
Колду бийик сұна бер.  
Мен анчейин бир баламын  
Өтүп кеткен жолдогу.

Пушкин менен кол алышкан,  
Деп коюшса болгону.

Үстүндөгү көчкөн булут,  
Сени асмандан кайтарат,  
Дагы келет көп кылымга  
Сен жөнүндө айта алат.

Биз өндөнгөн келген, кеткен,  
Сени менен сырдашат.  
Эч болбосо каламдуулар,  
Сен жөнүндө ыр жазат.

Кош акыным, жүздөп кылым,  
Бир былк этпей тура бер,  
Жетсин ырың, дагы алыс,  
Колду бийик сұна бер.

1937

## МУЗЫКА

I

Эмне кызык адамга,  
Батпай койбойт арманга.  
Турмушта барлық аракет,  
Көбүрөк жашап алганга.

Алган сүйүп жарыңды,  
Аракеттин бардығы,  
Күтүүсүз жерден гүр этип,  
Бир өчүрөр шамыңды.

Балаңды гүлдөй өстүрө,  
Кубанып күлүп көзүнө,  
Кандай суук шүм өлүм  
Тартып алар өзүнө.

Турмушта гений жок эмес,  
Турмушка булар көп келбес,  
Адамзат жалбар, мейли ыйла.  
Аяп өмүр жаш бербес.

Ушулар түшөт башыңа,  
Чын айтат муну жашырба.  
Кайгыр өрттөн уу ичиp,  
Ййла мейли басылба.

Жүрөктөн ыйлоо мүң сыкпайт,  
Ййлоону ката мыскылдайт,

Канчалық капа түшсө да,  
Ыйлоо менен чер чыкпайт.  
Тап айласын музыка!

Кайгырсам жалғыз кайгыrbай,  
Кайгымды бирок айттыrbай,  
Музыка боздоп ыйлачы,  
Ыйласаң элдер кошо ыйлай.

Сен кайдасың музыка!

||

Жаңыдан назик жар сүйүп,  
Өмүргө таттуу бал сүйүп.  
Сулуу түндө жарк этип,  
Өмүрүнө шам күйүп.

Кээ бир жаш буга кубанат.

Бирөө кетип алыска,  
Бирөө калып жалғызда,  
Айлар өтүп жыл өтүп,  
Экөө кайра табышса,

Кээ бир жаш буга кубанат.

Толуп мезгил келип жай,  
Тийип түнкү сулуу ай.  
Келсе жары жылмайып,  
Ушул айдын нурундей.

Кээ бир жаш буга кубанат.

Ышкыра тартып жылкычы,  
Түнкү жел мамык шыбырчы.  
Чыкканда сүйгөн селкиси,  
Жылкычы кандай шылдыңчы.

Жылкычыны агайлап  
Жылкычы сөзүн абайлап,  
Жалбарып турса селкиси.,  
Жылкы жалын саамайлап.

Койчу жаным менин деп,  
Койчу жарым менин деп,  
Бөлүнүшсө эки жар  
Эртеңки түндү белгилеп.

Кээ бир жаш буга кубанат.

Бириң бири жаратса,  
Бириңе бири жараңса.  
Жолуксам деген өз жарын  
Кучактап алып баратса,

Кээ бир жаш буга кубанат.

Кубаныч түшөт башыңа,  
Кайратыңды ашыра.  
Турмушка кубат байлайсың,  
Жашаган жашты жашыра.

Замандын ушул күндөрү ай,  
Замандын жарык түндөрү ай.  
Туш келген адам бактылуу,  
Бактылуу соккон жүрөгү ай.

Күлүү менен дем чыкпайт,  
Күлкүгө шаттык тең чыкпайт.  
Кубанган менен канчалык,  
Күлүү менен чер чыкпайт.  
Буга керек музыка!

Кошулсам жайнап көөнүм ток,  
Кошулбас менин түрүм жок.  
Өмүргө кошо эрчиген  
Сенсиз такыр күнүм жок.

1937

## АКЫРКЫ БАЛАЛЫККА

Балалыгым, кылган ишиң балалык,  
Кароо эмес, балалыкка таң калып;  
Ишиң жумшак мүчөлүң аз-болсо да,  
Балалыгым - десем калат бал татып.

Сенин күнүң эле жаздын таңындай,  
Сенин күнүң эле түнкү тийген ай.  
Балалык кез бир көрүнчү көзүмө,  
Көрүнбөссүң ай балалык чагымай.

Сенин айын, сенин далай жылдарың,  
Ушул күнгө сезбейм, кантип жылганын.  
Балалык кез өзү баатыр жаралып,  
Көрөт тура чын турмуштун жыргалын.

Бала кезим, минут, saat күндөрүң,  
Сен бири элең өскөн көп гүлдөрдүн.  
Мунсуз, кирсиз сага берип жыпар жыт,  
Сен ушинтип тоо боорунда гүлдөдүң.

Балалыгым сенин алтын көздөрүң,  
Аталаган алда таттуу сөздөрүң.

Кимди ата дейм, айткан менен уят го,  
Сен ушинтип балалык кез өзгөрдүң.

Байкуш эне кантип тилге салды экен,  
Муну билсе неге күйүп жанды экен,  
Жөлөк кылган жалгыз уулун көрсүнчү  
Бала күнү байкуш эне бар бекен.

Бала деген күнү болбойт ойну жок,  
Жашоо эмне, балалыктан ою жок.  
Айды ал деп алам ата алам дейт,  
Жаш жүрөгү балалыктын күйгөн от.

Бала деген таңдын кызыл гүлүндөй,  
Ал кызыл гүл турмак беле күбүлбөй.  
Эне жыттар балалыгым жытым жок,  
Бала тили, таңкы торгой тилиндей.

Жаз алдында алсыз чыккан казгалдак,  
Бирок аны жыттайт сулуу кыз кармап.  
Акылдуу кыз соолубачы десе да  
Бош өмүрүң бир паста эле болот сап.

Балалыкка арман кылуу бул бекер,  
Турмуш алда, жашоо үчүн күч жетер.  
Шашпа токто балаң ата дегенде  
Балалыгым жүрөгүм бир тыз этер.

1937

### СҮЙҮКТҮҮ ТҮН

Тос бетинди сулуу айга,  
Сен да сулуу болорсун,  
Ушул түндө бизге күлбө,  
Айдай сулуу сорорсун.

Тос бетинди жарың өпкөн,  
Сен дагы өпкүн жаным деп,  
Ал сүйүлөр өзүнчө өткөн,  
Андан ысык күн өтөт.

Ырас, жаркын, кара көзүм,  
Сенин кымбат бир сөзүң.  
Үзбөй түрүп гүлдүн өзүн,  
Жылар жытын жытта өзүң.

Бир гүлүм бар сен билесин,  
Же жаштыктын отубу?

Жүрсөм да ой, сен да сезгин  
Жатсам түндө жок уйку.

Курбум билет, аз күн болду  
Санаам такыр өзгөрдү,  
Же кеч, эрте сундум колду  
Алұуга айды көктөгү.

Билем жаркын билем сени,  
Өрттөйт сенин ырдашың.  
Ал билбейби же билеби  
Бекер шылдың қыласың.

Ошол гүлдү үздүрбөсмүн,  
Жаштық күнүм барында.  
Кызыл гүлүм түшүрбөсмүн,  
Өскөндүрмүн багына.

Тилектешим кара көзүм,  
Сулуу түндү билбейсин,  
Сулуу асман бүзүп көркүн,  
Айга бүлүт тилейсин.

Билем жаркын ал үзакта  
Жакшы үмүттө жүргөндүр,  
Санаа чындык бул убакта  
Жар өбүүсүн ойлой жүр.

Сүйүктүү түн ар кимге эмес,  
Сүйүктүү түн сүйгөнгө,  
Сүйүктүү түн үлам келбес,  
Сүйүү отунда күйгөнгө.

Ай бир сен деп, түк уйку жок  
Сезесинбі деги өзүң?  
Сүйүктүү түн менде айып жок,  
Кечир жаштық күнөөсүн.

Курбум билет аз күн болду,  
Санаам такыр өзгөрдү.  
Же кеч, эрте сундум колду  
Алұуга айды көктөгү.

1937

### ТАҢ АТАРДА КӨЛ БЕТИ

Ыссык-Көлдө чабактын,  
Сүзсө, ойносо өз эрки.

Даяр тосуп алууга  
Бир четинен, бир чети.  
Мына көлдө таң атты,  
Таң алдында көл бети.

Карап турсам таң нурун  
Көлгө тегиз төгө алды,  
Эркин сүзгөн чабактар  
Ыргып шоола көрө алды,  
Көлдүн көркүү толкуну  
Көлдөн көлгө бөлө алды.  
Сулдуу таңкы шооланы,  
Көл кучактап өбө алды.

Таң атарда көл бетин  
Карап турчу азырак,  
Таңкы таттуу уйкуга  
Талыкшыбай жакшырак.  
Алыста калган жарыма  
Кайрылууга азгырат.

Көлүм таңда мен көргөн  
Таң алдың сулуу экен го,  
Толкундан шоола тараткан  
Шамалың сулуу экен го.  
Көлдө эркин сүздүргөн  
Заманың сулуу экен го,  
Сулдуулукта ойгонгон  
Талабым сулуу экен го.

Таң алдында көл бети  
Жаштар курган оюндай,  
Таң алдында көл бети  
Жарым ысык койнуңдай.  
Таң атарда көл бети  
Нева боюндай.

1937

Жети-Өгүз

## ТҮНКУ КАЙЫК

Түн айлуу түн, көл да бүгүн толкунсуз,  
Бир телмирип, бир жылмаят кээде суз.  
Бурчу бери, ушул түнкү кайыкты,  
Көл үстүндө мен болоюн учкан күш.

Көлдүк курбум ме, кайыкты айдагын,  
Ысык-Көлдүн күңгөй жагын айланын,  
Ушул күндө кайра тартып алабыз,  
Жаштык күндүн өткөн жылдар айларын.

Турчу мындай, айдайынчы мен өзүм,  
Көлдөй талап бар экенин көл көрсүн,  
Кыргызымдын аккан кайран кандары ай,  
Ушул көлдөй өмүр кайра төрөлсүн.

Көл четинен ортосуна түшөлү,  
Кең жол алып, кененирек сүзөлү.  
Түнкү кайык, кайда бара жатабыз?  
Бул рахат эмес бекен түштөгү.

Жаңы өмүрдү гүлдүү күндү элдеги,  
Менин жарым көлгө да айта кел деди,  
Түнкү кайык бизди таанып калышсын,  
Көл бетине ырлар жаза келели.

Таң атарда күн чыгыштан жел согот,  
Ойгонгандой көлдүн бети козголот,  
Бир чер жазар көлдүн таңкы адети,  
Толкун келет, толкуп толкун кошоктоп.

Биз ошондо буга кучак керебиз,  
Себеби: көл биздин түүган энебиз.  
Түнкү кайык биз бүтүрүп сапарды,  
Толкун минип кошо толкуп келебиз.

Көлдүк курбум ме кайыкты айдагын,  
Ысык-Көлдүн күңгөй жагын айланғын.  
Ушул түндө кайра тартып алабыз,  
Жаштык күндүн, өткөн жылдар, айларын.

1937  
Жети-Өгүз

## БОЗ үй

Жети-Өгүздүн чоң жайлоосу Көк-Жайык.  
Күңгөй, тескей эки жагы тең жайык,  
Ак өргөлүү колхоз айлын карачы,  
Невадагы кечки сүзгөн жел кайык.

Кеч бешимде келип түштүк жакадан,  
Жайлоо алыс, минген аттар чарчаган.  
Биздин кыргыз мейманчыл әл эмеспи,  
Дасторконду кере жайып таштаган.

Бизге тарткан түркүн тамак жер жайнайт,  
Жана асылган чоң казанда эт кайнайт.  
Ушу үй ээси, төрдө отурган карыя  
Ачык колдуу, оокатына бел байлайт.

Берекелүү, кесирлүү бул дасторкон,  
Бир сыңдырым нансыз калган күн болгон.  
Каттамадан, майдан, канттан алгыла,  
Өзү өнгөн жок, келди мына бул колдон.

Чер кумары комузуна бурулат,  
Аны коюп, кайра мандаш урунат.  
Э, балдарым бир көргөндү айтайын,  
Деген кезде үй да тым-тырс тынчтанат.

Жылан жылы күүгүм талаш жол тарттым,  
Кап түбүндө арпа да жок бир тартым.  
Түштүк жерде үмүт кылган тууган бар,  
Балдар үчүн талкан суроо кызматым.

Каш карая чоң жол менен келатам,  
Дарманым жок, арбыбаган жер басам,  
Бир убакта калың күмбөз кез келди.  
Как алдымдан чыга келди эки атчан.

Экөөндө тең жигит зээри күлүк ат,  
Экөөнүн тең иреңи ток, үнү шат.  
Мүнөздөрү кыз издеген жигиттер  
Күмүш жабдык түнгө болбой этет жарк.

Мүрзө жолу коркунучтуу мурунтан,  
Жолду тосуп ач бөрүлөр улушкан,  
Керимбектин, Шадыкандын тытылган  
Малакайы табылыптыр деп уккам.

Менден мурун көп күндөр, көп айлар,  
Оокат издеп кеткен далай малайлар.  
«Баланчанын кеткен бойдон дайны жок»  
Ошол бойдон кайтбай калган далайлар.

Токто дешти эки мырза токтотту,  
Шылдың, күлкү бардыгына окшотту.  
«Ач дөбөткө жол кыдырган эрмек дейт»  
Жолуң болсун, көрүп келгин тозокту<sup>1</sup>

Жүрөк кылды коркунучтуу урушту,  
Кайраттандым ойлоп кайра турмушту,  
Эки мырза кызыгына батууга,  
Байкап турал, четтеп барып турушту.

---

<sup>1</sup> Ажалың жетти деген мааниде.

Эсенкулдун күмбөзүнөн жаңы эле,  
Элең-булаң шашып өтө берерде.  
Жүз кадамдан түнкү соккон бороондой,  
Чаң ызыгытып келе жатат бирдеме.

Сөзгө келдим, түшүмбү, же өңүмбү,  
Жок дедим да эске албадым өлүмдү,  
Боор этине ыксыраган адамдын  
Ач көркоонун жанган көзү көрүндү.

Кирип келди жардам, жардам, туугандар,  
Үнүмдү укту, жашырынган жок алар.  
Арыстандай мен да кошо бет тостум.  
Колду сунуп, чоң казатта туу кармар.

Уулуу тиштер мага келип ар деди,  
Кандуу тырмак чүкүл келип сермеди,  
Ушүл күчкө токтоо берген былк этпей  
Кубаты эле жыйырма бештин мендеги.

Ат дүбүртү ары карай чабышты,  
Бир бириинен үзоо үчүн чабышты,  
Өлүм менен биз турабыз тирешип,  
Колум барып алкымына жабышты.

Ыгым келди жанда канжар болсочу,  
Өпкөсүнө такалсачы толтосу.  
Сол кол менен төрт чөнтөктү аңтардым,  
Кездик таптым бир досумдун колкосу.

Ач көркоону оң кол менен тиредим,  
Үйдөй ташка такалгандай билегим,  
Жолдон тозгон жолбунга мен жем эмес,  
Таамай уруп жүрөгүнөн жиредим.

Мына анын таш жүрөгү калт этти,  
Өлүмдөн суук сүрдүү иреңи жылт этти.  
Алсыратып тиреп турган күч бошоп,  
Төөдөй көркоо жерге барып талп этти.

Эки колдон менден тамтык калган жок,  
Бир тамчы кан бирок жерге тамган жок,  
Мүрзө үстүнө сендирактеп олтурдум,  
Жол дагы алыс, бут шилтерге дарман жок.

Дүбүрт чыгат мени карай чабышкан,  
Бир-бириинен чыгуу үчүн жарышкан.  
Бая жолдо учураган мырзалар  
Ат тердетип жетип келип калышкан.

Бали жигит, сага дөөлөт консун дейт,  
Капшытың алтын, күмүш толсун дейт.  
Азаматтын бир басканы өчбөс из,  
Баатыр мұнуң бизге соогат болсун дейт.

Көңүлү суур құлук минип чабыштын,  
Көңүлү суур дүнүйөгө сүк жарыштын,  
Алтын әмес, күмүш әмес дан толсун,  
Дүнүйөгө толсун сенин капшытың.

Бир көркоонун териси экен ал дедим,  
Көзүң өтсө ичик кийип кал дедим,  
Жолуңарда учуралған айылга  
Баатырлыкты мырзам айта бар дедим.

Эки мырза жакын тартты эки атты,  
Көл шал болуп бир saatta зорго артты.  
Ошондо да төрткө бүктөп салғанда,  
Төрт бүчкагы жерди чийип баратты.

Берекелүү, кесирлүү бул дасторкон,  
Бир сыңдырым нансыз калған күн болгон.  
Каттамадан, майдан, канттан алғыла,  
Өзү өнгөн жок, келди мына бул колдон.

Ай нур төктү жайллоо бети октой түз,  
Кайык минип терең қыял көлүн сүз.  
Түн ойнуна баарысы актан кийинди,  
Кең жайыкта; түндө үшундай көрүнүш.

Тегеректеп четте олтурду картаңдар,  
Ай, он сегиз деген арман ичте бар.  
Өмүр гүлү жаштар четке бөлүндү,  
Өңкөй қыздар менен өңкөй боз балдар.

Жаштар ойну қытыгылайт түн койнүн,  
Көк жайыкта ойноо жакшы түн ойнун.  
Карыялар көрөлүчү дейт oo балдар,  
Деди бирөө, баштайлычы қыз ойнун.

#### Жиғиттин ыры:

Маңдайдан сылайт жыпар жел,  
Жыпар жел жарым бери кел.  
Жаркыным бир сен дегенде  
Адемим ырдан жиберер.

Кыш айланып жаз болот,  
Кыркалай тартып эл конот,

Көңүлдү улап ошондо,  
Бүгүнкү жыпар жел согот.

Атканда күлүп нурлуу ак таң  
Мен келатсам ыраактан,  
Сүйгөн бир жарым беш саамай  
Сүү алып жатсаң булактан.

Колдон бир түйгүн учурсаң,  
Кыйкуулап көктөн күш күусам.  
Жылкыдан чарчап кайтканда  
Кой көзүм саамал жуткүзсан.

Жаркыным алма үбагың,  
Кызыл бир гүлдөй бурагың,  
Кой көзүм менин бактыма  
Толуп бир турган үбагың.

Күйгөнүмдө жалган жок,  
Күйүп бир кетер арман жок.  
Курбулар сурап калганда  
Чынымды айттым аргам жок.

Жаркыным бери кел басып,  
Айлуу түндө чер жазып.  
Ушул го биздин сүйүүлөр  
Өмүргө болсун күлазык.

#### К ы з д ы н ы р ы :

Кызыл гүл күнү жел менен,  
Желдин күнү көл менен,  
Гүлдөй болгон жигитке  
Шек келтирчү мен белем.

Жайлоонун гүлүн үзүп ал,  
Гүлдөй өмүр тосуп ал.  
Толкунга чөкбөс түрмүштүн  
Кайыгына түшүп ал.

Мен болсом сенин күйгөнүн,  
Бир сенсиң менин сүйгөнүм.  
Таратсак биздин айылга  
Жыргалын кандай сүйгөндүн.

Сайраган бүлбүл биз бүгүн,  
Таба гой билген өз гүлүн.  
Биздин сырды таратчы,  
Жашырбачы айлуу түн.

Деген кезде, түн узак жол тарт дешти,  
Жаштык күнүн тандап сүйүү шарт дешти.  
Оюн бүтүп топтор тарап алдында,  
Кемпир, чалдар жаштыгыңа бах дешти.

Оюнга мас чала үйкуда мен жатам,  
Бир күн конгон ушул үйдөн сыр чачам.  
Мен түшүмдө ушул боз үй ичинде,  
Көл үстүндө жылжып алыс жол тартам.

Жети-Өгүздүн чоң жайлоосу Көк-Жайык,  
Күңгөй, тескей эки жагы тең жайык.  
Ак өргөлүү колхоз айлын карачы,  
Невадагы кечки сүзгөн жел кайык.

1937

## БИЛИНБЕГЕН үч мезгилге

Үй алдында көркүү калың бак өсөт,-  
Өз башынан көп доорлор өткөзөт,  
Булбул келер, булбул сайрап тили өчөр  
Көз алдыма үч мезгилди көрсөтөт.

Бир мезгилде: сулуу аткан таң келет  
Өмүрүндө эсте калар бир ирет,  
Бул бакчада ыракаттуу уктасаң,  
Таңда таттуу үндөр сайрап жиберет.

Бирде ойгонсоң бакчаң гүлгө жайнаган,  
Бакчаң эмес гүлгө толгон айланың.  
Жаштык доору дал ушул гүл курактуу  
Гүл ичинде бал сорушкан таңдайдан.

Айы толгон, май түнү экен теңи оогон,  
Уйку безген өңкөй тентек топтолгон.  
Көздө сүйүү, сөздө жалган эрегиш,  
Жигит тарап, кыз тарабы бир болгон.

Кээ бир улан тийип качып шоктонот,  
Оюн куруп кайра баары топтолот,  
Чер жазылып жалгыз өбүү калганда  
Жумшак түнгө жашырынып жок болот.

Жалгыз мезгил бул чак эмес мезгилдер,  
Жалгыз мезгил, достор жаштык кезинцер.  
Бакка келген сулуу түндө көп кылмыш,  
Жаштык кезинң көп кылмышты кечирер.

Бир мезгилде бак кыйраткан шамалдар,  
Көркүү багым токтоого алы араң бар.  
Таттуу күндөр, жыттуу гүлдөр салкын кез,  
Кайда-кайда бышкан кызыл алмалар.

Бир мезгилде күздүн бүркөө түнү жок,  
Алда качан жаздын жашыл гүлү жок.  
Жалгыз гана көк караган тоо башы  
Бул бакчамда адам кирер түрү жок.

Мен ойлоном ойду ойго толтурам,  
Санааларга мээ талдырып болтурам,  
Бакча ичинде өзүм жалгыз термелип,  
Үч мезгилди элестетип олтурам.

Бир замандын жаштарыбыз эрк алган,  
Кыска өмүрдү мол кылууга аттанган,  
Бул доорго туулуп жашап кетүүдө,  
Адамдыкты актап кет дейт бул заман.

Жолдош сенин көптү көрөр көзүн бар,  
Бул өмүрдө көпкө жашаар өзүң бар.  
Жеке сүйгөн бир курбума бул ырды  
Эстесин деп айтып калар сөзүм бар.

Сүйгөн курбу далай сүйүп өптүңөр,  
Жүрөгүмдө калар ошол көркүңөр.  
Жаштык кезди эске аларбыз тамшанып,  
Кыздар деген,  
Балдар деген, сөз бүтөр.

1937

## ДҮЙНӨГӨ КӨЗ КАРОО

Балам, мен көптү көрдүм, көптү билем,  
Көп уккам карыя сөзү жакшы деген,  
Кадырлуу жолугууга эрмек үчүн,  
Карылык сөздү айтайын бирден-бирден.

Алдыңда бүркүт сүрдүү кабак, кашым,  
Арыстандай куба сакал ак чач башым,  
Үзүүн менин жолборс көзүм көрдү  
Саноого оңай эмес сексен жаштын.

Айылда Бекзат деген бекзат болду,  
Бүт мүлдө көлдүн жээгин алган орду,  
Колдо ырыс, колдо дөөлөт ойногон соң:  
Ачылган тоонун кызыл гүлүн сорду.

Эр жигит тишиң барда таш чайнап кал,  
Үйрөнгөн атасынан макалы бар.  
Ал үчүн тоо, көл әркин сайран болуп,  
Шаңқылдап самап көктү, салды шумкар.

Кең сайран доорун сүргөн күндөр өттү,  
Бекзат ат кыргыз жерин дүңгүрөттү,  
Адамдык ракатын мен табам деп,  
Айылдан тандап сулуу кыздарды өпту.

«Жер өрттө чыксын десең кыргызга атың»  
Дегендей билбegen ким Бекзат атын.  
Картайган жетимиш жаш өмүрүндө  
Ошондо колунда эле он бир катын.

Дүйнөдө адам болуп жарапмак бар,  
Дөөлөт кең жаштык ачат өмүрүң тар,  
Пайгамбар кырк бир катын алган тұра,  
Бекзат ат, атың барда дүркүрөп кал?!

Он беш жаш, жаш сулууну алып көрдү,  
Жаш гүлдү уулу тили чагып көрдү,  
Рахат мында да эмес, башка жакта,  
Деп Бекзат мындан дагы танып көрдү.

Кемитип, он бир жашты алып көрдү,  
Он сегиз бышкан алма қагып көрдү,  
Ракат мында да эмес, башка жакта,  
Бекзат ат, гүл даамынан танып көрдү.

Өмүрдө кулун сындуу ат минбедим,  
Койнума бала жытту кыз кирбедин,  
Бекзатты ушул жактан кем жаратып,  
Я кудай, кур дөөлөттү неге бердин.

Эртеси көл жээгине жыйнады элин,  
Калайык калың журтка айтты кебин,  
Койнума бала жыттуу кыз кирбедин,  
Өмүрдө кулун сындуу ат минбедим.

Картайды касиеттү заты калды,  
Күш салып сайрандачу аты калды.  
Өмүрдүн Бекзат үчүн кызыгы жок,  
Ал кетип, бели ийилип, чачы агарды.

Жакшылар бөлүнүшүп жөнгө олтурду,  
Эртеден күн батканча кенеш курду,  
Кой эми Бекзат олужа бала жыттуу -  
Кыз алсын деп бирдикте сөз болтурду.

Сөздү илип үйдөн-үйгө кетти жайып:  
Жарыктык олужа Бекзат болсун шайык,  
Кедейдин жаңы чыккан тогуз жашка,  
Көп кыздан Күмүш деген болду ылайык.

Күмүштү алыш келди тыбыратып,  
Бекзаттын көр жыттанган койнүн ачып,  
Кан жүрбөй муздай тоңгон тизелерин  
Кетиши зордук менен күчактатып.

Күн өттү катар, катар айлар ашты  
Күмүшкө тонгон денин ушалатты.  
Жаш демге Бекзат «олуя» жанга кирип,  
Уялбай Күмүшжанга күчак ачты...

Аз болду албаганы колдун деди,  
Адамдын жыргалына кондум деди,  
Койнума бала жыттуу кыз күчактап,  
О, дүйнө, эми армансыз болдум деди.

Ушундай азабы эсте өткөндөрдүн  
Карыдым азыр бакыт төрүндөмүн  
Жүрөктө черге айланган кектери бар  
О, балам, өтүп кеткен көп күндөрдүн.

Өмүрдүн мен отурган чоң төрүнөн  
Кыңылдап өз ичиме ойлор бөлөм.  
- Аксакал, мына турмуш артыңызда  
Дейт балдар ошондо мен эмне көрөм?..

Балам көп, жүрөгүмөн ысык көрөм,  
Алдында санаасы кең ысык-Көлдөн.  
Ала-Тоо турмушунун ак сакалы  
Балдардан күндө өзгөргөн кызык көрөм.

Кээде көрөм ушул улуу турмуштан,  
Тамашасын көл бетинде күусү учкан,  
Айланамда жаштык күндөр гүлдөшөт  
Карылыктын кайгыларын унутам.

Жолуман элим жаңы күндөрдү ачат,  
Таалайын жаңы ачылган гүлдөр басат,  
Бактынын асманына өтүш үчүн  
Кыргызым кыяны ашып бара жатат.

Мен көрөм: элим өттү тепсеп азап,  
Дүйнөнүн келечеги алда жатат.  
Тоолорум баатырларга калкан болуп  
Кыргызым чабуул коюп бара жатат.

Эмгекчи эл мен байкасам чебер экен,  
Кызыл туу келиштирип соккон бекем  
Карматып жумушчунун оң колуна,  
Москвадан жер жүзүнө желбиретken.

Ооба, ырас, өзү жеткен уста да экен,  
Мейли укмуш канат байлап учса жеткен -  
Алтындал орок менен балка согуп,  
Үстүнөн Кремлдин көк тиретken.

Татаалдуу кыйын жолду өзү баштап,  
Майданда беттешкенин эңип таштап,  
Дүйнөнүн көркү болуп көрүнгүлө,  
Деп элим бербедиби сайма жасап.

Жаша элим, жашай турган убагыңда,  
Нур салыш, өз жериңдин нурларына.  
Заманың көзүм жетет уулдарым,  
Жаркырап миң-миң кылым турарына.

Мен атаң санаам жаңы, көңүлүм тентек,  
Куралбай ырдын башын айттым эпте,  
Эмгекчи эл сен кармаган ушул заман,  
Былк этбей далай кылым турара бермек.

Адаммын пейли ыраазы сексен жашым,  
Жүз жетимиш миллион калк замандашым.  
Балдарым колдон өттү эки дүйнө,  
Балдарым колдон өттү эки дүйнө,

О, чиркин, ошол күндөр каран калсын.  
Балдарым ай, күн нуру өзүңөрдө  
Ошондой бул дүйнөгө көз карашым.

Кыргызстан-Чолпонстан жаңы атың,  
Акта эми элим, элдин жаңы урматын.  
Адамдыктын алга кеткен акылын,  
Октой зуулап куба турган убагың.

Кыргызстан бактылуустан жаңы атың,  
Жайылды элим, сенин бүркүт канатың,  
Качан укмуш, качан өнөр берет деп,  
Күтүп турат сенин ар бир саатың.

Кыргыз жерин көтөрүшөр колмо-кол,  
Эл, жеримди устаң бизбиз ондошор.  
Октой зуулда учкан кыйын тилекке  
Жетишебиз ким бар экен жол тосор?

## ПОРТРЕТКЕ

Жашынмактуу жаштык сырын чечерге,  
Күлкү кылбай гүлдүү ушул кездерге,  
Кыска өмүргө чыңдап болсун даба деп,  
Жаштык күнүн кылдым сизге эскерме.

1937

## СУЛУУЛУККА

Сабырсыз жатып таттуу уктап,

Көшүлтүп уйку жуп-жумшак,

Селт этип чочуп көз ачсан,

Агарып атып чыгыш жак.

Уялчак жаңы сүйүдөй

Көшөгө тартып чыгыш жак.

Сабырдуу күткөн тынчтыкка,

Кызыл нур чачып чыгыш жак.

Бул бир жеткен сулуулук.

Ошол күн кайра күн батып,

Дагы эртең келет түн катып.

Жайдын жука булуту

Кайдандыр чыгып узатып,

Күндүн батар шоласы,

Күн батыш жакты кызартып.

Ой таасирлүү бул мезгил

Бир кезде жаңы сүйүшкөн,

Бир кезде күйүп айрылган

Сагынычты эске алып,

Гүл ачкан жаңы өмүрдү

Жашаткың келет узартып,

Күндүн батар мезгили

Алдыңа- узак жол тартып.

Бул да мага сулуулук.

Көп балдар теңтүш катарбыз

Бүгүнкү түн да кандай тынч.

Жайлоонун конур түнү эле,

Короо имерип жатабыз,

Тийишип кыздар тобуна

О, бекбекей айтабыз.

Тийген айдын нуруучу,

Сулуулук тартат көз алгыс,

Бирде ойноп, бирде ырдал

Түнгө чоор тартабыз.

Тоо эли баткан жыргалдын

Кызыгына батабыз.

Ушул түн мага сулуулук.

Кечээ мен күйдүм бир ишке,

Сүйгөндөр эгер билишсе.

Мен сүйүп жүргөн кара көз,  
Тийиштүү болор бул сизге.  
Айтсам да жүрөк күйүтүн  
Сенсин тандап сүйгөнүм.  
Ыракат бизде, күн бизде,  
Дегениме бүркөлгөн  
Кыялышыз бул эмне?  
Сүйүдө жүрөк күйүү бар,  
Анык сүйө билгенге.  
Жүрөктөн каным тамчылап,  
Көзүмдөн мөлт-мөлт жаш чыгат,  
Кадырды билбес кыялышын,  
Сакталып калды бул менде.  
Эчтеке эмес турмушка  
Кириү керек үйрөнө.  
Жашчылык күнүң ошентип,  
Жаралат тура дүйнөгө.  
Бул дагы мага сулуулук.  
Жаралып кайра жаркырап,  
Өнгөндүн баары сулуулук.  
Өмүргө жаштык баш ийип  
Көнгөндүн баары сулуулук.  
Жашап турсаң дүйнөдө  
Көргөндүн баары сулуулук.

1937

\*\*\*

Сезчи сулуу, чын сүйгөндүн сулуусу  
Сезчи курбуу, таалайлуунун курбусу.  
Жаштык бизде сезчи түүган жериңди,  
Сонун күндөр, бизге келген мына ушу!

## БЕШИК ҮРҮ

Эл уйкуда,  
Терезеден ай нуру  
Бетке тийип таттуу кылат уйкуну.  
Не бир кызык,  
Түштөр бөбөк түшүндө,  
Элпек эне тынчсызданат утуру.  
Укта бөбөк, укта бөбөк, уктачы  
Алдей, алдей таттуу уйкуңду бузбачы.

Жылдыздар да бөбөк кылып алсак дейт,  
Коммунизм бешигине салсак дейт.  
Сен эр болуп, жеңип дүйнө асманын  
Туу көтөрүп, Кремлге барсак дейт.  
Укта бөбөк, укта менин жылдызым,  
Укта бакыт, укта шоолам, ырысым.

Эне уйкусуз уулун алып колуна,  
Эл жылдызын улам кысып бооруна. .  
Түн оодара бөбөк жолун аңтарат,  
Болочоктун санаасы көз алдында.

Укта бөбөк, укта сонун болочок,  
Өткөн күнгө сыйзабассың бизге окшоп.

Бир азда эми тамтаң-тумтаң басарсың,  
Ата, эненин көңүлүн бир ачарсың.  
Ошент бөбөк, ошент күлкүң чыкса экен,  
Балалыгын эстеп көбү жаш алсын.

Ооба, бөбөк, ыйлаганды коёрсүн,  
Көп-көп балдар арасында ойнорсүн.

Заман сага -  
Бар өнөргө берди эрк.  
Буга бөбөк сен әртерәэк өсүп жет,  
Бир жылдарда, бир сентябрь айында,  
Дердендерсің мектепке окуп келдик деп.

Ыйла бөбөк, ыйлабасаң әмчек жок,  
Тырыш бөбөк, тырышбасаң әмгек жок  
Чоңоёрсүн тентек улан болорсүн,  
Кырчын байлап, мүүн катып толорсүн.  
Большевиктер жеңип кеткен азаптын  
Изин окуп, жаңы дүйнө согорсүн.  
Укта бөбөк, далай сонун күн өтөр,  
Укта бөбөк, Ленинизм үйрөтөр.

Так ошондо, так бүгүнкү май айы,  
Колтуктарсың беш көкүл беш саамайды,  
Сүйгөн кызга өзүң сүйгөн эркти айтып,  
Жалынтарсың жарокерлүгү далайды.  
Өскүн бөбөк, кызыл гүлдөй өсүп жет  
Жашсың бөбөк, сенде бирок көп милдет.

Күчүң толор, элим жигит болду дээр,  
Чыгыш жакка же батышка жиберер,  
Эне сүтүн актап кайра кайтканда,  
Үч көтөрүп, үч түшүрөр тууган жер.  
Ооба бөбөк, буга өсүп жетесин  
Буденныйдын атчанына кетесин.

Жер кыдырып деңиздерге сүзөрсүн  
Океандан океанга түшөрсүн.  
Уулдарга жомок кылып айтарсың,  
Бир доордо большевиктер күрөшүн.  
Укта бөбөк, көрбөгөндү көрөрсүн  
Укта бөбөк, көнбөгөнгө көнөрсүн.

Маркстен сен көп сабактар аларсың,  
Дарвинди да далай ачып каарарсың.  
Укта бөбөк, таттуу үйкулүү көзүңдү ач,  
Адамдыктын ыракатын табарсың.  
Укта бөбөк, уктай койгун дегеним,  
Күрөш, кармаш! Уйку издегин дебедим.

Термел бешик,  
Термел бешик тынч термел.  
Коммунизм жылдызына уйку бер.  
Бөбөк сага бир ырыстуу жылдызды, ,  
Бул бешикте терметүүчү күн келер.  
Укта бөбөк сенин күнүң сонун да,  
Жашоо жолу эркин тиер колуңа.

Жылдыздар да бөбөк кылып алсак дейт,  
Коммунизм бешигине салсак дейт.  
Сен эр болуп жеңип дүйнө асманын  
Кремлге туу көтөрүп барсак дейт,  
Укта аппагым, укта чолпон жылдызым,  
Укта бакыт, укта шоолам, жылдызым.

Күндөрү ойноп тентек бала кезиндин,  
Ачып кирер коммунизм эшигин.  
Укта бөбөк бардыгына жетесин,  
Ай менен күн ортосунда бешигин.  
Укта бөбөк,  
Укта бөбөк,  
Уктай кой.  
Убайымсыз -  
Жыргалга ашар сендеги ой.

1937

## БУЛБУЛДУН БИРИНЧИ ҮНҮ

Кирсем токой аралап,  
Бирде жакын, бирде ыраак  
Сайрап тосот булбулдар,  
Алда мендей ырга ынак.

Жерим гүлдүү күнүм ай,  
Жайдын сулуу күүгүмү ай,  
Күн батар кездे мен уккан  
Бириңчи булбул үнүң ай.

Булбулсуң булбул сен өзүң,  
Гүлдөр тандап өбөсүң.  
Сен бир сайрап кеткенде,  
Бир жылдык рахат төгөсүң.

Гүлдүн бары сеники,  
Жашыл, көк дагы сеники.  
Сен өзүң тосуп сайраган  
Таңдын алды сеники.

1937

## ЖОЛУМ

Аттануу керек бул жерден,  
Аттануу керек бул элден,  
Эр болсоң көккө чыгарат  
Баары болот ата, энең.

Тосо албас күчү эч кимдин,  
Теңсөлтер тоону эпкиним.  
Чапканда жер солкулдар,  
Ушундай күлүк мен миндим.

Бакты экен, муну ким тапкан,  
Элиме анын кызматы ак,  
Күлүгүм чуркар табында  
Коё бер оозун камчы чап.

Жапкын жабуу сулуулап,  
Күлүктү билгич ушу үбак,  
Тартсам да оозун ээ бербей  
Жер чапчып күлүк жулунат.

Жүздөп күлүк кошкондо,  
Сен ичинен озгондо,  
Өзүмдүн чапкан күлүгүм  
Чыгарсың сынга ошондо.

Күлүктү күлкү кылчулар,  
Ошондо шагың бир сынар,  
Күлүгүм бизге айтты го,  
Сынап жүргөн сынчылар.

Бек карма тизгин колдогун,  
Жүрүшүн табар жоргонун.  
Чарчатаң койбо күлүктү,  
Узак болот бул жолуң.

Бороондой чаң ызгытып,  
Жолго мына биз чыктык.  
Кәэ бири суу берсе да,  
Калышат таш ыргытып...

Андайлар бизге кеп эмес,  
Андайлар жеңил, бек эмес,  
Жылдыздыу жаштар биздикى  
Күчүбүзгө тенә эмес.

Биз бараткан ушу жер  
Учу жок качан түгөнөр,  
Тизгинин колдо эрк менде,  
Уча бер күлүк уча бер.

Учсун да, тулпар учсун да,  
Ырыстыу жылдыз тушунда.  
Мээннетинди ак кылып,  
Кучактачу эл ушунда.

Күлүгүм эмес, тулпарым,  
Тулпарым алыс чуркагын,  
Чуркагын эмес асманда  
Сонун го күштай учканың.

Тулпарым сезип кошкурат,  
Күлүктөр жолдон кошулат,  
Биз дагы тенә чабабыз,  
Жол созулат, созулат.

Күн чыгат да, таң атат,  
Алмаша берген бул адат.  
Дагы эле бир быш этпестен  
Күлүктөр зуу-зуу баратат.

Бирде алдыга озобуз,  
Бирде күлүк кошобуз  
Биз алыска чуркайбыз,  
Деп марааны созобуз.

Байкап жүргөн тыңчылар,  
Ырдап жүргөн ырчылар,  
Күлүктөн кабар угузам,  
Эмесе кокуй чыр чыгар.

Биз жөнөрдө эл жаткан,  
Кыздар чыгып узаткан,  
Биз жуп атка мингенде  
Жылт-жылт күйгөн өчтү шам.

Салышып мен да баратам,  
Чабышып мен да баратам,  
Күлүк барда мен да бар,  
Жабышып мен да баратам.

Мен билем күлүк чабышын,  
Мен да билем кайда барышын,  
Талап деген кыйын го,  
Мен билем күлүк жарышын.

Тоолор калды алыста  
Тулпарым келди намыска,  
Күлүктөн караан үзүлбөйт,  
Күлүгүм бөлүн, арышта.

Учсун да, учсун тер алсын,  
Тер алуу менен дем алсын,  
Азыр басып өтөлү,  
Казактын Бетбак талаасын.

Даңқыбыз ансыз угулбас,  
Элибиз ансыз чүү кылбас.  
Күлүгүм артта калсынчы.,  
Түркмөндүн кызыл күмүн бас.

Баспаган жолдун оңоюн,  
Кыйын жолдо чоңойгүн,  
Эмесе тепсеп өтөлү,  
Сибирдин түнт токоюн.

Арышты күлүк кең алғын,  
Төрт аякты тең салғын,  
Жер шарын бүт айланып,  
Ошондо анан дем алғын.

Неаполдордун жеринен,  
Лондон, Париж, Берлинден  
Көз жумганча өтүп кет,  
Күлүгүм буйрук бердим мен.

Жер калбасын биз билген,  
Тулпарым кемсиң сен кимден?  
Калып жатсын арт жакта,  
Кызыл туулар биз илген.

Сен чапкан сайын тер алып,  
Менден чакырым жер калып,  
Экөөбүз илген кызыл түү,  
Калып жатсын кызарып.

Биз ашпай турган бел калбайт,  
Биз баспай турган жер калбайт.  
Тизгиниң колдо, чап тулпар,  
Биз ашпай турган жер калбайт.

Күлүгүм күлүк даң салган,  
Чапкан сайын даңк алган.  
Мен бир шаңдуу жигитмин  
Бүркүтүн издеп жар салган.

Кармаган тизгин колдогум,  
Жүрүшүн табат жоргонун,  
Жаш кезимден аттандым  
Узак болот бул жолум.

1937

## КҮНДӨР ЖӨНҮНДӨ ЛИРИКА

Жаратылыш сенде кандай күбулуш,  
Өз бооруңа күчакталган бул турмуш,  
Жаз алдында жаңы ачылган гүлдөрдөй  
Күндө алдындан гүлдүү күндөр болот туш.

Ар бир күндүн өзүнчө го жаштыгы,  
Жарашиктуу күлкү, оюн шылдыңы,  
Сонун ақыл, сонун сүйүү туулат  
Зымырылып кууган сайын жыл-жылды.

Мына заман октой учуп зыпылдап,  
Калың турмуш арасында кыдырат,  
Көрчү досум, биз жашаган күндөрдү  
Адамдыктын бактысы өсөт, гүлдөп бат.

Жаштык колдо, кубат да мол, курбулар,  
Жашоодогу кымбат күндөр бизде бар,  
Астыбызда мол өмүрдүү күндөрдө  
Бар го далай ачыла элек күлпулар.

Күн сен нурлуу, ай бактылуу тие бер,  
Жалгыз гана жарашиктуу биздин жер.  
Жардай ысык биздин күндү көрүшсүн,  
Кайгысы жок эл бар бекен дегендер.

Күн сен нурлуу, ай бактылуу тие бер,  
Жалгыз гана жарашиктуу биздин жер.  
Шаттык, күлкү, жашчылыктын ичинде  
Сен да жыргап туула бер жаш күндөр.

1937

\*\*\*

Мен өзүндү сүйгөнүмө кайгырам,  
Билем сенин таалайың кең жайылган.

Сен күлөсүң мени таба кылгандай  
Убалыңа жетер көздөн аккан кан.  
1938

## ЖУМУШЧУ ДЕГЕН КИМ

Күлүктүгү санаадай учкул минсек,  
Асман менен жер жүзүн тегеренсек;  
Адамзаттың ээлеген топурагынан  
Биз ошондо нелерди көрөр элек.

Көрөр элек жер үстүн сایмаланган,  
Ар бир эл түрлөндүрүп дүйнө курган,  
Окшобойт бир-бирине карап турсаң,  
Алтын күн, күмүш айдан жарық алган.

Тургузган мунун баарын жумушчулар,  
Колунда балка менен күрөгү бар.

5/XI 1939

\*\*\*

Келсем турат мен түулган жер тамым,  
Мында синген күлкү менен ыйларым.  
Мында калган алтын бала чактарым,  
Уруу, өбүүсү эне менен атасын.

1939

## ҮСТӨЛ ҮСТҮНДӨГҮ КҮЗГҮ

Жаш сулуу мындан өзүн карагандыр,  
Тең жарып кара чачын тарагандыр,  
Күнөөсүз, чырымталсыз ак жүзүнөн  
Жаштыкты ызалантчу от жангандыр.

Көп айлар далай жылдар алыш калды,  
Күзгүдөн да бир жолу карагандыр.  
Мурдагы шооласы жок жаркыны жок,  
Жүрөгү өчкөн оттой жарадардыр.

10/XI 1939

## БАЛ

Жаңы жыл, Ленинград зал, эл ызы-чую,  
Бокалдар шаңгыр-шүңгүр кагылышуу.  
Биз жылдын келбес болуп кетиши үчүн,  
Кызыгын көңүл чалкып алышка учуу.  
Аңгыча музыкалар бий, күү ойноп,  
Буралып кыз-жигиттер өттү дуу-дуу.  
Ичинде көзү тааныш бирөө жүрөт,

Кем эмес тигилерден, сулуу кыздуу.  
Карасам биздин кыргыз уланы экен,  
О, кандай кубанычтуу, кубанычтуу.

28/XI 1939

## НАН МЕНЕН АКЧАНЫН МЕЛДЕШИ

Акча айтат:

- Мен күчтүүмүн!

Нан айтат:

- Мен күчтүүмүн!

Акча айтат:

- Мени менен сатып алат.

Нан айтат:

- Мени сатып, сени табат.

Колунда акчасы бар, наны да бар,

Бир кыргыз анык калыс жагы да бар:

- Акча аке, сени менен өтүк кийем,

Нан аке, тоё жеегө ишендирим.

Согушта кимин мага бектик кылсан,

Ошондо күчтүү экениң айтып берем.

29/XI 1939

\*\*\*

Туурамчы туурамчыдан майда туурал.  
Кесмесин чакан салып, чыгын чыктап, -  
Аксакал алыңыз деп үлпөт кылып,  
Жеп жатсаң бешбармак да сонун тамак.  
Бирок да улуу элдин памидорун,  
Капуста, бадыраңын кабыл алсак.  
Айылда жаңылыкты кубатташса,  
Андан да болор беле даамдуурак.

30/XI 1939

## СҮЙЛӨШҮҮ

Сынчы:

Ырын жаман ақыным, ырың жаман,  
Чыкпайсың бир калыптуу такылдактан.  
Сына деп кыйнамайың жанга батты,  
Күр сөздү түзө салып, төрт-төрт саптан.  
Күнүнө бирден китеп тапшырасың  
Окусаң көңүлүндү кайгыланткан.  
Ичинен иргеп алар бирөө да жок,  
Не кылар айла таппай келе жатам.

Акын:

Билбейсиң анын терең маанилерин,  
Тарыхка кала турған келечегин.

Сынчы:

Сурайлы андай болсо калыстардан  
Бириңчи айылдагы колхозчудан

Колхозчұ:

Кат билбейм, балдарыма оқуткамын  
Аябай ынтаа коюп тыңшагамын.  
Жаштардың жыйырма менен жыйырма беште,  
Жетинчи, сегизинчи жыйнактарын.  
Жер айдайм, жер айдоодо ырдайын дейм,  
Чөп ором, чөп оргондо ырдайын дейм,  
Тилиме бир жумшак ыр таба албадым.  
Кой жаям, кой жайғанда ырдайын дейм,  
Эс алам, эс алғанда ырдайын дейм,  
Бир ырды он обонго сала албадым.  
Ошентип аман эсен келе жатат,  
Өзүмдүн таап алған қыңылдагым.

Акын:

Түшүнбөйт, кантсин абам караңғы да.

Сынчы:

Баралы андай болсо жұмушчуга.

Жумушчұ:

Ырлар бар мына мындей жаттап алғам:  
«Әмгекчи өз ишине шакылдаган,  
Күүлөнүп станоктор такылдаган».  
Балкамбы, же ырларбы қызығанда,  
Адашып айырмасын таптай калам.  
Биздерде жаман қызмет брак болот,  
Сilerде бирдей белем жакшы-жаман?

Акын:

Мен жазам, интеллигент достор үчүн,  
Ушулар дурус билет ырдын күчүн.

Интелигент:

Аз әмес көптөн жазған жазуучулар,  
Адамды алдай койғон өңкөй куулар.

Китеби он жыл мурун «Толук жыйнак»  
Ал эми дал эле ошол «Тандалмалар»  
Кубанып жаңылыгы бардыр десен,  
Баягы-баягы эле окшош саптар.  
«Ала-Тоом», «Ысык-Көлүм», миң кайтара,  
Биринен, бирине өтүп карызданар  
Үргүлөп уктап кеткен кезим болот,  
«Надоело, наконең» мындай ырлар.

А кын :

Айтышсын жаш өспүрүм окуучулар,  
Түшүнгүч курч акылдуу садагалар.

Сынчы :

Макулмун, аның да, кана сура.

Өспүрүм окуучу :

Өтүнөм жазуучу, акын агаларга,  
Мени да мүчөлүккө кабыл алса,  
Себеби «Ыр жыйнагы» менде да бар,  
Кем эмес көркөмдүгүн салыштырса,  
Бүткөндө мектебимди акын болом,  
Баарынан акын болуу арзан тура!

Сынчы :

(Акынга мурутунан жылмайып карайт)

А кын :

М... М.... .  
Ырас, ырас, «көп айтса калп айтышпайт»  
деген кеп чын  
Бирок да билсе акындын капалыгын.  
Элим бар миллионго жетер жетпес,  
Китебим төрт миңинен ары кетпес.  
Пушкиндей миллиондогон окуучум жок,  
Көп азап, азга жазуу, турсаң ойлоп.  
Ырымдын начардыгы ушундандыр,  
Кантели ким айыптуу, жалгыз тагдыр.

Сынчы : (китепканачыга)

Мен сизге бере турган тапшырмам бар.

К и т е п к а н а ч ы :

Даярмын аткарууга кадырмандар.

Сынчы:

Элинин биздин элден саны аз болсун,  
Атагы СССРге тааныш болсун.  
Ушундай бир акындын китебинен  
Көп ракмат айттар элем алып берсең.

Китеңканачы:

Мынаңыз!

**Акын (окуп)**

Коста Хетагуров!

Сынчы:

Костанын эли болот аз осетин,  
Билерсиң биздики андан көп экенин.  
Карачы, орус, кыргыз түмөн калктар,  
Бардыгы өз тилиндей сүйгөндөрүн.

Жамансың акыным, өзүң жамансың да,  
Жаман деп бетиңе айттым ызаланба!  
Үйүң бар, жайың салкын, кышың жылуу,  
Жашайсың Фрунзенин бир бурчунда.  
Көрбөйсүң айылдагы турмуштарды,  
Сагынып сени дайым күтүп турса.  
Жетишсе китеңке чебердигин,  
Кылымдар сакталуучу алптар анда.  
(Акын ойлонуп отуруп калат).

30/XI 1939

## САНААМ

Келатса чала тааныш бир топ адам,  
Алды-арты кырктаң сексен жашка барган.  
Таякчан көпчүлүгү көз айнекчен,  
Кашка баш чекелери бир карыштан.  
Бир сөздү ортосуна талаш кылып,  
Кылдаттап бирди миңге майдалаган.  
Аңгыча жанымдагы жолдошумдан  
Буларың ким болот деп сурап калсам:  
— Четкиси профессор Керимбаев,  
Беркиси академик Бекболотов,  
Ортоңку доктор Аалы Касымбеков.  
Кадимки биздин кыргыз балдарынан.

Деп гана жооп берип тааныштырса,  
Көңүлүмдө калбас эле эч бир арман.

30/XI 1939

\*\*\*

Чыр, талаш, октуу, оттуу күндөр бүтсө,  
Кең уктап, кең ойгонгон мезгил келсе,  
Нечен жыл катуу ойлоп мээлери ооруп,  
Каржалган акылдуулар жеңилдешсе, -  
Болотту колуң менен кармап көргөн,  
Бейиштей эң укмуштуу убак жетсе,  
Жер жүзү бир атанын баласындай,  
Чакырып бирин бири мейман этсе.

1/XI 1939

### БИР АЙЛЫК ДЕМ АЛЫШТА

Жайлоолор, биз жайлаган ой-тоолорум,  
Төрт түлүк мал каптаган боорлорун.  
Жыбырай сулуу конгон калың айыл,  
Баарына бир боордой болгондорум.  
Эриккен көйрөң жаштар итти үрдүрүп,  
Салдырып өтүп кетмей жорголорун.  
Келиндер сыртка чыгып карап турмай,  
Алардын оодарышып ойногонун.  
Алдуусун шамдагайы жыгып кетсе,  
Эл менен мен да эзилип күлгөн доорум.

2/XII 1939

\*\*\*

Түн жарық, түшкөн ийне табылгандай,  
Ай калкыйт, уялыңкы акырын жай.  
Суранса энелери уруксат берип,  
Оюнга бирин бири чакырышмай.  
Ыргытса кулачы узун алыс кетип,  
Уландар ак чөлмөк деп жулкулашмай.  
Бозойлор сүйгөнүнө жоолук таштап,  
Байкатпай ала калып ургулашмай,  
Селкилер ай деп жалган чочуп кетип,  
Буранцап элди айланып катуу качмай.  
Кап дешип, ажырашмай көзү кыйбай  
Оюнга чала канып, чала канбай.

3/XII 1939

\*\*\*

Кой-Сарыда эс алышты көп балдар,  
Жаңы ачылган жаркыраган жылдыздар.

Турмуш менен алеги жок, ою жок  
Арасында эркеги бар, кызы бар.

Бир кыз, бир уул: Күлай менен Керимбек,  
Кайда болсун: ажырашбай бир жүрөт,  
Балдар ойнойт, булар четте турушат,  
Неге мындай, эмне экенин ким билет?

Ай аяктап, кеме келди эл түштү,  
Тигилер да улуу менен кичүүсү.  
Күлай жүрөт букет кармап элтеңдеп,  
Ким болду экен, анын бүгүн күтчүсү?

«Кош-кош» деди. Кеме акырын жылжыды,  
Күлай гүлдү Керимбекке ыргытты,  
А да ыйлады, бу да ыйлады карашып,  
Көздөрүнөн ысык-ысык жаш чыкты.

Таң калтырды карап турган элдерди,  
Ичинде бар бир тууган го дегени.  
Неге ыйлашат деп сурасам бир бала  
Керимбекти сүйөт го деп жооп берди.

Көл күүлөнүп жарга урунду шуулдап,  
Түш маал эле, күн нуруна жымыңдап.  
Керимбекти алаксытты достору  
Каютадан көлдү карап ыр ырдап.  
Анда калган кайыларын Күлайдын  
Унуттурду чаңк деп учкан ак чардак.

3/XII 1939

## КОЙЧУНУН ЫРЫ

Кош, кош, жөн бас, кұла кой,  
Жаткан кара, тура гой.  
Кемибей түшсөң жайлоодон  
Колхозго болом ак жолтой.

Чек, чек, башта, ала әчки,  
Жайытты тапкыч «жетекчи»,  
Семиртсем текши баарыңды,  
Кубанар Көк-Ой фермасы.

Жылт-жүлт жүнүң буласа,  
Элдердин көзү уялса,  
Мактанып түрүп мен десем,  
Койчусу ким деп сураса.

Шаңқ-шаңқ күлгөн жарыма,  
Басып барсам жанына.  
Ударнигим деп сүйүп,  
Кучагыма буралса.

Жұнұң кетсе алтынга,  
Оор чыкса тартылса,  
Этиң жагып дарыдай,  
Калкыма балдай татыса.

Жер жерден колхоз жыйналса,  
Койлорумду жактырса.  
Мактанып туруп мен десем,  
Койчусу ким деп сураса.

10/XII 1939

### ТҮНКУ КҮЗӨТ

Күмүш булут үстүнөн,  
Ак айдын нұру тәгүлөт.  
Ак айдын сулуу бетинен  
Менин жарым көрүнөт.

Асмандын ачык жеринен,  
Быркырап жылдыз бөлүнөт.  
Жылдыздын уяң бетинен  
Менин жарым көрүнөт.

Ал азыр сары күңгөйдө,  
Жаткандыр короо имерип,  
Саргарып мендей күйгөнгө<sup>6</sup>  
Шамалдан салам жиберип.

Көп-көп келин кыз менен  
Ак айды тиктеп жалдырап,  
Жылдыздардын ичинен  
Ал дагы мендей жар карап.

Аргымак минип алкынтып,  
Айлыңа баар бекенбиз?  
Жалындуу дартты басылтып,  
Айкалышар бекенбиз?

10/XII 1939

### ЖЕР ЖҰЗҮНҮН КАРТАСЫ

Жер жұзұ кандай кенен, канча мекен,  
Картага батырылган өнөр менен.  
Биринен бириң айрып таануу үчүн,

Боёлгон ар түрдүүчө боёк көрөм;  
Антпестен бир гана түз болсун үчүн  
Бардыгын кызыл менен боёр элем.  
Бетине сулуу оюлган тамганы уруп,  
Окуса: үч С жана бир Р деген.

1939

## 1940-1949

\*\*\*

Көбүктөнгөн күлүк аттай аркырап,  
Жыйырма беш жетип келди чапкылап.  
Алы жетпес - күчтүү күчкө жол ачып,  
Жашчылыктар кала берди кол булгап.

Кетти, кетти, балалыктар кайрылбай,  
Аткан октой кайрылууга айныбай.  
Эсте калды бир күн көргөн оюндай,  
Аз ырдалып унутулган ырлардай.

Кош бол, кош бол, уурдалган жылдарым<sup>1</sup>  
Кайкып учкан лачын күштай чактарым...  
Артың өкүнүч, алдың кызык койнуңда  
Аз жашадым, дагы азыраак жашармын.

1/I 1940

\*\*\*

Мингениң алтын ээрдүү күлүк салт ат,  
Камчылан! Айга алкынып салсын таскак,  
Калтырып, сан бууданды, кайыктай сыз!  
Күчө элим, дарыядай ташкындап ак.

4/I 1940

### ЖАҢЫ ТАМДАР

Мында ырыстуу балдар туулат!  
Таалай менен жуунат.  
Кыргыектей талпынып,  
Айга жетсем деп турат.

3/II 1940

### БИЗ

Боорунда Ала-Тоонун ойноп-кулдүк.  
Алкынтып азоо күлүк атын миндик.  
Этин жеп, кымызын ичиp кыялданып,  
Асылкеч уяң, сулуу кызын сүйдүк.

4/II 1940

\*\*\*

Шаарымдын бир учунан бир учуна карасам  
Жаңы түшкөн, тааныш эмес, жаңы там...  
Замандардан замандарга калкуучу,  
Чөкпөй турган кораблдей салынган.

Ал тамдарда жашагандар ким десен?  
Менин бир боор кыргыз деген үй-бүлөм!  
Жаш калаага турактуу уул болууга,  
Аз жыл болду тоодон көчүп келишкен.

1/III 1940

### АТА МЕНЕН ЭҢ КИЧҮҮ БАЛАСЫН ЖАКШЫ КӨРӨТ

Төшөгү ак мамыктай, жумшак жылуу,  
Болочок таалай жолу даярдалуу.  
ССР - эмгекчи элдин өз энеси,  
Көздөрү асмандай көк, эки уул<sup>1</sup> түүду.

Күчактый алдына алып эркелетет,  
Жетилген балдарына жетелетет.  
Ошондо биздин кыргыз тилек кылат,  
Энебиз бизге да уул түүп берсе экен деп.

1940

### ЖАЙЛОО

Жаңы айыл, түшсөң эркиң - кимдикине,  
Жаткызат кең салынган төшөгүнө.  
Ошондо не бир рахат дарыясы агат,  
Жайлоонун карап турсаң күндүзүнө.

Сагынган көзгө сонун, жашыл ыран,  
Энедей, эркелетип күчактаган.  
Күлпүнгөн бала чакта жулган гүлдөр  
Оюндан көп аттары унутулган.

Тиккендей калың чыккан карагайлар,  
Билбейсисң арасында эмнелер бар.  
Камкорсуң ойноо күндө сагыз изде,  
Жыңайлак из калтырган алтын жайлар.

---

<sup>1</sup> Батыш Белоруссия менен Батыш Украина.

Чоң өзөн сүү алууга далай баргам,  
Уялчаак теңим менен бакандашкам.  
Энтигип, өр талаша чарчаганда  
Ал жутса, эргишип мен да жуткам.

Катуу эмес, акырын да эмес эскен желдер;  
Биз кылган шоктуктарга тең шериктер.  
Калпакты улак кылып чоңдорго окшоп,  
Тай жокто, торпок минип эңишкен жер...

Тааныш ой, тааныш колот, тааныш кырлар  
Чубуруп өтүп турган сагынычтар.  
Жайллоонун баркын билип сактап алсан,  
Ташкындап төгүлбөйбү ырахаттар.

Күч кошуп, чаң баскан жаш көкүрөгүңө  
Кең жайлоо өмүр үлайт өмүрүңө  
Элдерин куландай соо таза баккан  
Өзүнчө тыптынч жаткан жарык дүйнө.

1940

## ЖАШАСЫН ЖҮРӨК, ЖАШАСЫН АҚЫЛ

Душман жакын  
Душман өжөр -  
Амалдуу!  
Көп самолёт,  
Көп танкалуу  
Бомбалуу...  
Ошондуктан -  
Арам колго  
Кыйбас шаар:  
Киев,  
Харьков,  
Одессалар  
Ызалуу!  
Эл ызалуу,  
Капалуу эмес -  
Ачүүлүү!  
Эми каптаар  
Сел сыйктуу  
Кайраттуу  
Өз энчисин,  
Кайра тартып алууга,  
Кеменгердей  
Сабыр кандуу,  
Чыдамдую.

\*\*\*

Душман жакын  
Ленинград жанында.  
Кармашуулар  
Ок жамғыры алдында  
Ушул жерге  
Катуу урунуп  
Кыйроодо:  
Чабуул салган  
Коркунучтуу  
Техника!  
Бербес үчүн

## БӨБӨККӨ

Эң жаш калып, эсте калбай ата-энэ,  
Кайнап бышып, далай кыйын кездерге.  
Балбан турмуш төбө калың болсо да  
Керек жерин жара тәэп кирерде.

Тооруй басып тосуп чыгып жолумдан,  
Бурай кармап, майыштырып оңумдан,  
Жаш өмүрдө жаңы бөбөк көрөрдө  
Таш боор өлүм тартып кетти колумдан.

Күндөр болду ырас, аздым, жүдөдүм  
Эртесинде кайра унутуп күлгөмүн,  
Бирок чиркин, бөбөк деми күч экен,  
Эч мынчалық ууланбаган жүрөгүм.

Эң таза эле сүт үстүндө каймактай,  
Сайрайт эле булбул күшту сайратпай.  
Бирок тагдыр жеткирген жок ал күнгө  
Ай, чиркин ай, өмүрүнүн кыскасы ай.

Алтын да бар, асыл да бар элдерде,  
Не бир түркүн сонундар бар дүйнөдө.  
Ошончолук кымбаттардын ичинен  
Атасы үчүн бөбөккө тең жок эле.

Сулуу тоолор көркөм көлдөр четинде,  
Көп гүлдөр бар, кызыл-жашил түрлөрдө,  
Жер аңкыган ошончо жыт ичинен  
Атасы үчүн Жыпардай жыт жок эле.

Жаштык ширин, сүйүү ширин билгенге,  
Андан ширин, бир боор түүган ата-энэ.  
Ошончолук көп шириндик ичинен  
Атасы үчүн андай ширин жок эле.

Түпсүз кубат, чексиз элес болучу,  
Сырга чоң сыр, ойго кеңеш болучу.  
Энесиндей эссиз эмес болучу,  
Атасындай кекчил эмес болучу.

Өлдү бөбөк жүргөн каны токтогон,  
Бир жылт этип өчкөн чырак окшогон.  
Учсуз жердин бир ууч куну кеткен жок,  
Бети жок ай, жер уялбайт ошондон.

Кетти бөбөк жана гана бар болгон,  
Жарық таанып жаңы гана ойгонгон.  
Түпсүз көрдүн карыш бурчу кеткен жок,  
Ары жок ай, көр уялбайт ошондон.

Бар болсо экен картайганда көргөнү,  
Соо болсо экен жаштын жаңы жөлөгү.  
Өмүр алда, эртеңкиге тобокел,  
Өлбөсө экен башкалардын бөбөгү.

30/XI 1944  
Койсары

## ЖАМАНДОО

Келишкен көркү сонун кийми таза,  
Палътосу жаңы форум кара жака.  
Көзү ойноп, кызыл эрди жып-жып этет,  
Орусча, кыргызчалап сүйлөп турса.

Аңғыча дагы бири кезигишиет,  
Токтой тур тиги дагы келсин дешет.  
Ошентип мен тааныган бир топ аяш,  
Бир сырдын эркек көрбөс сырын чечет.

Ошентип мен тааныган бир топ аяш,  
Бир сырдын эркек көрбөс сырын чечет.

Ал эмне, бир жигиттин маселеси,  
Мисалы Алыкулдуң аңгемеси.  
Дүү этип баары тегиз күлүп калат,  
«Да, да» деп жер тепкилейт четки эмеси.

Бул дагы аз, эстүү курбум, момун досум,  
Көп болсун... андай достор аман болсун.  
«Ай кыздар, ал гана эмес мындайы бар»,  
Деп кошот «ай онбосун, ай онбосун».

Ал кезде мен олтурам үйдө жалгыз,  
Ойлордон ойго батып түпсүз-сансыз.

Аттиң ай, бир чоң килем соксом ээ дейм,  
Бир четин мұлдө қыргыз көтөрө алғыс.

Ойлойм да ойго батып бекер турбайм,  
Пушкинден, Шота абамдан акыл сурайм,  
Жок дешпейт, мындаі дешип айтып берет,  
Кайрадан көбүн ондойм, иргейм, ылгайм.

Ошентип кирпик менен килем согом,  
Өңү өчүп оңой менен гүлү оңбогон.  
Жанагы «жаман» деген «жакшылардын»,  
Сөзүнүн чын, калпына күбө болгон.

2/XII 1944

Койсары

## МЕНИН ЖЫЛДЫЗЫМ

Атамдың досу дешчү эс-эс билем,  
Аксакал чоң абышка Касым деген.  
Бир түнү койнұна ороп алып чыгып  
Көрсөтүп бир жылдызды колу менен:

«Таанып ал, тәэтетиги сеники уулум,  
Карабы жаңылығын, сулуулугун.  
Билип жүр, сен батканда кошо батат,  
Сөзү ушул бизден дагы мурункунун!»

Чоңойдум, жигиттикке күндөр жетти  
Ой басты түнжураган эрте-кечти...  
Эрчишип оюн-күлкү мастық менен  
Эсимден анын баары чыгып кетти.

Калп әмес ушул күнгө ошол күндөн,  
(Аныма кәэде өзүмчө ичен күлөм)  
Көк түстүү кең асмандын барагынан  
Карайм да кайда экенин таппай жүрөм.

Ах, чиркин, да бир жолу көзгө түшсө,  
Эгерде ай кызганып, күн түртпесө,  
Жер шарын колтугума қысып алып,  
Мейманга баар әлем әк-үч күнгө.

Көрсөтүп бир тилемкүй жер баласын:  
Болгондо биз сыйктуу эр даанасын.  
Көп турбай кайра түшүп келер әлем,  
Таанытып адилдиктин заманасын.

2/XII 1944

Койсары

## **ҮЙКУМ КЕЛЕТ...**

Абаке ай, кече күнкү биз жеген эт,  
Андай эт майга оролуп күндө келет.  
Кандайдыр, биз билбеген күчү бар бейм?  
Ыксырайм, үйкүм келет... үйкүм келет...

Урушпа, сага бир кеп айткым келет,  
Ал этти, парыс бекен дайым жемек?..  
Жаштардын кол-аягы ичке болуп,  
Кыздарга кайдан бүткөн одоно бет?

Кейибе, эмнени айтып дөдүрөйт деп,  
Эт жемек өнөр бекен, күндө тердеп?..  
Касымкул неге жалкоо? Билесиңби?  
Дале жок, ана келет, мына келет?..

Максат жок, эт жебегин, аба демек:  
Мен жүрөм, күчүбүзү дайым ченеп,  
Таарынба, чычалаба, ачык сөзгө -  
Эмне үчүн биздин элдер борпон делет?

Муну айтам эгер берсең, мага кезек:  
Орустун көп даамына уруксат этсек,  
Кара көз, чымыр дene көркүн алып,  
Бир сонун гүлдөр элек... гүлдөр элек...

Кой дебейм, эмне берсең өзүндө эрк,  
Менде жок эт жебейм деп кесирлемек,  
Өзүмчө бир байкаган сырымды айттым,  
Негедир үйкүм келет... үйкүм келет...

3/XII 1944  
*Койсары*

## **ШОТА РУСТАВЕЛИГЕ**

Шота аба, чын достуктун эң кымбаты,  
Эр үчүн, керек жерде ак кызматы.  
Жөнөй бер дагы сонун жерге алпарат,  
Алдагы мен берген ат-кыргыз аты.

Таарынба, белегимдин көрдүң азын,  
Сынагын кандай экен ичин ачкын,  
Ал белек: сага тааныш - сулуу Нестан,  
Мен аны кыргызчалап кайра жаздым.

Тариэл - сен көргөндөй баа жетпес эр,  
Автандил - жүзү жылдуу ақылман шер,

Түз талаа,.бактуу калаа, тунук суулар...  
Баары бар... Тинатин кыз үн салган жер.

Баягы кара үңкүрдө күткөн Асмат,  
Батмажан виного мас, құлгөн шат-шат...  
Айтылды өз түрүндөй Фридон дос,  
Не сулуу, айлуу түндөр күмүштөй ак...

Айбы жок жаш сүйүнүн кайғылары,  
Эң таттуу, эң бир жумшак мұңу, зары,  
Арфа ыры, жанды әриткен конур үндөр,  
Таарынуу, сүйүнүүлөр, баары баары...

Жок күтпөйм, алдын алып айтпа рахмат,  
Өзүң көр, өзүң өлчө таразалап.  
Арманым ошол сүйүү бул күнгө да,  
Кайрадан жарабасы атаганат!

Шота аба, чын достуктун эң кымбаты,  
Эр үчүн керек жерде ак кызматы,  
Жөнөй бер дагы сонун жерге алпарат,  
Алдагы мен берген ат - кыргыз аты.

3/XII 1944  
*Койсары*

### **ИЧКЕ СУУ**

Ай күмүш сүү,.ай тунук сүү - Ичке сүү,  
Жаштық, сүйүү күмарына ичме сүү.  
Он бештеги кыздар таккан чачбактай,  
Заманыңа жараашыгың укмуштуу.

Сен өмүрдүн кол жоолугу - гүлдүүсү,  
Көктөгү айдын жасануучу күзгүсү.  
Бүүдай, арпа ысык койнун аралап,  
Аккан үнүң боз балдардын күлкүсү.

Келдим, кеттим мейман болдум беш күндүк.  
Жан кыйышпас дос болуштук өмүрлүк.  
Жаңы тамдуу, кашкар талдуу колхозүң  
Кайда жүрсөм бир боорумдай көрүнүп.

Ишенбайлар, Адыбайлар дагылар,  
Жумадилдер, барлыгы эстүү адамдар.  
Жаш көчөгө бириńчи тал тигишип,  
Алтын жерге бириńчи арык салгандар.

Силер берген кызыл кымыз, канттуу чай,  
Мынча шириń, мынча балдай таттуусу ай.

Колун тартты уулангандай сары оору  
Аңдып жүргөн мени кыйып салчудай.

Колхозун бай, байлыгыңдай берекен,  
Мындағы элдер башкача бир эл экен.  
Пейли менен мени кайра тирилтти,  
Алым куруп, чыгар кезде керектен.

Кайра барам да бир жылы өлбөсөм,  
Мени оору эмес, ооруну мен көмбөсөм.  
Зуулап учкан улуу заман милдетин  
Калкым үчүн каным менен төлөшөм.

Ай күмүш суу, ай тунук суу - Ичке суу,  
Жаштық, сүйүү күмарына ичме суу.  
Он бештеги кыздар таккан чачбактай  
Заманыңа жарашигың укмуштуу.

*Койсары*  
4/XII 1944

## КАРКЫРА

Бала кез, көктөм убак, жазғы баар,  
Асманда карк-карк этет каркыралар.  
Мен анда: «Эй, замандың калыстары -  
Көрсөтчү, канатыңда не жазуу бар?»

Уккандай дал үстүмдө тегеренет,  
«Ал мына окуп кал»... деп белги берет,  
Карасам, канатында төрт сап ыр бар,  
Эсимде ал төрт сап ыр мындай делет:

«Турмушта бакыт да бар, байлык да бар,  
Болушкан бирин-бири көрүүгө зар.  
Мына эми биздин күндө кошулат дейт,  
Сен да кел, ошол жакка биздин сапар»...

Аз, көппү, санабадым күн эсебин,  
Колхоздо бир нече ирет орулду эгин;  
Арадан күндөр бат-бат алмашылып,  
Айланып Каркыра аттуу жерге келдим.

Көйкөлүп мелт-мелт этет жайык бети,  
Көрсөтүп чоң боз үйдү берки четки.  
«Туугандар бул уй кимдин үйү?» - десем,  
«Колхоздун койчусунун үйү» дешти.

Кыргызда адамдык парс салам айтмак,  
Четки үйгө салам айтып кирип барсак,

Төрүндө Бакыт, Байлык, койчу менен  
Каткырып кымыз ичип отурушат.

Кандай март, Бакыт, Байлык кандай элпек,  
Жаны өмүр койнунда экен кайда десек  
«Заманың мына ушундай таанып жүр» - деп,  
Асманда каркыра үнү карк-карк этет.

5/XII 1944

*Койсары*

### СЫРТ ЖАЙЛОО

Сырт жайллоо аттуу адамга жакын жайллоо,  
Жароокер кыз койнуңдай алтын жайллоо.  
Бак кетпес, ырыс качпас, жыргал чанбас  
Атыр жел, күмүш булак салкын жайллоо.

Жайллоонун жан жыргатар кымызы кең,  
Жер-көктү теше чертчүү күчү менен,  
Шуулдап сыр аякта чалкып турса,  
Өзүмчө мына мындай ойго келем.

Турмушта кандай сүйсө ынак жары  
Ошондой таза сүйгөн замананы.  
Өмүргө кабак чытпай шаңк-шаңк күлгөн,  
Жибектей кыз-жигиттин кыялдары.

Кири жок, жана да жок муну, зары,  
Даамына тамшандырган адамдарды.  
Мин түрлүү өнөр менен шыңгыраган  
Кадимки Муса, Атайдын авандары.

Элестеп, күңгүрөнүп оор күндөр,  
Бирде ыйлап, бирде күлүп, бирде сүйлөр,  
Ченемсиз кең тарыхты ичине алып,  
Жаш төгүп Кара Молдо черткен күүлөр.

Зор «Манас» көлөмүнө жетпес ченем,  
Чарчабай үч ай айтса түгөнбөгөн,  
Кыргызда дагы толгон көп укмуштар,  
Чынында баары сенин күчүң белем.

6/XII 1944

*Койсары*

### ТҮП СУУСУ

Катуу келдим минген атым кара тер,  
Сүрдүү кең Түп, тайыз жериң кайсы жер?

Жол көрүнбөй күүгүм кирип баратат,  
Аркы өйүзүнө тез өтөйүн кечүү бер.

Тээ алыста жылт-жылт жанган көп тамдар,  
Эң бир ысык касиети бар сагынтар.  
Орто көчө оң жак четки ак үйдө,  
Колхоз кызы Канымкүлдөй жарым бар.

Абайлагам, анын жакшы көздөрү,  
Агайлаган жумшак, таттуу сөздөрү,  
Жаштык күнгө такыр күнөө кыла элек,  
Жаз гүлүндөй жыпар жыттуу төшөгү.

Түнгө калсам, иттери бар кабаган,  
Уйку бузуп анан кантип бара алам?  
Барган менен эшик ачып киргизбейт,  
Мени сүйбөс жеңеси бар караган.

Жарым деймин, бирок мени кыз -сүйбөйт,  
Сынбасын дейт, сүйбөстүгүн билгизбейт,  
Бул кайдагы эмгек күнү жок неме,  
Деп күлөт да мени өзүнө теңсинбейт.

Айыл ыраак, дагы далай жол басам,  
Ал жеңеме бир кадырым салбасам.  
Колхоз кызы Канымкүлдүн дарты үчүн  
Колхозуна мүчө болуп албасам.

Катуу келдим минген атым кара тер,  
Сүрдүү кең Түп, тайыз жериң кайсы жер  
Жол көрүнбөй күүгүм кирип баратат,  
Аркы өйүзүнө тез өтөйүн кечүү бер. .

7/XII 1944

Койсары

## ОТУЗ ЖАШ

Ырас өмүр кандай кыска кандай аз...  
Тагдыр ошол, өлчөмүнөн көп кылбас.  
Бирок чиркин аздыгына мейли эле,  
Анын октой тездигине катат баш.  
Кечээ гана тиги кырда жок эле,  
Кайдан чыкты боз ат минген отуз жаш?

Ал зымырайт, үстү-үстүнө камчылап,  
Жетээр жери, түшөр үйү барчылап.  
Эгер анын жетээр жери бар болсо,  
Неге суудай тынбай агат адамзат?

Ошондуктан тынымы жок өмүрүм,  
Уч-кыйры жок алыс жолго шаштырат.

Бүгүн дүулап, кечекимди ойлонбой,  
Кечээ жыргап: эртеңиме кайдагы ой.  
Мени алдаган жаштыгыма ишим жок,  
Өлүм мени эркелетип койгондой?!

Ушунча күн, ушунча жыл арасы,  
Жана гана, бая гана болгондой.

Шайтан көрдүм - долулугун карачы,  
Байкуш жандын момундугун карачы,  
Өлүм-өмүр аралыгы даңғырап,  
Тазалыгын, сонундугун карачы!

Даяр орду, белен жайы бош турбай,  
Анын мелт-калт толумдугун карачы!

Артық экен, кымбат экен жаштык кез,  
Алтын экен, жакут экен баа жетпес.  
Маңдайынан да бир сүйүп калууга,  
Токтоп бербес, токтотууга күч жетпес.  
Коюн толгон отуз жаштан айнууга,  
Өмүр чиркин, өкүмү күч-жол бербес.

Айныр элем, айныганда не пайда,  
Он сегизде ойноктогон мен кайда?  
Отуз да аз... көп болгонго кубангын,  
Андан көрө амандыкка бел байла.  
Тириүлүктө кара өлүмдөн өч алып,  
Калкын үчүн кан чыгарып бер пайда!

Кантсин боз ат бир топ жолду баскансыйт,  
Атырылып алга карай баргансыйт.  
Сүрөп алган жазмыш жолу аябай,  
Камчы менен май сооруга чапкансыйт.  
Жым-жым эткен ээндикке жоголуп,  
Караан үзүп кирип бара жаткансыйт.

Токточы өмүр, токточы өмүр, токтой тур!  
Көзүң чүнкур, өңүң кансыз, сары сур,  
Тил албассың, жоголо бер, кете бер,  
Сенден күчтүү, сенден өжөр бул учур.  
Он беш жолу улам кайра туулуп,  
Он беш жолу жашарбасам карап тур!

Ырас өмүр, кандай кыска, кандай аз,  
Тагдыр ошол, өлчөмүнөн көп кылбас,  
Бирок чиркин аздыгына мейли эле,  
Анын октой тездигине катат баш.

Кечээ гана тиги кырда жок эле,  
Кайдан чыкты боз ат минген Отуз жаш?..

8/XII 1944

Койсары

### ЧӨП ЧАБЫК

Колхоздо баягыдай жигиттер аз,  
Майышпай чөп чабышка уландар жаш.  
Андыктан кыйын салмак жеңемдерде,  
Эмесе, болгон күчтү әмнеге аяш?

Сүрдөбөй эптүү кармап чапкыларын,  
Саздак жер, машиналар барбас жагын.  
Сол кылып кызгалдактай каптап алып,  
Жайкашат, жашыл ыраң жибек жалын.

Эң жеңил, эркектердей шилтеши элпек,  
Бүгүнкүм жүз сотыйга толсо эken деп,  
Дениз көк, катарына жалп-жалп жатып,  
Жылпардай аңкыган жыт бур-бур этет.

Бат эле сол башына кайып чыгат,  
Күн ысык, терин арчып, аз тыныгат.  
Кайрадан шарк-шарк эткен кубаттуу үн,  
Ах, чиркин чөп чабык кез кандай рахат?..

Жашоону терең таанып кеңири ойлоп,  
Зор турмуш колхозчунун колунда ойноп.  
Табият терезесин ачып коюп,  
Жылмайып келиндерге көңлү тоёт.

Эрдик да, ак эмгек да, адилдик да,  
Ырыстын далай кенчи колхозчуда.  
Эгерде керек болсо - жаштар үчүн,  
Калп айтпас, тунук сүйүү кол алдында.

Көктөй бер, көгөрө бер кең талаалар,  
Кем эмес, сага жетер чамабыз бар.  
Камыкпа, согуштагы азаматтар,  
Колхоздо Гомер айткан алп аялдар.

10/XII 1944

Койсары

### ЭРКИН ҮР

Ушул күз: Чоң күндөгү үчүнчү күз,  
Ааламдын шер алптары салышкан күч.  
Көркүнөн эч бир колхоз өзгөргөн жок,  
Дагы эле бүткөн бою алтын, күмүш.

Жакшы убак... Кызыл кырман, темин маалы  
Көңүлдү кубандырып жаңы даны,  
Карачы колхозчунун оюнда экен,  
Турмуштун жүргөн каны, соккон жаны!

Тилегим: кийми болсун жибек, шайы,  
Жагымдуу, жайлую болсун жүргөн жайы.  
Балдары аман болуп, тукуму өсүп,  
Кант, шекер, бал татысын ичкен чайы.

12/XII 1944

### МЕН ЭМНЕДЕН УЯЛАМ

Мен уялбайм, сүйбөдү деп жаш теңим,  
Же болбосо аты назик ак келин.  
Ая, жаным, антпе дешке чолом жок,  
Чынын айтсам андай ишке жок эбим.

Мен уялбайм дайым бүркөө түрүмдөн,  
Жаш болсом да картка окшогон сүрүмдөн,  
«Койдум, курбум, мунум жаман» - дей албайм,  
Өзгөрмөй жок жаралган түс, гүлүмдөн.

Мен уялбайм ал кетирген оорумдан,  
Баскан күндө төрт аяктап боорумдан.  
«Кантем, апа, ушинтемби, я», - дебейм,  
Сөөгүм чыкпайт бараткан түз жолумдан.

Мен уялбайм балам жок деп соңумда,  
Жал-жал күлгөн жарым жок деп онумда,  
Балам, жарым - доорум үчүн шилтенген  
Найза учунда, зор замбирек огунда.

Мен уялбайм кедейликтен, жоктуктан,  
Тапкыр келсе, жок колунан чок чыккан.  
Менин казынам, байлыктарым миномёт,  
Батыш жакта жоо калаасын коркуткан.

Мен уялам, мына мындан уялам  
Көзгө толор бир чоң эмгек кылбагам.  
Колун кезеп жолун болгур дегенсийт,  
Жер шарынан күлүк учкан заманам.

11/XII 1944

Койсары

## КОМБАЙН

Бүтө элек чөп чабыгы, көп жер жатат,  
Кайда али, беш-он гана үймөк жасап...  
Аңгыча ал менчи деп кол булгалайт,  
Апийим бир кыл аппак гүлүн таштап.

Башкарма кенен жатып уйку татпай,  
Мин өйлөп, эч бир оңой амал таппай,  
Бир бөлүп өң аялды апийимге,  
Чапкылайт көңлү тынбай ары карай.

Ортолоп эки тилим эми гана,  
Кыруунун кызуу кези башталганда,  
Орбосоң күбүлөм деп күлүн турат,  
Теңселип, тегиз ырдап алтын арпа.

Күндөр да өчөшкөнсүп башкача ысып,  
Ак буудай жылдагыдан эрте бышып...  
Күч жетпейт, азаматтар батыш жакта,  
Сыр бербейт, колхозчулар демин ысып.

Бир иштен экинчи иштин кемдиги жок,  
Андыктан муну «антип таштап коёт.  
Ошондой зарыл учур мезгилинде  
Талаага эр комбайн пайда болот.

Болот миз үч кулачтай тишин салат,  
Оруулуп арпа «улайт шалак-шалак.  
Кызылдан ошол замат данын төгүп,  
Бат эле бир гектарды эки айланат.

Алыстан карап турган колхозчулар,  
Ичинде бригадир бар, башкарма бар,  
Рахмат комбайным деп күлүшөт,  
Дем кирип, бардык жумуш агат шар-шар.

Комбайн - колхозчу үчүн бакыт-таалай,  
Эң жакын кичүүсүнүн агасындай.  
Жана да агасы үчүн инисиндей,  
Атанын баатыр жакшы баласындай.

Ушинтип түшүмдүү жыл ар күз сайын,  
Жаңырып мыкты ондолуп келген дайым.  
Ак буудан ойдогундай бышып берсин,  
Сен үчүн айланайын, ай комбайн.

13/XII 1944  
Койсары

## СҮЙҮҮ ЖАНА МЕН

Сүйүү эмне? Сүттөй таза колукту!  
Ансыз анан алтын өмүр толукпу?  
Ошондуктан эң биринчи жаш сүйүү  
Бермет, жакут, каухар кийип жолукту.

Кучактадым, өптүм, кыстым боорума,  
Бул турмушта өлгөнчө бир болууга.  
Бирок, сүйүү эң жалганчы нерсе экен,  
Кош деди да от карматты колума.

Экинчиси: андан сулуу, андан жаш,  
Жалынына жана турган жансыз таш,  
Анын көркү миң бир түрлүү көрүнүш,  
Мен андыктан: кайра күмар, кайра мас.

Аз дууладык жаштык, мастьык ойнунда,  
Ант бериштик өмүр байлап көп жылга,  
Бирок, сүйүү жерден муздак нерсе экен,  
Жашырынды, жылаан таштап мойнума.

Менде айып жок... төмөнсүнбөйм эч кимге,  
Андай болсо, «күнөө өзүндө» деп билбе,  
Бирок сүйүү уудан бүткөн нерсе экен,  
Үчүнчүсү, заар чачты бетиме.

Жылаан таштап, заар төгүп, чачып от,  
Эрк сеники, шылдың кылмак, ойномок,  
Бирок, түшүн, акылың кем жаш сүйүү,  
Ошентсе да сенден көңлүм калган жок!

Билем, анын туш тарабы терең жар,  
Өзү зоока, күш жете албай болгон зар...  
Эгер сүйүү күчтүү болсо өлүмдөн,  
Мен сүйүүгө теңелүүгө акым бар.

14/XII 1944

Койсары

## АЛДАНБА

Бирин бири жыга албайт,  
Багынтын сам деп өзүнө,  
Турмуш менен адамзат -  
Бири - баатыр, бири - дөө.

Күн менен түн сыйктуу,  
Кээде кара, кээде аппак,  
Турмуш митаам, турмуш күү,  
Өзгөрүлгөн эң бат-бат.

Бири зоока, бири аска,  
Бири түз жер, бири ор,  
Турмуш чиркин адамга  
Бирде кор да, бирде зор.

Анткен менен адамзат,  
Балбаныраак турмуштан,  
Турмуш болсо - найзачан,  
Адам - болот кылышчан.

Бирок тиги өйдөкү,  
Көз боочудай шамдагай.  
Ошондуктан астыңкы,  
Алдырып жоёт байкабай.

Өзүм адам болгонсоң,  
Адамга айтар насаатым,  
Биздин бөбөк, инилер,  
Эч кайгысыз жашасын.

Андай болсо турмуштун,  
Балдай шириң даамына  
Жана кыздай жароокер  
Наздыгына алданба.

Кээде жок да, кээде көп,  
Аздыгына караба.  
Бели ийилип картайбас,  
Жаштыгына алданба.

Алтын төшөк, ак бермет,  
Жаздыгына караба,  
Телегейи тегиз шай  
Мастыгына алданба.

Жашыл, сары, көк гүлдүү,  
Көркөмүнө караба,  
Атак, урмат кучактап  
Өпкөнүнө алданба.

Кээде турмуш уу берет,  
Ачуусуна караба.  
Кээде турмуш кант берет,  
Таттуусуна алданба.

Дал турмуштун өзүндөй,  
Мин айлакер жүздүү бол.  
Дал турмуштун өзүндөй,  
Акылдуу бол, күчтүү бол.

19/XII 1944

Койсары

### АЙГА

Жаз мезгили, он беште ай,  
Уйкуга мас өзөн-сай.  
Көркүн калам айта алгыс,  
Олдо тоонун түнкүсү ай.

Сүттөй аппак сулуу май,  
Уйкуга мас капчыгай,  
Сүрөт менен айта алгыс,  
Олдо түндүн күчтүүсү ай.

Оюн курган сулуудай,  
Оронгону жибек, шай,  
Ой менен айтып бере алгыс,  
Олдо түркүн гүлдүүсү ай.

Ойдогу үйдө уктабай,  
Оюн курган кыз, бала ай.  
Кыз, бала ойнун терметкен  
Асмандагы алтын ай.

Ойноктогон чымчытпай,  
Олдо кыздын күлкүсү ай,  
Кыз күлкүсүн терметкен  
Ободогу күмүш ай.

Жаш күнүндөн картайбай,  
Өңү өчпөгөн ак айдай,  
Өзгөрбөсөң не болот,  
Олдокургур жаштык ай.

21/XII 1944

Койсары

### МАГА КҮЛБӨ

Бул кандай ысыгы жок кансыз жүрөк,  
Турмушта бүркөө түндөй жалгыз жүрөт.  
Бечара ай, ээн талаадан эмне издейт деп,  
Кара көз бетин басып кыт-кыт күлөт.

Аның ырас, кечке жуук, эртең менен,  
Ың-жыңсыз тынчтык менен эрмектешем.  
Чабыттап жем издеген ак барчындай  
Үйүмө эки-үч сап ыр таап келем.

Мен киммин, бир жай адам Алыкулмун,  
Эгерде жаза албасам, алсыз кулмун.  
Томсоруп кол куушуруп өтүп кетсем,  
Заманга анда менин кайсы кунум.

Жаза алсам өз доорумдун чын китебин,  
Дайрадай тынбай аккан эрдиктерин.  
Жанымда жазган жазуум гүлдөп турса,  
Анда мен Аалы шерден<sup>1</sup> алдуу шермин.

Кой антип кыт-кыт құлбө эркетайым,  
Жан шоолам, жарық күнүм, бак-таалайым.  
Сен үчүн бүркөө ақындын ачык ыры  
Ай нурлуу, ак жүзүндөн айланайын.

Анын ырас, кечке жуук, эртең менен,  
Ың-жыңсыз тынчтык менен эрмектешем.  
Чабыттап жем издеген ак барчындай  
Үйүмө эки-үч сап ыр таап келем.

**22/XII 1944**

*Койсары*

### **ЖЕТИ-ӨГҮЗ**

Карагайлүү кара асканын алдында,  
Жети бөлөк жети тоонун жанында,  
Ажыдаардай атырылып Жети-Өгүз,  
Ағып жатат жарды уратып каарына.

Таштар тарс-турс, калдыр-кулдур куланып,  
Бууракандап көбүктөнүп бууланып,  
Эр турмуштун агымындай шаркырап,  
Ок жыландай оюн салып буралып.

Ай батты ачык, сүрү баатыр арыстандай,  
Ак жолборстай айга айкырат жазганбай,  
Бүркүт, каблан күркүрөтүп барлыгы  
Ушул суунүн балдары бейм акетай.

Ой, Жети-Өгүз, жүрөгүндө кара жок,  
Кең өмүрдүн уюлуна мээлеп сок.  
Адамзаттын жыргалы үчүн кам көрүп,  
Ташы, күүлөн, улам күчө бизге окшоп.

**22/XII 1944**

*Койсары*

---

<sup>1</sup> Аалы Шер – Мухамбеттин чалыярынын бири.

## ЖАЛГЫЗ ӨРҮК

Пароход жай кыдырып Ысык-Көлдү,  
Таң сүрө, жол жармынан араң өттү.  
Түн бою көз ирмебей из караган,  
Алыста маекчинин чырагы өчтү.

Күнгөй жак, «Жалғыз өрүк» баар жерим,  
Болжолдуу өз саатында ,келип жеттим.  
Бул айыл, туулуп-өскөн айлым эмес,  
Антсе да, өз боорумдай жакын элим.

Не көрөм? Баары жаңы көп үй көрөм,  
Май айы. Бак-дарактар тең гүлдөгөн.  
Жүзү ачык жаңыча өскөн жаш уландар  
Шат күлөт, өз дооруна сүйүнгөндөн.

Ак, кызыл, алма, өрүктүн жыттуу гүлү,  
Жемиш бак, короо сайын түрлүү, түрлүү.  
Баткан күн, аткан таңдын черин жазып  
Сайраган сүйүү көркү, булбул үнү.

Ах, заман, сенин аккан агымың шар...  
Тең келбес, учкул канат, арышың бар.  
Алыста аз жыл жүрүп кайтып келсөң,  
Боз кыштак - кең көчөлүү жаңы шаар.

Бул жерден, бир убактарда кеткем өтүп,  
Ал кездер негизинен кайра өзгөрүп,  
Мөмөлөп нечен миң түп өрүк болгон,  
Мен көргөн мүрзө үстүндө жалғыз өрүк.

23/XII 1944

Койсары

## КАРА КӨПӨЛӨК

Таң алды таттуу уйкуда бир түш көрөм,  
Түшүмдө жанга ажайып бир иш көрөм:  
Зор акын - немең Шиллер калаасына  
Эң калың кара көпөлөк жаады көктөн.

Ойгонуп, түрлүүчө ойлоп түшүнө албай:  
Даанышман, сөзгө чебер, акылга бай,  
Кадырлуу кары Абага жорутууга  
Жөнөдүм үйүн карай, тез ылдамдай.

Ал киши бир далайга ойлоп туруп,  
Өчө элек, кечеки оттун корун чукуп:  
«Э балам, карыялардан үкканды айтам,  
Асмандан кара көпөлөк түшсө учуп:

Ал жерге, ошол жылы әгин чыкпайт,  
Алма, өрүк, түрлүү өсүмдүк, тегиз куурайт.  
Суу акпайт, бир гана ысык шамал согот,  
Буркурап, күнөөлүүлөр улуп ыйлайт.

Кыдырып шаар ичин кара көпөлөк,  
Кор кылып желдеттердин көзүн көзөп,  
Адамдын канына мас мырзаларды  
Муунтуп жүрөктөрүн бурап өтөт».

Ошентип, чала болот... Бүлүнүшсүн!  
Күнү өчүп, бактысыздык түнү түшсүн!  
Андагы Шиллер аттуу немец аял,<sup>1</sup>  
Пушкиндин арбагына күлгөнү үчүн!

25/XII 1944  
Койсары

## НЕГЕ КЕЧИГЕТ

(1942-жылдын жазына)

Эсимде... Бир жолу эмес, нечен ирет  
Бул айда тоо боорунан гүл терчү элек.  
А быйыл... күн жылыбайт, жер тегиз кар,  
Шумдук ай, неге мынча жаз кечигет?

Алда эмне? Алмаштырыл сан кылымды,  
Өзгөрбөй келе берип ар бир жылы,  
Же биздин каршы келип бактыбызга,  
Алсырап, жол жүрө албай чарчадыбы?

Анда эмне?.. Жашообузун негизгиси,  
Келатып бир кырсыкка кезиктиби?  
Болбосо, үйү алдында гүлдөрү аз деп,  
Же бизге таарынуунун белгисиби?

Эл жүдөп, жан жаныбар арыктады,  
Сулуу жаз, бул кандайча сагынткины?  
Болбосо, ак иреңи сары болуп,  
Байкоосуз катуу ооруга чалдыкканбы?

Жок жаным, чарчабаган, таарынбаган...  
Жогорку үч себеп тең бирдей жалган.  
Эмесе кечигүүнүн чын себеби:  
Немецин уулуу огунаң жараганган.

---

<sup>1</sup> Шиллер фамилиялүү бир аял А.С. Пушкиндин Михайловскийдеги мүрзөсүн ачтырып, аябай кордо кеткен.

Күн нүрлүү кайгы билбейт, күлүп чыгат,  
Бир күндө биздин колдон жаз айыгат,  
Андан соң жарасы үчүн кек алмай бар,  
Күнөкөр, алда кандай айла табат?

28/XII 1944

*Койсары*

### **ТАБЫЯТ МЕНЕН МУЗЫКА**

Өмүр кең, солор гүлдөр... өчөр, жанар,  
Бат карып, бат эскирип, бат жаңырап,  
Эмесе: бул дүйнөгө түулүү менен  
Кайрадан, ар адамдын өлмөйү бар.

Өлүм ак, пейли сараң, көңүлү тар,  
Күчү жок, бирок мени коркута алар!  
Себеби: мен өлгөндө ордум басат,  
Менден соо, менден жакшы, акылдуулар!

Кубанам, туулуп-өскөн заманыма,  
Барабар бир сагаты, бир кылымга!  
Урабас менин дагы кирпичим бар,  
Көз жеткис анын чымыр катарында.

Курбума, ини-агама рахмат айтам,  
Биз чын эр, бул турмушка жашап-кайткан,  
Кан төккөн зор майдандын жыйынтыгы  
Мынакей түбөлүккө улүү майрам.

Бул бүтсүн, айтар сөзүм төмөнкүдөй,  
Анчалық орчундуу эмес, жөпжөнөкөй:  
Кантейин жазмыш күчү руксат бербейт,  
Заманга иштер элем далайга өлбөй.

Ах, чиркин биздин күндөр кандай таттуу,  
Бүгүндөн, эртеңкиси рахаттуу!  
Табият жана анын музыкасы,  
Күн санап, кандай сулуу, кандай шаттуу!

Ах, дүйнө, биздин күндөр кандай таттуу,  
Бүгүндөн эртеңкиси рахаттуу!  
Ушундай сонун күндө өлгөндөргө  
Байкачы, кандай гана аянычтуу!..

27/XII 1944

## ПОКРЫШКИНГЕ

Биз кимбиз? Сен мага ага, мен сага - ини,  
Баарыбыз, доорубуздун жаш жигити;  
Андыктан: орус уулу болуу менен -  
Жанада кыргыздын да Покрышкини!

Эл көрдү, өрт үстүндө канат кактың,  
Лаачындай кайкып учуп өтүп жаттың,  
Фашисттин жылдыздарын түшүрө тээп,  
Гүлдөтүп, көктө эркиндик салтанатын!

Сүттөн нак, ажалдан курч, сенин эркин,  
Үч эмес жүз мертебе баатыр дешсин!  
Бир гана, биздин гана өлкөдө эмес!  
Баатыры биздин жалпы планеттин !

Адамсың көп кары эмес, өмүр - жашың,  
Бирок да, сен биздерден башкачасың.  
Анткени - уйкуң жерде болгон менен,  
Асманда сенин ичер тамак-ашың.

Бул дагы аз, жерден, көктөн жоону жеңмек,  
Адамды акылдан да бийлөө керек!  
Андыктан: Гёте, Гейне, Шиллер менен  
Сага окшоп, бетме-бетке чыккым келет!

Сүттөн нак, ажалдан курч, сенин эркин,  
Үч эмес, жүз мертебе баатыр дешсин!  
Бир гана, биздин гана, өлкөдө эмес,  
Баатыры - биздин жалпы планеттин!

27/XII 1944

## КҮЗГҮГӨ КАРАНГАН ЖЕҢЕМЕ

Жеңекем таш -күзгүдөн жүзүн карайт,  
Кулпурган кундуз чачын кайра тарайт,  
Сүйкайып, күлүмсүрөп кашын серпип,  
Түлкүдөй көлөкөсүн тамашалайт.

Көңүлү жай, эч жеринде кемтик жоктой,  
Ичинде, менден сулуу ким деген ой.  
Лыпылдап ары кетет, кайра келет,  
Тик така, жибек көйнөк, орточо бой.

Коюлап жука жаккан кызылдарын  
Таратып, көз астында упа тагын,  
Ошентип, боёк айбын тегиз көрдү,  
Көргөн жок, бирок бетте бырыштарын.

Себеби: адам өзүн өзү алдайт,  
Андыктан карылыгын мойнуна албайт.  
Жер тозот, тулпар карыйт, учкул талыйт,  
Бирок да аял көңлү әч картайбайт.

Сулуулар капа болор мындай дешке,  
Айтайын ак сөзүмдү мен да &изге,  
Чынында, биз да андайдан алыс эмес,  
Ар дайым эркек кургур он сегизде.

29/XII 1944  
Койсары

### БҮКӨН

Бүкөнтай, бүчук мүрун үч жашар кыз,  
Бир күндө жүз жыгылып, жүз басар кыз.

Аз ыйлайт, борс-борс күлөт, көп да күлбөйт,  
Кемпирден токсондогу таза сүйлөйт.

Кыргыз да... ачырканбай кымыз ичет,  
Кучактап уктап калат бир жилик эт.

Ар убак абалары «ырдап кой» дейт,  
Бүкөнтай көздү жумуп ырдап кирет:

«Сагындым, атакемай келсе экен - дейт,  
Ал жеңип, тилегимди берсе экен» - дейт.

Карылар муну укканда жым болушат,  
Көзүнөн жаш чуурутушуп бурчак-бурчак.

Анткени - үч жыл болду кабар келген,  
«Палан күн... палан жерде өлдү»... деген

Эл үчүн каза таап жоо огуナン,  
Бүкөндүн атакеси кайтпай калган.

Бирок да бардык айыл жакшы көрөт,  
Бүкөндүн - эркелетчү атасы кеп.

31/XII 1944  
Койсары

### ...ВАГА

Кадырың кымбат мен үчүн, -  
Сендейди мен таппасмын, \  
Кийинки жазган катыңда  
Ыраактап кеттиң деп жаздың.

Амандык барда сүйгөнүм,  
Жер үстү жакын, аным чын,  
Канча чакырым болсо да,  
Ыраагы жок жарыктын.

Түбөлүк түнгө айланса  
Жарыкта жыргап жүргөн чак,  
Биз ошондо каларбыз  
Сан жеткис чакырым ыраактап.

2/1 1945  
Койсары

## КАТЫНА ЖООП

Жактырбадым, курбум, жазган катынды,  
Курбум дедим, элге айтпадым атыңды.  
«Алым жаман, ооруп калдым сага окшоп»  
Деген сөзүң капалантты акынды.

Сен неге үчүн өз өзүңөн кирдейсин,  
Оору - соо деп, мени экиге иргейсин?  
Сен неге үчүн оору экеним унутуп,  
Ооруп жатып ыр жазғаным билбейсин?

Сен неге үчүн бошоң тартып кирдейсин,  
«Мен сендей» деп мени алсызга иргейсин?  
Аалам алпы Шекспирдей үч менен  
Ооруп жатып сүйлөшкөнүм билбейсин?

3/1 1945  
Койсары

## АДИЛДИКТИН КУШУ

Акындар акылмандар нечен-нечен,  
Таба албай арман менен өтүп .кеткен.  
Өзү эмес, канатынын жалгыз талы -  
Бааласа миллион элге бир баа келген.  
Күндөн чоң, суудан таза, жерден баатыр  
Ак кушу адилеттин кайда экен?

Мен билем кайда экенин сонун жайда,  
Ал эмес Америка, Европада.  
Жасалган акак таштан бир күмбөз бар,  
Эн күчтүү, эң сулуу шаар Москвада.  
Мына ошол күмбөздөгү тынч уктаган  
Укмуштуу улүү адамдын оң колунда.

Кайғы жеп караңғылап жарық дүйнө,  
Ал адам деми бұтүп өлөрүндө,  
Ме, ал деп өз колунан берип кеткен,  
Ишенип өз жанында сүйгөнүнө.  
Ошондон ушул күнгө тұрак жайы  
Уясы адилдиктин төркү үйүндө.

Сый көрүп, кадыр көрүп әркин үктап,  
Чындықтын калыстықтын балын үуртап,  
Толтуруп үйдүн ичин адилдикке,  
Силкинип боюн тарап үбак үбак.  
Кант салған чайын ичип ал кишинин,  
Нанын жеп, аалам кезип учуп чыгат.

Ал учат ай үстүндө, күн астында,  
Каухардай көп жылдыздын арасында.  
Жер шарын топтой ойноп чимирилтип,  
Шаңқылдап шаңшып ырдап анда-санда.  
Өзүнүн талбас канат балапанын  
Замандан замандарга таратууга.

6/1 1945

*Койсары*

## УЧКУЧ КҮҮСҮ

Учтұң, учкүч,  
Жасап үкмуш.  
Сен учканда  
Карап түш-түш.  
Санаа жетпей,  
Шамал жетпей,  
Караандабай  
Шумкар күш,  
Аай, карандабай,  
Бай, бай, бай,  
Ээй, заман,  
Сенин балаң  
Айландырып  
Самолётту  
Бураган,  
Беттешкенде  
Бетке келбей,  
Ажал-дүшман  
Бырын-чырын  
Кулаган.  
Ээй, заман  
Кандай қыраан  
Сенин балаң  
Бай, бай, бай.

2.

Булут жиреп,  
Жапырт кирет.  
Өнөр жасап,  
Чимирилет.  
Ата мекен  
Болуп бекем  
Тынчтык өмүр  
Сүрсүн деп.  
Аай, бек турсун деп,  
Бай, бай, бай,  
Ээй, заман,  
Сенин балаң  
Айландырып  
Самолётту  
Бураган.  
Беттешкенде  
Чыдай албай  
Ажал-душман  
Бырын-чырын  
Кулаган.  
Ээй, заман  
Кандай қыраан  
Сенин балаң,  
Бай-бай, бай!..  
Учсун учкүч,  
Жасап укмуш!  
Жадырасын  
Биздин турмуш!  
Жаркылдасын,  
Оюн салсын

Болот күш.  
Аай оюн салсын,  
Бай, бай, бай,  
Ээй, заман  
Сенин балаң  
Айландырып  
Самолётту  
Бураган.  
Беттешкенде  
Бетке келбей,  
Ажал-душман  
Бырын-чырын  
Кулаган.  
Ээй, заман  
Кандай қыраан

Сенин балаң  
Бай, бай, бай.

12/I 1945  
Койсары

### КӨТӨРҮҮ ЫРЫ

Тулку чоюн бейм,  
Оор көрүнөт,  
Он бир жигиттин  
Тери төгүлөт.  
Көтөр, көтөр оп!  
Көтөр, көтөр оп!

Жерден былк этпейт,  
Жеткил көрүнөт,  
Жети жигиттин  
Тери төгүлөт.  
Көтөр, көтөр оп!  
Көтөр, көтөр оп!

Кана жабыла  
Бирден алабыз,  
Ағын дайрага  
Өткөл салабыз,  
Көтөр, көтөр оп!  
Көтөр, көтөр оп!

Кана, жабыла  
Бирден алабыз,  
Бүзүп тоолорду  
Канал салабыз.  
Көтөр, көтөр оп!  
Көтөр, көтөр оп!

Көлдү курчатып,  
Жолдор салабыз,  
Салган жолдорду  
Келип караңыз.  
Көтөр, көтөр оп!  
Көтөр, көтөр оп!

Айран таң калып,  
Тынбай караңыз,  
Заман чоюнун,  
Жерден алабыз.  
Көтөр, көтөр оп!  
Көтөр, көтөр оп!

12/I 1945

Койсары

## ТОСУП АЛУУ

(Кыздын ыры)

Паровоз келет үн салып,  
Калдыр, күлдүр күү чалып,  
Физкультурник kız келет,  
Биз тосолу гүл алып.

Айбат гүл алып,  
Айбат гүл алып.

Физкультурник kız келет,  
Москвага кубанып.  
Кабар берип айлына,

Айылын таң калдырып,  
Физкультурник келет деп,  
Сүйүнчүгө учуруп,  
Ак күү канат талдырып  
Ак күү канат талдырып.  
Паровоз келет жакындап,  
Көз айнеги жаркылдап,  
Мен мындамын Күкүш деп,  
Биздин Бүбүш чакырат.  
Жүрү тосолу гүл алып,

Айбат гүл алып,  
Айбат гүл алып.

Физкультурник kız келет,  
Улүү оруска кубанып,  
Кабар берип колхозго,  
Колхозун таң калдырып,  
Физкультурник келет деп,  
Сүйүнчүгө учуруп,  
Ак күү канат талдырып  
Ак күү канат талдырып.  
Паровоз токтойт -бууланып,  
Эр көөдөнү сууланып,  
Физкультурник kız түшөт,  
Биз тосолу гүл  
алып,

Айбат гүл алып,  
Айбат гүл алып.

Физкультурник kız түшөт,  
Кубанып да нурданып,  
Кабар берип кыштакка  
Кыштагын тан калдырып,  
Физкультурник келет деп,  
Сүйүнчүгө учуруп,

Ак күү канат талдырып.  
А« күү канат талдырып,  
Ак күү канат талдырып.

12/I 1945.  
*Койсары*

## КАЙДА БАРСАМ ЭСИМДЕ

Кайда барсам эсимде  
Көлдүн кызыл кыздары.  
Катташпай коюп далайга,  
Көңүлүм жаман сыйздады.

Кызыл кыздар көлдө экен,  
Кыялын эстеп сагынам.  
Барайын деп баралбайм,  
Базар сайын камынам.

Кантейин жалжал кара көз,  
Жүрөккө санаа илиннти.  
Кыз кызылын тандаган  
Мен Чүйдүн куба жигити.

13/I 1945  
*Койсары*

## ЖИГИТТЕРДИН ҮЛПӨТ ҮРҮ

Достор!  
Дос десем, баарың доосун, менин калкым,  
Дал бүгүн «Жеңиш күнү» көңүл жаркын,  
Турмуштун: тоо - токою, агын суусу -  
Бир башка, бүгүнкү күн: кооз, салкын,  
Эмесе кең үлпөткө, кел жигиттер,  
Бир бирден бокалыңды колуңа алғын:

Жеңиш,  
Таалай,  
Бакыт үчүн  
Тынбай,  
Тынбай,  
Тартып калғын.

Достор!  
Дос десем, баарың доссун, менин журтум  
Жаңырды «жаңы жылың» кийин, кулпун  
Өмүрдүн: тоо - токою, агын суусу -  
Биз менен: ырдайт, бийлейт, ана уккун.  
Эмесе кең үлпөткө, кел жигиттер,  
Мынакей баарыңарга бокал сундум:

Тынчтык,  
Ырыс,  
Таалай үчүн  
Тынбай,  
Тынбай,  
Тынбай,  
Тынбай жуткун.

Достор!  
Дос десем, баарың доссун, менин калкым  
Сыйлайлы, кадырлайлы, заман баркын,  
Үрдайллы ата Ленин ақылманды,  
Даанышман, улуу көсөм заман алпын;  
Эмесе кең үлпөткө, кел жигиттер,  
Жабыла бокалыңды колуңа алгын;  
Биздин  
Ак тилектен  
Кайрат,  
Кубат,  
Өмүр алсын,  
Тынбай,  
Тынбай,  
Тартып калгын.

13/I 1945

## ОСУЯТ

Кыяллы комуз мин кылдуу,  
Чертисе комуз көп сырдуу.  
Өмүрдүн өзү сыйктуу,  
Жумшак, таттуу, жыпжылуу.

Карап турсаң укмуштуу,  
Бирде кичүү, бирде улуу,  
Бирде бала мүнөздүү,  
Бирде чексиз ақылдуу.

Токтоо, кылдат, сабырлуу,  
Кээде ак көңүл, кээде күү.  
Көйрөң, женцил, шашкалас,  
Билүү кыйын кандай бу?

Күлкү майрам кызыктую,  
Өмүрү талаш ызы-чүү.  
Түшүнгүн муну, түшүнгүн,  
Акынга чыксаң жаш сулуу.

15/I 1945

Койсары

## ГИТАР КҮҮСҮ

Түн суук, кыш ышкырат үйлөрдү ачып,  
Ой-кырга дубана албас күмүш чачып,  
Ыйлатат, урат, ойнойт, ыза кылат,  
Жыргалдуу жазды алыска ала качып.

Жарыктан, караңгылык сагаты үзүн,  
Көз талып окуй албайм, жазмак турсун.  
Көңүлсүз жалгыздыктын төшөгүндө  
Зеригем кармай албай үйку күшүн.

Бул минут, коңур үндүн таза үндүүсү,  
Көп элде кыз тоюнун сүйкүмдүүсү,  
Мен ашык татар келин бөлмөсүнөн  
Угулат кулагыма гитар күүсү.

Колу ойноп анын назик кылдарына,  
Ырлары эми жаңы кызыганды,  
Токтотот, напсиң күйгөн жигит эрки  
Аз күлүп, чоп-чоп этип өпкөн гана.

Мейли өпсө, айла барбы ашыктарга,  
Кой дебейм, ошент дебейм мен аларга.  
Келиндин алдашына табам канат,  
Басылдың, бирок бекер, ах, гитара.

Түн суук, кыш ышкырат үйлөрдү ачып,  
Ой кырга дубана албас күмүш чачып,  
Ыйлатат, урат, ойнойт, ыза кылат,  
Жыргалдуу жазды алыска ала качып.

16/1 1945

Койсары

## АККУУНУН КӨРДҮМ УЧКАНЫН

Күн батып, күн баткан жак кызгылт тартып,  
Ысык-Көл кызгылт нурга жүзүн арчып,  
Кылкылдал кылаа тарткан берки өйүздө  
Кыш күнү жалгыз басып келе жатып.

Мен көрдүм көп ак куунун учкандарын,  
Күш атар мылтыгымды колума алдым.  
Карасам жан-жагымды огум бүткөн,  
Кантейин бирин атып кала албадым.

Чын эле, жаштык өмүр аткан окпу,  
Чын эле жаштык чиркин жанганды отпу?.

Ок болсо кур калтырып азыркыдай  
Жаштык кез, текке атылып кеткен жокпу?

Эгерде жаштык текке атылбаса,  
Замандын туура койгон талабына,  
Татырлык жана элимди кубантарлык  
Ак куудай канаттуу ырым кана, кана?  
*20/I 1945*

## МУЗЫКА

Жумшак, кенен,  
Таттуу, терең,

Шаттуу, мундуу,  
Салкын, жылуу,

Конур, көркөм,  
Ыйсыз, өскөн,

Таза, түнүк,  
Дайым - сылык.

Адил, алыс,  
Салты - намыс,

Күчтүү, балбан,  
Күчөп жанган.

Сөздөн өткүр,  
Үрдан жеткил.

Бир баатыр бар,  
Сурасаңар.

Ал музыка,  
Музыка.

*21/I 1945  
Койсары*

## КЫЛЫМДАР

Ай батат, жылдар өтөт, зүулап бат-бат,  
Жебедей кароолуна тийип шак-шак.  
Түгөнгүс эртеңкинин эшиктерин  
Китептин барагындай ачып шарт-шарт.  
Жортуулдан жолдуу кайткан жигиттердей,  
Өмүрлөр мунду тепсеп күлөт шат-шат.  
Кылымдар кыз эскирткен шайыга окшоп,  
Кайдадыр желп-желп этип калып жатат.

О кайда, мынча алкынып жулунасың,  
Тоо-ташка азоо тайдай урунасың,  
Соң-Көлдүн колго түшпөс күндүзүндай  
Жылтылдап кызыктырыл кубуласың.  
Күл болуп адамзаттын бийлиги үчүн,  
Кош миздүү канжар болуп сууруласың.  
Заманга токсон тогуз өңөр жасап,  
Жүзүңдө кайра энеден тууласың.

29/I 1945

*Койсары*

## АКАДЕМИК СКРЯБИНГЕ

Алтын мүнөз айланайын карыя.  
Асыл журтка ак эмгегиң жарыя;  
Адамзатта түрлүү сапат, түрлүү баа,  
Биз бир тамчы, сен чалкыган дарыя.

Андай болсо сен өз атам, өз бабам  
Өз деңизим, түбү терең дарыям,  
Кыргыз эли жана кыргыз илими  
Көктөсүн деп дарыяңдан суу жаям.

29/I 1945

*Койсары*

## РОССИЯ

Эй, Россия, Россия, бир боор энем!  
Мен өңдүү тоо күшүна койнүң кенен,  
Чын сөздү туура айтуудан таймана албайм  
Биз элбиз, биз кишибиз - сени менен.

31/I 1945

*Койсары*

## СҮЙБӨМ СЕНИ

Сүйбөйм сени: түбөлүккө муздадым,  
Бирок анын себептерин билбеймин,  
Жаз чыкканда терезеңди каккылап,  
Бай төшөктүү жакшы үйүңө кирбеймин.

Бала, жардан, бир түүгандан артыкча,  
Бул дүйнөдө сүйгөнүм бар жапжалгыз,

Билген билер, анын жанга ысыгын,  
Биздер гана жыргап кумар тартарбыз.

Аным эмне? Өлбөй турган жакшы ырлар,  
Бул турмуштун ырлары бар укмуштуу,  
Күчү кетип талыкшыган күндөрдө  
Эр азамат иче турган мүрөк суу.

Ырас, курбум, ырастыгын ким билбейт,  
Бул турмуштун ырлары бар укмуштуу,  
Жанга кубат керек болгон күндөрдө  
Эстүү жигит иче турган дары суу.

3/I 1945

Койсары

## ЖАШТЫККА

Күнөөсү жок маҳаббаттай мөлмүлдөп,  
Жаштык менден өмүрлүккө бөлүнөт.  
Эң акыркы ажырашуу элеси  
Өз баламдан ысыгыраак көрүнөт.

Кетти, кетти, жибек боосун чече албайм,  
Кечкен сууну, кайра экинчи кече албайм.  
Учкан күштай суу шарындай жаштыкты  
Самолёт минип кууган менен жете албайм/

1/II 1945

Койсары

## ЫССЫК-КӨЛ

Жаш белем...

Тентек белем... Ысык-Көлүм  
Ойноткон толкунуна каз, өрдөгүн,  
Жаз күнү, күн батарда карап турсаң,  
Уялчак кызды өпкөндөй сергийт көнлүн.  
Шок белем,

Ойнок белем, Ысык-Көлүм,  
Кубанган, кубалатып өзүнө өзүн...  
Кечинде жалгыз келип карап турсаң,  
Жуткандай жайллоо желин, сергийт көнлүн.

Жараган

Күлүккө окшоп көп жол басып,  
Бүркүттөй, нечен бийик зоолор ашып,  
Кымыздай чөйчөгүнөн сапырылып,  
Жаштыктай күр-шар этет көбүк чачып,  
Ак шуру

Күмүш алкак тоо кызындай  
Шарактайт, жорго минип мени карай.  
Шарп этип, чала-була, тийип кетип,  
Тартылат кайра артына, уялгандай...

Көл тынчыйт...

Толкундары тарап-тарап...  
Бизге окшоп, согушу жок күндү самап,  
Эртеңки ыракаттуу келечекке,  
Турмуштун дал өзүндөй түнүк карап.

Ар кандай

Күн батарда көл укмуштуу,  
Кандайдыр жана салкын мындагы уу-чүү...  
Кечеги өтүп кеткен балалыктай,  
Аралдын ар жагына сүзгөн аккуу.

Жараган

Күлүккө окшоп көп жол басып,  
Бүркүттөй, нечен бийик зоолор ашып,  
Кымыздай чөйчөгүнөн сапырылып,  
Жаштыктай күр-шар этет көбүк чачып.

4//1945

Койсары

## ЖАЛЖАЛЫМ ОЙ

Балыкчы көлдүн башы э肯,  
Бозоргон адыр, таш э肯,  
Таш болсо да бул жердин

Кыздары сулуу наз э肯.  
Наздыгына мас болуп,  
Ой, жалжалым ой,  
Бир жүрөр күнүм аз э肯.

Пароход келет бир убак,  
Болжолу чукул аз турат.  
Каркылдап каздай кайрылат,  
Жеңил кол жигит маш бурап,  
Кайыр кош жаным дегинче,  
Ой, жалжалым ой,  
Сен жәэкте калдың кол булгап.

Асманда жылдыз бириндейт,  
Арбыган жолум билинбейт,  
Капитан келип жаныма,  
Каютаңа киргин дейт.  
Кирген менен неге опо -

Ой, жалжалым ой,  
Бир минут көзүм илинбейт.

Толкун жок, жымжырт эки жак,  
Чырпыкты<sup>1</sup> жактан от чыгат.  
Ошондой жанган от тура,  
Ойноп бир күлгөн жаштык чак  
Ойго да кайдан келиптири,  
Ой, жалжалым ой,  
Айрылып минтип олтурмак.

Сен болсоң алма сабагы,  
Мен болсом күздүн шамалы.  
Сен болсоң айдын жамалы,  
Мен болсом көлдүн чабагы.  
Кайрылып эсен көргүчө -  
Ой, жалжалым ой,  
Замандан бакыт табалы.

4/II 1945  
Койсары

## ЖАКШЫ КИТЕП

Өмүрдүн жан шериги жакшы китең,  
Жаш жүрөк жалындаган жолун тиктеп.  
Китеңте не кааласаң бардыгы бар,  
Эрикпей карап чыксаң таамай издең.

Акылга жакшы китең акыл салар,  
Кыялдын жаман жагын тартып алар.  
Өзүңдү өзүңө айтпай кайра жасап,  
Сен ачкан колдоруңа канааттанар.

Ардактуу ага инилер, жан курбулар,  
Жаңы өскөн, жайдары ачык, жаш мүүндәр.  
Силерге айта турған сөзүм ушул,  
Ар дайым китең менен дос болуңар.

5/II 1945  
Койсары

## КАЙЫҢДЫ

Калды, калды Кайыңды айлым ыраактап,  
Мен калтардай алыс кеттим кылактап.  
Мүрү түшкөн жетим күштүн канатын  
Айыктырган сууларыңа ыракмат.

---

<sup>1</sup> Чырпыкты – жердин аты.

Кеткен жолум, күндүк эмес айчылық,  
Ошондуктан бир барбадым кайрылып.  
Чолоо тийбей, боорум, калам экөөбүз  
Өскөн айыл, тууган жерден айныдык.

Же эр болбой, сан жигитти башкарып,  
Же мен болбой, күйгөн оттой таш каарып,  
Баркын билбей, жаным, калам экөөбүз  
Бир боор эже, агаларды таштадык.

Неге унуттум ууз таза күндөрдү,  
Кылтак менен кыргый тутуп күлгөндү,  
Эне-атадан, тууган достон иши жок  
Таштан белем Алыкулдун жүрөгү.

Жок туура эмес, кайда барсам - айлым бар  
Мага эне - казак, кыргыз, орустар.  
Ким өмүрдө, кан кечишсе биз менен,  
Ошол болот мага курдаш, мага жар.

Эстейм сени, Кайынды айлым сагынам,  
Барбайм сага, сагынганда не кылам.  
Бул турмушта мен атылган күлүк ок,  
Дениз, дайра, тоодон өтүп жарылам.

Учам алыс, арышым бек чоюлбайт,  
Такам болот, тамандарым оюлбайт.  
Тириү жаным буюрабаган сыйктуу  
Мен өлгөндө сөөгүм сага коюлбайт.

5/II 1945

*Койсары*

## АКЫН

Акындын акын деген акыны бар,  
Ар башка акындын да ар кылы бар,  
Ардактап эл сыйлаган жакшы акындын  
Ай жамал, алтын шире акылы бар.

Шыңғырак шылдыр дабыш агымы бар,  
Өмүргө жай, кыш бирдей жагымы бар,  
Кыйналбай жазып салган сөздөрүнүн  
Көрүнбөй жанып турган жалыны бар.

6/II 1945

*Койсары*

## ООРУЛУУ АКЫН

Оорулуу абын,  
Ойго жакын,  
Ооруп алсыз олтурат.  
Абын, абын,  
Абын баркын -  
Өлүм билбей кол сунат.

Оорулуу абын,  
Сөздөрү алтын,  
Алсыз, жалгыз олтурат.  
Кантсин абын,  
Ак кагаздын  
Бетин ырга толтурат.

Оорулуу абын,  
Өмүр артын  
Каламына калтырат,  
Билген достор,  
Жан жолдоштор,  
Эстесин деп бир үбак.

Оорулуу абын,  
Соолук баркын,  
Эми билип тамшанат.  
Кимдер келет,  
Кимдер кетет,  
Келүүчүгө из калат.

Оорулуу абын,  
Ойлоп баккын,  
Бизден журтка не калат?  
Биз өлөрбүз,  
Бирок өчпөс -  
Жазган ырлар төрт сабак.

Заман калыс,  
Эрдик, намыс,  
Керек болов,  
Берели.  
Жан бүткөнчө -  
Кадырлайлы,  
Ата менен энени.

6/II 1945  
Койсары

## АДАМЗАТ

Мүрөктүн сүусу жөн суулардай шылдырлап,  
Ағып жатса мал кечпес жашыл аралда:  
Көк арчадай өңдөн азбас болсун деп,  
Өзүм ичпей, ичирер элем адамга.

Мүрөктүн сүусун ичирейин дегеним:  
Адам деген картайгыч тұра бечара.

Замзамдын сүусу кайнар суудай шарактап,  
Ташып жатса күш жете албас ыраакта:  
Эти калың пилдей күчтүү болсун деп,  
Бүт ағымын буран адамга.

Замзамдын сүусун ағызайын дегеним:  
Адам деген чарчагыч тұра бечара.

Олуя табып, улукман аке дарысы  
Жазғы гүлдөй тепселип жатса талаада:  
Жүрөк оору, өпкө оорунун сообу үчүн,  
Өзүм ичпей, ичирер элем адамга:

Дары чөптү ичирейин дегеним:  
Адам деген оорукчан тұра бечара.

Ак шайы көйнөк, күмүш кемер сыйктуу,  
Адамдын жаны сатылып тұрса базарда:  
Дагы жыргап, дагы жашап көрсүн деп,  
Өзүм албай берер элем адамга:

Жандарына жан кошоюн дегеним:  
Адам деген көп өлгүч тұра бечара.

Кызыл топу, шуру, бермет сыйктуу  
Бала өмүрү, сатылып тұрса калаада,  
Катуу күйүт, кайғы зардын дарты үчүн,  
Өзүм албай, ал дәэр элем адамга.

Бала өмүрүн алсын деген себебим:  
Адам деген баласаак тұра бечара.

Мейличи, мени, жаман көргөн бирөөнүн -  
«Жан алғыч келип, жанын сууруп аларда»  
Эгер чиркин, экөө болсо жүрөгүм,  
Берер элем, бириң ошол адамга.

Мен сыйктуу жакшылықка март эмес,  
Адам деген өзүм дейт тұра бечара!

7/II 1945

## КАЛАМГА

Сен жолдошум, кен кубатым, сен бактым,  
Ашык болуп, издеп жүрүп мен таптым.  
Колуктумдан мурда сүйүп өзүңдү,  
Өз жанымдын жармысынан жараттым.

Чырагымсың, айсыз түндө адашпайм,  
Ынагымсың, жан чыкканча тарашпайм.  
Дүркүрөгөн дөөлөтүмсүң каламым...  
Вашингтон долларына алмашпайм.

Командириң - эл намысы, эл анты,  
Сага ишенип курч куралын кармatty.  
Ошондуктан, өрт аралап бараткан -  
Сен доорумдун танка минген солдаты.

Заман күчтүү, күч чак келбейт алдына,  
Заман дайра, аккан катуу агымга.  
Бул турмушта: нечең кыйын жол бастык,  
Дагы кыйын жолдор жатат алдыда.

Эгер өлкөм керек десе биз белен,  
Эл эрки үчүн, туулганбыз энеден,  
Жүрөгү чоң баатырларбыз бактылуу -  
Жер шарынын азаттыгын ээлеген.

Мына ушундай улuu жолдо баратып,  
Кезек менен күндөр батып, таң атып.  
Күтүлбөгөн бир мезгилде, түбөлүк -  
Эгер өлүм, мени кетсе уктатып:

Ошол замат, арта салып мойнуңа,  
Тез чуркап жет, кең өрөөндүн оюна.  
Көп ыйлабай, капаланбай көөмп кой,  
Ысык-Көлдүн толкун чачкан боюна.

Көл шарпылдап толкундарын таратсын,  
Толкундары мени карай баратсын.  
Жүр көрөлү: кыргыздын бир акыны  
Уктап жатат... уктап жатат, деп айтсын...

Биздин турмуш, биздин кылым эң кызык,  
Октор гана оюн кылган жол сзызып,  
Ок күчүнөн жеңип алган өмүрлөр,  
Чындыгында эң бир ширин, эң ысык.

Сен жолдошум, сен кубатым, сен бактым,  
Ашык болуп издеп жүрүп мен таптым.  
Колуктумдан мурда сүйүп өзүңдү,  
Өз жанымдын жармысынан жараттым.

8/II 1945  
Койсары

## КУРДАШТЫК СӨЗҮМ

Жарарапас ичи тарлық азаматка,  
Тар болбо, тардық жаман тириү чакта.  
Арамдық, кытмыр кыял, көрө албастық,  
Өзүңдү өйдөлөтпөй тартар артка.

Жакшынын жакшы жагын бөлө билгин  
Жамандын жакшы жагын көрө билгин.  
Эр жигит бекер келип, бекер кетпейт,  
Таштаба экен го деп бири - миндин.

Ар күштүн алсам деген талабы бар,  
Ар аттын чыксам деген кадамы бар.  
Курдаштар өзүңдү өзүн сыйлай билгин,  
Ар жандын мактай турган тарабы бар.

Эр жигит бирде жанар, бирде азар,  
Деңиздей кәэде кемип, кәэде ташар.  
Адамдын адам болор жан жөлөгү,  
Унутпас, азган жигит, салсаң назар.

Кызыктуу баарыга тең өмүр өтөр,  
Бирок да эстен кетпес жакшы сөздөр,  
Суу жеткен балбан кучак бай теректей  
Жигитти сөз семиртер, сөз көгөртөр.

Эн калыс, эн адилет улув заман,  
Эндей баарыга тең көңүл салган.  
Менсинип эч нерсени жактырбаган  
Жок эмес арсыз адам, алсыз адам.

11/II 1945  
Койсары

## СУЛУУГА

Кош, жан эркем, кош дейсің деп таарынба,  
Мени күтпө, мени эстебе, сагынба.  
Жаш кездердөй ынак сүйүү жок экен,  
Отуз жаштын улам аркы жагында.

Кош сүйгөнүм, коштошордо жалынба,  
Сен жакшы элең мен сүйө элек чагында,  
Ак сүйүдөн көңүл калуу көп экен,  
Отуз жаштын улам аркы жагында.

Сен бир кептер боз шумкарын түнөткөн,  
Унутулган учар замат түнөктөн.  
Сүйүү деген - сүйүү эмес эринден,  
Сүйүү деген - от чачышуу жүрөктөн.

Сен бир бакча миваларың келишкен,  
Мен жүргүнчү ооз тийген жемиштен,  
Сүйүү деген - сүйүү эмес бетиңден,  
Сүйүү деген - сүзүп өтүү деңизден.

Сен бир жүзүм бышып турган мына бу,  
Арманда эмес, бирок сенден күр калуу,  
Сүйүү деген ырдоо эмес бал үүртап,  
Сүйүү деген сүйүү уусуна уулануу.

Таттуусуңар, ачуусуңар сулуулар,  
Алдайсыңар бизди опоңой кургурлар,  
Канча болсо сенин жибек көйнөгүң  
Дал ошончо жүрөгүңдө сүйүү бар.

Бирок менин махаббатым бир гана,  
Бирок ал жок, эгер болсо ал гана?  
Мага ишенбе, элес кылып бардыгын,  
Күлүп жүрөм өзүңө окшоп алдана.

12/II 1945

Койсары

## БИРИНЧИ ДЕПУТАТ

Колхоздо мол түшүмчүл адамдар бар,  
Заводдо жаңы өнөрлүү балбандар бар,  
Илимге, искусство, техникага -  
Кошумча акылдарын салгандар бар.  
Маршалдар, генералдар жана башка  
Өлкөмдө нечен асыл адамдар бар.

Дем кошуп бул эрлердин эмгегине,  
Урматтап улүү сыйлык деңгелине,  
Шайлайлы добуш берип, өкүл кылып,  
СССР Жогорку Улүү Советине.  
Дүңгүрөп депутаттык даңкы чыгып,  
Сыналсын бүткүл совет элдерине.

Мекендин эмгек сүйгөн уул-кыздары  
Ааламды солкулдаткан баатырлары.  
Инженер, академик ойлоп тапкыч,  
Мугалим, чебер артист, акындары,  
Шайлоодо эң бириңчи добушту алсын,  
Элимдин ушул өңдүү асылдары.

14/II 1945

Койсары

## ЗАМАНДАШЫМА

Жашыл-ала жагоо тагып желбиреп,  
Жакшы өмүрдүн жаразыгы биз элек.  
Жаштык күндүн ар бир соккон сагаты,  
Жаш сүйүүдөй койнубузда эркелеп.

Кызыл-ала жагоо тагып желбиреп,  
Кызык күндүн кызыктары биз элек,  
Кымбат күндүн ар бир соккон сагаты,  
Кыз баладай койнубузда эркелеп.

Жашоо эркине жаратылып бир ирет,  
Карап көрсөң кандай эмгек кылдым деп:  
Кайран күндөр бекер кеткен экен деп,  
Ойлоп-ойлоп өкүнөрүң ким билет?..

Сонун күнгө жаратылып бир ирет,  
Санап көрсөң кандай эмгек кылдым деп,  
Сайран өмүр Текке кеткен экен деп.  
Самап-самап сагынарын ким билет?

Кеткен кемтик жакшы ыр менен жетилет,  
Андай болсо, көп кечикпей кууп жет.  
Доорубузга каухар чачып калалы,  
Алдыбызда канча күн бар ким билет?

Жаштык айып таттуу ыр менен жетилет.  
Андай болсо, көп кечикпей кууп жет.  
Заманага жыпар төгүп калалы,  
Дагы канча жашоо калды ким билет?..

14/II 1945

Койсары

## АДАМГА

Адамды адам меймандал.  
Сыйлайт экенсиз,  
Жакын жолдош-жорону

Жыйнайт экенсин,  
Жакшы тилек ак ишти  
Кыйбайт экенсин.  
Ак дасторкон үстүндө  
Чын ниет менен досуңду  
Жегин муну, ичкін деп,  
Кыйнайт экенсин,  
Ошентсең да өмүргө  
Сыйбайт экенсин,  
Кара жердин түбүнө  
Бириңди бириң жашырып,  
Ыйлайт экенсин.

16/II 1945

Койсары

## САЛЮТ

Душмандын сыңдыра атып күнүн, айын  
Эр Маскөө күндө салют берген сайын,  
Тынчтық күн улам бери келе жатат.  
Жоодурап күлгөнүнөн кагылайын.

Айбандын ойрон кылып жаткан жайын,  
Берлинге улам жакын калган сайын  
Бакыт күн, биздин үйгө келе жатат,  
Бакыбат мүнөзүнөн кагылайын.

Өпкүлөп бул жылдагы сулуу жазды,  
Өрчүгөн салют үнү көңүл ачты,  
Кончудай биздин салкын калаабызга,  
Жыргалдын учуп кеткен карлыгачы.

Күттүктап гүлдүү жайды үстүдөгү,  
Кубантат салюттун зор дүңгүрөгү.  
Айланат өлкөбүздүн асманында,  
Ырыстын алыс кеткен көгүчкөнү.

Кайтарып жаш өмүрдү күлүп өскөн,  
Элиnen алкыш алат улүү көсөм.  
Тынчтық күн сени менен күчакташып,  
Көзүмдөн жаш көлдөтүп көрүшпөсөм.

18/II 1945

Койсары

## ҮЛПӨТ ҮРҮ

Жакын түшүп катюша огу чачырап,  
Чоң Берлиндин каалгасы качырап.  
Биз жетишкен жеңиштерге сүйүнүп,  
Бизге кел деп, күндө бир үй чакырат.

Үлпөт берип улуу менен кичүүгө,  
Банкет жасап, кадыр-көңүл билүүгө,  
Бүт советтин үй-бүлөсү чогулуп,  
Ха-халашып бокал кагып ичүүдө.

Жоо тобуна ок жаадырган пулемёт,  
Көзү жалын, каны дайра, жүрөгү от,  
Улуу майрам, улуу тойдун ичинде,  
Жан курдашым, Жоомартымдын орду жок.

Анын ыры, таттуу тилдүү бала эле,  
Бул замандын чын сүйүктүү жары эле,  
Жорголугун салыштыра келгенде,  
Шырдакбектин жоргосундай бар эле.

Күүлдөгөн кош канаты бороондоп,  
Байкаганга кыраан бүркүт өзү окшоп,  
Бул олтурган көп курдаштын ичинде,  
Кайран гана Жусубумдун орду жок.

Анын ыры шекер шербет бал эле,  
Бул замандын бактылуу бир жаны эле,  
Күлүктүгүн салыштыра келгенде,  
Күлүктүгү Көк аладай бар эле.

Кыялыш көл, талабы албүүт жангандын от,  
Аркыраган алл кара күш өзү окшоп,  
Бул олтурган теңтүштәрдин ичинде,  
Урматтуу ага, Мукайымдын орду жок.

Анын ыры кубат эле, шаң эле,  
Бул замандын жанып турган шамы эле,  
Болочогун даана карай билгенге,  
Толубайдын тулпарындай бар эле.

Кел ичели бокалыңды толтургун,  
Жок, ал болбыйт, түгөтө ичиштө олтургун,  
Курман болгон досторду да эстейли,  
Кечип өткөн бул турмуштун толкунун.

**20/II 1945**

**Кайсары**

## **ӨЗҮМДҮН ӨСКӨН жеримден**

Өз түулган жеримден  
Жаңы жүрт, жаңы эл көрдүм.  
Агыны катуу, шары күч  
Ак көбүк чачкан сел көрдүм.

Өзүмдүн өскөн жеримден  
Азамат көрдүм, алп көрдүм.  
Баарынын жарық кабагы  
Ордендүү калың калк көрдүм.

Чын эле элим ордендүү,  
Карасаң, курбум, карасаң!  
Ордендүү менин айланам.  
Ордендүү менин заманам.

**20/II 1945**

*Койсары*

## КЕЛСЕМ ЖОКСУН

Келсем жоксун... келсем жоксун сүйгөнүм,  
Сен мен үчүн, жарық айы дүйнөнүн...  
Далай, мындай кыйгач түшкөн иштерге,  
Кабак чытып кайғырбоону үйрөндүм.

Келсем жоксун... келсем жоксун жалжалым,  
Текке элирттиң, тентек сүйүү кандарын...  
Бакыт жолу бирде түз да, бирде иири,  
Оңдоо керек, иири түшүп калганын.

Улам... улам... каттар жазып жалбардың,  
Неге мынча мени күтүп саргардың?  
Сүйүү деген, кәэде паста, кәэде өйдө,  
Аёо керек, жерге түшүп калганын.

Мейли шоолам, жолугуулар кечиксин!  
Жаз болбосо, жай-түнүндө кезиксин!  
Сурап билсем, миң сүйүүгө барабар,  
Жазгы айдоонун камын көрүп кетипсиң.

Ошент жаным, өзүң иштеп көрсөткүн,  
Болот миздер бороздорун төшөлтсүн!  
Сен өндүргөн жаз көгүнө аралаш,  
Менден шайыр, менден таза жаш өссүн!

**4/ III 1945**

*Койсары*

## ЖЕҢЕМЕ

Жол үстүндө биздин айыл Кайыңды,  
Күн кечкирип малдар бери жайылды,

Тандап минип көп жылкынын ичинен,  
Жакшы көргөн жетим тору тайымды...

Ал күн экен, анчейин бир эсирме,  
Учкул элем мен балапан кезимде,  
Күн чыгыштан күн батышка аркырап,  
Поезд менен жарышканым эсимде.

Күлүк жаштык ошондо сен кайда элең,  
Күкүк учкан гүл бакчалуу жайда элең,  
Замананын жыргалына мас болгон,  
Ал кезекте мен да тайдай тай элем.

Он-он беш жыл зуулап өтүп арадан,  
Дем алышка үйгө келсем калаадан,  
Жеңем менден кайсы иштесиң, деп сурал  
Ачкыл сунуп үялыңы караган.

Катуу тииди жүрөгүмө бүл суроо,  
Көңүлүмдө көрүнбөгөн миң буроо,  
Өз ичимде акын болдум деп жүрсөм,  
Кыйын экен мына минтип учуроо.

Жооп бербей, калп эле укпай мостойдум  
Кандай жеңе, журт аманбы деп койдум  
Мен-менмин деп керген менен боюмду,  
Чындыгында жаман акын окшоймун.

Айда, чамда... шумкар канат жаркылда,  
Дениз сүзгөн крейсердей калкылда,  
Кол тие элек эчен кымбат иш жатат,  
Отуз жаштын тоолорунун артында.

5/III 1945

Койсары

## БАЛЫҚЧЫДАН ФРУНЗЕГЕ

(келиндин сөзү)

Желип кетсе жейренден тез буттары,  
Ай, чиркин ай, укмуштуу экен учканы,  
Ысык-Көлгө келип калды ээ ушинтип,  
Жарыктык ай жаңы заман тулпары.

Жүр, Канымкүл, чыпта<sup>1</sup> сатып алалы,  
Фрунзеге ылдам кирип баралы,

---

<sup>1</sup> Чыпта – билет деген мааниде.

Бал кошкон май, курут менен эт берип,  
Кубанталы окуудагы баланы.

Жүр, Шайыркүл, шашпай түшүп алалы,  
Шаарыбызга шаңдуу кирип баралы,  
Сүзмө ичирип, сүрсүгөн жал жедирип,  
Сүйүнтөлү сүттүү үйкулүү баланы.

Жүр, Жылпаркүл, Фрунзеге баралы,  
Аралайлы атыр жыттуу калааны,  
Эл көрбөсө алаканды шак коюп,  
Жаңы үйлөргө бир таңыркап алалы.

Көчөсүндө колтукташып жүрөлү,  
Жакшы көрүп нечен үкмүш түрлөрдү,  
Эл жок жерде оозду ачып дедейип,  
Өзүбүзчө түрткүлөшүп күлөлү.

Андан ылдый театрга баралы,  
«Айчүрөктү» абдан көрүп каналы,  
Ракмат деп бул замандын ээсине  
Алкыш айтып урматтуу кол чабалы.

Сылык экен, сулуу экен элдери,  
Таптаза экен элдин жүргөн жерлери.  
Шаарлыктар маданият дейт экен  
Кээсин сурап, кээсин уурдап келели.

6/III 1945

Койсары

## БОЗ БАЛА

(Кыргыз вальсына текст)

Борумундан боз бала,  
Боздотпочу садага.  
Боздосом да жеткирбей  
Бой саласың башкага.  
Ой боз бала,  
Ой боз бала,  
Күтөм колхоз  
Багында.  
Жок келбейсинг  
Чолоң тийбейт  
Кызыл кырман  
Маалында.

Жайдарыңан жаш бала  
Жалынтачы садага.

Жалынсам да жеткирбей  
Жалооруйсун, башкага.  
Ой боз бала,  
Ой боз бала,  
Күтөм өзөн  
Жанында.  
Жок келбейсин  
Колуң тийбейт  
Кызыл қырман  
Маалында  
Кыялыңан бир бала  
Кыйналтпачы садага:  
Кыйналсам да жеткирбей  
Кызыгасың башкага.  
Ой боз бала,  
Ой боз бала,  
Күтөм кампа жанында.  
Жок келбейсин,  
Күткүн дейсин  
План бүткөн  
Маалында.

Ой боз бала, боз бала  
Ойнойлу кең заманга.  
Мага да далай жалынган  
Сен өңдөнгөн көп бала.  
Ой боз бала,  
Ой боз бала,  
Бери басчы  
Жаныма.  
Чер таратып  
Жашайлыкчы  
Ушул жарық  
Заманда.

4/IX 1945  
*Койсары*

### **БЕШИК ҮРҮ**

Алдей, алдей бөбөгүм,  
Арка сүйөө жөлөгүм.  
Кандуу күндө көтөрүп,  
Майрам күнү төрөдүм.

Алдей, алдей ак бала,  
Апакеңди кыйнаба,  
Эжекең жүрөт мектепте,  
Атакең жүрөт қырманда.

Алдей, алдей бөбөк жан,  
Бөрүлөр жортоор ыйласаң  
Белдүү жигит болорсун,  
Бешигиңе сыйбасаң.

Алдей, алдей кыргыек,  
Жаз айланып, кыш келет.  
Кызыл мончок, кыйгач каш,  
Кылтылдаган кыз келет.

Алдей, алдей турумтай,  
Алышып ойнойт, кулун, тай.  
Аркырап учат заманың,  
Артынан калбай жулун тай.

Чоңоёрсүң эр жетип,  
Азамат болуп, бел чечип,  
Алдей айтып турарсың,  
Сен да уулунду терметип.

Кызматчы бол, акын бол,  
Ар билимге жакын бол.  
Андан айла болбосо,  
Энтеңдеген бригад бол.

5/XII 1945

*Койсары*

## ТЕГИРМЕН

Тегирмен, тегирмен  
Тентек өскөн теңирден,  
Тегеренбей тура албай  
Терин төгүп элирген.

Тегирмен, тегирмен  
Темир минип теминген,  
Терең алып кулачын,  
Тез жүгүрүп керилген.

Тегирмен, тегирмен  
Арпа, буудай кемирген,  
Ак буудайдын ак нанын  
Колхозчу жеп семирген.

Тегирмен, тегирмен  
Күз болгондо элирген,  
Ак буудайдын ак наны,  
Эмгек күндүн теңинен.

5/XII 1945

Койсары

## КОРУКЧУ

Коруктун башы коомай жол,

Копол ууру оомай жол.

Кыярып бышкан ак эгин,

Арам колдон аман бол.

Айт, айт күү, күү!

Айт, айт күү, күү!

Дандарың жерге түшпөсүн,

Башыңды бирөө үзбөсүн,

Бак-дөөлөткө учкашып

Бажырайган күз келсин.

Айт, айт күү, күү!

Айт, айт күү, күү!

Корукчу корук көздөсүн,

Көргөндөр мактап «сөз» десин

Атка минип аралап

Көпкөн жигит өтпөсүн.

Айт, айт күү, күү!

Айт, айт күү, күү!

Талкалап буудай тактасын,

Эң асылын тазасын.

Калаадан чыгып жыгылып

Мас жигит үктап жатпасын.

Айт, айт күү, күү!

Айт, айт күү, күү!

Таруулар бышып таранып,

Талыкшып боюн каранып,

Толуп турган кезинде

Таранчы келер кап алыш.

Айт, айт күү, күү!

Айт, айт күү, күү!

Таруунун кыяр сабагын

Шыптырып кетер дандарын

Жакшы кайтар колхоздун

Жаш жандырап тамагын.

Айт, айт күү, күү!

Айт, айт күү, күү!

Коноктор бышып саргарып,

Орот деп качан жарданып,

Бойго жетип түрганда  
Чымчыктар келер чийне алып.

Айт, айт күү, күү!  
Айт, айт күү, күү!

Коноктун кыркар сабагын  
Корукчу жакшы карагын.

Таш үстүндө колхоздун

Гүл өстүрөр тамагын.

Айт, айт күү, күү!  
Айт, айт күү, күү!

Бош эмес бардык аңыздар,  
Төмөндө коон дарбыз бар,  
Бейрөгүн оюп кетпесин  
Карга деген кансыздар.

Айт, айт күү, күү!  
Айт, айт күү, күү!

Колхоздун иши оң болсун,  
Азық-түлүк мол болсун.

Жүгөрүлүү чүйлүктүн

Жүгөрүсү тоо болсун,

Айт, айт күү, күү!  
Айт, айт күү, күү!

Калкымдан бирөө өлбөсүн

Түк жамандык көрбөсүн.

Көп таруулу көлдүктүн

Бозосу ағып көлдөсүн.

Айт, айт күү, күү!  
Айт, айт күү, күү!

Коромжу болбой жакшы өссөң  
Сүйүнчүңө кашка суу?

6/XII 1945

Койсары

## АККАН СУУ

Ай аккан суу, аккан суу,  
Шылдыр мончок таккан суу,  
Сыр дайрадан чоң туруп,  
Сыр аякка баткан суу.

Ай аккан суу, аккан суу,  
Асман кезип шашкан суу,  
Тынч деңизден кең туруп,  
Бир чыныга баткан суу.

Ай аккан суу, аккан суу,  
Ар пендеге жаккан суу,  
Карысы да, жашы да  
Кесирленип чачкан суу.

Ай аккан суу, аккан суу,  
Өмүрдүн көркүн ачкан суу,  
Ошентсе да адамзат  
Бир тыйынга саткан суу.

Ай аккан суу, аккан суу,  
Жок жерден конуш тапкан суу,  
Айбанаттын бардыгы,  
Белинди кесе баскан суу.

Ай аккан суу, аккан суу,  
Жалпы ааламды баккан суу,  
Ошентсе да баркы жок,  
Ар кай жерде жаткан суу.

Ай аккан суу, аккан суу,  
Ичинде болбой таткан суу.  
Өмүрү кең, күнү жок  
Бул аккан суу, кандай суу?

Ай аккан суу бир күнгө  
Суун қургап түбүңдө,  
Акпай калсаң ошондо,  
Түшөр элең көңүлгө.

Чаңкар эле адамзат  
Азар эле адамзат,  
Бир тамчыңа бир уулун  
Сатар эле адамзат.

6/XII 1945

*Койсары*

## КОМБАЙН МААЛЫ

Колхоз сайын, жер сайын,  
Кубаттанткан эл шайын,  
Колхозчулар «комбай» - деп  
Эркелеткен комбайн.

Октоң өткүр тишиңиз,  
Желден жеңил ишиңиз,  
Баатыр сындуу жүзүңүз,  
Көсөм сындуу ишиңиз?

Жайкалды күздүк, жайкалды,  
Сен жүргөн жакка жайпалды.  
Касиетин үшүндай,  
Кантип «сен» деп айталы.

Өзүң оруп, бастырып,  
Келе кап деп шаштырып,  
Өөдө карайт башкарма  
Өкмөткө данын тапшырып.

Өзүң жыйнап кызылдап,  
Чарчап койбайбышылдап,  
Мактанып чабат башкарма  
Өйдө-төмөн тызылдап.

Бригадири бек сүйлөйт,  
Жигиттер ылдам деп сүйлөйт,  
Планды бүтсөк бакыт деп,  
Көпчүлүккө эп сүйлөйт.

Эт семизи комбайга,  
Нандын ағы комбайга,  
Күзгү кымыз комбайга,  
Барлық ырыс комбайга.

Комбайнчы карды ток,  
Көп иштетип, аз ондоп.  
Каада күтүп мостоёт,  
Суроо берсең жооп жок.

Ай өмүр ай, алдамчы,  
Алдамчы түгүл жалганчы,  
Өмүрдүн жаш кезинде  
Механик болуп калсамчы?

Ай жаштык ай, жалганчы,  
Аным калп деп карганчы?  
Калп болбосо - жашымда,  
Штурман<sup>1</sup> болуп алсамчы.

Борборго шондо барсамчы,  
Борсоюп окуп алсамчы.  
Эч болбосо илинсем,  
Тракторго жардамчы.

Ай комбайн, комбайн,  
Жаныңда жүрүп жандайын,

---

<sup>1</sup> Комбайндын штурманы.

Талабыма жетермин,  
Таалайлуу эле маңдайым.

Таптаза кандай бүуданым,  
Семирсе кандай кунаным,  
Сени да ошондой сактасын  
Антпесе жетер убалың.

7/XII 1945  
*Койсары*

### **СУГАТЧЫ**

Сугатчы сугат сугарса,  
Жайылып сусу суналса.  
Суйкая басып жаш сулуу,  
Суусунун берип кубантса.

Бөгөлбөй бөгөт шар акса,  
Эгинге сугат жарашса.  
Эпчил жеңем жарма алыш  
Желбиреп чуркап баратса.

Аптабын ысык ырбатса  
Токтолбой суулар шар акса.  
Көрөгөч келин жарына —  
Көмөчүн берип жыргатса.

Суюлуп жылдыз, ай батса  
Кулагын бууп байлашса.  
Сыр билги кургур таң күтүп,  
Самоорго чайын кайнатса.

Алдына ашын жайнатса  
Багландын майын чайнатса  
Жөн билги алтын ардактап  
Эрине бакыт айлантса.

Сугатчы суунун баатыры  
Сур жибек тиккен чатыры,  
Сугатчынын колунда,  
Турмуштун жыттуу атыры.

7/XII 1945  
*Койсары*

### **ТЕМИН**

Айда темин, теминим,  
Айда алты атым темингин

Абайлатпай чаап кал  
Артка тарткан кежирин.  
Оп майда, майда!  
Оп майда, майда!

Айда темин, теминим,  
Котор аттын кээ бириң,  
Билгизбейли ушул жыл  
Машинаның кемдигин.  
Оп майда, майда!  
Оп майда, майда!

Эмдиги жыл бу маалда  
Молотилка кырманга  
Батпай турған күн болот,  
Согуш бүткөн замана.  
Оп майда, майда!  
Оп майда, майда!

Комбайнам күч берсін,  
Көп түшүмүн күз берсін  
Теминге басып иели  
Арпаның башы түшпөсүн  
Оп майда, майда!  
Оп майда, майда!

Орокчулар күч берсін,  
Орой, орой бүктөсүн.  
Теминге салып иели  
Буудайдың башы түшпөсүн.  
Оп майда, майда!  
Оп майда, майда!

Кызылың кырка тоо болуп,  
Кылкылдаган коо болуп,  
Сенин берген демиңен  
Жарадар кетсін соо болуп.  
Оп майда, майда!  
Оп майда, майда!

Сарғычтың өңү тазарсын,  
Арықтар кубат күч алсын.  
Касиеттүү заманам  
Көркүнө келип жашарсын.  
Оп майда, майда!  
Оп майда, майда!

Теминди салғын кеңелте  
Күн бата элек али эрте,

Планың ашсын эки эсө,  
Кырманыма береке.

Оп майда, майда!  
Оп майда, майда!

7/ XII 1945  
Койсары

### СААНЧЫ ЖЕҢЕ

Сүрөттөй сүйкүм сүзүлгөн, жеңе,  
Көркүнө көзүм түшүргөн, жеңе.  
Ак алма мисал түсүңөн, жеңе,  
Ак куудай айбат түзүлгөн, жеңе.

Алкымың алды бүчүңөн, жеңе,  
Албырткан жанды күчүңөн, жеңе,  
Түндө бир көргөн түшүңөн, жеңе.  
Чака алып баскан жолуңан, жеңе,

Саатта саанын бүтүргөн, жеңе.  
Табакка күйган сүтүңөн, жеңе.  
Калкыңа берген майыңан, жеңе  
Планың ашкан айыңан, жеңе.

Чачпагың учу шырп этет, жеңе,  
Шырп этсе, жүрөк зырп этет, жеңе.  
Зырп эткен жүрөк шааныңан, жеңе,  
Эртелеп сааган сааныңан, жеңе.

7/XII 1945  
Койсары

### ЖАР КӨРҮҮ

Баркыттан кийген балдар ай,  
Башайы көйнөк кыздар ай.  
Эртең күйөө той берет,  
Жар көрөлү

Жар, жар ай.

К ы з д а р :

Күйөө берсе той берер,  
Биз бербейбиз кыздар ай.  
Күйөөнүн жөнүн сурабай  
Кыз бербейбиз

Жар, жар ай.

Ж и г и т т е р :

Күйөөнүн жөнүн сурасаң,

Жыйырма экиде жаш бала ай,  
Сын-сыпатын көргөн жан  
Сын таба албас,  
                  Жар, жар ай.

К ы з д а р :

Жыйырма эки жаш кимде жок,  
Кызык кеп го кыздар ай.  
Өнөрүн айт, күчүн айт  
Сыны кимге  
                  Жар, жар ай.

Ж и г и т т е р :

Ат үстүнөн баратып  
Тыйын эңет кыздар ай.  
Оодарышса он эрди  
Жалгыз жеңет  
                  Жар, жар ай.

К ы з д а р :

Андай өнөр кимде жок,  
Эмгегин айт, балдар ай.  
Оодармактан оодарсын  
Өнөрү кимге  
                  Жар, жар ай.

Ж и г и т т е р :

Үч жүз жетимиш эмгек күн  
Эсеби бар, кыздар ай.  
Жазылбай жаткан дагы да  
Нечени бар  
                  Жар, жар ай.

К ы з д а р :

Үч жүз жетимиш кимде жок,  
Четтен чыгат, балдар ай.  
Кылган ишин дааналап  
Жашыrbай айт,  
                  Жар, жар ай.

Ж и г и т т е р :

Бир гектарын бир чабат  
Саздын чөбүн, кыздар ай.  
Бир гектарын бир орот  
Күздүктөрдүн  
                  Жар, жар ай.

К ы з д а р :

Бир гектарды бир чапса  
Жаман эмес кыздар ай.

Бирок анча макталчу  
Балбан эмес  
Жар, жар ай.

Жигиттер:

Алты кырдын үймөгүн  
Жалгыз үйөт, кыздар ай.  
Муну сүйбөй жаш кыздар  
Кимди сүйөт

Жар, жар ай.

Кыздар:

Алты кырды өзү үйсө.  
Азамат го балдар ай.  
Азаматка алты кыр,  
Аз болотко

Жар, жар ай.

Жигиттер:

Ал гана эмес, айланнат,  
-Комбайнды, кыздар ай.  
Коромжусуз майкандайт  
Буудайыңды

Жар, жар ай.

Кыздар:

Комбайнды айлантса,  
Балажан го кыздар ай.  
Биздин Бүбүш сынчы эле,  
Жараган го

Жар, жар ай.

Жигиттер:

Баланы айтсак ушундай,  
Кызыңар кандай, кыздар ай  
Суроо салып көрөлү  
Айткылачы

Жар, жар ай.

Кыздар:

Мурду бучук, башы таз,  
Кыз беребиз балдар ай.  
Айлыңарга кеткиле  
Кыш беребиз

Жар, жар ай.

Жигиттер:

Бучук эмес, таз эмес,  
Какшыктаба кыздар ай.  
Автобуста жарышып,  
Биз келебиз,  
                          Жар, жар ай.

К ы з д а р :  
Кеп жүйөсүн билбейсин,  
Кейкендеген балдар ай.  
Ушундай жигит жактырган  
Жөн кыз бекен

                          Жар, жар ай.

Ж и г и т т е р :  
Биз жеңилдик силерге  
Сөз жүйөсү, кыздар ай,  
Бир бирине жарашкан  
Жар көрөлү

                          Жар, жар ай.

8/XII 1945

Койсары

## БАШКАРМА

Кызыл чийкил жаш бала,  
Ар өнөргө маш бала.  
Улууга жаман айтпаган,  
Кичүүнү тилдеп какпаган,  
Биздин, биздин башкарма.

Тор ат минген жаш бала,  
Түн уйкусу аз бала.  
Колхозду алга сүрөгөн,  
Планын бүтпөй күлбөгөн,  
Биздин адил башкарма.

Жылкысы кери жайылган,  
Койлору батпай байыган.  
Ыраазы болуп район,  
Кызыл туу келип борбордон,  
Рахмат кетпей айылдан.

Азын көпкө кураган,  
Көбүн көпкө улаган.  
Үйлөргө кымбат мүлк толгон,  
Кечке жуук колхоздон,  
Күмүш түтүн булаган.

Жүдөөнүн жайын сураган,  
Эл жетинсе кубангана

Ошондуктан тилеги он,  
Кечке жуук колхоздон  
Алтын түтүн булаган.

Биздин биздин башкарма,  
Кармаса колу таш жарма.  
Жеткинчектер жыргасын,  
Замана калсын, иш калсын,  
Ушундай адил жаштарга.

8/XII 1945  
*Койсары*

### **УНУТПА**

Унутпа жибек боолуу күштарыңды,  
Кирген сүү, жааган күндөй курч чагыңды,  
Өмүргө бир гана ирет жааралсаң да,  
Өрөпкүп, өргө алкынып учканыңды.

Унутпа, ойноп-күлүп өскөнүңдү,  
Асмандан ырыс көлүн төккөнүңдү,  
Турмушка бир гана ирет жааралсаң да,  
Жаркылдал жарак кармап өткөнүңдү.

Унутпа, кечәэкиңди, эртеңкиңди,  
Ажалды как субөөгө тепкениңди,  
Заманга бир гана ирет жааралсаң да,  
Миң жылга из калтырып кеткениңди.

Унутпа, жылдыз мончок жылдарыңды  
Жылга эрчиp жылтылдаган жыргалыңды,  
Унутсаң өзүмдү унут, бирок дагы,  
Унутпа менден алган ырларыңды.

8/XII 1945  
*Койсары*

### **ЖЫЛКЫЧЫ**

Колумда четин укурук  
Мингеним асоо жулкунуп,  
Жылкычы болсом неге арман,  
Жаштыктын демин учуроп.

Жаштыктын демин учуроп,  
Жараган чалыш кулпунуп,  
Үйрүнөн чыккан күлүктү  
Жагалмай күштай куушуроп.

Жээрде кашка сарала,  
Кызыл, тору, карала,  
Жылкынын көркү эмеспи,  
Жылдыздай жылуу санаага.

Айдасаң кулак жапырып,  
Куландай куюн сапырып,  
Асеми канча жылкынын  
Салтанат сайран калтырып.

Дүбүртү дүрбөп дүңгүрөп,  
Өрөндүн ичи күлдүрөп,  
Каптаган калың кол эмес,  
Андан да сүрү сүрдүүрөөк.

Кыялга куунак кымызы  
Кыял кош кылган кыргызды,  
Кимдин, кимдин жылкысы?  
Бай колхоздун жылкысы.

Жай келсе Арпа көчсөкчү  
Ашүудан аргып өтсөкчү,  
Кең турмуштун койнунда,  
Сага окшоп туйлап өссөкчү.

Ай жылкычы, жылкычы  
Жылкыңыз колхоз жылкысы  
Жылкычы күнү кызыктүү,  
Жыргалда өткөн жай-кышы.

8/XII 1945

Койсары

### КҮН ЧЫГЫШ КҮН БАТЫШТА

Жаралып күн чыгыштан бир адам - асыл, кымбат,  
Маскөөгө сарай курган эң сулуулап, өндүрүп бак.  
Ким десен: ал Ленин, ошо күндөн, ушул күнгө  
Күн чыгыш күн батыштан күлүп чыгат.

8/XII 1945

Койсары

### МАНСАП

Атак, мансап,  
Кайда бассак  
Келе бербес таалайга.  
Жолу саздак,  
Тайгак, таштак  
Турак жайы далайда.

Калыс жанга  
Аман барда  
Конуп кетер бир ирет.  
Өңү жылуу  
Кийми сулую  
Ким экенин ким билет.

Сылап-сыйпап,  
Сынап-сыйлап,  
Жедирет да, ичирет.  
Чыкпай пайдан,  
Куруп сайран  
Сен чоңойсоң кичирет.

Калкка жаккан  
Катуу аккан  
Дайрасы бар жол коёт.  
Андан өтсөң,  
Күч көрсөтсөң,  
Кичирсөң да чоңоёт.

9/XII 1945  
*Койсары*

Ырас болду, бактым, келгениң,  
Кубанды менин элдерим.  
Жаныма батты аябай,  
Кайыры жок шофёрдой,  
Кайкалап өтө бергениң.

9/XII 1945  
*Койсары*

**САБЫР КЫЛ, КУРБУМ, САБЫР КЫЛ**  
(К. Б... ГА)

Сабыр кыл, курбум, сабыр кыл,  
Шаң чыгат шумкар уядан,  
Ал сенин ырыс-таалайың  
Кечиктим деп уялган.

Ар бир кымбат нерсенин -  
Сынығы бар, кеми бар,  
Ар бир учкан нерсенин -  
Токтой турган жери бар.

Ар адамдын турмушта  
Аша турган бели бар;

Ар токтогон нерсенин  
Уча турган жери бар.

9/XII 1945  
Койсары

### КАЛМАК ЧАЙЫ

Каймак кошкон, сүт кошкон,  
Калмак чайдын даамын бил.  
Шекериң бар, балың бар,  
Калмак чайдын даамы бир.

Калмак чайдан кана ичсөң,  
Жашыңа жана түшөрсүң.  
Боюң эрип балкылдап,  
Көйкөлүп көзүң сүзөрсүң.

Калмак чайды кайнаткан  
Колхозчунун аялы.  
Каухардан белем чынысы,  
Жакуттан белем аягы.

9/XII 1945  
Койсары

### КЫТМЫРГА

Кытмырдын ичи кырк кабат,  
Кыркы тең бирдей кырк жамак.  
Кытыраган ташы бар,  
Кыйын болсо бир табак.

Барыңды бардай көрө албайт,  
Баркыңды булгап жамандайт.  
Бактыңа көзү кызырып,  
Өлөйүн деп өлө албайт.

Бириңди бирге ушактайт,  
Билгизбей түрууп тузактайт.  
Бети калың беш эли  
Билмексен болуп жер карайт.

Үйүңө барып чай ичет,  
Сылыккеч сүйлөйт «сиз», «биз» деп.  
Байкабай, сезбей каласың,  
Атыңа кери мингизет.

Кытмырдын кыт, кыт күлкүсү  
Кысталыш жерде күлкүчү.

Күлүмүш болуп жеп салат,  
Адамдын кытмыр түлкүсү.

Ырыңды ыр деп жактырбайт,  
Айтар оюн таптырбайт.  
Колунан келсе кытмырлар,  
Аккан сууны актырбайт.

Кытмырың коркок морт болот,  
Сүйлөсө сөзү чорт болот.  
Шүмүрөйүп тобунан  
Шүмшүк болуп жок болот.

9/XII 1945

*Койсары*

## ҚЫЗЫЛЧА КАЗГАН КЕЛИНЧЕК

- Кызылча казган келинчек,  
Кай жигиттин жарысың?
- Касымкулдуң жарымын.
  
- Жары болсоң жакшы э肯,  
Канча болду түшүмүн?  
-       Айтайын аттан түшкүнүң.
  
- Аттан түшсө мынакей  
Сылық э肯 сөзүңүз.  
-       Эң төмөнү "сегиз жүз.
  
- Сегиз жүз болсо серт э肯,  
Жаңылган э肯 кайран жер.  
-       Меники болду миң центнер.
  
- Бир гектардан миң центнер,  
Мыкты э肯, кана көрөйүн,  
-       Колунуздан өбөйүн.
  
- Колумдун несин өбөсүн,  
Туурук-туурук, капара,  
-       Көңүлү айныр жаш бала.
  
- Сулуулук сыпат кимде жок,  
Бакыттын өңү өзүндөй  
-       Бакыт сенин колунда.

9/XII 1945

*Койсары*

## ЖҮГӨРҮ

Максым десең максымжан,  
Күмүш чачпак жүгөрү  
Нандан таттуу нан кылсан,  
Жибек чачпак жүгөрү.  
Жараган күлүк ат минип,  
Чүйдү карай чүдөдү.

10/XII 1945

Койсары

### БЕШ ЖАШАРГА БЕРБЕЙМИН

Картайган сайын адамзат  
Карылыгын жек көрөт,  
Кайран өмүр өттүң деп  
Санаракап күнүн өткөрөт.

Эскирген сайын адамзат  
Эскилигин жек көрөт,  
Эссиз өмүр өттүң деп  
Өткөнүнө өкүнөт.

Жашаган сайын адамзат  
Жаштық кезин сагынат,  
Аттиң ай минтип калбай деп  
Жаш күнүнө таарынат.

Майышкан сайын адамзат  
Балалыгын сагынат,  
Баягыда минтпей деп  
Өзүнө өзү таарынат.

Мен антпейин, курдаштар,  
Жаштыгым өттү кезинде;  
Заманым тынбай жоо кырып,  
Ок жамынган мезгилде.

Өттү зуулап балалық,  
Заманым баатыр кезинде;  
Алпкаракүш жар ташка  
Таш түлөк тууган мезгилде.

Өмүрүм кетти жыргалда,  
Заманым жигит чагында;  
Шумкарлар жүрдү үстүмдө,  
Кабландар жүрдү алдымда.

Ар жашаган күнүмдүн  
Бир мин күндүк салмагы;

Ар бир өткөн жылымдын  
Бир кылымдай ардагы.

Жан көрбөгөн укмуштун  
Артынан кетип баратам,  
Өлүмдүн бары чын болсо  
Өлүмдү барып таңгалтам.

Жаш улгайып күн өтсө -  
Бекерге өттү дебеймин;  
Отуздан ашкан жашымды  
Беш жашарга бербеймин.

10/XII 1945

*Койсары*

### ТОЛКУТ ДА КАЙРА БАСЫЛАТ

Турмушту өжөр күч дешет,  
Өжөр эмес менимче.  
Андан жумшак нерсе жок  
Күчтүүсүнөн жеңилсе.

Турмушту орой кол дешет,  
Орой эмес менимче.  
Андан сылык нерсе жок,  
Алдуусунан жеңилсе.

Турмушту сараң деп жазат,  
Сараң эмес деп жүрөм.  
Андан өткөн жоомарт жок,  
Артылып турса өзүндөн

Турмушту соргок күч дешет,  
Сүк айланган көзүнөн.  
Андан сыпа нерсе жок -  
Чачылып жатса өзүндөн.

Кыян, бороон, сел дешет  
Кыян эмес, сел эмес.  
Ал бир кубат адамга -  
Тең эмес да, кем эмес.

Ал бир жаздын булуту  
Бүркөлүп кайра ачылган.  
Ал бир күздүн толкуну  
Толкуп кайра басылган.

12/XII 1945

*Койсары*

## СҮЙҮМКУЛДҮН АЙЛЫНДА

Келди Сүйүм, сүйгөн курбум - Сүйүмкүл  
Сүйкүм көңүл сүйүндүргөн көп учур,  
Учуратып Кызыл-Туунун боянан  
Колхоз баба, алтын сузган күзгү утур,  
Төрт күн, беш күн эс алұуга келатып,  
Сүйүм менен көргөндөрүм мына бул:

Түптүз кеткен эки бөлүм калың бак,  
Калың бакта орус, кыргыз эки калк,  
Ирегелеш, босоголош, короолош  
Бир туугандай энчиси бир ынтымак.  
Бир дегеним кыргыз ага мал бакса,  
Орус ата кырманда дан сапырат.

Башкармасы бизге маалим Биялы,  
Бала мүнөз эң жагымдую кыялы,  
Энекелейт картаң орус кемпириң  
Өз уулундай өгөйү жок сыйагы.  
Майрам күнү ырдаган ыр бир болуп,  
Кошулат комуз менен кыягы.

Комуз эмес, ой-пикири санаалаш,  
Там көтөрүп ар бир койгон кирпич, таш;  
Келечектин бейкүт жайы урабас,  
Орун алсын төркүнү бир соңку жаш.  
Үй-жайы эмес, орус, кыргыз элиниң  
Өзүм көрдүм мүрзөлөрү аралаш.

Орус уулу салам айтат кыргызча,  
Алейкум деп алик алат абышка,  
Эч айрылгыс мүнөзү бир дос экен,  
Орус, кыргыз бирин бири табышса,  
Түк бөлүнгүс сапаты артық эл экен,  
Бирге аттанган акыйкатка, намыска.

Кыргыз журту кызын берет оруска,  
Сонун экен булар сөөк болушса,  
Орус эли кызын берет кыргызга,  
Артық экен булар бирге кошулса,  
Турпагы да, таштары да таттуу экен,  
Ар кыл улут бир конушка конушса.

Күн да батты, түн да кетти таралып,  
Үркөр өчүп, үйдүн ичи агарып,  
Көз ирмебей таң аткыча сүйлөштүк  
Черге түнүп, жүрөк кайра жарапып,  
Зүулаган күн, зымыраган турмушту  
Бир башкача жакшы көрүп карадык.

16/XII 1945

Койсары

### «КОМУНИЗМ» КОЛХОЗУНДА

Кыштак калды, кырман жакка бет алдык,  
Темин бастык, «берекелеп» үн салып,  
Кырман кызыл, кылк-кылк этип байтигип,  
Тынч өмүргө чолпон мунар нур тагып;  
Кырк күн дуулап кымыз ичкен уландай  
Куттуу күздүн кубанчына жыргадык.

Аттин өмүр, арман өмүр, көп түрлүү,  
Таалайга чак өлчөмү бар бөлүмдүү;  
Болор элем кырманына корукчу,  
Эгер болсо айтканыма көнүмдүү.  
Ай чын эле болбогондо эмине,  
Колхозчулук кандай кызык көңүлдүү!

Аттин, бактым, баркыт мисал оңсоңчу,  
Жашым жанып он сегизге толсомчу;  
Көңүл ачык, көкүрөк таза соо чактай  
Күздүк айдап, бир күн сыртка консомчу.  
Кызылчанын катуу түбүн жумшарткан  
Жыламыштын жылдыз суусу болсомчу.

16/XII 1945

Койсары

### КӨҢҮЛ КУУНАК

Көңүл күунак, өмүр ынак, жол ыраак,  
Жорго минген жолоочуга даңгырак,  
Кээде бороон, кээде үйөр бетке уруп,  
Сергек жанды бир аз тыным алдырат.

Тыным алып артыбызга көз салсак,  
Көзгө илешпейт, мел-мел этип эки жак,  
Аз өмүрдө канча кыйын жол баскан  
Таң каларлык, таң каларлык адамзат.

17/XII 1945

Койсары

### 1946-ЖЫЛ, 1-ЯНВАРЬ

Бул күндө мен көк атлас Көлдө болдум,  
Куттуктап колун кысып жолдоштордүн,  
Уктабай минут санап түндү күтүп  
Сагындым биринчи айдын келер жолун.

Барактап, ой улантып, китең ачтым,  
Вино ичпей кол кубантып ырлар жаздым,  
Тұнқұ аяз, ачық жылдыз, толкун менен  
Жаңы айды, жаңы жылды күттүкташтым.

17/XII 1945

Койсары

### ЭСКЕРМЕ

Мен турғузбайм эскерсин деп эскерме  
Эскерсин деп эстетерге әч нерсе,  
Кайтпас күнгө калқып кете беремин  
Кайсы күнү тагдырыма кез келсе.

Эркисиз сыйлап, караңғы көр керенин  
Сыртта калар аз болсо да керегим;  
Билбес жанга өспөс менин бийигим,  
Билген жанга өсөр менин тереңим.

Таштан болор, күмдан болор тәшөгүм,  
Аз болсо да сыртта калар сөздөрүм,  
Өлсөм дагы жара тәэп мүрзөмдү  
Буудан болуп тасқак салып өтөрмүн.

17/XII 1945

Койсары

### ТИРҮҮЛҮК

Кеткен кетти, өткөн өттү бирдеймин,  
Кечтим дайра ағымынын миндейин;  
Кемибекен кенч экен го тирүүлүк,  
Кенч дебесем анан аны не дейин?  
Кайдан чыгып, качан келдим бул жерге?  
Жел миндимби, суу миндимби, билбеймин.

Калган калды, бириң көзгө илбеймин,  
Бастың ашuu, тайгак жолдун миндейин,  
Шаан-шөкөт, той экен го тирүүлүк,  
Той дебесем, анан аны не дейин?  
Жашоо чиркин, бир тамшаным нерсе экен,  
Кант жедимби, бал жедимби билбеймин.

17/XII 1945

Койсары

### ИСТРЕБИТЕЛГЕ

(Учкучка)

Сен учкучсун, болгондо да кырааны,  
Канат серпсең, күштән бийик чыгасың.  
Чагылгандай кур дей түшкөн үнүңдө  
Максатыңды же бар, же жок кыласың.

Мен ақынмын, сүрүм менен токтотом  
Сел дайраны, океанды толкуган,  
Ителгиче ташты жара тепсем да  
Өзүмө өзүм ыразы болбой олтурам.

Аз өмүрдө көптү берип калууда  
Биздеги ойдун эң туурасы, ырасы,  
Учкуч курбум әкөөбүзгө баары бир  
Жашоо күндүн узун жана кыскасы.

17/XII 1945

Койсары

## ӨЛГӨН ЖОКСУҢАР

Кечээ жаштык түтүн эле жана элек,  
Жүзүм эле тамчы сүусү тама элек,  
Тагдыр кошуп жолдош кылган түрмүшкә,  
Тамашалуу бир топ, бир топ бала элек.  
Бир топ бала, сен гана да, мен гана?..  
Көп азайдык, жалган айтып не керек.

Көп азайдык, күн батышта жоо жендиңик,  
Жеңиш үчүн тобокел деп жан бердиңик.  
Жылуу үйгө, жумшак сыйлуу төшөккө  
Бир кайрылып, канат серпип келбедиңик.  
Бакыт үчүн муздак жерди күчактап  
Өмүрлүккө чоочун жерди жердедиңик.

17/XII 1945

Койсары

## СЕН АЙТПА

Сен айтпа да, мен үкпайм,  
Эссиз кыздын көпкөнүн,  
Кийсе кийсин жибектин  
Кызыл, сары, көктөрүн.

Менде толгон кийим жок,  
Сыртым бүтүн көңлүм шат.  
Менде таттуу ырлар бар,  
Барлыгынан жаңыраак.

Кимдин кимин көрөбүз,  
Жер үстүндө бар болсок.

Кыйындык жанды чыйратат,  
Бейкорлук муун бошотот.

17/XII 1945

Койсары

### ДАГЫ САГА

Сен жок жерде ак селки  
Кейкөлө басып буралат.  
Көркөмүндө айып жок,  
Көз кандырып суналат.

Сен бар жерде ак селки  
Төмөнсүнөт, жер карайт.  
Акыйкат сүйгөн ар адам,  
Ошентсин деп дабалайт.

Кылчактасын, кызарсын,  
Алдынан тосуп бара бер.  
Бетиндеги уятын  
Тарта түшсүн кара жер.

17/XII 1945

Койсары

### МЕН БУЛ ЖАКТА ЖҮРГӨНДӨ

Мен бул жакта жүргөндө  
Эстер бекен курбулар?  
Эстесе эстер бир күнгө,  
Бирок бир жыл үнүтар.

Неге антишет, билбеймин,  
Унутчак күндөн кайсы опо?  
Унутсаң үнүт, таарынбайм  
Ырым жокто, мен жокто.

Көзүм барда, курбулар,  
Эстегиле, антпеңер,  
Жүз жыл бизге энчи эмес,  
Унутушар кез келер.

18/XII 1945

Койсары

### СЕНИН ПОЭМАҢ

Сен десем, сен дегендин баары сенсинг,  
Сен калыс, сен адилет, тегиз - теңсинг,

Эр жигит мээнет менен тапкан мүлкүн  
Түбөлүк сактатууга сага берсин.

Сөзүң чын, жолуң туура, молсун, кеңсинаң,  
Шертиң ак, ошондуктан ыйык элсинаң.  
Азамат, тапкан байлык, мурастарын,  
Ар убак сактатууга сага берсин.

Бул ырлар менин ырым, сенин ырың,  
Мөмөсү биз жашаган жакшы жылдын.  
Бүгүнкү менден алган поэманды  
Эскиртпей, эртеңкиңе сунуш кылгын.

18/XII 1945

Койсары

### ҚЫРГЫЗ КӨЛҮ

Ысык-Көл - кыргыз көлү кылкылдаган,  
Кыз-келин кылаасында шыңкылдаган.  
Кылымдар колдон түшкөн маржан болуп,  
Көрүнбөй тереңинде жылтылдаган.

Ысык-Көл - кыргыз көлү шарпылдаган,  
Көркүнө көктөн башка тартынбаган,  
Замандар кербенчидей чубап өтүп  
Чарчаса саясында салкындаган.

Ысык-Көл - күрдөлдүү көл күрпүлдөгөн,  
Көркүнө көктөн башка сүртүнбөгөн;  
Көк түсү таалай көркү, ырыс көркү,  
Толкуса толкундары түркүмдөгөн.

Көзү курч, көкүрөгү бек уландары,  
Пейли кең, берешен кол адамдары,  
Ысык-Көл, касиетинен айланайын,  
Сыйла, сүй бакыт берген замананы.

19/XII 1945

Койсары

### ДҮЙНӨ ЖУЗУ ТЫНЧ АЛСЫН

Карап турсаң дүйнөнү  
Уйгу-түйгү тунарат,  
Анын сүрдүү иреңи  
Кызарат да кумсарат.

Жоругу жаман тентек ок,  
Кээ бир жерден чуу этет.  
Казатка көнгөн жаш жүрөк  
Коркпосо да шүү этет.

Согуштун жели сокпосун,  
Дүйнө жүзү тынч алсын.  
Тынчтык үчүн өлгөндөр  
Жайлуу жатып уктасын.

19/XII 1945  
*Койсары*

### **ОРУС КАЛКЫТ - ТУУГАНЫМ**

Орус калкым - тууганым,  
Кыялыңды жактырам.  
Кара нөшөр түндө да  
Жарық күнсүң ачылган.

Мээ кайнаган ысыкта  
Пейлиң жайлоо салкындуу.  
Жүрөк тоңгон суукта  
Жылуу жазсың жаркындуу.

Боорукерсин атамдай,  
Марттыгың май майрамдай  
Каадаңда такыр кайги жок,  
Мичуриндин багындай.

Эпкиндең баскан кадамың  
Камбаркандың күүндөй.  
Өмүрүң куунак ар убак  
Жаңы жылдың түнүндөй.

Үлдамдыгың куландай,  
Үкчамдыгың тайбастай,  
Баатырдыгың бүркүттөй,  
Өткүрлүгүң албарстай.

Ысык-Көлдөй тереңсін,  
Каркырадай кененсін,  
Кандай душман келсе да  
Кайратың менен жеңесін.

19/XII 1945  
*Койсары*

### **ЫСЫК-КӨЛ – НЕВА СУУНУН СҮЙГӨН ЖАРЫ**

Ысык-Көл - Нева суунун сүйгөн жары,  
Жактырып сүйгөн кызы алыстагы,  
Кыял мас, кыз-күйөөнүн кубатындай,  
Экөөнүн желден чыккан дабыштары.

Нева суу, кубаттуу суу, шары катуу,  
Жүзүндө эр сүрү бар салтанаттуу;  
Ысык-Көл туптунук көл, кыз мүнөздүү  
Койнунда өмүрү бар, шириң - таттуу.

Түн кезип эки ашык жар сайран қылат,  
Бир бириң бийиктикке алып чыгат,  
Ай батып, таңкы шоола тарааларда  
Бири түз, бири көккө сапырылат.

20/XII 1945

Койсары

## ЖИБЕК КИЙГЕН ЭРКЕ КЫЗ

Жамғыр жаады, жамғыр жаады шатырап,  
Күп күркүрөп, чарт-чурт этип чатырап,  
Шүү-шүү эткен легковойдун бооруна  
Балчык тийип, жамғыр суусу чачырап.

Жибек көйнөк сулуучу кыз энтелейт;  
Жамғыр кантсин, жаба куюп эркелейт.  
«Ай булганды, ай бузулду көйнөгүм,  
Жайдын жааны жаабай койсо эмне?!» дейт.

Тоо алдында колхозчу ата кубанат,  
Жай болуту үстү-үстүнө куралат,  
«Дан көбөйүп, эрке кызым күлпүруп,  
Жибек көйнөк кийсе экен» - деп, суранат.

20/XII 1945

Койсары

## КАТЫҢДЫ КӨЛГӨ ТАШТАДЫМ

Катыңды алдым, бирок ичин ачпадым,  
Окубадым, кайра жооп жазбадым.  
Билем, билем, сенин жазган сөздөрүң,  
Ошондуктан көлгө жыртып таштадым.

Бергин дедин, алты сабак ыр бердим,  
Алты сап ыр, ардак ыры миндердин.  
Бир сөз айтпай жерди тиктеп тим болдуң,  
Сенин антер кыялыңды билбедим.

Ошондуктан, курбум сага таарынам,  
Кайраттанам, кайра канат кагынам,  
Көзүм барда «дурус» деген сөз укпай,  
Көзүм жокто «сонунуңду» не кылам?..

20/XII 1945

Койсары

## БИРГЕ ЖҮРДҮК

Бирге жүрдүк бирге жайлап, бир айлап,  
Кайык минсек сен олтуруп, мен айдал,  
Мен арчадай жаш эсебин билгизбей,  
Сен кайыңдай жаңы гана бұр байлап.

Уялбадым, тартынчактық кылбадым,  
Шек билгизип, атыңды атап ырдадым.  
Тик карабай чырайыма, тұсумө,  
Сен уялып жерди карап кызардың...

Кетпейт, кетпейт ал уяттың кызылы,  
Мына ошондо ашыктықтың кызығы.  
Кубартпаса, бозортпосо кокустан  
Фрунзенин аттабы курч ысығы.

21/XII 1945

Койсары

## ЗАМАНДЫН ЖОЛУ УЛУК ЖОЛ

Замандын жолу улук жол,  
Улук жолун сыйлап өт.  
Замандын жолу кутман жол,  
Касиетин сыйлап өт.

Кабак чытпай күлүп өт,  
Өмүрүң ачық, жаркырак.  
Замандын бир жак канатын  
Көтөрүп учкун аркырап.

Уу ичсе, сен да уу ичкин,  
Таттуу болор өмүрүң,  
Кан кечсе, сен да кан кечкин,  
Ачық болор көңүлүң.

21/XII 1945

Койсары

## СҮЙДҮМ СЕНИ

Сүйдүм сени, көзүм түштү көркүңө,  
Бир күндө эмес, бирге жүргөн көп күндө.  
Мындаң иштен үнүт калган жанымды  
Салдың кайра махаббаттың өртүнө.  
Эгер шоолам, мени аясаң азыраак;  
Сүйбө мени, мага бетиң өптүрбө.

Сүйдүм сени, сүйүү эрки бар чакта,  
Азга жетпей, көптөн куру калсак да.  
Алда качан үнүт калган нерсени  
Алек кылышп, алсыратып чарчатпа.  
Эгер күнүм, мени аясан азыраак:  
Жакыннатпа жаш колунду карматпа.

Түшүн эркем мааниси бар булардын,  
Неге сенден сүйбөгүн деп сурандым?  
Эгер сүйсөң: көргө башым кирсе да,  
Кол алдыңа күлдүк уруп турармын.  
Ошондуктан сүйбө дедим жалынып,  
Сүйүп калсан кимге менин үбалым?

21/XII 1945  
*Койсары*

## УЯҢ КЕЛИН

Кой, кара көз уялба,  
Той күтүнгөн үйгө кир.  
Оң бутунан аксаган  
Тигил сенин эриндер.

Кой, Барчагүл уялба,  
Жөн киши эмес сүйгөнүң.  
Сынык канат барчыны  
Тынчтык баскан дүйнөнүн.

Эр билеги эшилет.  
Тулпар ташка сүрдүгөт,  
Кармаштан кайткан азамат  
Бизден канча сүрдүүрөөк.

21/XII 1945  
*Койсары*

## АЙ, АЙ, ТАК, ТАК БУУРУЛ АТ

Тизгин учу диркиреп,  
Мингеним кайда суурулат?  
Тилимди ал, сүйүү жеткирбейт  
Ай, ай, так, так, буурул ат.

Оозунан көбүк чачырап,  
Мингеним кайда жулунат?  
Баары бир жаштык жеткирбейт  
Ай, ай, так, так, буурул ат.

Соорунан тери тамчылап,  
Кайда учат күлүк зүулдап?

Карматпайт кыт, кыт күлгөн күн  
Ай, ай, так, так, буурул ат.

Мен кой дедим болбодун,  
Көзүмдү ачтым бир убак,  
Алдыңда дайра кечме суу  
Ай, ай, так, так, буурул ат.

21/XII 1945

*Койсары*

### **КАЧСА БАКЫТ**

Кайкып чыгып колго тийген энчиiden,  
Качса бакыт карматпайт го дечү элем,  
Кара кемсел, атлас көйнөк сулуудай.  
Каада кылып жандатпайт го дечү элем.

Кесир кылып колго келген энчиiden,  
Кетсе бакыт ай келбейт го дечү элем.  
Үйү таза, эри жакшы сулуудай  
Колум сунсам кол бербейт го дечү элем.

Жок бекер кеп, кайра келди таалайым,  
Таалайымды барып таап алайын,  
Жалаң бакыт, жалаң ырыс төгүлөт,  
Бир карасаң кеменгөрдин маңдайын.

21/XII 1945

*Койсары*

### **СҮЙӨМ ДЕСЕҢ**

Сүйөм десең мени сүй,  
Кадырың билер курагым.  
Көрүнбөй калды бүлбүлдөп,  
Ууз талдай убагым.

Менин бакчам алыста,  
Кантип келер экенсиң?  
«Виллисбайга» олтуруп  
Отуз жыл куусаң жетесиң.

Менин үйүм түпкүрдө,  
Кантип келер экенсиң?  
«Лавочкинге» олтуруп  
Отуз жыл учсаң жетесиң.

Менин короом капкайда,  
Кантип келер экенсиң?

Корабль минип, көл менен  
Отуз жыл жүрсөң жетесиң.

Сүйөм десең мени сүй,  
Кадырың билер курагым,  
Алыста калды бұлбұлдеп  
Уүз талдай убагым.

22/XII 1945

Койсары

## СҮЙҮҮ КЫЯЛ

Сүйүү деген: келбет эмес, көрк эмес,  
Өлчөөсү жок, аз эмес да, көп эмес.  
Арбыныраак ысыгынан суугу  
Толкун эмес, бороон эмес, өрт эмес.

Мүнөзү жел, тең жүрө албайт, бөлүнөт,  
Жүрөгү суу, көңүл калат, төгүлөт.  
Сүйүү деген: арзан, кымбат баасы жок,  
Тек гана бир кыял нерсе көрүнөт.

22/XII 1945

Койсары

## МЕН ӨТПӨДҮМ

Түрмүшта мен өтпөдүм, өмүрүм өттү,  
Бул күндүн касиетин билбегенмин.  
Кубулуп күзгү түшкөн курмага окшоп,  
Шагымдан өргө түшүп кала бердим.

Түрмүшта мен өтпөдүм, өмүрүм өттү,  
Мен ага жолдош болуп эрчиp келдим,  
Кезинде кышкы кирген буура болуп,  
Кезинде бото болуп эңгиредим.

Танбадым, тузун таттым, сүтүн эмдим,  
Мен аны ата дедим, эне дедим.  
Десем да жылуу күнгө жарық болуп,  
Балапан күкүк болуп кала бердим.

Өтсө өтсүн, өткөн өмүр өтө берсин,  
Замандын жыргалына буулап алдым  
Кубандым эки-үч сабак ыр жазганга  
Ал эмес, андаганга, мен алдадым.

25/XII 1945

Койсары

## БЕЛГИЛЕР

Бой тартпагын, боз жигит,  
Сүйгүнүн жолу көп түрлүү;  
«Агайлап» калса жаш селки  
Сени сөзсүз сүйгөнү.

Эң айлакер, эң кылдат,  
Анын ысык жүрөгү;  
Уялыш калса жаш селки  
Буда сени сүйгөнү.

Көбү жалган, жасалма,  
Анын кылт, күлт жүргөнү  
Жамандап калса жаш селки  
Ал да сени сүйгөнү.

26/XII 1945  
Койсары

## ФРУНЗЕ

Фрунзе, учкан уям, сүйгөн калаам,  
Көп жүрдүк, ойноп, күлүп эсен-аман,  
Эч качан жакшы элесинэ эстен кетпейт,  
Кашка суу, жашыл бакчаң, салкын абаң.

Фрунзе, сүйгөн шаарым, сүйгөн калаам,  
Жаш күнүм, балалыгым сенде калган.  
Турмуштун эң ысыгын сага берип,  
Бөлүнүп бир өзүндөн кайда барам!

Жок барбайм, андай сөзгө көңүл салбайм,  
Күн бүтүп, картайганча сени жандайм,  
Айрылсам курдашымдан айрылармын,  
Бирок да бир өзүндөн айрыла албайм.

Боз түшкөн ысыгың бар, суугүң бар,  
Жаанчыл, салкының бар, жылууң бар.  
Бирок да ысыгың таарынтачуу  
Бах чиркин, жаз, күз деген сулуун бар.

Эсимде: биз жаш кезде чаңдак элең,  
Түнт элең, уйкучу элең, укпас керең.  
Мен калдым, жаш улгайды, сен жашардың  
Карайсың менин уялтып көркүң менен.

Тар элең, таштак элең такыр элең,  
Киргил суу шылдырлаган арык менен.  
Мен өстүм, жаш көбөйдү, сен көгөрдүң,  
Жашымды, көгөртсүн деп сага бергем.

Эскирттим, далай, далай кейнөк жырттым,  
Жаңырды, улам кайра сенин сыртың.  
Жаракөр Москванин кыздарындай,  
Порумун, сырткы көркүң, коюн жытың.

Көчөндү мелтиреген асфальт басты,  
Айдан ак «Аламұдүн» жарық чачты.  
Заңғырап бийик, бийик катар үйлөр,  
Келгин деп жаш муунга эшик ачты.

Түшкө окшоп Фрунзенин эски доору,  
Уландар кыт-кыт күлгөн жомок болду,  
Кыргыздын Фрунзе аттуу сонун шаарын,  
Көтөргөн эң биринчи орус колу.

О кайда, кайда калды эски доору  
Биз эми жаңы өмүрдүн коноктору.  
Бактагы конур ырды, сулуу бийди,  
Ойноткон эң биринчи орус колу.

Курдаштар, унутпайлыш бил ошону,  
Сыйлайлыш бир замандаш жолдошторду,  
Жазгын деп, мага минтип ыр жаздырган,  
Чынында эң биринчи орус колу.

Эн сонун биздин күндүн дагы ар жагы,  
Биз эски, балдар жаңы, шаар жаңы.  
Жашарткан жакшылыктын суусун куюп,  
Фрунзе мекенимдин бала шаары.

Фрунзе өскөн шаарым, сүйгөн калаам,  
Сагынсам атыңды атап канаттанам.  
Күрдөлдүү беш жылдыктын сапарына.  
Сен менен кол кармашып бирге барам.

Фрунзе, учкан уям, сүйгөн калаам,  
Көп жүрдүк, ойнол күлүп эсен-аман.  
Эч качан жакшы элесиң эстен кетпейт:  
Кашка суу, жашыл бакчаң, салкын абаң.

30/XII 1945  
Койсары

### 1945-ЖЫЛ, 31-ДЕКАБРЬ

Кош сентябрь, кош ноябрь айлары,  
Өткөн жылдын кооз июнь, майлары.  
Адам уулу күштән чебер келтирип,  
Бакыт күнгө уя салган .кайлары.

Кош сентябрь, кош апрель айлары,  
Жыл жаңырып, жаңы жылга айланды.  
Келген жылдын келинчеги март болуп,  
Кенен болсун, кымыз, жуурат, айраны.

Кош март айы, келгин күштүн сайраны,  
Кош өткөндүн кенен өзөн, сайлары.  
Келген жылдын колуктусу март болуп,  
Арбын болсун таң-тамаша майрамы.

Көктө булут жаңыланып бөлүнөт,  
Эл таалайы жылдыз болуп төгүлөт.  
Быйылкы жыл адамзаттын айлына,  
Табак, табак май берчүүдөй көрүнөт.

Жерде тоолор, жаңыланып бөлүнөт,  
Калк ырлары чолпон болуп төгүлөт.  
Быйылкы жыл, токтоо мүнөз журтуна,  
Шайы көйнөк кийинтчүүдөй көрүнөт.

Шылдыр, шылдыр, шылдыр аккан суулары,  
Тар капчыгай өтөктөрдөн куралды.  
Быйылкы жыл кирип келип эшиктен,  
Эмнең жетпейт, чыгып ал деп сурады.

Шаңгыр-шуңгур, шаңгыраган чуулары,  
Жамы журттун жайдары ачык убагы.  
Быйылкы жыл, терезени каккылап,  
Жыргалдуумун, багып ал деп суранды.

Бөбөктөрдүн бешиктерин терметти,  
Карылардын кабактарын желдентти.  
Жаңы жылдан «атың ким?» деп сурасам,  
Атым «Арзан», атам «Дөөлөт» деп кетти.

Келсе келсин, мындай жылдар көп келсин,  
Тагдыр аке мындай жылдан көп берсин.  
Совет эли жыл жыргалын таткылап,  
Турмуш даамын ачуу, кычкыл дебесин.

Келсе келсин, мындай жылдар көп келсин,  
Суарым аз: эки сабак ыр берсин.  
Мындан башка кандай олжо ақынга?  
Мен турмушка, сараң ач көз эмесмин.

Мен турмушка, сараң ач көз эмесмин,  
Өктө кылышпай ай, аз бердин дебесмин.  
Байлык, үй-жай, ден соолуктан ардактуу  
Мага берсе эки сабак ыр берсин.

Кел жаңы жыл, үйүм таза келип кир,  
Мени тааны, ким экеним жакшы бил.  
Мен өлбөйүн миллион жолу айланып,  
Кайра келсин ыр жаздырган декабрь.

31/XII 1945

*Койсары*

### **ЖОК, АЛ МАЯК ЭМЕС**

Жок, сүйгөнүм маяк эмес, ал жылдыз,  
Меники эмес, сенин жарық жылдызың,  
Акыйкаттын асманынан өчө элек,  
Кол тие элек, махабатың, ырысың.

Ал беркиси, жылдыз эмес, ал маяк,  
Жаңылбагын, алданбагын, карагын,  
Маяк мөнмин, түндө сени сүйөм да,  
Күндүзүндө желп деп өчүп каламын.

Өчсөм жанам, күйөм, сөнөм, өзгөрбөйм.  
Бирок сени көктөн тартып аламын,  
Жалган айтып сүйөм деген сөзүмө  
Жаштық кылып түбөлүккө алдандың.

1945

*Койсары*

### **ЖАЗГЫ СУУ**

Ай, жазғы суу, баладай  
Күлүшүңөн жан-жана,  
Муз ағызып, кар бузган  
Жүрүшүңөн жан-жана.

Кыш ызгарын боюңан  
Күлүшүңөн жан-жана,  
Кара булут кабагын  
Сүрүшүңөн жан-жана.

Жаш баладай жарк этип  
Күлүшүңөн жан-жана,  
Шылдыраган кашка суу -  
Күмүшүңөн жан-жана.

1945

*Койсары*

## ЖҮЙӨЛҮҮ СӨЗ

Кейибе, ыза болбо, эстүү курбум,  
Курбуңдун жүйөлүг айткан сөзүн үккүн,  
Эч качан кадырыңа жете сүйбөйт,  
Эрки ошол, адаты ошол жаш сулуунун.

Сапаты сенден төмөн кем жаралса,  
Өзүңдөй ар нерсеге тар караса,  
Ушакчыл, сараң, катуу, орой келсе,  
Ал сенден жагымдуурак алда канча.

Туура айтат, эгер сени сүйбөйм десе,  
Мен дагы сүйбөс элем, колдон келсе,  
Бирок да билбей калам, сүйүп калам,  
Себеби: сүйүү деген эссиз нерсе.

1945

## ДҮНҮЙӨ

Кармасам деп кылтак салып үйүмө,  
Карайм, карайм келеби деп күнүгө.  
Мага алданып эс ала кет бир минут  
Алдың кызық, артың өкүнүч дүнүйө!

1945

## РАКЫЯ

Ракыя, ай Ракынтай, жүгүр бери,  
Калаадан мен сага айткан абаң келди.  
Дейт энем мени карап, таанып жүргүн  
Үйгө гүл, бүлөгө көрк берекемди.

Бакчада ойноп жүргөн жемиш терип,  
Көнө элек балапандай чоочун жерлик.  
Ракыя өз боорумдай имерилет  
Улактай так секирип чуркап келип.

Көтөрөм алдыма алам эркелетем,  
Сурасам орусча аты Ракита экен,  
Түз буйруп түбөлүккө бизге келген  
Бул жетим,- Ленинград жетиминен.

1945

## КЫРГЫЗСТАН

Кыргызстан - жашыл жери, жашыл бакча жергеси,  
Жайыт төрү, дан талаасы, сан байлыктын энеси.  
Кен казнасы, көл сулуусу, тунук суунун атасы,  
Ак пейилдин, мартчылыштын, ырыссынын кемеси.

Кыргызстан - соолук айлы, таланттардын эшиги,  
Түнүк акыл, чебер колдун түгөнбөгөн кесиби...  
Заманына, өз калкына ой-пикири санаалаш,  
Кыргызстан ыр калаасы, ыракаттын бешиги.

3/I 1946

*Кайсары*

### **КОЛХОЗ БАКЧАСЫ**

- Эй колхоздүн бакчасы,  
Бай бакчаңда эмнен бар!
  - Алма менен өрүк бар,  
Анар менен жийде бар.
- 
- Андан башка эмнең бар,
  - Каламы чебер акын бар.
  - Ал акындын неси бар?
  - Эки өмүр, эки жазы бар:  
Бириң өзүм жашайм дейт,  
Бириң ырым жашайт дейт.

3/I 1946

*Кайсары*

### **САБИРА**

Келсем келем, келбесем жок, Сабира!  
Келбеди деп көңүлүңө кир жыйба.  
Кереметтүү келечекке кубанып,  
Кеңдигине көз салалы бир сыйра.

Кайтсам кайтам, кайтпасам жок, Сабира!  
Кайтпады деп кабак чытып мүң жыйба.  
Касиеттүү келечекке кубанып,  
Мен учайын, учар жерим бир кыйла.

### **КАМБАРАЛЫ**

- Камбаралы,  
Камбаралы,  
Жүр жумушка баралы!  
Күздүк жердин көбү жатат,  
Баарын айдал салалы.
- 
- Камбаралы,  
Камбаралы,  
Бол жумушка баралы!  
Кечигүүнү жаман көрөт,  
Колхозчунун заманы.

30/X 1946  
Чолпон-Ата

## МОЛДОКУЛДУН ҮЙУ

Молдокул ким?  
Менин досум, жолдошум,  
Жалкоосу эмес, ударниги колхоздун.  
Жайкы мээнет, күзгү күчкө былк этпей  
Жан киргизген жагалдантып жаз кошун.

Молдокул ким?  
Менин курбум, курбалым,  
Менин боорум, тилектешим, тууганым.  
Ала кылбай, чаңқап турган эгинге  
Тегиз бурган Жыламыштын сууларын.

Жол үстүндө жаңы салган тамы бар,  
Дал өзүндөй жакшы ударник жары бар.  
Көктө жылдыз тегиз мейман болсо да  
Түгөнбөөчү эмгекке алган наны бар.

30/X 1946  
Чолпон-Ата

## ТИЛЕК

Кышты сезбей, кыштак болсо турганың,  
Нелер келип, нелер түшпөйт санаага?  
Ойлоп турсам бир замандаш калкымдың  
Баары секет, барлыгы алтын, садага.

Күнү кыска, түбү терең түндөрдө,  
Нелер келип, нелер кетпейт санаага?  
Ойлоп турсам бир доордош калкымдың  
Барлыгы эне, барлыгы ини, баары ага.

Жүрөк оору, өпкө оорунун дарты үчүн,  
Мүрөк сүусу сатылса эгер базарда:  
Канча алсыз, канча оорулуу болсом да,  
Өзүм албай, ал дээр элем аларга.

Күздө бышкан алма, жүзүм сыйктуу,  
Баланын күнү сатылыш турса базарда,  
Оорубасын, узак өмүр сүрсүн деп,  
Өзүм албай ал дээр элем аларга.

Неге десен бир башкача кымбат эл,  
Жаратылган биздин ушул заманга,  
Ошондуктан баарын сүйөм кадырлайм,  
Баары секет, барлыгы алтын садага.

**31/X 1946**

*Чолпон-Ата*

### **ТОЛКУН ЭМЕС, АЛ АК КҮҮ**

Күздүн күнү көк көңүлсүз, көл сулүү.  
Калаа суук, бирок бул жер жыпжылуу.  
Коркпо менин кайык минген жолдошум,  
Тээ агарган толкун эмес, ал ак күү.

Кыштын күнү талаа көркүз, көк сулүү,  
Ток пейилдүү кыштактар бар жыпжылуу.  
Жымжырт жаткан биздин өмүр ушул көл,  
Толкун эмес, толкун эмес ал ак күү.

**30/X 1946**

*Чолпон-Ата*

### **БРИГАДИРДИН КЫЯЛЫ**

Закым салып, жай чилдеси саратан,  
Боз бозоруп, сайлар кургап, жолдор чаң.  
Уулу өлгөндөй убайымдуу, капалуу  
Бригадир Бегимаалы таятам.

Ошол мезгил Сан-Таш жактан жел согуп,  
Ала булут ар кай жактан торолуп,  
Нөшөрлөнгөн жамгыр жаады тынымсыз  
Майда арыкка майда-майда сел болуп.

Бригадир чаап тушту үйүнө,  
Эт сал деди аялына сүйүнө,  
Жамгыр байлык, жамгыр дөөлөт, казына  
Мунум калппы айланайын дүнүйө.

Дейт да күлөт мага карап жылмаят,  
Ал кайгырган эл энеси жерди аяп,  
Адамзатка марттык эмей эмине,  
Кандай күчтүү, кандай сулүү табият.

**31/X 1946**

*Чолпон-Ата*

### **ЗВЕНОБОЙ ЗЫЙНАТЖАН**

Звеновой, ударниккан Зыйнатжан,  
Дайныңды угуп издеп келдим ыраактан.  
Кыз урматтуу, кыздай кымбат ишинди  
Суу болгондо сурал билдим мураптан.

Эгер, Зыйнат, терең ойлоп, текшерсөң:  
Сулуулук да. адамдық да эмгектен!  
Биздин күндүн абийир, намыс ырысы:  
Сенин ушул көңүлдү ачкан шаропкең!

Өзүң кара, колуң бекем болсо да,  
Кийген киймиң нечен түргө оңсо да,  
Бул колхозго мурасталган ак ишин,  
Бир шаардан, бир деңизден кымбат баа.

**31/X 1946**

*Чолпон-Ата*

## АТАМА ОСУЯТ

Уурдал алган, кымтып алган жук болбойт,  
Андайлардын карды тойбойт, иши оңбойт.  
Көп энчиси: оюн кылар нерсе эмес,  
Көрбөсөм да, көрсөтпөстү соо койбойт.

Өнсүн даны, аксын суусу, булагы,  
Бизди уялтпай ашып турсун планы.  
Өзүң жеген: өрүк, жаңгак, мейиздей  
Колхозду да шириң, таттуу кылалы.

Түшүн ата, колхоз деген касиет,  
Колхоз күчү адал эмгек ,ак ниет,  
Таза жүрсөң арамдыкка булганбай  
Байлык бакыт өзү келип баш иет.

**31/X 1946**

*Чолпон-Ата*

## ЖЕТИГЕН

Жерде жаш кыз, көктө жылдыз жетиген,  
Кел жерге түш чексиз көктүн четинен,  
Биздин колхоз бүгүн улуу той берет,  
Жүр, алпарам эгер мени ээрчисең.

Куйрук берем, чучук берем, май берем,  
Күлүк берем, буудан берем, тай берем.  
Таттуу шарап, күчтүү арак ичебиз,  
Сенин кайның колхоз деген эл менен.

**1/XI 1946**

*Чолпон-Ата*

## **КӨЛҮМЕ**

Көргөн сайын көркөмдүгүң жаңырган.  
Көңүүм тойбойт көрүп өтпөй жаныңдан.  
Көз жетпеген көктүгүңдүн үстүндө  
Көбүктөнгөн толкунуңду сагынам.

Сүйөм көлүм, ысык сүйөм жарымдан,  
Сүйөм сени жаш балалық чагымдан.  
Жангаг жыргал тынчтыгына кошумча,  
Күнөөсү жок толкунуңду сагынам.

*1/XI 1946  
Чолпон-Ата*

## **ТАҢ КАЛУУ**

Кызылча эмне? Аккан каны түрмуштун,  
Эң өжөрү, эң кыйыны жумуштун,  
Андай болсо Кайназардын келини -  
Миң центнерден түшүм алды деп уктум.

Миң деген сөз айтылбасын кур бекер,  
Буга теңсиз эч бир баатыр, эч бир эр,  
Эрдин эри барып тартып алмайын  
Карыз бербейт, кара мұртөз кара жер.

Бул жакшы аял, эң этибер жолдо экен,  
Кылдат, чебер таалими бар колдо экен,  
Биздин күндүн ушул укмуш адамы  
Кандай күлүп, кандай уктайт болду экен?

*1/XI 1946  
Чолпон-Ата*

## **ЖОГОТУУ**

Эгер сүйсөң өз жаныңдай колхозду,  
Колхоз болор көп-көп достуу, жолдоштуу.  
Бул замандын сен бир башка кишиси,  
Жоругуңдан жоготулсун жоготуу.

Эгер сүйсөң, ардактасаң колхозду,  
Колхоз болор сендей жакшы жолдоштуу,  
Аккан кирсин, кирген кайра акпасын,  
Жоготулсун, жолобосун жоготуу.

Тоо алды бак, бак четинде ак кыштак,  
Бүгүн майрам, колхоз улак тарттырат,  
Ударнигин уурдал ала качайын,  
Акырын чап, ай, ай, так, так, буурул ат.

Жибек менен, баркыт менен сулуулап,  
Урмат кылып, кадыр кылып улуулап,  
Үч мертебе маңдайынан сүйөйүн,  
Акырын чап, ай, ай, так, так, буурул ат.

1/XI 1946  
Чолпон-Ата

### ГРУНЬЯ САВЕЛЬЕВНАГА<sup>1</sup>

Далай таттуу даам жедим колундан,  
Кем көрбөдүң өз бир тууган боорундан.  
«Начар экен бат оңолсун бала» деп,  
Шашып турдуң чала үйкулув ордуңдан.

Ырлар жаздым, кээде сыйып, кээде ондолоп,  
Бала өстүргөн жаш атадай көңүлүм ток.  
«Азгын экен, кантер экен бала» деп,  
Сен үшкүрдүң күн кыскасын болжолдоп.

Март да кетти, апрель, май жакындап,  
Көктө турна, көлдө каздар каркылдап.  
Күнүң бүттү, кайтар мезгил болду деп,  
Кош ат келди үй жанына жакындап.

Мени акырын, «аман бол» - деп узаттың,  
Көзүн карап өзүм минген боз аттын.  
Колумду алып ылдый карай бергенде,  
Мөлт, мөлт акты тоголонуп көз жашың.

Алыс кеттим, бармын, өлүү эмесмин,  
Мен барбасмын, сен да мага келбессин...  
Жан боорумдай көңүлүмдө көз жашың,  
Ата-энемден көз жаш көргөн эмесмин.

2/XI 1946  
Чолпон-Ата

### КУРБУМА КАТ

Келдим курбум, келгениме жарым ай,  
Жарым айдын чайын ичмек бир далай,  
Мени менен кошо ээрчишип кыш келди  
Кала берди Фрунзеде жылуу жай.

---

1. Грунья Савельевна – Алыкул Осмоновдун Токмоктогу детдомдо турган кезиндеги тарбиячысы өз энесиндей болуп калган адам.

Мен бул жакта ти्रүү бармын аманмын,  
Боюндамын сулуу Чолпон-Атанын,  
Атымды айтып, атын сурал таанышып,  
Сыйын көрүп мындағы ини, аганын.

Мен келбедим байлык издең бул жакка,  
Байлык - колхоз, кайсы жерде турсак да,  
Келдим мында, баатыр жигит, ыр үчүн,  
Кыш мезгилде жаздай кызмат кылмакка.

Поэзия - бул адамдын жаны экен,  
Күн өтсө да, өчпөй турган шамы экен,  
Өмүр, турмуш картайса да аргасыз  
Поэзия - улам кайра жаңы экен.

Ал жаңылық кубатынан акындын,  
Жаза билсек биздин күндүн баатырын,  
Колхоз нанын, жумушчуунун өнөрүн.  
Улуву акылман кеменгердин акылын.

Келдим курбум келгениме жарым ай,  
Жарым айдын чайын ичмек бир далай,  
Мени менен кошо ээрчишип кыш келди  
Кала берди Фрунзеде жылуу жай.

2/XII 1946  
Чолпон-Ата

## АЯЛГА

Сүйгүм келет жаш жандырып, жаш болуп,  
Жашымды алдап, жаш кайында маң болуп  
Жанар тоодой жалын чачкан отуңан  
Чыккым келет, жанып чыккан таш болуп.

Сүйгүм келет, миң мертебе жаңылып,  
Сүйгүм келет, сүйгөнүмө жалынып,  
Өз күчүндү өз күчүмө багынтып,  
Сүйгүм келет кәэде өзүңө багынып.

Көпкөк асман, жерге түшсө жарылып,  
Кыян жүрсө жердин үстү тарылып,  
Ал кыяндан өтөр элем кыйналбай  
Бир көз караш кубатынды жамынып.

2/XI 1946  
Чолпон-Ата

## **БУУДАЙ САПЫРУУ**

Эртең майрам, күн жетинчи ноябрь,  
Үрдөө керек майрам күнү баары бир.  
Мезгил чукул тегирменге баралы,  
Мейман келет, ак нан керек, муну бил.

Айдат, айдат, айдат шамал, сок ылдам,  
Айдат, шамал, кызыл буудай сапырам!  
Балдар ойноп чөнтөгүнө салып жейт,-  
Боорсок кылам ак буудайдын унунан.

Күрөктү алам, буудай сузуп ыргытам,  
Шамал сокпойт, жел чакырып ышкырам.  
Кыздар келип, кылыхсынып жесин деп,  
Мейиз төгөм ак токочтун сыртынан.

Ташы жүрөт, ташын бирден терейин,  
Мыя жүрөт, мыяларын элейин.  
Шайыркүлдө карыз шамал бар бекен  
Бир кап шамал карыз алып келейин.

*2/XI 1946  
Чолпон-Ата*

## **ӨБӨМ ДЕГЕН СӨЗҮНӨ**

Бир кат алдым Бүбүйра аттуу бир кыздан  
Курбум берди үйдө жалгыз олтурсам.  
«Өбөм - дептир - ырың үчүн өзүндү»...  
Кара калам жазууларын окусам.

Мейли Бүбүш ырымды өпкүн садага,  
Жакшысын өп, жаманына караба.  
Мени өппөгүн, өбө турган түрүм жок,  
Ыраа көрбөйм сендей жакшы аялга.

*2/XI 1946  
Чолпон-Ата*

## **ШЕКЕРДИН ЖОРУГУ**

Шекер жеңем бир звено башчысы,  
Башчылардын далайынын жакшысы,  
Кызылчаны сулуу кыздай түрлөнтүп,  
Кубандырып кумарыңды жазчысы.

Кечээ, кечээ октябрдын айы эле,  
Уулу окуучу Фрунзеде мектепте,  
Этиятсыз ойноп жүрүп жаш бала,  
Безгек менен ооруп калды бир кезде.

Кат жазылды, телеграмма берилди,  
Кел тезирек балаң оору делинди,  
Бирок Шекер жооп айтты күңк этип,  
Кантип таштайм кызылчаны, эгинди.

Он күн өттү зүү-зүү этип арадан,  
Уулу айыкты окуп жүрөт апаман .  
Бирок Шекер келе алган жок кол тийбей  
Кызылчасын артық көрүп баладан.

3/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ЫСЫК-КӨЛДӨ ТӨРТ МЕЗГИЛ

Жазын көрдүм, Ысык-Көлдө жаз жыргал,  
Тириүлүктө көлдүн жазын көрүп кал.  
Куулар кетип, жаңы кетип аңырлар,  
Бүрүн жарып, гүлдөр кезде кайың тал.

Катар, катар сабын түзүп турна өтөт,  
Карлар эрип, кырлар жашыл талаа көк.  
Кара торгой таңдайынан үн безеп.  
Үпүп учуп көңүлүңдү көтөрөт.

Таңды кечке тракторлор татырлап,  
Кошко кирип, соко жиреп семиз ат.  
Колхозчулар жаз келди деп кубанып,  
Колго тиет багынычтуу көп кызмат.

Жайын көрдүм, күңгөй, тескей жайкалып,  
Мал тоюнган жайллоо кезин айтальык.  
Сугат, отоо, апийимди суюлтуу,  
Кандай сонун, кандай кызык чөп чабык.

Түш мезгилде кымыз келет тоо жактан,  
Бир кишиге бир бир керме аяктан.  
Күлкү... шылдың... тамашалоо өз ара,  
Кандай жумуш, кантип түтөт каяктан!

Күзүн көрдүм, - көл элинде береке,  
Капа болот, барбай кетсең жеңеке.  
Ар бир адам күмар болот өзүнчө,  
Мейман тосуп аш тамагын бермекке.

План толуп, эмгек тийип жүз пуддан,  
Дагы тиет кошумча эмгек кырк пуддан.  
«Көмөч болбойт, күйүп кетет экен» деп,  
Кызыл кыздар нан бышырып дандырдан.

Колхоздорго алкыш келип обкомдон,  
Түнү берип жакшы ишине райком,  
Колхозчу ата тойго барам бүгүн деп,  
Атка минет жутуп алып бозодон.

Кышын көрдүм Ысық-Көлдө кыш жакшы,  
Ак кар басып аппак кылышты,  
Жаш бөбөктү апасы уруп чыгарбай  
Терезеден карап турат тыш жакты.

Кыш өкүмү баскан менен кырларды,  
Колхозчуда токчулуктун жыргалы.  
Түн мезгилде көлдүн аркы четинен,  
Көп угулат кыз жигиттин ырлары.

Мына ушундай Ысық-Көлдө төрт мезгил,  
Кайғы, капа, жаманчылык жок эч бир.  
Көлдүн көркүн, чабал ақын... Алыкул  
Ойдогудай жаза албаптыр ээ... деп бил.

3/XI 1946  
Чолпон-Ата

## АҚЫН

Ақын жолу, ардактуу жол урматтуу  
Жаман ақын эл алдында үялттуу  
Ақын жазган, биз окуган төрт сап ыр,  
Дүнүйөгө калуу керек жанылбай  
Жаз, жай,  
Кыш, күз,  
Деген төрт сөз сыйктуу.

3/XI 1946  
Чолпон-Ата

## АЙ, БАЛАЖАН, БАЛАЖАН

(Келиндигин ыры)

Алмасы көп бакчадан,  
Фрунзенин шаарынан,  
Ашык болор жаш көрдүм  
Алтын орден тагынган.

Ай, балажан, балажан!  
Ай, балажан, балажан!

Жүзүм бышкан бакчадан  
Фрунзенин шаарынан,

Күмар болор жаш көрдүм,  
Күмүш орден тагынган.

Ай, балажан, балажан!  
Ай, балажан, балажан!

Бери басты, мен бассам,  
Колумду алды, кол сунсам,  
Он бешинчи заводдун  
Устасы экен сурасам,-  
Ай, балажан, балажан!  
Ай, балажан, балажан!

*Чолпон-Ата*  
*Койсары*

## АЙ, СУГАТЧЫ, СУГАТЧЫ

Ай, сугатчы, сугатчы,  
Сугарып эгин кубантчы.  
Сүсабасын жаздык жер,  
Суу берип көңүл жубантчы.

Ай, сур атчан сугатчы,  
Кулагын буруп суналтчы,  
Сүсабасын күздүк жер,  
Суу берип көңүл жубантчы.

Ай, сур атчан сугатчы,  
Унутпа сугат убакты,  
Баладай болгон сугат жер,  
Мамадай сурал турмакчы.

*3/XI 1946*  
*Чолпон-Ата*

## ЖАКШЫ ҮР ДЕГЕН ЭМНЕ

Эң жөнөкөй, оңой нерсе комбайн  
Айдоо кыйын жакшы үйрөнүп алмайын,  
Карап турсаң: оруп, жыйып, тазалап,  
Капты тосуп куюп турат буудайын.  
Жакшы ыр деген эл көзүнө ушундай  
Болуу керек түшүнүктүү дапдайын.

*3/XI 1946*  
*Чолпон-Ата*

## НЕ ЖАМАН

Дүйнөдө не жаман?  
Жемишти каккан жел жаман.

Планын бүтпөй башы ооруп,  
Үйүндө жаткан эр жаман?

Дүйнөдө не жаман?  
Эгинди бузган сел жаман.  
Он күнүнө бир күндүк  
Эмгек күн жазган кем жаман.

Дүйнөдө не жаман?  
Баарынан жаман, эң жаман;  
Жалкоолук кылып колхоздон -  
Чыгып калган сен жаман.

Дүйнөдө не жаман?  
Баарынан жаман, эң жаман,  
Кургакчылык кууратып,  
Түшүмсүз калган жер жаман.

4/XI 1946  
Чолпон-Ата

### ЖЕР ДЕГЕН ЭМНЕ

Жер деген не?  
Жер деген боз топурак,  
Эгер өнсө: арпа буудай, алма бак,  
Суулар ағып, күштар сайрап, мал ойноп,  
Адам жыргап, салкынына салкындал,  
Ар жыл сайын түшүмүнөн жаңылбай,  
Берип турса жердин аты акталмак.  
Эгер мындай касиети болбостон  
Жалаң гана көмүлүүгө жараса,  
Жер дегендин жердигинде кайсы атак?

4/XI 1946  
Чолпон-Ата

### СҮЙҮНҮН ТҮРЛӨРҮ

Сүйүг кызык, сүйүү таттуу бир башка,  
Кимдер сүйбөйт дени таза жаш чакта?  
Биз сүйөбүз, намыс кылбай сүйөбүз,  
Жаш улгайып карып бара жатсак да.

Анда айып жок. Айтам деген оюм бул:  
Сүйгөнүм бар, эки кызды бир учур.  
Кандай болду ал сүйүнүн аягы,  
Мен сүйлөйүн сен жакшылап үгүп тур.

«А» аттуусу мени көрүп кызарат,  
«З» аттуусу мени көрүп күмсарат.

Ал кызаруу; ал күмсаруу - чын сүйүү,  
Сүйүү күчү жүрөгүнө от жагат.

Мен ойлодум, терен ойго малындым,  
Ортосунда ушул эки жалындын.  
Байкоо кылбай күмсарганын алам деп,  
Өктө калып өмүрлүккө жаңылдым.

4/XI 1946  
Чолпон-Ата

## БИЗДИН КОРОО

Биздин короо башка болгон, оцолгон,  
Эл айткандай «кыдыр даарып» бак конгон,  
Энчи тийген ата-энеме, өзүмө  
Бир эмгекке сегиз жарым килодон.

Арча жагып, отун жакпай куурайдан,  
Жеңем ашка ак кебездей ун жайган,  
Ак корозум жүгөрүдөн көңүлү айнып,  
Кесир кылып жем терип жейт буудайдан.

Шайы төшөк, төшөгүнөн бат туруп,  
Муздак сууга жүзүн жууп, кол жууп.  
«Эй, кемпирим, бозо жылыт ылдам» дейт,  
Атам келип от жанына олтуруп.

4/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ШААРЫМА

Шаарым сенсин, түулуп-өскөн Фрунзам,  
Мени менен бир чоңойду далай там.  
Бала кезде чырпык болгон талдарын,  
Чынар болду ары кетип булуттан.

Баары эсимде ойноп-күлүп жүргөнүм,  
Бала кезде күнөө кылган күндөрүм.  
Жарым менен жарыштыра чуркатып,  
Жаз алдында жамғыр жааган күндөрүң.

Баары эсимде, жибек көйнөк кыздарын,  
Таалими бар, кичи пейил жаштарын.  
Күз болгондо арзан айлык тиккендей  
Дарбыз, коон, жүзүмү бар базарын.

4/XI 1946  
Чолпон-Ата

## **МЕН ШААРЫМА БАРАРМЫН**

Мен, баармын, кыш соңунда баармын,  
Кыш бүткөнчө ушул жерде калармын.  
Келген-кеткен конуп түнөп өтсүн деп,  
Төрт бөлмөлүү ырдан бир там салармын.

Мен баармын жаз алдында баармын,  
Жаз келгенче ушул жерде калармын.  
Кайда жүрсөм сагынычтуу бир канча,  
Фрунзе өндүү ырдан бүткөн шаарым.

*4/XI 1946*

*Чолпон-Ата*

## **ЖЫГУУ**

Биздин колхоз бирдиктүү,  
Бирдиктүү колхоз бек күчтүү.  
Октябрь айдын башында  
Бүтүп салган күздүктү.

Башкалар кырман басканча,  
Сапырып буудай шашканча,  
Пландын соңу калды деп,  
Жазуусуна жазганча,

Азамат менин колхозум,  
Ушундай колхоз көп болсун  
Күздүгү такыр аяктап,  
Жыгып салган сокосун.

*4/XI 1946*

*Чолпон-Ата*

## **АКЫЛДУУ АТЫМ ТИЛ АЛБАЙТ**

Акындын күчү көл белем,  
Түбүнөн түзгө чыгарбайт,  
Түбүнө түшүп кетсем дейм,  
Түгөнгөн атым тил албайт.

Акындын күчү толкун бейм,  
Толкутуп неге чыгарбайт?  
Толкунга кирип кетсем дейм,  
Акылдуу атым тил албайт.

*4/XI 1946*

*Чолпон-Ата*

## САМАН ТАРТУУ

Саманым алтын саргарат,  
Ураган жардай жарданат.  
Жолдон өткөн жолоочу  
Көңүлү тоюп, таң калат.  
Соп, соп, өгүз, ала өгүз,  
Сопол күйрук кара өгүз! -  
Кыш кетпей кокус жут болсо  
Жыргалын шондо көрөрбүз.

Кызыл жондо, Ой-Ташта,  
Үймөктөр жатат бир башка,  
Аны да тартып алалы,  
Кыйындык келер кар басса,  
Соп, соп, өгүз, ала өгүз! -  
Жаз алды келген убакта  
Сонундүгүн көрөбүз.

Ай, карагер, мактанба,  
Жегениң сулу болсо да  
Касиет бар, кубат бар  
Дал ушул сары саманда.  
Соп, соп, өгүз, ала өгүз,  
Сопол күйрук кара өгүз! -  
Карагер менен жазында  
Күч салышып көрөрбүз.

4/XI 1946  
Чолпон-Ата

## БЫСТРОВКА-БАЛЫКЧЫ ТЕМИР ЖОЛУ

Кубатыңа күлдүк кылам карасам,  
Урматыңа мен дагы үрмат талашам,  
Тирүүлүктө болбос эле арманым,  
Сага окшогон бир укмуштуу ыр жазсам.

## АТ БАШЫНЫН ЧЫМЧЫГЫ

- Ай, чымчык!
- Чырлыйт, чырлыйт.
- Ай, чымчык!
- Чыйт, чыйт,  
Чыйт, чыйт...  
дейт,
- Менин айтар кебимдин  
Баарын билип тургансыйт.
- Кайдан?
- Түздөн.
- Эмичи?

- Түзгө.  
- Неге?  
- Бүүдай жок, таруу жок,  
Коон жок, жүзүм жок,  
Бул жерде.  
Жалаң эт, жалаң эт,  
Кымыз, кымыз  
Тиет экен көңүлгө.

5/XI 1946  
Чолпон-Ата

## БЕШ БАРМАК

Бешбармак, жечүү тамак, жакшы тамак,  
Жаш эмес, кылым баскан кары тамак,  
Кыргызда бир азат бар өз колунан -  
Кой союп ударникти кадырламак.

Бешбармак, күчтүү тамак, майлую тамак,  
Өзүнүн эмгегинен келген тамак,  
Бирок да бул тамакты жалгыз койбой,  
Жанына жолдош кошсок тандап, тандап.

О анда, жаңы кубат канга тарап,  
Эң сонун өсөр эле жаш азамат.  
Андыктан ар бир үйгө парыс болсун.  
Орустун:  
Памидорун, капустасын,  
Бадыраң, картошкасын кабыл алмак.

5/XI 1946  
Чолпон-Ата

## АТ-БАШЫ

Ақактай ак, Ат-Башынын дайрасы,,  
Дайрасындай көңүлү тунук Ат-Башы  
Адам кенчи, малдын жери бул өзөн,  
Көзгө жылуу ой-талаасы, тоо башы.

Түзүн бастым, өрдөшүндө өрдөдүм,  
Ууз кымыз көлдөрүнө көлдөдүм,  
Бирок, курбум, кайсы айылга консом да.,  
Көлөкөлүү бактуу кыштак көрбөдүм.

Болсо болор жакын жерде бир экөө,  
Аздык кылар ырга салып сүрөттөө...  
Жаш мүүнга, өспүрүмгө атайлап  
Барлык жерге бак тиккиле көйкөлтө.

Эрээн кылба, бак тиккиле дегенди,  
Баркын байкап, бак кадырын билели.  
Кыргыз жери ырдын гана жери эмес,  
Эгин, малдын, кендин, бактын жерлери.

5/XI 1946  
Чолпон-Ата

### КОЛ ТОЛКУЙТ ДА, КАЙРА БАСЫЛАТ

Ачууланба, жан апа,  
Издесек жакшы ыр табылат.  
Эненин көңүлү күзгү көл,  
Көл толкуйт да, кайра басылат.

Ачууланба, жан ата,  
Асмандан ырлар чачылат.  
Атанын көңүлү күзгү көл,  
Көл толкуйт да, кайра басылат.

6/XI 1946  
Чолпон-Ата

### ТААРЫНБА КУРБУМ, ТААРЫНБА

Таарынба, курбум, таарынба,  
Адатым жаман - кат жазбайм.  
Таарынсаң мейлиң, өзүң бил,  
Бирок мен жаман санашпайм.

Акылың бар, эсиң бар,  
Өзүң байкап карасаң!  
Бүтүп койгон ырым жок,  
Кай бетим менен кат жазам?

Заманым - ырдын заманы,  
Шаарым - ырдын шаары.  
Калкым - ырдан жааралган...  
Ырдан күчтүү күч барбы?..

6/XI 1946  
Чолпон-Ата

### АВТОБУС

Токто айдоочу, токто курдаш, токтоңуз,  
Тачанкага бир пар жакшы ат кошконбуз.  
Тең баралы жай айдагын десек да,  
Чаңга бөлөп чычалатты автобус.  
Бир күүлөнсөк, жүз чакырым жолдобуз,  
Бүгүн кечте Балыкчыга конобуз.

Күр... күр... эткен моторуңдан садага,  
Сени айдаган шопуруңан, автобус.

6/XI 1946  
Чолпон-Ата

## АЙЛЫМА

Көптөн бери кат албадым айлымдан,  
Биле албадым кимдер өлдү, ким аман,  
Өлүм эмес үстөм кылсын тирүүлүк,  
Неге десен өлбөс заттан бул заман.

Убактым жок бир кайрылып барууга,  
Унутулган жер аттарын табууга.  
Колу туурук ударникке жолугуп,  
Азамат деп далысынан кагууга.

Убактым жок бир кайрылып барууга,  
Унутулган кары аттарын табууга,  
Ударниктин колу туурук болсо да,  
Катуу кысып өөп-өөп алууга.

Көргүм келет өзөндөрүн, сайларын,  
Энем менен атам баскан жайларын,  
Көргүм келет, көргүм келет айлымды,  
Көргүм келет эмгек бөлгөн айларын.

6/XI 1946  
Чолпон-Ата

## РАКМАНДЫН ИЛИМИ

Ракман аке он бир жылы кой баккан,  
Он бир жылы уйку даамын аз таткан...  
Чоочун колго бир таяғын алдырбай,  
Короосунан чыгашаны азайткан.

Эгиз тууса эгиздигин жашыrbай,  
Күулук кылып, бир дедирип жаздырбай,  
Тармал экен, жакалыкка жакшы деп,  
Жаман ойго, арамдыкка азгырбай,

Кара коюн алмаштырып ак кылбай,  
Кымтып катып, чаташтырып таптырбай...  
Жана башка шумдуктарга түк баспай,  
Малын сүйдү дал өзүнүн малындай.

Жүздөн, минден тукумдатты бирөөнү,  
Арамы жок, ак ниеттүү жүрөгү.

Ак ниеттик - бул дагы илим, бул да өнөр,  
Үйрөнгүлө баарың ушул өнөрдү.

6/XI 1946  
Чолпон-Ата

### БЭЭ СААМАЙ

Кыруу, кыруу, ак боз бээ,  
Оң туруп бер желеңе!  
Сааганыман көп калат  
Сары күлүн эмгенге.

Так, ай, кула, тебинбе,  
Сүт берүүдөн эринбे!-  
Кызыл кымыз ичем, дейт,-  
Сугатчылар эгинде.

Ай, айкашкан керилбе,  
Толсун сүтүң желингө!  
- Кымыз бер - дейт, башкарма,  
Чабыктагы келингө.

Кой, кой, тору элирбе,  
Тору жаман дедирбе!  
Себеп болсун кымызым,  
Оору турбай элимде.

Илимпозго дары бол,  
Жазуучунун каны бол,  
Жумушчуга кубат бол,  
Колхозчуга кайрат бол.

Кыруу, кыруу ак боз бээ,  
Оң туруп бер желеңе!  
Сааганыман көп калат  
Сары күлүн эмгенге.

7/XI 1946  
Чолпон-Ата

### БЕКЕНБИЗ

Күздүктү тақыр аяктап,  
Күлүктү минер бекенбиз.  
Күлүк ат оозун чойдуруп,  
Күмүш медаль Күкүшкө,  
Күйөөлөп баарар бекенбиз.

Айдоону тақыр аяктап,  
Аргымак минер бекенбиз.

Аргымак оозун чойдуруп,  
Алтын медаль Айшага,  
Айылдап баар бекенбиз.

Планды такыр аяктап,  
Легковой минер бекенбиз.  
Легковой оозун чойдуруп,  
Обкомдун өтмө желегин,  
Алганы-баар бекенбиз.

7/XI 1946  
Чолпон-Ата

### КОМУЗ

Үч буроо, жалгыз тээк, үч кыл комуз,  
Чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз.  
Оп-оңой, көргөн көзгө жөп-жөнөкөй,  
Бирок да өнөрү бар айтып болгус.

Кылымдан кылым санап көксөй-көксөй,  
Жыргалдуу биздин ушул күндү көздөй,  
Бул комуз, көп сууларды кечип келген,  
Эли да комузундай жөпжөнөкөй.

7/XI 1946  
Чолпон-Ата

### АЙ КӨРҮҮ

Ай көрдүм,  
Аман көрдүм,  
Айдын мунарынан,  
Жердин кучагынан,  
Беш жылдык план көрдүм.

Сууларым,  
Дайра болсун,  
Кумдарым  
Зоока болсун,  
Турпагым  
Алтын болсун,  
Бутагым  
Чынар болсун.  
Кыштагым  
Шаар болсун,  
Колхозум  
Калаа болсун,  
Жумушчум  
Илимпоз болсун,  
Колхозчум

Билимпоз болсун,  
Бирим  
Минге толсун,  
Миним  
Сансыз болсун.  
Жерим  
Болот болсун,  
Элим  
Темир болсун.

7/XI 1946  
Чолпон-Ата

### КҮН КҮРКҮРӨӨ

Күркүрө, күнүм, күркүрө,  
Күркүрөгөн күчүңө  
Жаздын жааны кошулуп,  
Жаасын ойдун түзүнө.

Күркүрө, күнүм, күркүрө,  
Күркүрөгөн үнүңө  
Чагылган огу жаркылдап,  
Күч жыйнасын күчүнө.

Күркүрө, күнүм, күркүрө,  
Күчтүү колхоз үстүнө  
Күркүрөгөн күчүңөн  
Жер жарылып чөп чыксын,  
Желин жарып сүт чыксын.

7/XI 1946  
Чолпон-Ата

### МЕН КЕТТИМ АЛЧА БЫШКАН МЕЗГИЛДЕ

Келдим көлдөн өрүк гүлдөөр кезинде,  
Кеттим кайра алча бышкан мезгилде.  
Турган кезде Фрунзенин кыздары -  
Жыт алдырып акация, сиренге.

Кеттим кайра туралбадым көп күнгө,  
Күйүп, жанып акындыктын өртүнө.  
Турган кезде Фрунзенин кыздары -  
Көрк алдырып жаздын сулүү көркүнө.

Түшөр жерим: Нарын ата, Тянь-Шань...  
Бул жерде да жаз жыргалы карасам.  
Киев, Москва, барлыкшаарым ушундай,  
«Кудай урсун» бирин күнгө кыя алсам!

*8/XI 1946  
Чолпон-Ата  
\*\*\**

Көпкө умтулдум, бирок азга жетпедим,  
Аз учурдум жакшы ырлардын кептерин,  
Жаш күнүмдөн жар болушкан каламым,  
Бүгүн билдим алсыз калам экенин.

Картаярмын, кайткыс жолго кетермин,  
Кош, курдаштар, түбөлүккө дешермин,  
Бирок, билем, бизден соңку мүүндү -  
Калган жерим: сыйлап, мейман этерин.

*8/XI 1946  
Чолпон-Ата*

## **МЕНИН КОЛУКТУМ**

Мен башкарма, менин сүйгөн колуктум:  
Эң атактуу ударниги колхоздун.  
Арманым жок, гектарынан миң центнер -  
Кызылча алган кыйын кызга жолуктум.

Берметтенип маңдайдан тер тамчылап,  
Эмгек менен эркин өскөн жаш чырак.  
Эрден күчтүү колун кармап турбасам,  
Анан кантип менин көңүлүм ачылат?!

*8/XI 1946  
Чолпон-Ата  
\*\*\**

Мен да олтурام, күйөөң сенин жаныңда,  
Көз жүгүртүп түрлүү, түрлүү даамыңа.  
«Ушул бала, жаман неме экен» - деп,  
Жамандадың мени күйөөң алдында.

Күйөөң кетти папкелерин колго ала,  
Амал кылып айтканыңа алдана.  
Кетер замат көөдөнүмө жыгылдың,  
«Таарынба - деп, жанагыма садага».

Сенин күнүн, сенин бактың эриңде,  
Сенин жаның жүрөгүнүн теңинде.  
Кадырын бил, күйөө деген чоң ырыс,  
Эссиз аял эссиздикке берилбе.

*8/XI 1946  
Чолпон-Ата*

## БҮРКҮТТУ ТАПТОО

Таптадым сени, бүркүтүм,  
Бозум түлөк жашыңда,  
Айды жара тепсин деп,  
Барчын болгон маалыңда,  
Канатыңды күүлөп ал.

Кыйтуу!  
Кыйтуу!

Таш түлөк менен күм түлөк,  
Таптадым сени жашыңда  
Жерди эңип алсын деп,  
Эки барчын маалында  
Текөөрүңдү кайрап ал.

Кыйтуу!  
Кыйтуу!

Карышкырдын боорунан,  
Ар-намыстын даамынан,  
Жолборстун ички майынан,  
Кабыландын кара канынан  
Суусун берем, жем берем.

Кыйтуу!  
Кыйтуу!

Жер жүзүнөн терип же,  
Тынчтыктын ыркын бүзганды,  
Биздин жаңы заманга  
Таш ыргыткан дүшманды,  
Кылымдан чыккан кыраан бол.

Кыйтуу!  
Кыйтуу!

Мен мүнүшкөр, сен бүркүт,  
Көнөсүң менин эркиме,  
Күркүрөп күн-түн күзөт бол,  
Күнөстүү менин жериме.  
Бир жеринден кем кылып,  
Коркок кылып таптасам,  
Жүрөгүмдү оюп же.

Кыйтуу!  
Кыйтуу!

8/XI 1946

## ОРУС КЫЗЫ

Ачык мүнөз, сүттөй тунук ыраңың,  
Сүйгүлүктүү сенин сүйүү кылдарың,

Мүчө, көркү, сулуулугу жагынан -  
Сендей болсун менин кыргыз кыздарым.

9/XI 1946  
Чолпон-Ата

## КЫЗДЫН СҮРҮ

Мен сүрдөнбөйм сүрдүү жолборс сүрүнөн,  
Мен күймөлбөйм анын күчтүү күүнөн.  
Мен сүрдөнөм, жаш балача жалтанам,  
Сүйгөн кыздын сүзүлүңкү сүрүнөн.  
Бирок сuluу, билер бекен бул күчүн?  
Билерине күмөн болуп мен жүрөм.

9/XI 1946  
Чолпон-Ата  
\*\*\*

Мен тансам: жаштан танам, ырдан танбайм,  
Ыры жок өмүрүмө канааттанбайм.  
Кудайга мин мертебе калп айтсан да,  
Ырыма бир мертебе калп айта албайм.

9/XI 1946  
Чолпон-Ата

## КОЙ

Атым - кой,  
Затым - кой,  
Кой, деп айткан ысымым  
Коюлбаптыр ойлонбой.  
Кундуздай кара жүнүм бар,-  
Кийиз кылсаң опоной,  
Жазында булак сүтүм бар  
Жарым айыл тойгондой.  
Сүтүмдөн нак майым бар  
Сүзөктүү дартты ойгондой.  
Жууратым бар, курутум бар,  
Тоё жеген жигиттер  
Бир күн уктайт ойгонбой.  
Балдан ширин этим бар  
Планды бүткөн күнгө арнап,  
Улуу тойго сойгондой.  
Корголум, кыгым жакшы отун,  
Боорунду кактап олтурсан,  
Балкып турат бүткөн бой,-  
Ошондуктан атым кой.  
Түгөлүмдөн түйшүккө  
Бүт жаратып койгондой.  
Саначы канча пайдам бар,

Башыңды чайка  
ой, бой ой.  
Ошондуктан атым кой.

9/XI 1946  
Чолпон-Ата

### БАЙТАЛ БЭЭНИН БАЛ КЫМЫЗ

Жайлоодогу биз ичкен,  
Байтал бээнин бал кымыз.  
Бир нерсени мен көрдүм,  
Сиз байикабай калдыңыз.

Этке тоюп биз ичкен,  
Байтал бээнин бал кымыз.  
Майлыштары кир экен,  
Сиз байикабай калдыңыз.

Коногуна мен калдым,-  
Жүмшак төшөк алдыбыз,  
Шейшептери кир экен,  
Сиз байикабай калдыңыз.

Кез малыңыз жок десем,  
Элүү метр алдыңыз,  
Бүгүн тийди жүз метр,-  
Сиз кандайча жардысыз?

Минтпей таза болунуз,  
Жаңылантып салыңыз,  
Тазалык - урмат, чоң, байлык,  
Эсизизге алышыз.

9/XI 1946  
Чолпон-Ата

### ТАРТ ЭРКЕЧИМ ТАРТ

Аргымак айгыр кече албас  
Ағын суудан кечмек бар,  
Дагы эле баатыр өзүңсүн,  
Тарт, эркечим дешмек бар.  
Артыңда колхоз сан кою,  
Өйүзгө өтсөк болбойбу,  
Тарт, эркечим, тарт!  
Тарт, эркечим, тарт!

Булкүнгән буудан кече албас,  
Буура суудан кечмек бар  
Дагы эле мықты өзүңсүн -

Тарт эркечим, дешмек бар.  
Соңунда колхоз мин қою,  
Өйүзгө өтсөк болбойбү.  
Тарт, эркечим, тарт!  
Тарт, эркечим, тарт!

9/XI 1946  
Чолпон-Ата

## КЫРГЫЗ ТООЛОРУ

Тоого тоолор курамалап, курашып,  
Узун тартып, уламалап, улашып,  
Алда кайда кебез тартып келаткан,  
Кербенчинин төөлөрүндөй чубашып.

Кара зоолор ар кай жерде каркайып,  
Катмарлашып, калың тартып заңкайып.  
Алмаз сындуу көккө тийген миздери,  
Арстандын азүүсүндай арсайып.

Мөңгү кетпей чокулары жалтырап,  
Тоңгон муздар шөкүлөдөй жаркырап,  
Ар жагынан бер жагына күш эмес,  
Араң гана бороон өтөт калтырап.

Жаз келерде эң биринчи жаз конуп,  
Кыш болордо эң биринчи кыш тоңуп.  
Ай ааламга ай тие элек кезинде  
Эң биринчи ай жамынып ак болуп.

Түн болордо эң кийинки түндү алып,  
Түз жерлерден кийин кетип мұнарық  
Дүйнө жүзү көзүн ача электе  
Эң биринчи күндү тосуп кызарып.

Кыргыз тоосу Советстан тоолору,  
Мындай кыйын кымбат тоолор борорбу,  
Бүркүп салат бороонуна аралаш  
Улуу өлкөгө уурданган жоолорду.

Кыргыз тоосу, элдин сүйгөн тоолору,  
Мындай сонун асыл тоолор борорбу,  
Асман тиреп жеңе билет ар качан,  
Өлкөбүзгө кас санаган жоолорду.

10/XI 1946  
Чолпон-Ата

## УУРУЛУК ДЕГЕН ЭМНЕ?

Колхоз мұлқу көп мұлқу,  
Ууру деген шум тұлқу.  
Адамдық атын кетирет,  
Арагы үчүн бир күнкү.

Койчудан барып кой уурдайт,  
Союп алып күдуңдайт.  
Эт жебей кара баләэ жейт,  
Сорпо ууртабай уу уртайт.

Жылкычыдан тай уурдайт,  
Фермачыдан май уурдайт.  
Май жебей кара баләэ жейт,  
Чай ууртабай заар ууртайт.

10/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ЖАНЫБАРЫМ ЫСЫҚ-КӨЛ

Жаныбарым ысық-Көл  
Жайкалып жатат көрктөнүп,  
Шоокумга шары жылтылдап,  
Кубанган бала көздөнүп.

Ыргалғаным ысық-Көл  
Ыргалып жатат көйкөлүп,  
Толқуну жок мелтирең  
Сооронгон бала көздөнүп.

Жарыктыгым ысық-Көл  
Сүзүлүп жатат көрктөнүп,  
Татты уйқуга мемириеп  
Сүт эмген бала өңдөнүп...

Кагылайын ысық-Көл  
Карасам көңүл көтөрүп,  
Калдайған калың күндөрдү  
Каткырық менен өткөрүп...

10/XI 1946  
Чолпон-Ата

## КЕЧИРЕГӨР

Окуу - намыс, окуу - көркү адамдын,  
Окуу баркы окумуштуу замандын.  
Он жылдыкты «әң жакшыга» бүтүрүп,

Олжосуна «Алтын медаль» алгандын,-  
Оюн коюп, кече жасап урматтап,  
Бий бийлеген жыйынына барбадым.  
Колун кысуу милдет эле кантейин,  
Кечирегөр, кечирегөр каралдым.

10/1946

Чолпон-Ата

### АРПА ЖАЙЛООСУНДА БИР ТҮН

Күркүрөгөн өзөн, сай,  
Көктөн тийген жарық ай,  
Күзөт кылып мен жатам  
Түнкү уйкуга алдыrbай.

Кулунсаак бээлер кишенеп,  
Караан көрүп, жыт сезет,  
Бейшегүл короо четинен  
Бекбекей айтып безенет.

Аңгыча короо дыр этет,  
Укtagан кыздар чур этет,  
Иттер үргөн тарапка  
Кур дүрмөт мылтык дүң этет.

Койчулар айдак, айдактап,  
«Айдагын» зоолор кайталап,  
Илип кете жаздалтыр  
Илбирс көрдүк деп айтат.

Катуу сүйлөп бек айтат,  
Жалганы жок кеп айтат.  
Кагып кете жаздалтыр  
Карышкыр көрдүк деп айтат.

Ай батып сулуу таң атат,  
Жылдызын асман таратат,  
Эрте туруп фермалар  
Койчуга коюн санатат.

Бир короодон бир кой жок,  
Чоң Чеңгел чабат сороктоп,  
Кашабаң мүлжүп кетиптири,  
Башы бар да, саны жок.

Чоң Чеңгел башын кашынат,  
«Уктаап калып түндө кап»...  
Уйкұңа олжоң ушул деп,  
Төлөмөргө жазылат.  
Койчулар кетет кой жайып,  
Өрнөк болуп бул айып,

«Амандық барда байлық бар».  
Деп өзүнчө жылмайып.

Күркүрөп аккан өзөн сай,  
Күр жайллоо чалкыйт малга бай.  
Чырмаштын кара тоосунун,  
Бир күнкү түнү ушундай.

10/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ИЛБИРС УЯ

Ак сеңгелдин астында,  
Ат жүрө алғыс жар дешет,  
Ошол жардын жанында  
Илбирс уя бар дешет.

Илбирс тууган жерлерден  
Элик ооп кетет дейт,  
Кулжа, теке, маралдар  
Жер которуп кетет дейт.

Катуу уктап кетипмин,  
Селт дей түштүм түн жармы.  
Кулагыма угулат  
Бау, баулаган баулары.

Малчылар мындан коркүшпайт,  
Илбирстен сүрдүү сүрлөрү.  
Мал алдыrbай өткөрөт,  
Мындай нечен түндөрдү.

Айкырып түнгө үн берген,  
Балалыгы эмеспи.  
Кыл мурутун чыйратып  
Чалгында жүрөт энеси.

Короочу жигит козголсо,  
Кайдадыр алыс качышат.  
Илбирстин кургак үнүнөн  
Негедир жүрөк ачышат.

10/XI 1946  
Чолпон-Ата

## МЕН АЙЫЛГА КЕЛГЕНДЕ

Айылда күндөр узак, күндөр узак,  
Негедир зериктиret мезгил өтпөй,

Себеби, дем алуу кез... бекерчилик,  
Бирок да турмуш кызык көңүл чөкпөй.

Аткан таң, баткан күнү билинбеген  
Кандайча Фрунзеде күндөр күлүк?!  
Ойлосом: он saatча сезбептирмин,  
Окууда он жыл окуп, он жыл жүрүп.

*10/XI 1946  
Чолпон-Ата*

## КОЙ СААДЫРГАН КЕЛИНЧЕК

Кой саадырган келинчек  
Сенин жашың он беште.  
Мектебинчен ашыгып,  
Келин болдуң неге эрте?

Кой саадырган жаш бала,  
Бул кылганың эмине?  
Он жылдыкты калтырып,  
Күйөө болдуң неге эрте?

Дагы эки-үч жыл окусаң,  
Жарыңды да окутсаң,  
Илимпоз болбайт беленәр,  
Толкунсуз көлдү толкуткан.

Эч болбосо ак кийген -  
Өзүң болуп фельдшер кыз.  
Күйөөң болуп аспирант,  
Ашық болсо көп жылдыз.

*10/XI 1946  
Чолпон-Ата*

## КОРГОН-ТАШТЫ ЖАЙЛАДЫК

Сай-сайларга бээ байлап,  
Миндеп жылкы айдадык.  
Конуш тандап Арпадан  
Коргон-Ташты жайладык.

Өтөк жери көйкөлгөн,  
Өзөндө аккан суусу бар.  
Колхоздун өссүн жылкысы,  
Жер жарылган чуусу бар.

Мал кадырын сыйлаган  
Ак ниеттүү абам бар.

Жүздөн күлүн өстүрүп,  
Кошумча эмгек алган бар.

Сары аласы андан көп,  
Кимдин, кимдин жылкысы?  
Коргон-Ташты жайлаган  
Колхоз байдын жылкысы.

10/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ЭНЕНИН КҮЧҮ

Эне сүйлөйт: «Төрт жыл дайны чыкпаган,  
Төрт жыл бою каттан кабар үкпагам,  
Үмүт үзүп, кулунуман айрылып,  
Жайдын күнү курут жайып олтургам...  
Бир мезгилде жер титиреп солкулдап,  
Жарылгансып бараткансыйт айланам.  
Бул күч эмне? Кандай кабар бул кабар?!-  
Деп байкасам келатыптыр жан балам.  
Жер майышкан бала күчү турбайбы...  
Баламды өөп, кубанычтан ыйлагам...»  
Жок энеке, сенин күчүң, ошол күч,  
Жер солкулдап, душман туусу кыйраган.

10/XI 1946  
Чолпон-Ата

## БАШКАРМАНЫН АЯЛЫ

Кызыл көйнөк, бураң бел,  
Кимдин, кимдин зайдыбы?  
Кадырлаган биздин эл,  
Башкарманын зайдыбы.

Апийимди тилүүдөн  
Мындан өткөн ким экен?  
Чөп чабыкка келгенде  
Буга жеткен ким экен!

Буудай оро келгенде  
Тең болору бар бекен?  
Кырман баса келгенде  
Пар болору бар бекен.

Койду кырка келгенде,  
Тең кыркмакчы бар бекен?  
Уйду саай келгенде  
Тең саанчы бар бекен?

Жок, жок экен, жок экен  
Иши кетсин илгери.  
Аман болуп балдары  
Илим болсун билгени.

Андай болсо он бөлмө,  
Ак там болсун киргени  
Балдары окуп Москвадан  
Самолёт болсун мингени.

*10/XI 1946*  
*Чолпон-Ата*

## ТОО ИЧИНДЕ МЕКТЕП БАР

Автобус менен аркырап  
Алайга кетип баратсан,  
Адам жеткис жерлерде  
Ак мектеп турат заңкайган.

Легковой менен заркырап  
Нарынга кетип баратсан,  
Ат жеткис аска алдында  
Ак мектеп турат заңкайган.

Самолёт минип зыпымдалап  
Атбашыга баратсан,  
Кечеги жапан тоолордо  
Он жылдық турат заңкайган.

Баарында биздин уландар  
Күздөн жазга окуган.  
Замандын жөлөк, тиреги  
Жаралган жаштық отунан.

*11/XI 1946*  
*Чолпон-Ата*

## АЙЧҮРӨКТҮН АК ШУМКАР

Арпанын кара тоосунда  
Ак шумкар жаткан уя бар,  
Бар экени чын экен  
Барып көрдүм бир сапар.

Семетей күшүн качырып,  
Айчүрөк кармап алган дейт.  
Ошол шумкар бул күнгө  
Өлбөс болуп калган дейт.

Элдин сөзү чын экен,  
Ак шумкардай замана  
Аппак канат самолёт  
Айланып жүрөт асманда.

Аны айдаган ким десең  
Айчүрөктүн балдары.  
Самолёт биздин ак шумкар,  
Социализм заманы.

12/XI 1946  
Чолпон-Ата

### КӨЛ АТА

Айланайын, көлүм ай,  
Асмандай көп көк өңүң ай.  
Жайтың ай, түзүң ай,  
Жайлоон ай, түрүң ай!

Шамалың ай, желиң ай,  
Шайыр өскөн элиң ай,  
Тоолоруң ай, жакаң ай,  
Жайкалган жашыл жериң ай

Толкунуң ай, шарың ай,  
Толкунду тоскон жарың ай.  
Токоюң ай, талың ай,  
Толуп турған чагың ай!

Эгинин ай, малың ай,  
Алмалуу калың багың ай,  
Тарууң ай, майың ай,  
Кашка булак сайың ай.

Колхозуң ай, фермаң ай,  
Кыштагың ай, айлың ай!  
Эмгекке алган энчин ай,  
Совхозуңдуун байын ай!

Айланайын, көл ата ай,  
Өрүктөй гүлдөп өн, ата ай,  
Жыргалыңды көр, ата ай,  
Кууралыңды көм ата ай.

12/XI 1946  
Чолпон-Ата

## МАЙЧЫ МЕНЕН МАЛ ДОКТОР

Арпадан эки дос көрдүм,  
Экөөнү бирдей мактайын.  
Жан кыйышпас достордун,  
Досчулугун айтайын.

Майчынын аты Мааданбек,  
Сол бутунан сылтыган,  
Кечеки кандуу согушта  
Сонун-сонун иш кылган.

Доктордун аты Дооранбек,  
Оң бутунан сылтыган,  
Кечеки кандуу майданда  
Кыйын-кыйын иш кылган.

Кошомат кылып дардактап,  
Докторго майчы май бербейт.  
«Ооз басты» болсун деп,  
Майчыга доктор кой бербейт.

Мааданбектин максаты:  
Ак мамасын эмизген  
Апасы үчүн май жыят,  
Дооранбектин максаты:  
Жорго тайын мингизген  
Атасы үчүн кой жыят.

Апасы ким булардын?  
Апасы - алтын Ата журт  
Атасы ким булардын?  
Атадан артык Ата журт.

12/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ЧАПАК

«Бирлик» деген колхоздо,  
Жапар деген чапак бар.  
Минген атын бастырбай,  
Дайым чапкан чатак бар.

Ошондуктан Жапарды,  
Чапак дешип аташат.  
Аттын анык душманы,  
Кай жеринен макташат?

Ошондуктан чапак деп,  
Шылдың кылыш айтышат.  
Жапарга ат бактырган  
Башкармада кайсы ысап.

Ат бербесин эч качан,  
Ат душманы Жапарга,  
Көрө жүрсүн ар качан,  
Көрбөй жүргөн башкарма.

12/XI 1946  
Чолпон-Ата

## КҮНДӨР

Күндөр өтөт, күндөр өтөт билинбей  
Өткөн күндүн миндеринин бириндей.  
Кир жукпаган атлас, жибек кийимдей  
Тизмектешкен тизмегине илинбей.

Күндөр өтөт, күндөр өтөт зуулдап  
Көптөн чыккан күлүк аттай дуулдап,  
Тоодон түшкөн дарыядай шаркырап,  
Шамал соккон токойлордой шуулдап.

Күндөр өтөт, күндөр өтөт зыпылдап,  
Карлыгачтын канатындаң лыпылдап,  
Күлүк күндөр өткөн сайын заманам  
Күлүп карап, жашка айланып  
Жылтылдап

Күндөр өтөт, күндөр өтөт байкалбай,  
Өткөн күнүн үйүрүнө кайтарбай,  
Ого бетер күчкө толот заманам  
Өткөн күндүн өткөнүнө карабай.

13/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ЖЕЗДЕМ КЕЛЕ ЖАТЫРЫ

Шатыр, шатыр, шатырап  
Угулуп жамғыр шыбыры.  
Ооздугу шалдырап  
Обулустук жыйындан  
Жездем келе жатыры.

Ай асмандан көрүнбөй  
Билинбей түндүн акыры.  
Үзөнтүсү жаркылдап,

Ударниктер жыйынан  
Жездем келе жатыры.

Аттан түштү, атты алдык,  
Алы-жайын сурадык,  
Чыныда чайды колго алып,  
Бул сөздү айтты кубанып:

«Дүкөнүнө киргизди  
Чайы менен кант алдык,  
Кеңсаларга киргизди  
Ударник деген ат алдык».

13/XI 1946

Чолпон-Ата

## ТҮЮК АСКА

Кызыл кыйма коolorу,  
Заңғыраган зоологу  
Зымырык күш жете алғыс,  
Кылдан ичке боолору,

.Жаламасы жалтырап,  
Шагылдары жаркырап,  
Аскалары арсайып,  
Таштар кулап каркырап.

Куюндары куюлгуп,  
Тумандары уюлгуп,  
Ошол туман ичинде,  
Күштар түнөп туюлгуп.

Оолору күүш тар болуп,  
Оолугуп көңүл зар болуп,  
Өткөн... өткөн доордо  
Адамдын колу кар болуп,

Жете албай баатыр кайгырып,  
Кабландан чалғын тай кылып,  
Тулпардан түяк жешилип,  
Учкулдан келет кайрылып.

Ушул күндө карасак: .  
Туюк өскөн күн чубак,  
Ар жылында бир мезгил  
Шумкар бала учурат.

Ушул күндө карасак:  
Туюк аска чалкалап,

Күш жетпеген зоолору  
Баатырлар зоосу аталац.

13/XI 1946  
Чолпон-Ата

## КОШУМЧА ЭМГЕК

Биздин койчу Коёнбай,  
Чылк кара боз койго бай.  
Ак иштеген иши үчүн,  
Сыйлык алды ушул ай.

Он беш кызыл козу алды,  
Он беш тармал кошо алды.  
Он беш айлык иши үчүн,  
Он беш жылга жашарды.

Кою койго кошулсун,  
Мен сүйөм мунун турмушун,  
Улагын сүйгөн кызындай,  
Козусун сүйгөн уулундай.

Соогатташып эл барды,  
Бири калбай тең барды.  
Элди сыйлап меймандал  
Отуз жылга жашарды.

13/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ПАРТОРГ КЕЛЕТ РАЙОНДОН

Парторг келет райондон  
Бир машина пул<sup>1</sup> алыш.  
«Анан барып алам» - деп,  
Бээ саагандар кубанып.

Парторг келет райондон  
Үч машина пул алыш,  
«Болсун, болсун, болсун!» -  
деп,  
Кой саагандар жарданып.  
Карыядан сурасаң:  
- Кара баркыт тийди -  
дайт, -  
Жакшы койчу кийсин деп, -  
Маскөөдөн берип ийди, - дайт.

---

<sup>1</sup> Кездеме деген мааниде

Жеңемдерден сурасам:  
- Жалаң шайы тииди, -  
дайт, -  
Саанчылар кийсин деп,  
Маскөөдөн берип ийди, -  
дайт.

13/XI 1946

Чолпон-Ата

## ЖАЙЛОО

Жутсаң көңүл ачылган,  
Жайлоонун суусу көк кашка,  
Жаңы кийим жытындай,  
Жайлоонун жыты бир башка.  
Жатсаң көңүл сергиген,  
Жайлоонун чөбү бир башка.  
Жаш баланын жытындай,  
Жайлоонун жыты бир башка.

Ар адамга жагымдуу,  
Айран, жуурат, кымызы,  
Колхозчунун кызынын,  
Кийгендери кырмызы.

Көз жетпеген өрдөштө,  
Сан жетпеген мал жатат,  
Колхозуң болсо дөөлөттүү,  
Жүрөгүңдү жашартат.

13/XI 1946

Чолпон-Ата

## БААТЫР ЭНЕ

Күн болбосо, Жер да болбос, Ай болбос,  
Ай болбосо турмуш көркү шай болбос.  
Июль түнү бешик жасап өрүктөн,  
Баатыр эне жылдыз тууган айга окшош.

Көл болбосо, жел да болбос, жер оңбос  
Жер болбосо жемиш болбос, эл болбос,  
Күз болгондо: арча бешик жасатып,  
Баатыр эне өмүр берген жерге окшош.

Биздин заман - баатырлардын заманы.  
Баатыр эмет эне берген маманы,  
Оңой эмес ойдогудай өстүрмөк,  
Он бир бала - он бир баатыр кабланды.

Чакыр эне, балдарыңды, көрөйүн,  
Мен да балаң, мен эмесмин өгөйүң.  
Чын әнелик әрдигине багынып  
Келчи әнеке маңдайыңан өбөйүн.

13/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ҚҮЙГӨН

Эжеңизге келгеним,  
Ал менин  
Сизди көрсөм дегеним,  
Окууң канча дегеним,  
Ал менин  
Жашыңды билсем дегеним.

Жигиттен жигит иргейсин,  
Жылмая карап құлбәйсүң,  
Ферманын кызы Құкүшжан,  
Сен менин  
Қүйгөнүмдү билбейсин.

Чачыңды сылап көргөнүм:  
Ал менин -  
Акылың бар дегеним,  
Топчунду кармап көргөнүм,  
Ал менин -  
Жүрөгүң асыл дегеним.

Ак, кызыл алма бергеним:  
Ал менин -  
Сүйсөң да сүйгүн дегеним:  
Тор атка минип желгеним:  
Ал менин:  
Той жасаймын дегеним.

Уландан, улан иргейсин,  
Уяла карап құлбәйсүң,  
Ударник кызы Құкүшжан  
Сен менин  
Убалымды билбейсин.

Баладан бала иргейсин,  
Кашкая карап құлбәйсүң,  
Койчунун кызы Құкүшжан  
Сен менин  
Қүйгөнүмдү билбейсин.

14/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ЖЫЛКЫЧЫ

Эрдин эри ат токуп,  
Ат мине албас аязда,  
Жылкычы жылкы кайтарып,  
Жылкыга чыгат бир паста.

Жигиттен жигит тандалып,  
Жол жүрө албас сүүкта,  
Мурутуна муз тоңуп,  
Жылкысын жаят булутка.

Жылкылар тентек, түн узун,  
Чыкылдайт чилде күн кысқа,  
Кабагына кар тоңуп,  
Жылкысын жаят жылдызга.

Жылкыда алтын зери бар,  
Жылкычы семиз кыпкызыл,  
Кемпирлери күлкүчүл,  
Келиндери шылдыңчыл.

Жылкычынын дени сак,  
Кызынын өңү кыпкызыл,  
Уландары оюнчул,  
Кунандары уйкучул.

Жылкычы жылкы бакпаса,  
Санаага түшүп саргаят,  
Бул кесибин алдырса,  
Кайгыга түшүп картаят.

14/XI 1946  
Чолпон-Ата

## НАРЫН ДАЙРА

Салтанат салтын чачып сайдан сайга  
Кабландай катуу тийип капчыгайга,-  
Күрпүлдөп күчү кайнап күкүктөнүп,  
Буурадай буркулдаган Нарын дайра.

Жаңылбай жарык нуру кыштан жайга,  
Күш учпас, буудан баспас капчыгайга.  
Түрлөнтүп жаңы өндүрүш үйүн тигип  
Ильичтин шамын Жаккан Нарын дайра.

14/XI 1946  
Чолпон-Ата

## АЙ, ЖАМИЙЛА, ЖАМИЙЛЯ

Миң центнерчил Жамийла,  
Ааламды бүзгән дайныңа,  
Күсадар болуп өзүңдү  
Күндө көрөм деп жүрүп,  
Камчым калды айлыңда.  
Алып бер үйгө кетейин,  
    Ай, Жамийла,  
    Нур Жамийла  
    Жамийла!

Бир гектарчыл Жамийла,  
Бүткүл эл билген дайныңа...  
Ынтызар болуп жүзүңдү  
Күндө көрөм деп жүрүп,  
Күрмөм калды айлыңда.  
Алып бер үйгө кетейин,  
    Ай, Жамийла,  
    Нур Жамийла  
    Жамийла!

Атактуу кыз Жамийла,  
Биздин эл билген дайныңа,  
Ашық болуп өзүңдү,  
Күндө көрөм деп жүрүп,  
Калп эле таштап камчымды,  
Калп эле таштап күрмөмдү,  
Эми өзүм калдым айлыңда  
Алып бербе катып кой,  
    Ай, Жамийла,  
    Нур Жамийла  
    Жамийла!

14/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ЖЕҢЕМДИН СӨЗҮ

Жазғы суук жанга өтөт,  
Жааган күнү жаай берсін.  
Жалтактық қылышп жанды аяп,  
Суук тииди дебесмин.

Жай ысығы жанга өтөт,  
Мейли чекем тердесин. ,  
Кызылчамдан кол үзүп,  
Ысық өттү дебесмин.

Күзгү шамал күркүрөп,  
Мейли күчөп желденсин.  
Эгинимден кол үзүп,  
Күчүм кетти дебесмин.

Өттү, кетти далай жыл,  
Кыйынчылык бир катар.  
Бирок колхоз ишинен  
Оорубадым бир сапар.

Бул кандай деп сурасаң,  
Касиеттүү колхозум  
Жамандыкты жолотпойт,-  
Ак тилемктүү жолдошум.

Анча мынча ажалдан  
Алып калат колхозум,  
Анча мынча оорудан  
Сактап калат колхозум.

14/XI 1946  
*Чолпон-Ата*

## МАРИЯ

Күдүкта түнүк суу турса,  
Арықтан келип суу алган,  
Мария кимдин жары экен?  
Ак марал сындуу суналган.

Башатта түнүк суу жатса,  
Өзөндөн келип суу алган,  
Мария кимдин жары экен?  
Өрдөктөй мойну суналган.

Айланасы калың бак,  
Беш бөлмө тамы бар экен,  
Калкына ак нан жедирген  
Комбайчынын жары экен.

Тегереги жемиш бак,  
Он бөлмө тамы бар экен,  
Элинен ак май чайнаткан  
Механиктиң жары экен.

15/XII 1946  
*Чолпон-Ата*

## ЧӨП ҮЙМӨК

Биз жайлоодон түшкөндө  
Чабылып барлық жашыл кыр.  
Тоодой бийик жол жасап,  
Чөп үймөктөп жатыптыр.

Жутунган жуттан коркпойм деп  
Кара атымдын карды ток.  
Кызыл көз кыштан коркпойм деп,  
Көк өгүздүн көңүлү ток.

Колхозум камчыл колхоз деп,  
Ак тәбәл козум бойтондойт.  
Башкармам эстүү адам деп,  
Ак серкечим койкондойт.

Малына күчүм жетпейт деп,  
Аксак бут аяз алаңдайт.  
Калкына алым жетпейт деп,  
Жыңайлак чилде жалаңдайт.

15/XI 1946  
Чолпон-Ата

## МЕН, ПОЧТОБАЙ, ПОЧТОБАЙ

Мен почтобай, почтобай,  
Кат ташыймын дем албай,  
Аларча менен Акбашат  
Баар жерим бир далай.

Мен почтобай, почтобай,  
Чоң-кичүүнү карабай,  
Чоочубай кирип барамын  
Чогоол өскөн баладай.

Газет берем, кат берем,  
Аткан октой бат берем.  
Күлкү берем, күч берем,  
Көз жаш эмес, шат берем.

Кең өлкөмө жыйналган,  
Күлкүнүн баары меники.  
Кең өлкөмө жыйналган  
Сүйүнүн баары меники.

Ал күлкү элдин энчиси,  
Мен почтобай элчиси.

Калкыма тийген жыргалды,  
Бир тыыын албай берчиси.

15/XI 1946  
Чолпон-Ата

### АРТИЛЛЕРИСТТЕРДИН МАРШЫ

Күрсө-күрсө күңгүрөгөн үнү бар,  
Күркүрөгөн күзгү түндөй сүрү бар.  
Күчкө келсе күкүм кылып тоолорду,  
Кара жерди топтой ойнор түрү бар.

Артиллерия,  
Артиллериya -  
Согуш кудайы.  
Согуш кудайын  
Жакшы сыйлайлы.  
Сырын жат билип,  
Анан ырдайлы.

Эсте, курдаш, бекем туткун эсине,  
Кэчее душман эсиркеген кезинде,  
Берлин менен Токиодон келген ажалдын  
Башын жулкуп, канын бүрккөн ким эле?

Артиллерия,  
Артиллериya -  
Согуш кудайы!  
Согуш кудайын  
Жакшы сыйлайлы.  
Күчүн үйрөнүп  
Анан ырдайлы.

Согуш бүттү азыр бизде тынчтык күн,  
Беш жылдыктын көркүн ачкан кызык күн.  
Эми биздин тынчтык сүйгөн бүл курал  
Тынчтыгына таң калтырсын жер жүзүн.

Артиллерия,  
Артиллериya -  
Тынчтык кудайы!  
Тынчтык кудайын  
Жакшы сыйлайлы,  
Сырын жат билип  
Анан ырдайлы.

15/XI 1946  
Чолпон-Ата

### ЖЕҢИШ ҮРҮ

Башка күндөн майрамы көп ушул ай,  
Баарыбызга бакыт ачкан сулуу май.  
Тоодой токсон

Тогузунчу май күнү -  
Жүрөгүмдөн жаратылган уулумдай.  
Жеңиш күнгө салтанат!  
Жеңгендерге салтанат!

Башка күндөн күлкүсү көп ушул май,  
Баарыбызга өмүр берген улүү ай,  
Жердей жети,  
Тогузунчу май күнү -  
Мага кымбат аба менен суумдай.  
Жеңиш күнгө салтанат!  
Жеңгендерге салтанат!

Башка күндөн гүлдөрү көп ушул май,  
Баарыбызга жыргал берген улүү ай.  
Күндөй сексен  
Тогузунчу май күнү -  
Мага кымбат, мүлдө ааламдын күнүндөй.  
Жеңиш күнгө салтанат!  
Жеңгендерге салтанат!

15/XI 1946  
Чолпон-Ата

## КЫЗДЫРДЫН КҮУСҮ

Атам Ленин алып берген жыргалды,  
Атам Ленин жеңип берген жылдарды.  
Ого бетер гүлдөтөлү саймалап,  
Жаңы өлкөнүн жайдары ачык кыздары.

Алга, кыздар,  
Алга, кыздар,  
Күндөр бүттү,  
Биз уялып  
Жер каарар.  
Мугалим бол,  
Инженер бол,  
Жумушчу бол,  
Акылман бол,  
Не кааласаң  
Баары бар.

Совет элим жеңип берген жеңишти,  
Ал жеңиштин большевиктер негизи.  
Көтөр кыздар, оң ийинге салалы,  
Беш жылдыктай касиеттүү зор ишти.

Алга, кыздар,  
Алга, кыздар,  
Күндөр бүттү,  
Биз уялып

Жер каар.  
Мугалим бол,  
Инженер бол,  
Жумушчу бол,  
Акылман бол,  
Не кааласаң  
Баары бар.

Тынчтык күндүн тынбай турган иши бар,  
Кандуу күндүн камчы тактай изи бар.  
Совет кызы кандай кылар экен деп,  
Байкап турат батыштагы уу... чуулар.

Алга, кыздар,  
Алга, кыздар,  
Күндөр бүттү,  
Биз уялып  
Жер каар.  
Мугалим бол,  
Инженер бол,  
Жумушчу бол,  
Акылман бол,  
Не кааласаң  
Баары бар.

15/XI 1946  
Чолпон-Ата

### АЛМА ЖЫЙНОО

Албаган адам армандуу,  
Бир жеген адам дармандуу,  
Алмасы калың түнт токой,  
Биздин колхоз «Алмалуу».

Коромжу колго кыйбайлы,  
Келгиле, алма жыйнайлы,  
Алма уурдаган жалкоону  
Алма менен сыйлайлы.

Ысырап колго кыйбайлы,  
Келгиле алма жыйнайлы.  
Алмасы жок колхозду  
Алма же деп кыйнайлы.

Дабыр, дабыр дабырлап,  
Алма жыйсак ыр ырдап,  
Сүйүктүү Маскөө үстүнөн  
Алмадан жамгыр жаадырсак.

Шабыр, шабыр шабырлап,  
Алма жыйсак ыр ырдап,  
Урматтуу Маскөө үстүнөн  
Алмадан ак кар жаадырсак.

Албаган адам армандуу,  
Бир жеген адам дармандуу,  
Алмасы калың, түнт токой -  
Биздин колхоз «Алмалуу».

17/XI 1946  
Чолпон-Ата

### МОСКВА

Үйлөрү окшош биздин бийик аскага,  
Жолдору түз биздикинен башкача.  
Суулары да, терекирээк, кецирээк,  
Элдери окшош, өз энеме, атама.  
Жаштары бар күлкү менен чоңойгон,  
Жаштарындай жүрөгү жаш Москва.

Бүркүт окшош күштары бар асманда,  
Чамасы бар, айдан ары ашканга.  
Түздүгүндө: адилдиктин бакчасы,  
Гүлдөрү көп: жай, күздөн да, жаздан да.  
Бул ааламда, барлык бүткөн шаардын  
Эң сулуусу, эң сүрдүүсү Москва.

Ырлары бар, ырдап ырлар жазганга,  
Күлкүсү бар күлүп көңүл ачканга,  
Уйкусу бар эң бир таттуу, эң ширин,  
**Өмүрү бар, кызыктыгы башкача.**  
**Сөздөрүнө баарыбызды сүйүнткөн**  
Акылмандар сүйгөн шаар Москва.

17/XI 1946  
Чолпон-Ата

### КОЙ ТӨЛДӨТҮҮ

Төлдүн башы сүр эчки,  
Төрт улактуу улуу эчки.  
Ырысыма келгендей,  
Жолу жакшы бүл эчки.

Төлдүн соңу куба кой,  
Жаныбарым тура кой,  
Эгиз кара козулуу  
Бул да ушундай ак жолтой.

Мага келген күнүндөн,  
Макмалдай сулуу жүнүндөн  
Мойтоң, мойтоң секирип,  
Маарап койгон үнүндөн.

Кенен болуп төрүбүз,  
Тегиз болсо төлүбүз,  
Абийирибиз жабылып,  
Кызыл болов өңүбүз.

Оолак болсун оорудан,  
Кетсин кырсык тооруган,  
Төл тилеги туш келсин  
Жакшылыкка жоруган.

17/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ЖҰЗУМ АЛУУ

Кыз баладай буралган,  
Тараткандай күмардан,  
Өзөн суудан суу алып,  
Бұлбул келип сугарған.

Саамай жұзұм,  
Салаа жұзұм,  
Шербет жұзұм  
Ақ жұзұм.

Жаш сулуудай буралган,  
Жандыргандай күмардан.  
Кек дайрадан суу алып,  
Күкүк келип сугарған.

Саамай жұзұм,  
Салаа жұзұм,  
Шербет жұзұм  
Ақ жұзұм.

Борум кыздай буралган,  
Кандыргандай күмардан.  
Кашка суудан суу алып,  
Каз каркыра сугарған.

Саамай жұзұм,  
Салаа жұзұм,  
Шербет жұзұм  
Ақ жұзұм.

17/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ФИЗКУЛЬТУРНИКТЕРДИН МАРШЫ

Ачык көңүл,  
Таза дене,  
Жакын жолдош  
Биздерге  
Колхоздордо,  
Заводдордо -  
Түк талықпай  
Иштерге.

Шилте бутту,  
Көкүрөктү кер  
Аван салалы,  
Куландай соо,  
Күштай ықчам,  
Кең өлкөнүн  
Болот балдары.

Зергек көңүл  
Чымыр дене,  
Жакын жолдош  
Биздерге.  
Курулушта,  
Фабриктерде  
Чарчоо билбей  
Иштерге.

Шилте бутту,  
Көкүрөктү кер  
Аван салалы  
Куландай соо,  
Күштай ықчам,  
Кең өлкөнүн  
Болот балдары.

Таза жүрөк,  
Сулуу мүчө.  
Айныбас дос  
Биздерге.  
Каналдарда,  
Түрлүү кенде,  
Түк талықпай  
Иштерге.

Шилте бутту,  
Көкүрөктү кер,  
Аван салалы,  
Куландай соо.  
Күштай ықчам,

Кең өлкөнүн  
Болот балдары.

17/XI 1946  
Чолпон-Ата

## КООН ҮЗМЕЙ

Быйылкы күздүн күчүн ай,  
Дарбыздын миң-миң жүзүн  
Коону койдой жер жайнап,  
Баракелдай түшүмү ай!

Байлыгы канча? ойлойлу,  
Карасаң көзүң тойбайбу,  
Аксуудагы таякем,  
Мейманга келсе болбайбу.

Дөөлөтү канча ойлойлу,  
Көргөндө көңүлүң тойбайбу.  
Кайыңдылык эжекем  
Конокко келсе болбайбу.

Кайдан келсин таякем,  
Кайдан келсин эжекем.  
Коонго бизден бай экен,  
Дарбызга бизден шай экен.

Кайдан келсин таякем,  
Кайдан келсин эжекем,  
Мени келер бекен деп,  
Күндө күндө түш көргөн.

17/XI 1946  
Чолпон-Ата

## КЫЗ ӨПМЕЙ

Курдаштын курдаш жары экен,  
Кубанткан кубат алы экен.  
Колхозчунун кызындай,  
Кара көз сулуу бар бекен?

Теңтүштүн теңтүш жары экен,  
Деңиздей терең алы экен.  
Инженердин кызынан,  
Ак жуумал сулуу бар бекен?

Жолдоштун жолдош жары экен,  
Жоругун билсе зар экен.

Жумушчунун кызындай,  
Ак жуумал сулуу бар бекен?

Жүргөнүм кыргыз шаары экен,  
Ойноп-күлгөн шаңы экен.  
Ушундай сулуу кыздардан  
Бир өпкөн жигит бар бекен.

19/XI 1946  
Чолпон-Ата

## МУРАПТЫН ҮРҮ

Айткыла, балдар, ким экен  
Мураптын жайын билбegen?  
Буудайы жакшы келингे  
Өзөндөн  
Эки кулак суу берем.

Күзүндө күлүк минбegen,  
Күрдөлсүз мурап мен бекен?  
Күздүгү жакшы келинге  
Дайрадан -  
Алты кулак суу берем.

Жазында жакшы ат минбegen  
Жарыбас мурап мен бекен?  
Жаздыгы жакшы келинге  
Деңизден  
Жети кулак суу берем.

Кубанкам<sup>1</sup> жатат жайкалып,  
Түшүмү бизге байкалып  
Сүктанткан суунун атасы,  
Келиндер,  
Мураптын жайын айталаык.

19/XI 1946  
Чолпон-Ата

## УЗАТУУ

Кош, Жеңиштай, аман барып, аман кел,  
Тааныш болсун талабыңа далай жер.  
Сен бактылуу, тынчтык күндүн жигити,  
Токой желсиз, толкуну жок деңиздер.

Үрас, үрас учкан мезгил урматтуу,  
Бирок тынбас туш тараптан түрлүү чuu.

---

<sup>1</sup> Кыргызстандын жерине жайылган буудайдын сорту.

Асман бети канча тунук болсо да,  
Аска үстүндө шаңшыган үн кубаттуу.

Кош, Жеңиштай кол кармашып калалы  
Колундагы тынч өмүрдүн жарагы!  
Шоокум салбай тынч уктасын, айтып кой  
Океандын... океандын ар жагы.

19/XI 1946  
Чолпон-Ата

## БОТОЮМ

Жарашыктуу жалжал көз,  
Ыйлак белем ботоюм.  
Узун шыйрак, айры өркөч  
Чыйрак белем ботоюм.

Сүткө тойсо тайрандап,  
Тентек белем ботоюм.  
Чөк дегенде бүк деген  
Элпек беле ботоюм.

Бала кезде тартайып,  
Атадан чоң ботоюм.  
Чоңойгонун билбegen,  
Уяты жок ботоюм.

Куулук, шумдук ою жок  
Момун белем ботоюм.  
Чоңдугундай күчү бар,  
Сонун белем ботоюм.

Кичинени шылдыңдап,  
Күлө берсин ботоюм.  
Кереги зор колхозго,  
Жүрө берсин ботоюм.

19/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ТОСУП АЛУУ

Алыс кетип кайра кайткан тулпардай,  
Күлүк поезд Фрунзеге учкандай,  
Күзгү жүргөн үшүк қүнгө ысуулап,  
Келгин болуп, тоого конгон шүмкардай

Кайтты иним солдаттан,  
Үйүңө бар, аман бол.

Жұзұ жарық, пейли кең  
Мына ушундай заман бол.

Темир аяз, карлуу бороон, бурганак  
Ырак, ырак, ырак кетип ырактап,  
Кургак сайга, тунук кашка суу толуп,  
Жадыраган жаз жамынып барлык жак;

Кайтты абам солдаттан,  
Шаарыңа бар, аман бол.  
Ачык колдуу, март пейил  
Мына ушундай заман бол.

Токчулук күн, айылдарга жайылып,  
Жокчулук күн, бороонго учуп кайыгып,  
Бөксөргөн жай, бөксөсүнөн ашкандай,  
Жаралуулар жарасынан айыгып;

Кайтты боорум солдаттан,  
Үйүңө бар, аман бол  
Ойлогону жакшылық,  
Мына ушундай заман бол.

19/XI 1946  
Чолпон-Ата

## БЕКБЕКЕЙ

Тұнөргөн айсыз тұн экен эй!  
Тұгөнгөн үүру күнү экен эй!

Каарған айсыз тұн экен, эй!  
Кан жуткан бөрү күнү экен, эй!

Малыбыз колхоз малы экен, эй!  
Мал баккан әлдин жаны экен, эй!

Бул малдың әэси ким экен, эй!  
Бекбекей айткан биз экен, эй!

Бөрү келсе уштайбыз, эй!  
Бейрөгүн жара муштайбыз, эй!

Ууру келсе уштайбыз, эй!  
Ууртун айра муштайбыз, эй!

Адырдан ашса табабыз, эй!  
Алганың сууруп алабыз, эй!

19/XI 1946

## ӨМҮРГӨ

Шамал айдап көлдүн киргил көбүгүн,  
Кашка суудай мөлт дей түшкөн өмүрүм,  
Жыл айланып, өткөн сайын жаштық күн  
Улам сулуу, улам ысык көрүндүң

Мива бактай, жемишимен күбүлбөй  
Өстүм дуулап, эртеңкимен түңүлбөй,  
Ай балалық, асыл нерсе экен го  
Учкан куунун канатынын күүсүндөй.

Кеттим алыс, кеңдигимен кемибей,  
Кери тарткан кербестикке жеңилбей,  
Ай балалық, жыргал нерсе экен го  
Карлыгачтын канатынын желиндей.

Жарым saat, кабак чытып кайғырбай,  
Арамдыкка абийиримди алдырбай,  
Өмүр деген - сергек Нерсе экен го  
Жаздын күнү тып-тып тамган жамғырдай.

Күлдүм ачық, бир да жерди карабай,  
Досторума кылдай кастық санабай,  
Өмүр деген - дайым жапжаш нерсе экен  
Улам жаңы жаратылган баладай.

Билсин бизди, жаш муундар мактасын,  
Эскиртпесин эстеринде сактасын,  
Алдыбызда өмүр турат түгөнгүс  
Артыбызда өлбөй турган эл калсын.

Жериме бороон өткөрбөс  
Океан болсом толкуган,  
Картайбас болуп эч качан  
Жаралсам өлбөс отунан.

Элиме ызгаар өткөрбөс  
Чоң деңиз болсом толкуган,  
Атактуу уста мен болсом  
Жан жаратып олтурган.

Калкыма оору жолотпос  
Касаба болсом калдайган,  
Жаз күнүндөй жашарса  
Өлкөмдө болбой саргайган.

Журтума өлүм жолотпос  
Аска зоо болсом бой жеткис,

Ленин атам жолунда  
Бул санаага жетербиз.

20/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ЛЕНИНДИН КҮМБӨЗҮНӨ

Акак таштан салынган  
Артык э肯 күмбөзүң,  
Кыйын эken өмүргө  
Кайра келбес мүнөзүң.

Мрамор таштан салынган  
Мыкты эken күмбөзүң,  
Тирүүлүккө келбеген  
Кыйын эken мүнөзүң.

Бирок сенсиң атаке,  
Сендей болгон сонун күн,  
Өлгөн атың болбосо,  
Тирүүлүктөй өмүрүң.

20/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ӨМҮРГӨ

Шамал айдап көлдүн киргил көбүгүн,  
Кашка суудай мөлт дей түшкөн өмүрүм,  
Жыл айланып, өткөн сайын жаштык күн  
Улам сулуу, улам ысык көрүндүң

Мива бактай, жемишимен күбүлбөй  
Өстүм дуулап, эртеңкимен түңүлбөй,  
Ай балалық, асыл нерсе эken го  
Учкан куунун канатынын күүсүндөй.

Кеттим алыс, кеңдигимен кемибей,  
Кери тарткан кербестикке жеңилбей,  
Ай балалық, жыргал нерсе эken го  
Карлыгачтын канатынын желиндей.

Жарым saat, кабак чытып кайғырбай,  
Арамдыкка абийиримди алдырбай,  
Өмүр деген - сергек нерсе эken го  
Жаздын күнү тып-тып тамган жамғырдай.

Күлдүм ачык, бир да жерди карабай,  
Досторума кылдай кастык санабай,

Өмүр деген - дайым жапжаш нерсе экен  
Улам жаңы жаратылган баладай.

Билсин бизди, жаш мұундар мактасын,  
Эскиртпесин эстеринде сактасын,  
Алдыбызда өмүр турат түгөнгүс  
Артыбызда өлбөй турған әл калсын.

Жериме бороон өткөрбөс  
Океан болсом толкуган,  
Картайбас болуп әч качан  
Жаралсам өлбөс отунан.

Элиме ызгаар өткөрбөс  
Чоң деңиз болсом толкуган,  
Атактуу уста мен болсом  
Жан жаратып олтурған.

Калкыма оору жолотпос  
Касаба болсом калдайган,  
Жаз күнүндөй жашарса  
Өлкөмдө болбой саргайған.

Журтума өлүм жолотпос  
Аска зоо болсом бой жеткис,  
Ленин атам жолунда  
Бул санаага жетербиз.

20/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ЛЕНИНДИН КҮМБӨЗҮНӨ

Ақак таштан салынған  
Артық экен күмбөзүң,  
Кыйын экен өмүргө  
Кайра келбес мүнөзүң.

Мрамор таштан салынған  
Мықты экен күмбөзүң,  
Тириүлүккө келбеген  
Кыйын экен мүнөзүң.

Бирок сенсисң атаке,  
Сендей болгон сонун күн,  
Өлгөн атың болбосо,  
Тириүлүктөй өмүрүң.

20/XI 1946  
Чолпон-Ата

## КАЧКЫНБАЙ КАЧАК

Ата-энесин кубантып,  
Бир топ акча-пул алып,  
Фрунзеден окуйм деп  
Окууга барды Качкынбай.  
Маданият үйрөнүп,  
Далай жакшы эл көрүп,  
Сонун киши болот деп  
Колхозунун көңүлү жай.

Арадан үч ай өткөн жок,  
Мындай жорук ойдо жок,  
Чемоданын колго алып  
Качып келди Качкынбай.  
«Окуусун жакшы билбей»... - деп,  
«Аябай жүдөп кетти» - деп,  
Жылмайып коёт уялбай.

Турмушунан бөлүнүп,  
Колхозго жаман көрүнүп,  
Үйүндө жүрөт Качкынбай.  
«Атам кетпей түшүмөн,  
Качып келдим кантем» - деп,  
Күлүп коёт уялбай.

Жаш кезинде окубай,  
Алга карай умтулбай,  
Качак болгон Качкынбай.  
Замандын калып соңунда,  
Китеби жок колунда,  
Мазак болгон Качкынбай.

1946  
Чолпон-Ата

## МЕН КӨЛҮМӨ КЕЛГЕНДЕ

Мен келгенде, токтоно элек баладай,  
Бирок өзүн балалыкка санабай,  
Жаткан экен ысык-Көлүм күрпүлдөп,  
Толкуп алган толкунунан жаналбай.

Мен келгенде, албуут акын баладай,  
Бирок өзүн акынмын деп санабай,  
Жаткан экен, ысык-Көлүм шарпылдал,  
Ташып алган ташкынынан жаналбай.

Бүттү бороон. Улан жели токтоду,  
Түпту түрө Санташ шамал сокподу.

Бул мезгилде мемиреген Ысык-Көл  
Өз элиндей күчтүү, сулуу окшоду.

1946  
Чолпон-Ата

## АТА ЖУРТУМ

Ата журтум, тууган элим, Мекеним,  
Жан кубатым, сүйгөн жерим секетим.  
Тоо-ташыңдын, турпагыңдын, суундун  
Мен көрбөдүм пайдасы жок бекерин.

Тууган жерим ата журтум - бир боорум,  
Мен өзүндүн гүл багыңда төрөлдүм.  
Заманыңдын мен ырыстуу акыны,  
Дарбыз, коон, жүзүмү бар короңдун.

Сүйөм сени, сүйгөндүгүм сүттөн ак,  
Сени сүйгөн тағдырыма рахмат.  
Өлгөндө да сенин таттуу жытыңды,  
Жаткым келет көкүрөккө күчактап.

Мендеги өмүр, меники эмес сеники,  
Менин ырым, меники эмес, элдики,  
Ар бир демим, ар бир соккон секунтум -  
Өзүндүкү, алар эмес желдики.

21/XI 1946  
Чолпон-Ата

## КӨЛДҮН КЕЧКИ КӨРҮНҮШҮ

Көлдө жүрдүм, көл боюнда бойлодум,  
Токсон ирет, көргөнүмө тойбодум,  
Кызгылт көйнөк кийгендиги эсимде,  
Уурдал алып күндүн батар боёгун.

Билбейм неге... эң жарокер ысыгым,  
Кайрат, кубат, оюн-күлкү кызыгым,  
Кыз баладай уялганы эсимде,  
Уурдал алып күндүн батар кызылын.

Көргүм келет, көргүм келет мин ирет,  
Айткым келет, сүйөм көлүм, сүйөм деп,  
Элесимде, көл жатпаса шарпылдап,  
Ырларымда анда кайсы касиет!

28/XI 1946  
Чолпон-Ата

## АК КАЙЫҢ

Жарашыктуу жаштайың,  
Жадыраган жаз сайын,  
Жаш күнүмдөн тең өскөн,  
Жакшынакай ак кайың.

Тамашалуу жаштайың,  
Тармалдаган жаз сайын,  
Тай күнүмдөн тең өскөн,  
Татынакай ак кайың.

Мен өзгөрдүм, сен көрдүң,  
Мен да көрдүм өнгөнүң...  
Жаштыгымды кайра бер,  
Сурабайм андан бөлөгүн.

Бутагыңа коноюн,  
Кыштын жолун тороюн,  
Жаштыгыңды менден ал,  
Аккан сүүң болоюн.

## ЖОГОТТУМ

Кең Фрунзе шаарынан  
Балыкчыга келатсам,  
Он беш тоонун орду жок,

Кең Фрунзе шаарынан  
Тянь-Шанга баратсам,  
Отуз тоонун орду жок.

Айткылачы жолдоштор,  
Ачык айткан сөз калппы?  
Тоо жоготтум ким тапты?

Түшүрбөдүм колумдан,  
Алдырбадым жолумдан,  
Уурдатпадым жанымдан,  
Жулдурбадым жонумдан.

Ошол тоонун ордунда,  
Орто токой көлү бар,  
Кардуу Бoom ичинен,  
Жол жыргалын көрүп ал.

Күм жам кылып майдалап,  
Түзгө айланты биздин эл,

Мен жоготкон тоолорду  
Билгىң келсе мага кел.

28/XI 1946  
Чолпон-Ата

## БИР ЧАКА СУУ

Бир чака суу мөлдүр кашка тунук суу,  
Кайнар суусу, эмес бул суу күдүк суу,  
Канатка окшоп, бир жак колу делбиреп  
Суудай таза кыз көтөргөн шумдук суу.

Бир чака суу, суу экенин байкагам,  
Жаным сергип, кангандыгын айта алам,  
Биздин күндөй анын таза күчүнө  
Толкун урган кораблдей чайпалам.

28/XI 1946  
Чолпон-Ата

## КОШТОШУУ

Кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы,  
Кайда калбайг сүйгөн жардын көз жашы,  
Алыс сапар, кең Маскөөгө жол алып,  
Коштошорго толкуну жок көл жакшы.

Аман болсун эр жигиттин жаш башы,  
Неге керек сүйгөн жардын көз жашы!  
Жолтоо кылып, кош дегенди угузбай  
Коштошордо күздүн күнкү жел жакшы.

Кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы,  
Кимге керек ата-эненин көз жашы.  
Эгер «кел!» деп ата мекен чакырса,  
«Аманбы» дан «кош» деп айткан сөз жакшы.

29/XI 1946  
Чолпон-Ата

## АККАН СУУ

Ай, аккан суу, аккан суу,  
Ар адамга жаккан суу,  
Алтын аяк ичинде  
Абийир, ынсан тапкан суу.

Ай, аккан суу, аккан суу,  
Мүлдө ааламга жаккан суу,

Каухар идиш ичинде  
Кадыр урмат тапкан суу.

Ай, аккан суу, аккан суу,  
Шылдыр мончок таккан суу,  
Турмушта канча түйшүктүн  
Баарына жетип арткан суу.

Ай, аккан суу, аккан суу  
Алыска канат каккан суу,  
Айдалган жерге жан берип  
Апаппак болуп жаткан суу.

29/XI 1946  
Чолпон-Ата

## СЕКИТЕГИ ЖАПЫС ТАМ

Келгин күштай, улам жазга кайткандай,  
Мен да өмүргө улам кайра кайта алам.  
Бирок мени, сүйбөгөндүгү үялбай,  
Өзүм аны сүйгөндүгүм айта алам.

Эч сөз айтпай, жактырбастай карашың,  
Жанды үшүткөн күзгү түнгө барабар  
Бийлиги зор, сүйбөгөндүн кубатын:  
Күлдүк кылып сүйгөн гана биле алар.

Сен жашаган секидеги жапыс там,  
Мин қатарлуу алтын үйдөн жаркырак,  
Кайраты жок жүзүндөгү нуруңдан,  
Коркуу билбес баатыр жүрөк калтырак.

29/XI 1946  
Чолпон-Ата

## УЧКУЧТАРДЫН ҮРҮ

Мейли болсун, капкараңғы түн айсыз,  
Мейли болсун, бороону күч ызгар кыш.  
Жерде турмуш күлкү менен өткөндөй,  
Асманда да күлүп гана жашайбыз.

Күмүш канат,  
Биздин кубат,  
Оюн салсын жаркылдап,  
Ай асманга,  
Ак булутка,  
Көтөрүлгүн, азамат.

Күр... күр... эткен биздин күштүн дабышы,  
Күндүн, Жердин бир карыштай алысы,

Ар бир мотор буроосунун ичинде,  
Жандай кымбат ата журттун намысы.

Күмүш канат,  
Биздин кубат,  
Оюн салсын жаркылдап,  
Ай асманга,  
Ак булутка,  
Көтөрүлгүн, азамат.

Кирдебесин самолёттун канаты,  
Өлбөс кылып сени заман жаратты.  
Ошондуктан сени менен жүрөктөш,  
Тынчтық күндүн ар бир минут сагаты.

Күмүш канат,  
Биздин кубат,  
Оюн салсын жаркылдап,  
Ай асманга,  
Ак булутка,  
Көтөрүлгүн азамат.

29/XI 1946

Чолпон-Ата

## САГАТЫМА

Чык-чык эткен сагатым,  
Кайда шашып барасың?  
Күштан учкул белемсин,  
Болбосо да канатың.

Чык-чык эткен сагатым,  
Кайда шашып барасың?  
Тулпар аттай айланып,  
Ай менен күн арасын.

Чык-чык эткен сагатым,  
Шашканыңды танаңың,  
Чылым тартып болгончо  
Чыр айланып аласың.

Чык-чык эткен сагатым  
Билем кайда барасың.  
Жыргал жерге жүр дейсин  
Советстан баласын.

29/XI 1946

Чолпон-Ата

## ЖЕҢЕМДИН ҮРҮ

Башка жерге кетсең да,  
Баселкемди сыйлай жүр,

Баселкенин балдарын,  
Жамандыкка кыйбай жүр.

Кайсы жерде жүрсөң да,  
Колхозумду сыйлай жүр,  
Колхозчунун балдарын,  
Жамандыкка кыйбай жүр.

Айлыбыз Сары-Ой, кең өзөн.  
Өзөн бою бай колхоз,  
Кайсы күнү көрсөң да,  
Он бешке толгон айга окшош.

29/XI 1946

Чолпон-Ата

## ҮРЛАРЫМ

Мен сурадым сен сараңдык кылбадың,  
Сенден алдым сергек өмүр жыргалын.  
Уяты жок уйку, өлүмдөн башкасы  
Өзүмдүкү... өзүмдүкү, ырларым.

29/XI 1946

Чолпон-Ата

## БАЛАЛЫК

Кетти, кетти балалыгым кайрылбай,  
Аткан октой кайрылууга айныбай.  
Күтүлбөгөн көп күндөргө туш болдум,  
Майрам түшкөн колхозчунун айлындай.

29/XI 1946

Чолпон-Ата

## ЭМГЕК КҮН

Жаз, жай тынбай тер ағызган бермет күн,  
Азабы жок тамашалуу эрмек күн,  
Жеңем тууган аппак эркек уулдай  
Колхозчуга жаратылган эмгек күн.

Тириүлүктө, адам тынбас тентек күн,  
Тентек эмес, ырыс, кешик бермек күн,  
Жаштык кезде биринчи өпкөн сулуудай  
Колхозчуга сүйкүмү бар эмгек күн.

Эмгек күндө чын курбулук, досчулук,  
Нечен акыл, нечен тилек кошулуп,

Нан эмгеги канча күчтүү болсо да,  
Андан күчтүү колхоз жеңген токчулук.

30/XI 1946  
Чолпон-Ата

### ЖЕТИМ КОЗУ

Жетим козу, жетим козу,  
Сөз сурайын токточү:  
Кайда барасың?  
- Отунга.  
- Отунду не кыласың?  
- Камыр жууруп нан кылам.  
- Нанды не кыласың?  
- Мейман болуп кетсин деп,  
- Үйүмө сотту чакырам.  
- Сотту чакырып не кыласың?  
- Атам менен энемди  
Союп жеген беренди  
Соттобогон немени  
Уят кылышп кызартам.

1946

### КЫШКЫ БОРООН

Кышкы бороон жанымда дос, жаш бороон,  
Өмүрүмө ынтымактуу бурганак...  
Чырак жанганд, бала ыйлаган короодон  
Бүркүт шаңшып учарына суранат.

Алдуу бороон, алгыр бүркүт эркинен,  
Жаз жаралат, ошол бала түшүндөй...  
Күндөр келет, күндөр келет кепкенен,  
Күзгү бышкан ак буудайдын күчүндөй.

3/I 1947  
Чолпон-Ата

### КОШ АЙДОО

Жан сергитип, жаңы өмүрдү ойлотот,  
Күн күркүрөп жарк-журк эткен чагылган.  
Жазга салам, жазга урмат, сүүк жок,  
Жарык дүйнө сапарынан табылган.

Келди мезгил, өлбөгөн жан көгөрөр,  
Жашоо баркы, кош айдоого уруксат.  
Быйыл көрбөс жүз жыл мурун көргөндөр  
Тирүүлүк күн, жаңы ырлардай жыттанат.

3/I 1947  
Чолпон-Ата

## АЙРӨК

Ак иштеген, ак жүрөк,  
Ачык көңүл шат жүрөт.  
Арамзаада кытмырды,  
Ким кадырлап, ким сүйөт?  
Ай, ай, сен да кордоо сал,  
Көлдө жаткан көп өрдөк.

Айрөк,  
Айрөк

Жакшы ударник, ак ниет,  
Өңү жарық, шат күлөт.  
Жарыбаган жалкоону  
Ким кадырлап, ким сүйөт?  
Ай, ай, сен да кордоо сал  
Көлдө жаткан сан өрдөк.

Айрөк,  
Айрөк!

Кең пейилдүү кең тилек,  
Кеңири өмүр өткөрөт.  
Кешиги жок жалкоону  
Колхозубуз жек көрөт.  
Ай, ай, сен да кордоо сал  
Жараышыктуу каз, өрдөк

Айрөк,  
Айрөк!

3/I 1947  
Чолпон-Ата

## ЧОЛПОН-АТА

Чолпон-Ата көл жээгинде көркүү жер,  
Алмасы көп ак кыштактар орногон,  
Менде болду далай ысык сүйүүлөр  
Мындай жерге, бирок ашык болбогом.

Бир жай жүрсөм, жашым кайра жангандай  
Жашаргандай, жаштыгындаи жүрөгүм,  
Тагдырымдан кайра сурап алгандай  
Ушунда өттү эң бир таттуу күндөрүм.

9/I 1947  
Чолпон-Ата

## МЕН МАСКӨӨНҮ КӨРГӨНДӨ

Мындан он беш жыл мурун,  
Бириңчи көргөм Маскөөнү,

Эсимде калды Укемдеп  
Мени сүйүп өпкөнү.

Он беш жыл өтүп арадан  
Кайра көрдүм Маскөөнү.  
Баштагыдан тазарган,  
Башкача экен көркөмү.

Амансыңбы, балам, деп,  
Мени Маскөө карады.  
Шекер салган чай берип,  
Маңдайымдан сылады.

Сынап турсам Маскөөнү,  
Көрк жасанып алыштыр  
Өмүр алга өтсө да,  
Көп жашарып калыштыр.

Тандап сүйгөн сулуудай,  
Улам сулуу көрүнөт.  
Тандап тапкан баатырдай  
Улам баатыр көрүнөт.

1947

### ҮЙДУН ТИЛИ

Үйдун сүтүн ичерде,  
Ырайым бар биздерде  
Алдап-соолап чакырып:  
-        Оу, хоу, оу, хоу  
Оу хоу десек,  
Үнүбүз конур, жумшак  
Сылык чыгат деги эле.  
Макул болот анткенге  
Үйдун тили жалғыз тил:  
Мөө... деп гана үн бере.

Уй майына кирерде,  
Уят да бар биздерде:  
    Бул баягы таргылдан,  
Таргыл баягы кашкадан,  
Кашка баягы маладан,  
Маланы мин сомго алган.  
Деп -  
Жети атасын бүт мактайбыз  
Тим эле.  
Уй бечара тим болот  
Айттар сөзү жалғыз сөз:  
Мөө... деп гана үн бере.

Чөп саларга келгенде,  
Чөпчөңдөйбүз эң эле  
Чоң кепшемин кызганып:

-       Өш ай, өш, өш

Десек:

Сөзүбүз өрттөй өткүр -

Деги эле.

Капа болот байкуш үй,  
Сүйлөр сөзү жалгыз сөз:  
Туруп калат жалдырап:  
Мөө... деп гана үн бере.

Уй жаюуга келгенде  
Айдайбыз такыр жерлерге,  
Бул кордукка чыдабай  
Өңкүлдөп чуркап калганда  
Кара кыяк дегенге:

-       Өлөт ал! Өлөт ал!

Арам маңка!

Деп сөксөк

Тилибиз заар чыгат эң эле.

Билген сөзү жалгыз сөз,

Жүрө берет тил угуп:

Мөө... деп гана үн бере.

Чай бергенге май берген,  
Кой бергенге тай берген,  
Деп кубанта сүйлөгөн  
Биздин кыргыз март эле;  
Жарыктык уй канетсин,  
Жакшы сөздөн кем беле?  
Ушул кыял, ушул сыр  
Кырсык болуп пейилге -  
Тармак жайып жүрбөсүн,  
Тамыр салып тереңге.

1/X 1948

Чолпон-Ата

## ТАРАНЧЫ

Бышыкчылык сонун ай,  
Колхозчулар сагынып,  
Күн саноодон эринбейт,  
Дан кыярып калганда:  
- Бышсын, бышсын,  
Быша түшсүн эгин дейт.  
Ошондо ушул таранчы,  
Кудайдан мурда уурдал жейт.

Жанын жеген желмогуз:  
Чырк, чырк, чырк, чырк  
Дейт да жебирейт.

Коон быша калганда  
Чиригенин жек көрөт.  
Жыттап туруп эң мурда  
Шириинин жеп көрөт.

Дарбыз быша калганда  
Ак эттүүсүн жек көрөт.  
Чертип, чертип эң мурда  
Бышканынан жеп көрөт.

Алма быша калганда  
Күрт түшкөнүн жек көрөт.  
Коно калып ыргыштап  
Кызылынан жеп көрөт.

Теңине албай өрүктү  
Тәэп өтөт чыртылдап.  
Түшкөнүнө кубанып  
Күлүп калат кытылдап.

Жатып алып жүзүм жейт,  
Салааланган шагынан.  
Шириинин, балынан,  
Таттуусунан, ағынан.

Муну көрүп колхозчу  
Жүрөгү ооруп зырпылдайт.  
Бул кезекте таранчы  
Сүуга түшүп чыркылдайт.

Ушул көпкөн шайтанга  
Кандай айла кылабыз?  
Колхозчунун доосуна  
Кандай кылып жыгабыз?

Чынын айтсам, ал бизди:  
Өзүнө анча теңсинбейт.  
Кыйын болсо атасы:  
Баласына бышырган -  
Май токочтон берсин дейт.

Анткени эмей эмне,  
Менин эшик алдымда,  
Боорсок сурап, кант сурап  
Чырк, чырк, чырк, чырк

Чырк, чырк  
Дейт да безилдейт.

1/X 1948  
Чолпон-Ата

## ЖАЗЫМА

Кош бол жазым,  
Көк көпөлөк, ак казым,  
Ың жаза албай, мендей жүдөп - азбасым.  
Антсем мейли, бирок өзүң айта жүр:  
Азгын көңүл, тилегимдин тазасын.

Кош бол жазым, сени алыска узатам,  
Сенден кымбат калк ичинде мен калам.  
Кыйын жолдо - канча жабыр көрсөм да,  
Өз доорума актыгыма мактанам!

Кош бол жазым, сен кетсен да биз аман,  
Биздин балдар, биздей болсун биларман.  
Жер үстүндө - ыразылык күнүмдү,  
Жердин жети  
түпкүрүнөн дей алам!

Кош бол жазым,  
Көк көгүчкөн, ак казым,  
Кенен сайда дайым толо акпасым,  
Көз ачкандан ынак болгон жаныма  
Картайбаган кулун жаштуу жашташым.

12/X 1948  
Чолпон-Ата

## МЕНИН КҮНҮМ

Менин күнүм кирген суудай күрүлдөйт,  
Күзүн күтүп мөмөсүнөн күбүлбөйт.  
Ыңа кылып жарыкчылык дүйнөнү  
Карыганда жаш уландай бир гүлдөйт.

Менин күнүм, өлбөсүнө түңүлбөйт,  
Толкун урса, тайызына сүрүлбөйт:  
Тирүүлүктө жоктугун жол бербей  
Жер түбүндө чирисе да бир гүлдөйт.

Бар бололу, түгөнбөйлү курдаштар,  
Узак, узак, узак болсун бул сапар,  
Кылым бүтүп, дүйнөдөн жок болсок да  
Кайра кайтып жолугушчуу жолдор бар.

13/X 1948  
Чолпон-Ата

### БИЗГЕ ТҮНӨЙ КЕТ

Көңүлүм капа, башым туман кеңгиреп  
Үч күн болду бизге мейман келе элек.  
Жолоочунүн бул кандайча шылдыңы,  
Даамы жоктой,  
Жеген токоч, жеген эт,  
Сыйлап берер, белен кыргыз даамы бар,  
Эй, жолдош,  
Биздикине коно кет.

Мейман. келбейт, келбегени жаман кеп,  
Үйүм капа, эмне болуп кетти деп.  
Ууру болсоң, тор атымды уурдал ал,  
Касым болсоң каргап өткүн, тамак жеп.  
Чаалыкканга соопчуулук даамым бар,  
Эй, жолдош,  
Биздикине түнөй кет!

Биздин үйдө көптөн жүргөн жалғыз шерт:  
Кымбат ашты мейман бекер жесе деп,  
Ач көз болсоң өз башымды сурал ал  
Кегиң болсо: сабап өткүн, тамак жеп.  
Жолоочуга нечен түркүн даамым бар,  
Эй, жолдош,  
Биздикине түнөй кет!

13/X 1948  
Чолпон-Ата

### БАЙКА, ЖИГИТТЕР

Калк мүлкүнө карышкырдай кол салган,  
Жүз тармактуу каргашалуу жол салган,  
Мөөрүн басып акты менен толтурган  
Он чөнтөгү ону бирдей бүт жалган;

Эмки күүнү  
Жакшы тааны,  
Байка, жигиттер!  
Жорго минген Шермат келет  
Кара жигиттер!

Мойну калың кашкулактай буржуйган,  
Тердеп тапкан бир күнү жок бир урган.  
Ошентсе да арак көрсө арсаңдап,  
Алтын сомдун жүз сомдугун суурган:

Жат адамды  
Жакшы тааны,  
Байка, жигиттер?  
Күлүк минген Шермат келет  
Кара жигиттер!

Арамдыкка мас болгондой энтелеп,  
Мен келатсам акырайып жалт карап,  
Ыркты бузган мына мобул «жазгыч» деп,  
Үтүрөндөп «бир чапсам ээ» деп алат.

Бузукуну  
Жакшы тааны,  
Байка, жигиттер!  
Анын бири ушул Шермат  
Ана жигиттер!

14/X 1948  
Чолпон-Ата

### КӨҢҮЛ АЙТАЛЫҚ

Кетменчинин ак әмгегин азайткан,  
Кесепеттүү Наамат деген бир шайтан,  
Момунду алдап, элди жазгап, эбин таап,  
«Ичиш керек, жеш керек!» - деп көп айткан  
Бүгүн өлдү.

Барып көңүл айталық,  
Жылаан салып мүрзөсүнө,  
Ыйлап кайталык!

Журттан тапкан күн көрбөгөн мүлкү бар,  
Бирөө барса кашык сууга ичи тар,  
Алгыч, жегич, азган-тозгон уурулар,  
Буга курдаш, буга жолдош, буга жар.  
Наамат өлдү,

Жүргүлө көңүл айталық,  
Мүрзөсүнө бака ыргытып,  
Ыйлап кайталык!

Ажал күчтүү, кимдер андан талашат,  
Жолу туура, кантип анан адашат?  
Ушакчынын, кытмыр арам неменин  
Бул дүйнөдөн жок болгону жарашат!  
Наамат өлдү,

Жүргүлө көңүл айталық,  
Таш ыргытып мүрзөсүнө,  
Ыйлап кайталык!

14/X 1948

Чолпон-Ата

## БУЛ КАНДАЙЧА

Баары өзгөрөт, баары өчөт дейт турмушта,  
Мен өзгөрбөй, өчпөй койсом не болот!  
Өчөр күнүм үйгө бара жатканда,  
    Токмок жактан келбей койсом не болот?  
    Токмок жөнөйм,  
    Таттуу коонун тандап жейм.  
    Миң жыл бою,  
    Кайра үйүмө бир келбейм.  
    Айт, кимдин карзы бар?  
Баары агат дейт, баары өтөт дейт өмүрдөн,  
Мен элге окшоп өтпөй койсом не болот?  
Баратканда тааный коюп өңүнөн,  
Аксуу жактан келбей койсом не болот?  
    Аксуу жөнөйм,  
    Жүзүмүнөн үзүп жейм.  
    Миң жыл бою,  
    Кайра үйүмө бир келбейм.  
    Айт, кимдин карзы бар?  
Баары сынат, баары өлөт дейт турмушта,  
Мен тил албай өлбөй койсом не болот?  
Башка коюп, тумшукка тээп, урушса,  
Нарын жакка качып кетсем не болот?  
    Нарын жөнөйм!  
    Айран ичиp, майын жейм.  
    Миң жыл бою,  
    Кайра үйүмө бир келбейм.  
    Айт, кимдин карзы бар.

15/X 1948

Чолпон-Ата

## МЕН КЫРГЫЗДЫН АКЫНЫ

Ким берсе да жакшы берген бактымды,  
Ким койсо да жаман койгон атымды,  
Ушакчыдан: не кылам деп сурасам,  
-         Беш тыйынга мага сат дейт даңқыңды!  
Сатам!  
    Алсын!

Кайдан билсин баркымы?  
Чайга салып жутар кезде:  
Заар тилин күйкалачуу  
Мен кыргыздын акыны!

Карлуу күнү берсе керек бактымды,  
Аяз күнү койсо керек атымды.  
Ичи арамдан: не кылам деп сурасам,

Бир тыйынга мага сат дейт даңқыңды!  
Сатам!

Алсын!  
Кайдан билсин баркымы?  
Кантка салып жутар кезде:  
Кара көңлүн куйкалачuu,  
Мен кыргыздын ақыны!

Таш идишке күйса керек бактымды,  
Татты идишке күйса керек атымды,  
Кароолчудан: не кылам деп сурасам,  
Балам алсын, бекер бер дейт даңқыңды.  
Берем,

Алсын!  
Сатпайм, кадыр-баркымды,  
Уйчу, койчу,  
Кетменчинин  
Менмин кымбат ақыны.

15/X 1948  
Чолпон-Ата

### КӨЗҮМ ӨТКҮР

Көзүм өткүр, өрттү өчүрө караган,  
Өз жанымдын жамандыгын көрө алам.  
Колум ачык жүрткә маалым марттыгым,  
Бир чыны уудан,  
Бир чака бал бөлө алам.

Көңүлүм жарық; музда көктөп өнө алам,  
Өз жанымдын арамдыгын көрө алам.  
Пейлил таза, чаккын десем чага албайт,  
Жылаң қызын колдон кармап өбө алам.

Сырдаш болсоң ачык сөзгө келе алам,  
Мен өзүмдүн тардыгымды жеңе алам.  
Керек болсо; чебердигим жетишет,  
Дөңгөчкө жан, балыкка тил бере алам.

15/X 1948  
Чолпон-Ата

### ТӨӨНДҮ БЕР

Эй, Төлөгөн, төөндү бер,  
Төмөн түшүп барайын,  
Быйыл эмгек мол тийди,  
Түгөл ташып алайын.

Эй, ысмайыл, төөңдү бер,  
Ылдый түшүп барайын,  
Быйыл эмгек көп тийди,  
Баарын ташып алайын.

Байбичем сынчыл киши эле,  
Сынына бир жарайын,  
Байбичем катуу киши эле,  
Кабагына карайын.

Сынына толсо кылганым,  
Муштап өтөт жаныман.  
Узарар болсо урматым,  
Чымчып өтөт далыман.

Мал кыштан түгөл чыкчу эле,  
Муштап, муштап алганда,  
Ырыскым колдон акчу эле,  
Чымчып, чымчып алганда.

16/X 1948

Чолпон-Ата

### МЕН КЕМЕ

Мен кеме, келчүү жерге эрте жетken,  
Кебелбей эки жагым кычыр этken,  
Көз жеткис бул деңиздин аркы учuna,  
Жыңайлак жаштыгымды таштап кеткем.

Мен бир күш, учар жерге учуп жетken,  
Жем алган жалама зоо жайдак беттен,  
Кайдадыр бийик тоолор арасына,  
Таарынчак жаштыгымды таштап кеткем.

Ал кездин алтындыгын эсиме албай,  
Жаштыктын ар жагында жаштык бардай,  
Ыйлатып уруп-сабап кете бергем,  
Бир өппөй, маңдайынан бир сылабай.

Картайып азайтууга кезек келет,  
Бир жүргөн жакшы күндө жакшы эл элек.  
Бирок да, ошол тоолор арасында,  
Жаштыгым ойноп-кулүп жүрө берет.

17/X 1948

Чолпон-Ата

\*\*\*

Жакшы ыр жазсам:

Бутунан өөп жөнөтөм,

Жаза албасам: көз жашымды көлдөтөм,  
Ыр жараткан, шам чырактын алдында  
Бактылуу мен,  
Бактылуу менин көлөкөм.

17/X 1948  
Чолпон-Ата

## ДАГЫ АЯЛ ЖӨНҮНДӨ

Аял сүйдүм, бирок ичтен кектедим,  
Арам ойлоп, арамдыктан кетпедим,  
Жаманынан көңүлдү эзген оору алып,  
Жакшысынын кадырына жетпедим.

Анткен менен:

Колум ачык, мен кенен,  
Жүз кайталап дагы аялга баа берем:  
Аял деген:

Чаалыккан көсөм -  
Сайдырган берен -  
Бактыдан тайган жигитке,  
Кемибеген, кебелбеген бир мекен!

21/X 1948  
Чолпон-Ата

## СӨЗҮ БАР

Түк кайгырбайм, алсыз-чабал түрүмө,  
Уу тамса м, алтын сабак бүрүмө,  
Тириү кезде мындай элек деп айтып...  
Сүйлөшүүгө жер табылбас күнүмө...

Мен кетсем да: тириүлүктүн көзү бар,  
Мен бүтсөм да: тириүлүктүн өзү бар,  
Бирок мага табылбачуу эч качан,  
Тириүлүктүн:  
Эң бир, эң бир  
Жанды ысыткан сөзү бар.

2/X 1948  
Чолпон-Ата

## ЭНЕ ТИЛИ

Тил үйрөнүү:  
Жакшы көрмөк - сүймөктөн,  
Энем тилин жакшы көрүп үйрөткөн,  
Ойротто жок, оцой тил бейм, биздин тил,  
Бир жашымда:  
Ата, апа,  
ат, эт дегенди сүйлөткөн.

Тил кадырлоо:  
Чын көңүлдөн сүймөктөн,  
Атам тилин: сүйгөндүктөн сүйлөткөн.  
Эрдик өнөр билим менен сүйлөшүп -  
Бир жүрсүн деп бир жашымда үйрөткөн.

Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм,  
Бул тил менен: иштейм, сүйлөйм, ыр ырдайм,  
Башка тилди жандай жакшы көрсөм да:  
Эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм.

17/X 1948  
Чолпон-Ата

### КУБАНАМ

Силерге окшоп, мен да күлөм, кубанам,  
Орой сүйлөйм, арак ичем, бууланам...  
Калк башына кайғы түшсө, кайгырып,  
Калкым үчүн таштай катуу тура алам.

Силерге окшоп мен да гүлдөйм, уланам,  
Күнөөм болсо кечиргин деп суранам.  
Сокур байкуш көздүү бала төрөсө:  
Чын пейлимден ушунда бир кубанам.

Силерге окшоп менин да бир убадам,  
Мен да аяйм, мен да корком убалдан.  
Дудук уулу сүйлөп турса жанымда,  
Чын пейлимден ушунда бир кубанам.

Силерге окшоп, мен да жүдөйм, кубарам,  
Мен да жыргайм, мен да түтөйм, куралам.  
Ырымды украй, жазганымды көрбөсө:  
Үйлабасам, эмнесине кубанам?

17/X 1948  
Чолпон-Ата

### ЖАКТЫРДЫМ

Кайдан таптым, билбейм мындай мүнөздү?  
Дос, туугандар күнөкөр деп күлбөспү?  
Тириүлүккө ирегелеш салынган -  
Жаман көрөм, калың мүрзө - күмбөздү.

Бирок сүйдүм, бир күмбөздү жактырдым,  
Кубангандан күлүп ийдим, каткырдым.  
Көргөн кезде койчу Жапар күмбөзүн  
Жарық күндөн, кайткан ал бир асылдын.

Кымбат эле кой кайтарган убагы.  
Жакшы адамдын жакшысы эле бул дагы.  
Күмбөзүнүн күн жагында керилип,  
Уктап жатат төрт кара ала улагы.

Муну көрүп эске түшөт ак тилек,  
Колдон кармап, айтпаса да асыл кеп,  
Күлө карап мен бармын деп тургандай  
Баягы эле тириүсүндөй сезилет.

Мейли түндө, мейли бешим, күүгүмдө,  
Жапар күнү башка түшкөн күнүмдө,  
Мен өзүмчө - өлбөс күн деп эсептейм  
Бир тириү жан тепсеп турса үстүмдө.

17/X 1948  
Чолпон-Ата

### БУЛ ТУРМУШТА

Бул турмушта нечен сонун издер бар  
Бороон уруп, кар жааса да кетпеген.  
Не бир укмуш, чебер - уста адамдар -  
Мин төпкичтүү шаты коюп жетпеген.

Бул турмушта нечен бекем издер бар,  
Добул уруп, сел жүрсө да кетпеген.  
Не бир чечен, не бир эстүү адамдар  
Дайрадан кең абыл менен жетпеген.

Бул турмушта нечен чоң-чоң издер бар,  
Өрттөймүн деп, күн сынса да кетпеген.  
Не бир баатыр, не бир канкор адамдар  
Балта урса да, ордунан былк этпеген.

Мен да адаммын, мен дагы бир ақынмын,  
Билинбеген көп майданын бириндей.  
Бул турмушка мен да изимди калтырдым,  
Кичинекей, кудум шайтан<sup>1</sup> изиндей.

17/X 1948  
Чолпон-Ата

### ПРАГАДА

Прагада ушул өткөн майданда  
Бир азамат чексиз эрдик кылган дейт.

---

<sup>1</sup> Өчпөй турган эң кичинекей из деген мааниде.

Жоону кырып, алдан чарчап тайганда,  
Танка астына жата калып тынган дейт.

Бул дүйнөгө бир келгени чын болчу,  
Бирок үйгө дайнын жазган каты жок.  
Эл жыйналып ат бергени чын болчу,  
Атагы бар, мүрзөсүнүн аты жок.

Шол мүрзөгө баарып элем жөө басып,  
Турпагынан бир ууч алып келүүгө.  
Арстандын жүрөк канын канатып,  
Ага кошуп балдарыма берүүгө.

18/X 1948

Чолпон-Ата

### ФРУНЗЕНИН ТҮНҮ

Бир мен эмес, чын сүйөрүң баарыңдын:  
Түндөрү алтын... Түндөрү алтын, шаардын.  
Анда калган: күзгү сонун түндөрдү  
Мени өлтүрбөс әмгегимдей сагындым.

Жылт жылт этип, жылдыз көлү аккандай,  
Күттүү бүлө кубанчына баткандай,  
Көк мұнарық, жашыл шоокум ичинде:  
Ырыс көлбөп, фонтан болуп аткандай.

Угулса экен, түнкү бөбөк күлгөнү,  
Кубанса экен, жаш бөбөктүн жүрөгү...  
Неге десен:  
Колун жайган, колун каткан бооруна,  
Менин шаарым, акылмандар түнөгү.

23/X 1948

Чолпон-Ата

### ЖАҢЫЛУУ

Көл боюнда, биздин колхоз жанында,  
Жакшы тамдуу бир топ орус калкы бар.  
Тыңшап турсаң күн кеч кирер маалында,  
Уйларынын не бир сонун аты бар.

Көңүлү жылып ушул жакшы адатка,  
Кийизбай да башын чайкап, жактырат.  
Элди туурал, уй пададан кайтканда,  
Дөңгө чыгып:  
- Зоя! Зоя!  
- Зоинкалап чакырат.

Муну укканда кыт-кыт күлөт келиндер,  
Кыздар, чалга, таң калгандай жалт карап,  
Карт орустар, көптөн сырын билгендер,  
- Ай Кийизбай, Ай Кийизбай деп калат.  
Ага болбойт, дөңдөн туруп Кийизбай:  
- Зоя, Зоя,  
- Зоинкалап чакырат.

- Ай аксакал, адаттан терс бул кандай?  
Жигит атын койгун дешип каткырат.  
Кабыл көрбей жогорудай сөз онун,  
Биздин ата, өз кылганын жактырат:  
Дөңдөн туруп, эркек кашка торпогун:  
- Зоя! Зоя!  
Зоинкалап чакырат.

23/X 1948  
Чолпон-Ата

### ҚЫЗЫЛ ЖҮК

Дан беребиз, берген данды әл алат,  
Алган элдин өмүрүнө саламат:  
Берген белек жокко сиңип кетпестен  
Кайра айылга ырыс болуп таралат.

Бат жөнөсүн қызыл жүк,  
Бол, жигиттер, ылдамдат.  
Атадан калган насаат бар:  
Берген март әмес,  
Алган март!  
Бол, жигиттер, ылдамдат.

Эгин төкмөк өзүнчө бир салтанат,  
Эмгек менен көтөрүлмөк биздин даңқ,  
Берген белек дөөлөтүнөн кемибей  
Кайра айылга байлык болуп таралат.

Бат жөнөсүн қызыл жүк,  
Машинаны бери тарт!  
Ашык бүтсүн пландан,  
Берген март әмес  
Алган март!  
Бол, туугандар, ылдамдат!

Эгин бермек биздин урмат, биздин бак,  
Сыйлоо керек ата журтту кадырлап.  
Ушул буудай калк санаасын тындырып,  
Кайра айылга тынчтык болуп таралат.

Бат жөнөсүн қызыл жүк,  
Бол, туугандар, ылдамдат!

Бергениң кубанғын,  
Берген март эмес,  
Алган март!  
Бол, түүгандар, ылдамдат!

24/X 1948  
*Чолпон-Ата*

### **ДАН ЖОМОГУ**

-Ушул буудай, ушул дан,  
Биздин өмүр, биздин жан.  
Колдо кубат, белде күч  
Жүрөктөгү жылуу кан.

Сонун шаар, сулүү там,  
Көккө карай жулунган,  
Завод, фабрик, шахтылар  
Баары, баары ушундан.

Пароходдор көлдөгү,  
Паровоздор чөлдөгү,  
Сан жетпеген машина  
Баары нандын бөбөгү.

Дүр-дүнүйө, ак, сары,  
Көз тайгылткан тыштары,  
Алтын, күмүш, жакуттар  
Баары нандын кыздары.

Танке менен замбирек,  
Көп түрлөрүн ким билет?  
Болот канат самолет  
Оюн салган көк жиреп.

Ааламды жарган ардагы,  
Кылымды бузган салмагы,  
Өнөрпоз, чебер, көсөмдөр -  
Баары нандын ардагы.

Колхозчу эккен ушул дан -  
Биздин өмүр, биздин жан.  
Комунизм байлыгы: -  
Ушул буудай, ушул нан.

24/X 1948  
*Чолпон-Ата*

## **АТА-ЖУРТ**

Жылуу кийин, жолун кыйын үшүрсүн,  
Кыш да катуу... бороон улуп, кар уруп...  
Суугунду өз мойнума алайын,  
Жол карайын, токтой турчу Ата-Журт!

Түндөр жаман... кырсык салып кетпесин,  
Наалат келип ат тизгинин шарт буруп...  
Азабыңды өз мойнума алайын,  
Из карайын, токтой турчу Ата-Журт!

Жазда башка... Жел тийбесин абайла,  
Көпкө турбас, мобул турган сур булат.  
Бүт дартыңды өз мойнума алайын,  
Сен ооруба, мен ооруюн Ата-Журт!

*24/X 1948  
Чолпон-Ата*

## **ЭМГЕГИН**

Сентябрь, коон жыттуу сонун ай,  
Бышыкчылык... Барлык элдин көңүлү жай.  
Эмгек күнгө жаңы буудай бөлүнүп  
Жакшы иштеген ударниктин баары бай.

Дал ушул ай, үстүдөгү сонун ай,  
Мобул буудай сенин энчиң  
-       Бери кел ой, Курманбай!

Октябрь ай, жийде жыттуу сонун ай,  
Жакшы иштеген колхозчунун баары бай.  
Эне эмизген сүтүнөн ак мээнетин,  
Байлыгыңа туура кара уялбай.

Дал ушул ай ошол айткан сонун ай,  
Отуз центнер сенин энчиң  
-       Көтөр, көтөр, Курманбай!

Кыйын күндүн кыйынына каржалбай,  
Ак иштедин, ала жүргөн балбандай.  
Адалдыгың, адал эне сүтүндөй,  
Өз бактыңа туура кара жалтанбай.

Бүгүнкү ай, эмгек бөлгөн сонун ай,  
Кырк беш центнер сенин энчиң  
-       Көтөр, көтөр, Курманбай!

*25/X 1948  
Чолпон-Ата*

## ТАШЧЫЛАР

Колдоруна майышпаган лом алып,  
Таш омкоруп, арабага таш салып,  
Араң тарткан кош өгүзгө дем берип:  
- Соп, соп,  
Соп! деп, айдап баратып;

Таш казгандар кеп кылышат өз ара:  
- Мобул акын өз өзүнчө убара,  
Ойлойт, басат, бирдеме айтып күңгүрөйт,  
Кыйын экен... кыйын экен буларга. .

Андай эмес, кыйын эмес абалар,  
Силер антип аёо көрбөй караңар,  
Кээ бир күнүм:  
- Соп, соп десен, баса албаган  
Кош өгүздүн жаманына барабар.  
Кээ бир күнүм: көктө сывган тулпар ат!

26/X 1948

Чолпон-Ата

## МЕНИН ҮЙУМ

Үйүм сонун, оидогумдай кең турал,  
Ырысқымдан ыраазылык сөз угам...  
Түн жармында из жашырган уурудай  
- Ким ой бул?  
Тереземди: тырс, тырс урган,  
Тырс урган?  
- Жакырчылык сен белемсин?  
Мен бир үбак коломтоңдо жылынгам:  
Болду эми жетет, ары кет,  
Киргизбейт сени,  
Эшигимде дөбөтүм бар жулунган.  
Кет ары, кет ары,  
Кет ары менден ант урган!

Үйүм таза, мыкты жашайм, бай турал,  
Досторуман жылуу, сыйлык сөз угам.  
Түн жармында мени үйкүмдан чочутуп

- К-и-м ой бул?  
Тереземди тырс, тырс урган,  
Тырс урган?  
- Учук оору сен белемсин?  
Мен бир үбак очогунда жылынгам.  
Болду эми жетет, ары кет!  
Киргизбейм" сени

Эшигимде дөбөтүм бар жулунган.

Кет ары, кет ары,

Кет ары менден ант урган!

Оокатым мол, мейман күтөм, март турал,  
Тилегим ак, уу сунганга: бал сунам.

Түн жармында, сүттүү уйкүман чочутуп,  
- Ким ой бул?

Тереземди тырс, тырс урган,  
Тырс урган?

- Тынчтык өмүр сен белемсүң?

Мен ар убак суунду ичип кулпургам!

Кел бери,

Мен жалгыз: аял, баласыз,

Аял менен ыркым келбес, мен урган!

Мейли сокур, дөдөй бала туусаң да,

Антыйм ушул; өлгөнүмчө сени менен бир турал...

26/X 1948

Чолпон-Ата

### ЫСЫК-КӨЛ

Ысык-Көл, сени сүйдүм, сени ырдадым.

Ырыма өзүң болдуң бел кылганым.

Күнүмдүн ичен суудай берекеси

Өзүңдүн бир көйкөлүп ыргалганың.

Ысык-Көл, сен ырыскым, сен жыргалым,

Ырыма өзүң болдуң дем кылганым.

Өзүңчө урматтуу бир салт экен го,

Күрпүлдөп көбүк чачып турган маалың.

Ысык-Көл, өзүң барда, менда бармын,

Сен жарым, кереги эмне башка жардын...

Тагдырдын марттыгына мен ыраазы,

Бар тура, кубанарым, мактанаарым...

Эй, көлүм, тунугундай тунуп турсаң,

Бирок да тунук акыл уул туусаң...

Кубатсыз мендей начар акындарды

Шарпылдал толкуп туруп, жәэкке урсаң.

26/X 1948

Чолпон-Ата

### КАЗАКБАЙ

Жакшы айдабай, картөшкөнү жаратпай, •

Майдан салып биреөнө бир кадактай,

Картошканы алдап жейсүң ошентип,

Ай куусун да...  
Ай куусун да Казакбай.  
Күз болгондо жүз пуд әгин табасың,  
Отуз сомдон пудун сатып саласың.  
Жаз болгондо ошол эле әгинди,  
Үч жүз сомдон араң сатып аласың.

Алда сенин соодагерлик каадаң ай,  
Куп саткычсың... куп алғычсың Казакбай.

Кечээ келген тууган элдер бир далай  
Мейманчылап келгенине карабай,  
Бакча айдады, заңғыраган үй салды,  
Чарбасы да сенден мықты, сенден бай...

Алда сенин әпчил өскөн каадаң ай,  
Жыртық тамың жыртық бойдон Казакбай

Тапкан акчаң үч мин сомдон ар бир ай,  
Өз сырымды айткым келет уялбай,  
Үй-жайым жок, чай ичерге чыным жок,  
Төшөгүм жок, мейман келсе салардай;

Мына ушундай сенин иниң кайран ай,  
Жашаганды менден үйрөн Казакбай,  
Айттар сөздү айтуу керек калп айтпай,  
Элдер жаман,  
Же биз жаманбыз  
Казакбай!

26/X 1948  
Чолпон-Ата

## КАР ЖААДЫ

Жааган бул кар, баяғы кар... кар эле...  
Зергек, чыйрак сезим берген денеге,  
Кур олтурбай куп камынып алганбыз,  
Бул ак келин биздин үйгө келерде.

Сүт эмем деп кыш әмчегин сааганга,  
Бул жааган кар, баяғы эле жааган кар...  
Бутка муштаар, беттен чымчыр келинди,  
Көзүнө илбей ойноп жүрөт жаш балдар...

Ойноп жүрөт, от болгон соң денеде,  
Балдар эмне, бир-биринен кем беле...  
Мылтық атмай, бомбу ыргытмай, сайышмай.  
Оюндары коркунучтуу эң эле...

Быйылкы кыш шашып түштү эң эрте,  
Ала-карга эрте конду терекке.  
Карап туруп ушул балдар оюнун,  
Ыйлайм... Ыйлайм... Эч кимге айтпа энеке.

Мен бар болсом, жаарым чын керекке,  
Тилегим бар, себеп болор себепке.  
Бул оюнду жакшылыкка жоруйлу,  
Ичикий суук...  
Эшикти жап, энеке.

### **КҮЗ**

Калкка берген карыздарын кыя албай  
Мұлқұн чачкан шок балдарын тыя албай,  
Кабын алып айлыбызга күз келди  
Жазғы айдаган картошкасын жыя албай.

Элге берген өз энчисин кыя албай,  
Ээ-жaa бербес шок балдарын тыя албай,  
Кабын алып айлыбызга күз келди,  
Жакшы чыккан капустасын жыя албай:

Бул күз өзү, көптөн бери көпкөлөң,  
Мерес болсом деген оюн көп көрөм.  
Жұзум кызы катуу ооруп жатканда  
Кадыр улап, боору жумшап өппөгөн.

Бул күз өзү көптөн бери көпкөлөң  
Таш боор болсом деген оюн көп көрөм.  
Өрүк уулу быйыл каза тапканда  
Боору жумшап бир тамчы жаш төкпөгөн.

Ай, ай балдар атка минип чапкыла,  
Күз кайда экен барып издеп тапкыла!  
Көзүн ачсын, колхоз деген кыйын журт  
Жакасынан катуу силкип тарткыла.

Урсаңар да, ал ак көңүл таарынбайт  
Катуу сынып капалыкка багынбайт,  
Эрки жетпейт бизди таштап кетүүгө,  
Качам десе: качар жагы табылбайт.

Алды жакта жайдак атчан жай мырза,  
Арткы жакта ач кыйкырык кыш мырза.

27/X 1948  
Чолпон-Ата

## МЕН ЖҮРГҮНЧҮ

Мен жүргүнчү көз ачкандан жөө баскан  
Жөө басуудан көңүлүм түк жүдөбөйт.  
Алган сапар алыс экен карасам,  
Баса берем, баса берем,  
Баса берем... түгөнбөйт.

Мен жолоочу эс тарткандан жөө баскан,  
Мээнет тартып жөө баскан жол түк өлбөйт.  
Алган сапар арбыбалтыр карасам,  
Баса берем, баса берем,  
Басар жолум түгөнбөйт.

Кырдан туруп, арт жагыман карасаң:  
Мен аткан ок, токтоосу жок учкан шыр...  
Түзгө чыгып каршы алдыман карасаң,  
Мен айбаттуу, тоо көтөргөн бир баатыр.

**27/Х 1948**

**Чолпон-Ата**

## ДЕН СООЛУК

Жаш кезиндөн жаркылдап,  
Жакшы болсо ден соолук,  
Кор болбойсун, өскөндө:  
Бирде жатып, бирде ооруп.

Бала кездөн жаркылдап  
Бекем болсо Ден соолук.  
Кем болбойсун өскөндө:  
Кәэде жатып, кәэде ооруп.

Окуп билим аларда,  
Теңтүшүң төң болуп,  
Керек экен ошондо,  
Темирдей бекем ден соолук.

Эл коргоого баарда,  
Эр көкүрөк кең болуп,  
Керек экен ошондо,  
Эң бириńчи ден соолук.

Тоодон шахты казарда,  
Тоодой ташты омкоруп,  
Керек экен анда да,  
Эң бириńчи ден соолук

Жолдошундун жанында,  
Жолборстой кыраан шер болуп,

Теңеле басып тең жүрүп,  
Мактанарың ден соолук.

Илимпоз болсоң өскөндө,  
Элдин камын ойлонуп,  
Талықтырбас эч качан,  
Жан жолдошүң ден соолук.

Сүйгөнүңдүн жанында  
Сүргүң кайрат дем болуп,  
Сүттөй көңлүң агарып,  
Сүйүнөрүң ден соолук.

Алсыз болуп арбайып,  
Алты күндө бир ооруп,  
Арман айтып зар ыйлап  
Жалынсаң келбейт ден соолук.

Жашоо керек жадырап,  
Заманыңа бел болуп.  
Бакыт-ырыс таалайың,  
Ушул эле ден соолук.

Түгөнбөгөн адамзат,  
Кебелбеген кем болуп,  
Түкүмдан-түкүм калтырчуу  
Мурасы ушул ден соолук.

28/X 1948  
Чолпон-Ата

## МУЗЫКА

Мен сүү ичпейм, таңдай катып турганда,  
Мен нан жебейм алдан тайып курганда,  
Музыкадай мага таттуу суусун жок,  
Берчи мага,  
Берчи мага  
Жарым кашык музыка!

Мен ыйлабайм, капа тартып турганда,  
Мен кубанбайм, бак дөөлөткө тунганды.  
Дарым ушул, кайғы жана шаттыкка,  
Берчи мага,  
Берчи мага,  
Жарым ууртам музыка!

Эмнелер жок, бул дүйнөдө - жарыкта,  
Не бир сонун... не бир кымбат асыл баа...  
Мен кетерде, ошончонун ичинен

Сагынарым,  
Эң аярым  
Эң кымбатым - мұзыка!

**28/X - 1948**

**Чолпон-Ата**

### **ЖҰЗУМ АЙЫ**

Ойдогу оюм чыккан менен оңунан,  
Аз кечиктим үбакыттын жогунан,  
Жылдагыдай эми айылга жөнөөрдө,  
Жұзум айы кармап калды колуман.

Ичте санаам чыккан менен оюнан,  
Аз кечиктим даярдықтын жогунан,  
Машинага эми олтуруп жөнөөрдө  
Жұзум айы тосуп калды жолуман.

Мына ошентип мен айылга баарда,  
Кымыз ичип чын суусунум канарда,  
Жұзум айы бир өпкөн соң күчктап,  
Жаным жыргап калып калдым калаада.

Мен жұзұмдұ ката кылып ар дайым,  
Жалғыз таштап, кетип жүргөм жыл сайын.  
Сагыныпмын келчи жакын жаныма,  
Жаным айым, ширин айым, бал айым.

**28/X - 1948**

**Чолпон-Ата**

### **ӨЗҮМДҮ ӨЗҮМ**

Мен өзүмдү үй сыртынан тыңшасам,  
Күрс, күрс эткен оор жөтөл үн чыгат...  
Бүткөн әкен кайран өмүр, кайран жан...  
Деп жалооруп, көңүлүм шондо бир сынат.

Мен өзүмдү бир көчөдөн карасам,  
Баскан өңдүү алсыз, арық сөлөкөт...  
Албуут бала, эми болуп араң жан  
Айықбас дарт болгон өңдүү өнөкөт.

Мен өзүмдү уктаганда карасам,  
Жаткан өңдүү бир өлүк жан, каны жок.  
Жүрөк күчүн тамырынан санасам,  
Чарчагандай араң согот алы жок.

,  
Мен өзүмдү өлгөн кезде карасам,  
Күлүмсүрөп керилген бир шер жатат.

Бул ақыйкат жазмышына жарашкан  
Тағдырына ракмат айткан азamat.

Билген билер, билбegenге не чара,  
Менсинген жаш, муну кимден кем көрөт?  
Кең пейилдүү, ачык колдуу бечара  
Кыйын жашап, жакшы жазган өндөнөт.

Мен өзүмдү бир кылымдан карасам,  
Тээ алыста чаң ызгыткан шаң чыгат.  
Өлбөстүктүн өжөр эркин талашкан  
Эрдигинен нечен тириү жан чыгат.

**28/X - 1948**

**Чолпон-Ата**

## **ЖАЗ**

Жаздын таттуу...

Эртеңкиси, күүгүмү,  
Жаздай сүйсөм бардык жашаар күнүмү  
Ташка тийип сынган болот үнүндөй,  
Кулагымда шыңгыр эткен бир үнү.  
Жаздын алтын...

Эртеңкиси, күүгүмү,  
Жаздай сүйсөм, барлык көрөр күнүмү!  
Чөнтөгүмдөн сууга түшкөн дүйнөмдөй  
Кулагымда шылдырт эткен бир үнү...

Тил албассың, жакшылыкка жолдосо,  
Оңолбоссун, кемтигиңди ондосо...  
Ай, жаным жаз, кымбаттыгың эмнеде?  
Жоголгонун, сынгандыгың болбосо?..

**28/X - 1948**

**Чолпон-Ата**

Билбейм кандай,  
Эмне ойдо экен катарым?..  
Мен өзүмдүн тағдырыма капамын.  
Заманымдын керегине жарабай,  
Эрте кургап, муздалап бара жатамын.

Билбейм кандай,  
Кайсы ойдо экен катарым?..  
Мен өзүмдүн жазмышыма капамын.  
Кыйын күндүн пайдасына жарабай,  
Кыйган талдай сынып бара жатамын.

Мен жашадым өз күнүмө таарынбай,  
Кара тилек, жаман ойго багынбай,

Түк билинбей өтүп кетет окшоймун,  
Бир кеченин жаап кеткен карындай.

Таза жүрдүм кастық ишке камынбай,  
Адал жүрдүм арамдыкка малынбай,  
Досторума аппак болду максатым:  
Бир кеченин аппак жааган карындай.

29/X 1948

Чолпон-Ата

### СҮУ КЕЛАТАТ

Сүу келатат,

Сүу келатат бир кулак,  
Момун сууну мактап алчuu жакшы үбак,  
Ураа, достор! Арык толо аккан сүү  
Колхозчуга табылбаган кадыр-барк.  
Жер атасы, эл атасы мына ушул,  
Өз колунан бере турган бекер даңк.  
Ак, ак,

Сүум, ак,  
Эгиниме балдай жак!

Сүу келатат,

Сүу келатат бир кулак,  
Арзан сууну кымбат алчуу бүл үбак,  
Көрүшө элек тууганымдай сүйүнтү  
Турган кезде, кызылча өнбөй, ,жер кургап,  
Ураа, достор! Сууга кулдук кылалы,  
Мына дөөлөт, мына шекер, мына кант!  
Ак, ак,

Шашпай ак,  
Түшкөн эмдөй жакшы жак.

Ак, ак,

Айланайын, сүум, ак!  
Эжем менен көрүшкөндөй көңүлүм шат.  
Арпа, буудай, жүзүм, коон, дарбызга  
Бир туугандай кенен уктап, коно жат.  
Тиричиликке сенден кыйын табып жок  
Тамырын бил, кетсин оору, кетсин дарт!  
Ак, ак,

Сүум, ак,  
Калкты сыйла, калкты бак.  
Шашпа, жаным, жайыла түш кең тарап,  
Калк эккендин керегине тең жарап,  
Жара түшөр биздин жарык өмүргө,  
Бек турбасаң, так текшерип, так карап,

Ураа, достор! Кечеги ичип мас болгон  
Мына - бозо,  
Мына - вино, мына - арак!  
Жок вино эмес, биздин дүйнө - биздин мүлк,  
Биздин абийир,  
Биздин сыймык, биздин даңқ!  
Ак, ак, ак,  
Кенен ак,  
Элди сыйла, элди бак!  
Бат, бат,  
Шашпай ак,  
Жерди сыйла, бизди бак,  
Ак, ак,  
Эркин ак,  
Элди сыйла, элди бак.

29/X 1948

Чолпон-Ата

\*\*\*

Катуу жатып, жумшак ойгонуп,  
Көңүлүм сергип кенен дем алдым.  
Өмүрдө дарт тагын жоготуп,  
Өз энчиме жаңы жаш алдым.

Жумшак жатып, таттуу ойгонуп  
Көктө турган күндү карадым.  
Кайра чыйрак, кайра бек болуп,  
Койнум толо ырыс санадым.

Тыңшап, тыңшап боюм балкыды,  
Мен укпаган өмүр күүлөрүн.  
Жан жыргатар жыргал салкыны,  
Эх, заман... сенин күндөрүң!

29/X 1948

Чолпон-Ата

### ШААРЫМ - АСЫЛ ФРУНЗАМ

Эрте туруп тереземен карасам,  
Сүттөн бүткөн таза калаа көрүнөт.  
Жарыша аккан жаштык менен сулуулук  
Ушул жерден эки айрыкка бөлүнөт,  
Кубанычтуу тунук үндүү үн каккан:  
Шаарым, шаарым,  
Асыл шаарым - Фрунзам.

Кең ачылган каалгамдан карасам,  
Канттан бүткөн таттуу калаа көрүнөт.  
Эң бир кымбат достук менен ынтымак

Ушул жерден бир дайрага чөмүлөт.  
Жүзү жарық,  
                  Мобул өтүп бараткан.  
Шаарым, шаарым,  
                  Асыл шаарым - Фрунзам.

Сыртка чыгып үй алдынан карасам,  
Жөн турбаган бир шок калаа көрүнөт.  
Таза тукум, эсенчилик, токчулук:  
Ушул жерден миң табакка бөлүнөт.  
Өскөнүнө,  
Көркөмүнө таң калткан:  
Шаарым, шаарым,  
                  Асыл шаарым - Фрунзам.

30/X 1948  
Чолпон-Ата

### КООНЧУ

Кана жесем, сен айдаган коондон,  
Каным сергип кубаттанам, оңолом.  
Кабак ачар колхозчунун байлыгы  
Калың чыккан шекер көкчөң, тордомон.

Мен кайрылдым, эңсеп сени, чоң жолдон,  
Ушул жолдо он беш жылдай жоголгом.  
Даам жесем коон үзгөн колуңан  
Оорусу жок он бешимдей оңолом.

Мен бул жолдо жыйырма жылдай жоголгом  
Сени сыйлап бир күн калып конбогом.  
Коон жесем сенин кары колунан  
Кайғысы жок он бешимдей оңолом.

Алтын бактым кайтын үчүн жоголгон  
Сабагыңан коонунду үзүп оңолом.  
Тер жыттанган алачыгың ичинде  
Сенин терчил чапаныңа ороном.

Сенин терчил чапаныңа ороном,  
Оорусу жок он бешимдей торолом,  
Желдетке окшоп коон башын шарт алып,  
Мәэрими кең калыс жолдо оңолом.

31/X 1948  
Чолпон-Ата

### БӨК, БӨК БӨДӨНӨМ

Бөк, бөк, бөк

Бөдөнөм, бөдөнөм, бөдөнөм,  
Түрүттайм көрөгөн.  
Бекер жатып, бекер жеп,  
Беш пулұң жок төлөгөн.

Таруу аңыздан таруу жеп,  
Беде аңыздан беде жеп,  
Арпа менен буудайды  
Көңүлү өч терип жеп.  
Токтук сени мас кылып,  
Мастығыңан ыр чыгып:  
Быт, быт, бытпылдық,  
Бытпылдық, бытпылдық!

Бек, бек, бек  
Бөдөнөм, бөдөнөм, бөдөнөм,  
Жагалмайым көрөгөн.  
Жатып ичип, жатып жеп,  
Бир пулұң жок төлөгөн.  
Сени тооруп басайын,  
Семиздигин байкайын,

Пырр... деп учуп кетерде  
Топум менен басайын.  
Бастыrbайың балакет  
Сенде күулук, көп кылық...  
Кеңири айдал, кен жеген  
Колхозчулук мас кылып,  
Мастығыңа чыдабай  
Быт, быт, бытпылдық,  
Бытпылдық, бытпылдық,  
Бытпылдыктан ыр чыгып.

Берекелүү биздин эл,  
Берешен кол биздин жер,  
Эмгек алды колхозчу  
Он күнүнө бир центнер,  
Байгерчилик күн берди  
Кеткен мәэнет, аккан тер  
Биздин колхоз тоюна  
Өзүң басып, өзүң кел,  
Эгер колуң тийбесе,  
Берекенин ичинде:  
Ойноп күлүп жүре бер.

Кененчилик мас кылып,  
Мастығыңан ыр чыгып,  
Кубанганың салтанат,  
Өлөңүңдү айта бер:  
Быт, быт бытпылдық,

Бытпылдык, бытпылдык,  
Бек, бек, бек  
Беденем, беденем,  
Кыргиегим көрөгөн.  
Эми качар айланжок,  
Карман алар өндөнөм.  
Менде сонун капас бар,  
Ырыс менен жөлөгөн.  
Бир жылына беш жолу  
Тынчтык өмүр төрөгөн.  
Калк жашасын тынч күндө,  
Катуу иштен, тыныгып,  
Сен, беденем, сайрай бер  
Тынчтык күндү ыр кылып.  
Бытпылдык, бытпылдык,  
Сени тооруп басайын  
Бек, бек, беденем,  
Беденем, беденем.

**31/X 1948**  
**Чолпон-Ата**

### **КОММУНИЗМ КОЛХОЗУ**

Береке тапты түгөнгүс,  
«Коммунизм» колхозу -  
Ушул беш жыл ичинде,  
Алма болуп жолдошу.

Байып алды дүркүрөп,  
«Коммунизм» колхозу.  
Кийинки үч жыл ичинде  
Жүзүм болуп жолдошу.

Атчан өтүп баратсан,  
Алманын жыты бур этет,  
Салаалаган ак жүзүм,  
Көңүлүндү желдетет.

Шарап болчу бир түрү,  
Мейиз болчу бир түрү,  
Ден соолукка бекем күч,  
Ар бир сабак бүтүнү.

Пияздары бир катар,  
Сабиздери бир катар,  
Мурда колхоз билбegen.  
Нечен кымбат уруктар.

Казандагы майлүү эт,  
Кылымдар жашап келатат,  
Оройлугу болбосо,  
Эмнесине таң калат?

Табактагы таттуу эт,  
Замандар жашап келатат,  
Жалкоолугу-болбосо,  
Эмнесине таң калтат?

Жебе дебейм этиңди,  
Жей бер он беш кадактан.  
Түрлөндүрүп жиберсек,  
Чыйрак тукум жаратат.

Ошондуктан Билаалы,  
Акыл менен айдаткан.  
Берекелүү айлына: -  
Белдүү тукум жайнаткан.

Аны билип Билаалы,  
Ак ой менен айдаткан  
Сулүү, балбан балдарды  
Колхозуна жайнаткан.

Коммунизм колхозун  
Уландырган Билаалы,  
Ыйык план жагынан  
Бүт колхоздун ири алды.

Муну сүйүп колхозчу,  
Башкармага шайлаган.  
«Коммунизм» атанган  
Колхозуңан айланам.

Мыкты иштейт деп колхозчу,  
Башкармага шайлаган:  
Бүткөн бою бүт акыл  
Башкармаңан айланам.

**31/X 1948**  
**Чолпон-Ата**

### **ПАМИДОР**

Мен келгенде бул жерге  
Коңшу турган короолор,  
Айда деди Алыкул:  
Памидор,  
Памидор!

Чын пейилден ошентип,  
Көрсөткөн соң жакшы жол,  
Кырка, кырка сап кылып  
Айдал алдым:  
Памидор,  
Памидор!

Кезек күтпөй суу жыгып,  
Кыялым бар ороңдор,  
Анан мага коңшулар:  
- Бизде дагы:  
Памидор,  
Памидор!

Жакшы айтканга, терс айтып,  
Кыялым бар короңдор,  
Анда берки коңшулар:  
- Бизде дагы:  
Памидор,  
Памидор!

Урушчудай теригип:  
- Бул эмнең дейм, жолдоштор!  
Анда берки коңшулар:  
- Кәэде таяк жегизет,  
Памидор,  
Памидор!

Мен жаш кезден турмушка  
Катуу бышкам жолдоштор!  
Суу тарттырган теңиме:  
Чабал белем  
Памидор,  
Памидор!

**1/XI 1948**  
**Чолпон-Ата**

## ВИНО

Ичем вино, ичем - ичким келгенде,  
Адалдыкты арамдыгым жеңгенде!  
Мен жогортон башка ырым да айткандай:  
Экөөнүн тең тамырлары тереңде,  
Бирок: |  
Арамдыкы бир,  
Адалдыкы мин!

Ичем вино, бирок ичким келгенде,  
Ууландырып ушак мени жеңгенде!  
Калк айткандай чагым менен мактоонун  
Тамырлары эң бир терең, тереңде.  
Бирок:  
Чагымдықы бир,  
Мактоонуку миң!

Вино куюп курбалыма, теңиме,  
Курсант болуп курбулуктун демине,  
Өз жаныма бардыгымды дем кылып,  
Урматыма ичпегендө эмне? •  
Тураг күнүм бир,  
Калар күнүм миң!

1/XI 1948  
Чолпон-Ата

### ЖУМУШЧУНУН МҮНӨЗҮ

Көрүү керек, аманчылық бар чакта  
Ким кызыкса: сулуулукка, гул-бакка.  
Таң калдырып чыгышка аккан суулары  
Жумушчу аттуу бир дүйнө бар биз жакта.

Колдору алдуу, аяктары басарман,  
Жүргөн жери жамандыктан тазарган.  
Сакалдуусу: Вания, Сергей, аталып,  
Кары өмүрлөр ушул жакта жашарган.

Барга ташып, жокко моюн бербеген,  
Адөөлөттүк таразасын тездеген.  
Бирин бири: кыздар, балдар аташып,  
Карылыктын айлына бир келбegen.

Арам байлык, сөөлөт жыйбай тамына,  
Кайрат кылып өзүнүн күч-алына.  
Күштар болуп шол дүйнөгө<sup>1</sup> барганды  
«Сен» деп сүйлөп ысык кылган жанына.

Соолур кезде, мени өндүрдү, тургузду,  
Кымбат жасап, арзан берди турмушту.  
Ошондуктан: акын атым болбосо -  
Турмушумда мен да кара жумушчу.

3/XI 1948  
Чолпон-Ата

---

1. Жумушчуунун дүйнөсү.

## КҮНГӨ

Сен адамга жашоо күнүн тараттың,  
Кызыктырдың, таңгалдырдың, караттың.  
Төрөөтүңдө өлүп кайра тирилген  
Энеге окшоп бул дүйнөнү жараттың.

Алыс сапар кеткенине сүйүнө,  
Далай жылдар келбей коюп үйүнө...  
Ата кургур ооруп калар бекен деп,  
Корккон өңдүү... коркконун бул дүнүйө

Бирок, дүйнө андайыңа карабай,  
Бул дартыңды бир угууга жарабай,  
Шоктук кылып чаң салууда эркинче,  
Ата-энеге таш боор өскөн баладай.

1/XI 1948

Чолпон-Ата

## БИЗДИН КЫЗЫЛЧА

Белоруссту айланып,  
Түгөл кыдырса:  
Табылбас дейм достор,  
Мындай кызылча.  
Сонун кызылча,  
Жолу орусча да -  
Тили кыргызча,  
Ой, биздин кызылча.

Украинды айланып,  
Түгөл кыдырса:  
Табылбас дейм балдар,  
Мындай кызылча.  
Сонун кызылча,  
Тили орусча да -  
Кийми кыргызча,  
Ой, биздин кызылча.

Казак жерин айланып,  
Түгөл кыдырса:  
Табылбас дейм достор,  
Мындай кызылча.  
Сонун кызылча,  
Жаны орусча да -  
Каны кыргызча,  
Ой, биздин кызылча.

Жер дүйнөнү айланып,  
Түгөл кыдырса:

Табылбас дейм балдар,  
Мындаи кызылча.  
Таттуу кызылча,  
Таттуусунун себеби:  
Даамы кыргызча.

2/XI 1948  
Чолпон-Ата

### КЕЧКИ УБАК

Күндөгүдөн үйлөрүнө кеч чубап,  
Колхозчулар кайткан кезде кечки убак.  
Көркөм сулуу, тиричиликтин өлчөмү,  
Кыз кийминдей жарашиктуу, эң бир чак.

Мына мобул кеч маал үйгө кайткандар,  
Ага, жеңе, төгөрөк бет жаш балдар.  
Ыракаттай ысык сүйүп чарchoосун  
Тагдырына, кагылайын айткандар.

Мына мобул кеч мал үйгө келгендер,  
Чымыр ава, буудай жүздүү жеңемдер.  
Кээде аз ичип, кээде басып жыңайлак -  
Өскөн жерим, алтын жерим дегендер.

Кайткан калктын эс алганы туюлат,  
Кемегеде жанган оттор суюлат.  
Кең казандан, берекелүү сузгудан,  
Табак толо таттуу тамак куюлат.

2/XI 1948  
Чолпон-Ата

### ФЗОдогу ИНИМЕ

Билем иним, мени жакшы көрөсүң  
Агаң аны жакшы ыр менен төлөсүн.  
Эс тартканда көңүлүң калар менден да,  
Себеби сен: менден ары өнөсүң.

Жакшы көрсөң, агаң аны тыябы?  
Жакшылыкты: жамандыкка кыябы?  
Экөөбүздү теңдеп өлчөп карасаң,  
Жумушчунун кененирээк кыялы.

Сага жакшы, бул турмуштун алысы,  
Өз колунда: урмат, даңкы намысы.  
Экөөбүздү бирдей өлчөп карасаң:  
Жумушчунун бекемирээк далысы.

Мендей эмес, анын жарык көңүлү,  
Менден жоомарт, менден сыйлуу көрүндү.  
Таразага тендеп өлчөп карасаң,  
Жумушчунун үзагыраак өмүрү.

Мени чанба, таамай карап байкап ал,  
Жакшымды алып, жаманымды бөлүп сал,  
Атак сүйбөс, көтөрүлбөс жагымды:  
Жумушчулук сыпатымды сактап кал.

3/XI 1948  
Чолпон-Ата

### МАЛЯР

Маляр келди, бир чоң үйдү майлады,  
Кабак түйгөн капалыкты айдады.  
Ушул адам, ушул сырдуу кийимчен.  
Бул дүйнөнүн үстүндөгү каймагы.

Кетти, кетти, кетти чоң үй капасы,  
Кеткенине кубанды уул атасы.  
Ушул адам, ушул эски кийимчен,  
Бул дүйнөнүн үстүндөгү тазасы.

Үй тазарды, жарк деп кабак ачылды,  
Өмүргө кас, учкан чаңдар басылды.  
Сөздөрү орой, чала кызуу бул адам,  
Бул дүйнөнүн асылынын асылы.

Эң кеч жатып, элден эрте тура алган,  
Ойлогонун ойдогудай кура алган.  
Касиеттүү мындай кымбат кесиптен,  
Менин атам, билбейм неге кур калган?

3/XI 1948  
Чолпон-Ата

### ЖУМУШЧУ

Жумушчу калк: дал өзүмдөй жөнөкөй,  
Анда каруу, менде таттуу көмөкөй.  
Бизсиз: ырсыз жана әмгексиз  
Бул түрмүштүн бир минуту жөн өтпөй.

Нечен дайра нечен суулар байланып  
Өлкөбүзгө нечен шаар жайланып  
Жумушчу калк, кана соруп чылымын,  
Мен үстүндө ак күш болуп айланып.

Жумуш күчөп, жыл артынан жыл кууп,  
Оңдооп, бүтөп улам бийик, кең куруп,

Жумушчу калк чайын ичип үйүндө  
Мен үстүндө алтын канат ыр тууп.

Бакыт жасап кур темирден чапкылап  
Тынчтык жасап, отту арыга тарткылап  
Бул жашоонун жаны бизде экенин  
Мен жар салам, канатымды каккылап.

3/XI 1948  
Чолпон-Ата

### ДУБАЛЧЫ

Эй, дубалчы, бийик кетти дубалың,  
Кызыл, кызыл кыштарыңа кубандым.  
Көңүл үчүн кол тездигин мага бер,  
Сен бербесен, кимге менин үбалым?

Бүгүн башка, кечеки мен караган,  
Түздүгүнө, бектигине таң калам.  
Чык, чык урган чың үнүндү мага бер,  
Сен бербесен, кимге кадыр сала алам?

Ушул ак шерт, кечээ элиңе берген шерт:  
Менин шаарым андан жаңы, андан бек.  
Сынык өлкөм курч болотко куюлуп,  
Шылдың болду согуш деген кара бет.

Барган үйгө, дагы он ирет барамын,  
Билбегенге, көңүлүм түшүп каармын.  
Ачык кыял, марттығыңды алгандай  
Муну дагы бекер сурап алармын.

3/XI 1948  
Чолпон-Ата

### ЗАВОД КӨРДҮМ

Курдаштар завод көрдүм, өнөр көрдүм,  
Өрттөй курч өмүрүнө түштү көңлүм.  
Чыдамкай өзүндөй кең болуш үчүн,  
Ушунун кешигин жеп өсүп өндүм.

Мен муну жан боорумдай жакын көрдүм,  
Салтына, адатына жакшы көндүм.  
Өзүндөй кыраан, балбан болуш үчүн,  
Нанын жеп, тузун ичип өсүп өндүм.

Мен мындан нечен ирет сабак алдым,  
Мына бул ошол менин алгандарым:

Элимдин бир ишине жарасын деп,  
Жанымды тартуу кылып берип салдым.

Тапкан мүлк, байлыгымды калкка салдым,  
Калк үчүн канатымды канга малдым.  
Өлкөмө тыйынчалык зыян кылбай,  
Бир сомго бир күн берип иштеп алдым.

Заманам кайда ээрчитсе, эрчиp бардым,  
Атамдай насаатына кулак салдым.  
Бир минут ооруп, чарчап калганымды  
Өлүмдөй өмүрүмө уят алдым.

Дал ушул заводдуку - турган шаарым,  
Дал ушул завод кызы - сүйгөн жарым.  
Жаткан үй, салган төшөк ушунуку  
Ичкен суу. Жана башка, дагыларым.

3/XI 1948  
Чолпон-Ата

### ПРЖЕВАЛЬСКИЙГЕ

Жөн гана:  
«Жолум улуу-кичүү» дешпей,  
Эсен соо сен жеримде жүргөн кездей,  
Озунуп менден мурда сүйгөн Көлдө,  
Сен менен тургум келди, маңдай тескей.

Көл бою кандай сулуу, кандай кызык,  
Үстүндө күн өткөрсөң күштай сыйып...  
Ал бир кеп... Толкуну күч түндөрү асыл,  
Сен менен сүйлөшүүгө кыйкырышып.

Сүйлөр сөз: өнөр күүган саякатың,  
Узарткан сапарыңды, өлбөс бактың.  
Дал ошол бактың турган көл боюнда  
Бир турса кичинекей менин атым.

Ызаттап мрамор ташка тамга баскан,  
Эстүү журт арбагыңды кадырлашкан.  
Сага окшоп көл боюнда атым турса,  
Эмне арман?.. Муштумдай бир кара таштан.

Көл сонун... Алдан тайбайт кышта тоңуп,  
Бул көлдө бир учалы, бирге конуп.  
Үстүндө сенин жаның бүркүт болсо,  
Үстүмдө менин жаным жылдыз болуп.

4/XI 1948  
Чолпон-Ата

## ПЛОТНИК

Бул усталар кайда бар да, кайда жок,  
Булар менен коңшу турсам көңлүм ток.  
Чебердиктен теңирге тең неме экен.  
Колуңдагы жөп жөнөкөй фуганок<sup>1</sup>.

Булар жөн эл: ойнойт, күлөт, шоктонот,  
Ырдайт, иштейт, токтоор жерге токтолот.  
Күчайт, өсөт. Колдон көөрү төгүлгөн,  
Олжосу мол куюшкандуу журт болот.

Мен ырларда мындан алам үнүмдү,  
Мен жазарда мындан алам күүмдү,  
Түз жолунда эп келишкен жакши ырдай,  
Мага кымбат, ар бир сүргөн сүрүндү.

Мага кымбат, ар бир каккан болот мык,  
Ар жагынан жаңы кубат, күч чыгып,  
Турмуш көзүн, бүт мүчөсүн жасаган,  
Мага кымбат ушул өнөр, ушул шык.

4/XI 1948

Чолпон-Ата

## УСТАНЫН СӨЗҮ

Эмгектүү жаз алыс эмес балдарым,  
Бекер жатып эрикпейли бол камын  
Күчү менен, күрс-күрс урган балканын,  
Шыгын төксүн шыркыраган кек жалын,  
Тракторга бурама,  
Кемтигине курама,  
Сыныгына улама,  
Он тиши соко шай болсун,  
Катар-катар чубама.  
Иш зарылын күтмөк жок,  
Сок! Сок! Сок!

Намысы бар азаматтар, болгула!  
Касиеттүү калк тагдыры колунда.  
Кызуусунда алдагыны бери тарт,  
Кыя чапчуу кыйын уста онунда.

Соколорго бурама,  
Сыныгына курама,  
Кемтигине улама,

---

1. Жыгач сүрүүчү аспап.

Кырк тиш мала шай болсун  
Кырка, кырка чубама.  
Иш зарылын күтмөк жок,  
Сок! Сок! Сок!

Күчүм сендиң, каруу кетип талганча,  
Карылык дарт катуу бийлик алганча,  
Жерде калар жерге кирген ушул кол,  
Элде калсын жерде чирип калганча.

Кемтигиңе курама,  
Тетигиңе бурاما.  
Сыныгыңа улама,  
Жасап берет ушул кол  
Үйрөнүп кал жаш бала;  
Тукум сепкич шай болсун  
Катар-катар чубама.  
Иш зарылын күтмөк жок,  
Сок! Сок! Сок!

5/XI 1948  
Чолпон-Ата

## КАРАБЕК

Бул Карабек кыргызымдын эң туну,  
Мыкты иштейт деп кадырлуу угам мен муну,  
Заводумдун ууз сүтүн кана ичкен,  
Заводумдун дулдул канат кулуну.

Баатыр болот, балбан чоюн агасы,  
Жигит темир, баатыр балка бабасы.  
Биздин үйдө туулганы болбосо,  
Ал акылдуу Станоктун баласы.

Бул: заводдун жаны күйгөн жарыгы,  
Бул: заводдун жаңы түшкөн жалыны.  
Зор денеге кубаттуу жаш кан берип  
Жүрөгүнүн жүрүп турган тамыры.

Көптөн берки менде жүргөн бир тилек,  
Уулум болуп ушундай бир Карабек,  
Чийки болуп менде өскөнчө эркелеп,  
Чоңойсо экен Карабектен каккы жеп.

5/XI 1948  
Чолпон-Ата

## МАРЖАНКУЛ

Таңкы урулган гудок менен тең турган,  
Завод менен багы ачылып кулпурган.  
Биздин эмки өспүрүмдүн көркөмү  
Ай Маржанкул,  
Ай Нуржанкул  
Бир тууган.

Ак эмгектин ызатына кол жууган  
Жумушчудан багы ачылып кулпурган.  
Биздин эмки сулуулардын тунугу,  
Ай Маржанкул,  
Ай Нуржанкул  
Бир тууган.

Ударниктин даңкы менен кол жууган,  
Кайнаган от, курч ичинде кулпурган.  
Биздин эмки тукумдардын асылы,  
Ай Маржанкул,  
Ай Нуржанкул  
Бир тууган.

5/XI 1948  
Чолпон-Ата

## ТУРСУН САКЧЫ

Турсун апа, бай колхоздун сакчысы,  
Сан байлыктын ушунда алтын ачкычы:  
Кампа ичинде чычкан изи шырп этсе,  
Бул уурунун колу,  
Бул чычкандын жолу,  
Ой бул шырп эткизген ким болду?  
Деп, кыраакы айла тапчысы.

Турсун сакчы, колхозчу элдин сакчысы,  
Калктын данын өз данындай бакчусу.  
Түн жармында күбүр, шыбыр үн чыкса  
Я койдогу бала,  
Я уйдагы бала,  
Я жылкыдагы уул  
Деп, мында да амал тапчусу!

Турсун сакчы, бай колхоздун сакчысы,  
Он сегиз жыл колунда алтын ачкычы.  
Миң центнердин бир кадагы кемисе:  
Ууруну көзүнөн таанып,  
Алганды жүзүнөн таанып,  
(Өзү соттоп, өзү каарып)  
Жаздым кылбай тапчусу.

Ошондуктан Турсун апа дайым шат,  
Адал ишин колхозчулар жакташат.  
Урмат кылып төргө өткөзүп ар бир үй,  
Өзүн эмес уулун кошо макташат.  
Турсун апа коюу чайдан кана ичиш:  
Жыргал табат ак эмгекте мин жашап.

6/XI 1948  
Чолпон-Ата

### ПАРОВОЗ

Таза кийген аппактан,  
Ташкен менен абам дос.  
Ташкенимди сагындым,  
Таякеме таарындым.  
Алып кет мени  
Паравоз, паравоз!

Табагынан май тамган,  
Баку менен байкем дос.  
Баку шаарын сагындым.  
Эжекеме таарындым,  
Алып кет мени -  
Паравоз, паравоз!

Билегинен күч тамган,  
Маскөө менен балам дос,  
Ой Маскөнү сагындым  
Санаасындей жанымдын,  
Менин балам таарынчак,  
Таарынчакты таштап кет,  
Паровоз, паровоз!

7/XI 1948  
Чолпон-Ата

### ЖОГОЛГОН ДЕПТЕР

Мен казынамды -  
Ачык колдо кармагам,  
Аз-көптүгүн капарыма албагам,  
Ич күйгүзгөн: таза мүчө, көркүү кез:  
Кырк бөлүнүп кайда сынып калбаган!..

Мен энчимди эркин колдо кармагам,  
Сараң тартып, сан-эсебин албагам,  
Көзгө толуп күйүп турган соолук кез:  
Мин быркырап кайда сынып калбаган?

Бирок ошол, сынгандардын ичинен  
Жокко кетип, жоголгондун изинен,  
Кайра тийди эски чөнтөк дептерим  
Табылгандай: жаштық кезим, кичинем.

Ачып көрсөм: жазуулар көп четинде,  
Бүгүнкүдөй баскан издер эсимде,  
Бул күндөгү: кары жүздүү Нуржамал  
Шол күнүндөй таза турат бетинде.

Окуп көрсөм: не жазуу жок четинде,  
Ал балалык бүгүнкүдөй эсимде,  
Алда качан каза тарткан Айжамал  
Шол күнүндөй аман турат бетинде.

Ой нелер жок, өчөр-өчпөс изинде...  
Өкүнүч күн көп экен го кишиде  
Кээ бир оору, кээ бир алсыз курдаштар,  
Шол күнүндөй сопсоо турат ичинде.

Кетсе кетсин, кереги эмне ал кездин?  
Достор эми күчтүү күндө кездешсин.  
Канда калды, бирок ошол дептерден  
Өлүп кайра тирилгендей бир сезим.

7/XI 1948  
Чолпон-Ата

## КЕЛИП КЕТКЕН МЕЙМАНГА

Л. П. га

Үйүбүздө ширин уктап, тынч жатып  
Өзүң сүйгөн күндө эртеңки таң атып,  
Жашыл калаа, алма жыттуу көчөмдө  
Мейман болуп баскан изиң бир бакыт.

Жарык көңүл, адамдыгың бал татып,  
Үйүбүздө бир күлгөнүң - бир бакыт.  
Узак турбай кайра кеткен элесиң:  
Санааркатып, көөнүмдү сыйздатып.

Бул жерлерден ким өтпөгөн бир конбой  
Курбулук кез мезгил тура ошондой.  
Ырысқыны канча алсак да билинбей,  
Жарык дүйнө бир жеринен коробой.

Бүгүн келдим, эртең кетем делинбей,  
Жашайт тура достук кездей эринбей.  
Бул дүйнөдөн канча бакыт алсак да,  
Сынган бир тал бутагынан кемибей.

Биз алыстап баскан сайын бир кадам,  
Нечен жарык жылдар учкан арадан.  
Биз билинбей, азайганды билгизбей  
Артыбызда көктөп турган жаңыдан.

Элдер асыл, жерлер жакшы сен кеткен  
Эстүү, сонун жаңы өспүрүм келсе э肯!  
Коммунизм түнүндө учкан жылдыздар  
Кечекинин жылдызыбыз десе э肯.

4/VII 1949  
Чолпон-Ата

### САГЫНУУ

Кадыр сыйлап калк тапшырган иш улув  
Эл ишинде жаштык өссүн жалындуу...  
Кай жактадыр кен каскандын тоосунда,  
Кандай жакшы сүйгөн шаарын сагынүү.

Анда калып ойноп-күлгөн достору,  
Балалыктын эң бир ысык, бир доору,  
Жарыгы жок айы эскирген түндөрдө,  
Тоодо жанган көмүрчүнүн оттору...

Сагынычтуу шаарын көрсө алтын баш  
Жашарганга тең болору ыпырас!  
Кандай кымбат, кандай таттуу курдаштар  
Ошондогу бир тамчы жаш... тамчы жаш.

4/VII 1949  
Чолпон-Ата

### АРЫК СУУСУ

Дайым акпайт арык суусу,  
Көп сагынтып бир агат.  
Акканы үчүн жаш алмага,  
Миң аккандай мактанат.

Дайым акпайт кичине суу.  
Кээде гана бир агат.  
Жаш арыкта акканы үчүн  
Миң жашарып мактанат.

Бул аккан суу жээги жакшы,  
Жайдын күнү эс алса.  
Кейиш бүтүп, келе калат  
Таттуу ыракат бир паста.

Кенен жайып ырысқысын  
Жаш баладай булдурайт,  
Кичине сүү күчтүүсүн көр,  
Сүйлөгөн сөзү угулбайт.

Жүзүм, алма, бакчаларга,  
Өмүр берип дандарга.  
Райымдую сүү түнүк агат,  
Райымдую күн алдында.

6/VII 1949

Чолпон-Ата

### ЖАРАЛДЫМ

Жарадым сыйлаш үчүн түүган жерди,  
Бир баштан өткөрмөккө нечендерди.  
Жаштыгым бул сапарда тең келе албай,  
Кайдадыр тоо артында кала берди.

Өмүрдө күндөр өттү не бир сонун,  
Жакшы өстүм таап алып жолдун оңун.  
Бир гана жарық үмүт күнүмө эмес,  
Ыракмат, ымдую кара борошонум.

Кече эле эл ичинде биз жаңы элек,  
Бизге да ракмат айтып кетмек керек.  
Шонтсем да, ошол "тоолор арасында,  
Жаштыгым аман-эсен жүрө берет.

6/VII 1949

Чолпон-Ата

### ВАСИЛИЙДИН САРЫ ТОРУ АТ

Кээде көмүр, кээде чоюн таш тартат,  
Жарагандан оор кызмат аткарат.  
Элпек, жоош ырайымы жанга ысык,  
Васенъка аттуу Василийдин сары тору ат.

Оор жүктүн оордугун кенебей,  
Чымырканат намыстанган немедей.  
Мээнетинин тазалыгын көргөндө,  
Четтеги адам: жарыктык ай дегендей.

Мындай адат ак жашоонун татыгы,  
Мына жигит, азаматтын артыгы,  
Сар тору аттын кыялышнан белгилүү:  
Ат ээсинин ниетинин актыгы.

7/VII 1949  
Чолпон-Ата

### СУГАТ МААЛЫ

Жамгыр жаабай көктө булут айланып,  
Күндүз бүркөө, түндө кайра ай жарық,  
Ушул маалда мурап Кармыш каардую,  
Канжыгага кашкар кетмен байланып.

Түн уйкусуз өйдө чабат сороктоп  
Жети кулак суум бар деп көңүлү ток.  
Байламтасын баш жагынан караса:  
Жаңы уурдалган эки кулак суусу жок.

Кайдан тапсын, кантип билсин ууру изин,  
Ударниктин ууру десин кимисин...  
Сүттөй таза, көңлү жарық, боорукер  
Он беш жашар кыз уурусун ким билсин?

Аксын аба, сууну жөн кой бир сагат,  
Жаратылыш жаш өмүрдөн күч алат,  
Ууз .колдуу кыз жытына мас болуп  
Ак буудайлар термелиңки тынч жатат.

7/VII 1949  
Чолпон-Ата

\*\*\*

Кээде жымжырт сүзүлүңкү тартканың,  
Кээде сүрдүү, күчтүү толкуп жатканың.  
Баары сонун, сенсің менин канатым,  
Сенсің бакыт, күч-кайратым, кубатым.

Сүйөм сени өмүр күнүн сүйүнтуп,  
Санаар-кабай нечен сансыз жыл күтүп,  
Бала сүйүү, эне сүйүү, жар сүйүү  
Сени чындал сүйгөнүмө бир күндүк.

10/VII 1949  
Чолпон-Ата

\*\*\*

Айлык сапар кетсең дагы ағылып,  
Жүз көрүшөр ырыстуу күн табылып,  
Жыл айланбай кайра келем кайрылып,  
Ысык-Көлдү жан боорумдай сагынып.

Бир аз жүрүп, көңүл тынчып дегдеген,  
Пейли кенен кенч эмеспи эл деген...  
Чаң ызгытып кайра жөнөө эң кызық,  
Акылдуулар жаралуучу жер менен.

10/VII 1949

Чолпон-Ата

\*\*\*

Көңүлүм сергек улам көктөн турғандай,  
Жылдагыдай колхоздомун ушул жай.  
Бир башкача кооз кылды тұнұмдұ,  
Көл бетине нұрун тәkkөн толгон ай.

Кайда кетти кечээ баштан өткөндөр?..  
Бүгүнкүмдұ бир кайрылып карап көр...  
Бүтпөчүдөй кымбат баа сезими,  
Неге сулуу, неге мынча жароокер?

Көз ирмебей, таң атканча уктабай,  
Ырдап, құлуп, кубанайын бир далай,  
Құлуп түрүп әми гана ыйлаган -  
Теңтушуна кыт-кыт құлгөн баладай.

10/VII 1949

Чолпон-Ата

### СҮЙҮНҮҮ

Сүйүнүүдө мәэнет даамын билбесе,  
Сүйүнүүнүн касиети бир эсе.  
Таттуулугу биздининен башкача,  
Колхозчуда сүйүнүү бар бир нече.

Жайда көркүү ой-талаалар жашыл-көк,  
Жал-жал болуп жакши бригад үйгөн чөп.  
Колхозчу аба: ак өзөндүн буудайы,  
Эми он күндө орулат деп сүйүнөт.

Бул сүйүнүү үмүт берген дилине,  
Өмүрдөгү ырысқынын миңине ээ.  
Бышыкчылық бизге сүйүнч жеткирет,  
Окшобогон ар жылда бир бирине.

10/VII 1949

Чолпон-Ата

### КЕТМЕНИМ

Көктөсүн деп мәэнет менен эккеним,  
Тер ағызып терең айдал сепкеним.

Тегиз бөлүп колхоз данын сугарган,  
Тең эмгектен теңтүшүмсүң, кетменим.

Кимдер билбейт кубанычым экенин  
Чымга тийип сенин бир жарк эткениң!  
Күн ысыкта бирге кулак байлашкан,  
Тең кубатташ курдашымсың, кетменим.

Билбейм сени ким кетилтип кеткенин,  
Тегиз чыңдап кемтигинди эптедим.  
Ташын бузуп, жаңы арыкты казышкан  
Ак тилемкеш артыгымсың, кетменим.

Түзөп, ондоп кыңырт жердин беттерин,  
Сенсиң менин жанга тирек эткеним.  
Бизге тийген таттуу бакыт ичинде:  
Сени менен мен экөөмүн, кетменим.

11 /VII 1949  
Чолпон-Ата

## КОЛХОЗДОГУ ТҮН

Колхоздо күз жылда келчү бир майрам,  
Буудай оргон, кырман баскан кең сайран.  
Бул бир алтын эстен кеткис мезгилдер,  
Күлай сулуу түндө комбай<sup>1</sup> айдаган.

Мында достук, ызааттуулук, курбулук,  
Пейли тоюп, токчулуктун жыты уруп.  
Бир гектардан бир жүз сексен пуд деген,  
Март колдордон жаңы сөздөр туулуп.

Дан түшүмүн былтыркыдан мол алып,  
Кеңип, көктөп, улам эски жол калып,  
Жүз сексен пуд деген жаңы сөз менен:  
Мен колхоздо дагы бир жыл жашарып.

Түндөр жакшы... түндөр жакшы колхоздо,  
Дагы эртеңки кемчиликти ондоого.  
Ай жарыгы тийбес эле мынчалык,  
Комбайнчы Күлай сулуу болбосо.

11 /VII 1949  
Чолпон-Ата  
\*\*\*

Кыйратам деп мейли кыян сел акса,  
Өчүрөм деп караңғы түн басса да,

---

1. Комбай - Колхозчулар комбайнды эркелетип атаган аты.

Бир кыядан - ар жагынан алардын  
Чыга келет ыракат күн бир паста.

Өмүр жолу кээде бийик, кээде тар,  
Тардыгы эмне күч болгон соң кармашар.  
Көңүлдү эзип, жан кейиткен кайгынын -  
Ар жагында түгөнбөгөн шаттык бар.

Кең сапарда учкан мезгил зуулдап,  
Кандуу ағын тосмолорго урунат,  
Жетишпестик, кемчиликтин ичинен -  
Намысы күч ырыс деген туулат.

Мен турмуштан көптү үйрөндүм көп көрүп,  
Бек чыдамкай жигит болдум өзгөрүп...  
Адам күнү - өлүм менен бүтүүнүн  
Адатымда чындыгы жок өндөнүп.

12/VII 1949  
Чолпон-Ата

## РАЙКОМДУН СЕКРЕТАРЫ

Алалык жок кең оюнда кенедей,  
Калк да өзүндөй адал өссүн дегендей.  
Айлыбызга райком келди деген сөз:  
Жер көктөтөр бир касиет немедей.

Дайым сергек, дайым таза, жаш болуп,  
Жыргатсам деп көптүн камын ойлонуп.  
Секретарь келип кетти деген сөз:  
Бир жарк этип тийип өткөн күн болуп.

Тарчылыкта жол тапканга баттыгы,  
Жокчулукка ырыс төгөр марттыгы,  
Колхозчу элде жемиш болуп мөмөлөп  
Тууралыгы-калыстыгы, актыгы.

Жалтак, бошон, жашыктыкка көнбөгөн,  
Мокоп, чарчап, кемип, өчүп сөнбөгөн:  
Анын сынбас, солбай турган себеби:  
Кремлдин жамгырында көгөргөн.

Баары азамат, баары ак көңүл, баары кең  
Мүнөзү окшоп, акыл оошкон Ильичтен,  
Тууралыктын тузун татып колунан  
Бул замандын "булагынан суу ичкен.

Ошондуктан иши таза, жолу улувуу,  
Урмат күтүп кадырлайбыз биз муну.

Өмүр болуп өтүп жатат колхоздо  
Ар күнүнүн тоодой болуп чоңдугу.

13/VII 1949  
Чолпон-Ата

## ЖАМГЫР ЖААДЫ

Жамгыр жаап  
жакшыртканы дүйнөнү,  
Жаш жашарды биздин жапыс үйдөгү.  
Биринчи ирет Бекен козу кайтарып,  
Тармал козу биринчи отту<sup>1</sup> үйрөндү.

Көзү да окшош, кашы да эне каштанып,  
Тилге көнбөс тентектикке баштанып.  
Так секирип ойноп турган улактын  
Жашоо күнү эми гана башталып.

Жамгыр жаады, жааганына ыракмат.  
Чөп өнгөндөй дүр дей түштү ыракат.  
Бекен жайган козу улактын үйүнүн -  
Эшигинде күткөн кызык күн жатат.

Жаасын жамгыр, колхоз даны көгөрсүн  
Эл кубансын береке аксын, көлдөсүн.  
Жакшы ыр менен жакшы күндөр туулуп,  
Багы ачылып жаш балдардын көңүлү өссүн!

14/VII 1949  
Чолпон-Ата

## БАЛАЛЫК

Жарық көрүп көз ачканы ойгонуп,  
Биз турмуштун таш жолдорун бойлодук.  
Чарchoо тартып, аз эс ала калганды:  
Сагынычтуу жылуу сезим ойгонуп.

Эрке желдей беттен сылап желп эткен .  
Ал кез калып, токтоо, толук жаш жеткен,  
Эстүү болуп бүгүнкүдөн эртеңи,  
Кечекиге уялышкан кез кеткен.

Тарчылыкка-марчылыкка көнүгүп,  
Жокчуулукта - ашып, ташып өнүгүп,  
Жапыс болуп кечээ көргөн бийиктер,  
Ыраактыктын баары жакын көрүнүп.

---

1. Чөп оттогонду.

16/VII 1949  
Чолпон-Ата

## ОРУС ЭЛИ

Кетти бир кез, алтын әлге болгон жат,  
Орус десе кире качкан жапан чак!  
Бул эл бизге бир боор болду жанга ысық  
Акылы көп адалдығы сүттөн ак.

Биздин өмүр жер кырына токтолуп -  
Ар-жагына чур дей түшөр окшодук,  
Нечен кылым ағып келип азайып,  
Дайра суудай кургар кезде жок болуп:

Колдон алып, колдоп калды ушул эл  
Деди бизге гүлдөп, жайнап жашай бер!  
Мекен болду өлөр элдин өзүнө,  
Бала өстүрүп, баба көмгөн ээсиз жер.

Ачыктығы түнт кыялдан тазартты,  
Калыстығы ырыскы ачып жашартты.  
Кытмыр, саран, арамзасыз салттары  
Кыргыз элин кайра жасап жашартты.

Үйрөнгөнгө зергек экен биздин калк,  
Жарық жолго жетип келдик жакындап.  
Бизди үйрөткөн улуу журтка түз карап,  
Кремлде сөз сүйлөдүк шакылдап.

Жалтак элек өткүр кылды кеңдиги  
Чоркок элек эстүү кылды теңдиги.  
Ишмер кылып каныктырды илимге  
Нээти таза, улуу калыс элдиги.

Мен бир акын талабы курч, эрки артық,  
Күрдөлүмө күрпүлдөгөн көл чалкып,  
Өз элимдин көрбөгөнүн көрөт деп,  
Орус элин таянч кылган жан тартып.

7/VII 1949  
Чолпон-Ата

## ЖЫЛДЫЗ КАЛАА

Мен айлымды көп сагынам, көп барам,  
Таттуу аккан сууларына эс алам.  
Койлор чуулап, уйлар кайтар мезгилде  
Кырдан туруп кең калаама көз салам.

Жашыл түзү көз учуна илинбей,  
Бой талашкан бактар гана бириндей,  
Чаңда чыкпай жапыс тартып дүнүйө  
Ээси жоктой жүргөн дабыш билинбей.

Алсыз тартып көрк жоголуп, түр жүдөп -  
Бир аз жатып жылт дей түшүп түн күлөт,  
Ээсиз тынчтык жылдыз тагып боюна,  
Көккө карай агым алат күлдүрлөп.

Ушул ойду, ушул кырды билгендер  
Өзү көргөн кереметке баа берер.  
Жылт-жылт этип күн өмүрүн гүлдөткөн  
Жылдыз калаа биздин шаар, биздин жер.

18/VII 1949  
Чолпон-Ата

### ТҮҢҚУ КЕҢЕШ

Бүгүн ээн, бакчачы жок коруучу,  
Кары үйүндө меймандар бар конуучу!  
Музоо кирген четки арыктын боюнда  
Сары коон бышып калган болучу:

Асман таза, бүгүнкү түн ай жарық,  
Жүргүлө балдар, Карынын коонун  
уурдайлык!

Кары үйүндө жолоочу бар конуучу,  
Чолосу жок, анан кантип коруучу?.. ,  
Бөдөнө учкан беде аңыздын четинде,  
Кара дарбыз бышкан өндүү болучу.

Көк да тунук, бүгүнкү түн ай жарық,  
Жүргүлө балдар, дарбызынан уурдайлык!  
Жетер кезде торгой болуп чулдурлап,  
Чымчык болуп көккө чыга качалык!

Асман тунук, бүгүнкү түн ай жарық,  
Жүргүлө балдар, жүзүмүнөн уурдайлык!  
Ушул кезде берки туштан ит үрөт,  
Чалгын салып Айша апа сак жүрөт.

Сезе коюп, чөп алачык ичинен  
Ай,-ай, ким! деп  
Кары калптан жөткүрөт.  
Элең этет, турган балдар кол курап,

Миң кайрылып келер беле бул убак?..  
Дарбыздардын караласы кашканып,  
Коондордун жыты чыгып буркурап.

Кантет анан, жүрөк дегдеп ич күйөт  
- Ай, ай ким! деп  
Кары калптан жөткүрөт.

19/VII 1949

Чолпон-Ата

### ЭРИККЕНДЕ

Эриккендин ыр эрмеги, ал ырас,  
Ыр кубаты: чыккан күлкү, чыккан жаш.  
Ыр күүлөрү канчалык көп ботсо да,  
Мен ырдоочу эсте калган күүлөр аз.

Жакшы күнүн жакшы ыр менен белгилеп  
Кантсин көңүл, эстейт аны эригет...  
Бир сүйлөмү бир гана ырдын бир күүсү -  
Бир доорду түгөл эске келтириет.

19/VII 1949

Чолпон-Ата

### ЖЕҢИШКАНДЫН АТАСЫ

Ырыс берип ырааттуу иштин аркасы,  
Таш майдалап астында аттын такасы,  
Айсыз түндө үзөнгүсү жаркылдап,  
Тизгин каккан Жеңишкандын атасы.

Атак берип кылган иштин тазасы,  
От чыгарып, минген аттын такасы.  
Караңгыда ооздугу шалдырлап,  
Аттан түшкөн Жеңишкандын атасы.

Үй ичинде алсыз күйүп май чырак,  
Сөз сүйлөнбөй үнсүз болуп бир убак...  
Баатыр деген наамды алды дегенде,  
Маңдайынан жылдыз учуп жылтылдап.

Нур төгүлүп, жарык басып үй ичин,  
Мындағылар кана карап бир-бирин.  
Чокою да алтын болуп көрүнүп  
Жакшы көрүп өкмөт сүйгөн кишинин.

Текке келбей ушул урмат, атактар  
Өз ишинде эрдик кылган бир катар.

Момун койлор адал жолун кең кылып,  
Багын ачып тил билбegen улактар.

Баатыр ойлуу, сыймык көлбөп, сый толкуп  
Даражасын боо жетпес зоо окшотуп.  
Жүрөк жарап көкүрөктө ташкынын  
Балдай ширин бала жыты токтотуп.

Колхоз күчтүү, данга толук, малга бай  
Үйлөрү апрак сүт булактын шаарындай,  
Жеңишкандын атасындай бир баатыр —  
Керек болчу көзгө сүртөр дарыдай.

25/VII 1949

Чолпон-Ата

## КОШТОШУУ

Чымыр өсүп, кубат алып заводдон,  
Көркү чыгып, өңү өзгөрүп оңолгон,  
Кетти Асанкул, эл коргоонун милдети  
Жигиттиктин ак милдети болгон соң.

Эне күтөт: келет го деп жөнөр күн,  
Андан жакшы завод ээлеп жүрөгүн.  
Үч кайрылып кайрыла албай деп анан:  
Кош садага, кош жанымдай сүйгөнүм.

Заманды ээлеп жыл жаңырткан муундар,  
Калкты эңсеткен тынчтык ээси ушулар,  
Бир ок болсо - эгер адам ажалы,  
Эки окко да былк этпөөчүү тукумдар.

25/VII 1949

Чолпон-Ата

## МОСКВА

Түнүк үмүт, кетпей ууз көңүлдөн,  
Санааркатып мени аздырып өңүмдөн.  
Москва шаары суу башына конгондой  
Мен эч качан жетпес жердей көрүнгөн,

Өттү күндөр, заман озду зуулады,  
Келди күндүн жамғырлуу жаз убагы.  
Сагындырды бактылуу жаш күнүмдү  
О ал жактын чыгышка аккан суулары!

Көз ачкандан түк көрө элек жер кандай..  
Баарын каалап, баарын сүйөт тандабай

Оңумдабы, солумдабы Москва деп  
Бир күн, бир түн карап баргам уктабай.

Көптү билип, көптү үйрөнүп, көп жүрүп,  
Оройлукту сыйлыктыкка көндүрүп,  
Москва мага биринчи азиз сүйүдөй  
Улам сулуу, улам жакшы көрүнүп.

Өндө шаттык, көкүрөктө жаңы ой,  
Акыл кеңип, асылданып бүткөн бой,  
Жакшы колдон түлөк алган күш өндүү  
Кайра кайткам мурункума окшобой.

Кара мүртөс анткор болсом мен мурун,  
Эми адилдик, көңүлү апрактын досумун.  
Кеңдик, марттык адөөлөттүк сыпатты,  
Ошол жактан ала келген болчумун.

Мендеги жок жана ушундай далайды  
Ал бергенин айтпаганым жарайбы...  
Ким бир ирет Москва шаарын көрбөсө,  
Мен өзүмдөн жапыс санайм андайды.

Унутулгус бир элес бар эстеткен...  
Түн Москванды таңкы үйкүга терметкен...  
Л1авзолейде алмашылган часовой  
Тең кадамдуу бут дабышы жарк эткен...

Жарық болуп баткан күндөн өзгөсү,  
Сокур болуп карай албайт түн көзү,  
Ошондуктан Москвандын түнкү аты:  
Жылдыз шаары,  
Жылдызстан өлкөсү.

28/VII 1949  
Чолпон-Ата

## ПУШКИНГЕ

Куюн өндүү боз айланткан алыстан  
Мен жыңайлак бактым менен жарышкам  
Он үчүмдө ыр көлүнөн сүү ичип,  
Он бешимде сени менен таанышкам.

Кыялы терс бир кез эле ал күнүм,  
Анда күчтүү өзүмчүл курч бүтүмүм.  
Ар бир кыйын, ар бир улув ақындан  
Көңүлүм калып муздаганды сүйчүмүн.

Ошол өндүү кез келишип өзүңө,  
Күч жетпеске үстөм кылган күнүмдө.

Мен өзүңдү чөктүрүүнү ойлогом  
Жарым кашык дарыямдын түбүнө.

Бирок, чөкпөй, сен күчүмдү кенебей,  
Кантсөң дагы калкып чыгам дегендей,  
Ошондо эле ызат кылып баш ийгем  
Бүт өмүрүмө зор жараган немедей.

Ошондуктан акындыктын жолу улүү  
Илимдүүлөр баары өзүңдөн окуду,  
Неге десең акын түзөт эмеспи:  
Университет,  
Академия, доктурду.

*30/VII 1949  
Чолпон-Ата*

### **КОЛХОЗЧУГА**

Суу башында колхозчу эл,  
Сүусун ичкен тазарсын,  
Жүзү жарық, дени сак  
Колхозчулар жашасын.

Тоо алдында калың бак,  
Бакка барган тазарсын.  
Пейли кенен, колу март  
Колхозчулар жашасын.

Бак ичинде ак кыштак,  
Кыштак көргөн жашарсын.  
Жаным, боорум, алтыным,  
Колхозчулар жашасын.

Жай толугу, күн ысык  
Алмага бур суу башын!  
Алма терип, жүзүм жеп  
Колхозчулар жашасын.

Саратан ай күнү ысык,  
Коонго бур суу башын.  
Коон жеген калк гүлдөп  
Колхозчулар жашасын.

Келди күздүн алтын күн  
Орсун буудай, арпасын.  
Айланайын колхозчу эл  
Миң мертебе жашасын.

8/VIII 1949

Чолпон-Ата

### КҮЛЖАМАЛ

Биздин жолдон өткөндөр,  
Бизге келе кеткиле!  
Үйдөгү ойнок Гүлжамал  
Быйыл түура жетиде.

Биздин үйгө келгендер  
Баары бирден көтөрөт.  
Гүлжамалды күчактап  
Баары сүйөт, баары өбөт.

Неге десен энеси:  
Ак ишинен даңқ алган.  
Кадыр кылып урматтап,  
Өкмөт сүйгөн жакшы адам.

Бизге дагы ушул салт  
Парс экен го ойлосок.  
Өкмөт сүйгөн сүйүүдөн  
Ашып түшкөн сүйүү жок.

9/VIII 1949

Чолпон-Ата

### БАЛДАР ҮЧҮН

### ТҮЛКҮ МЕНЕН КАЗДАР

Түлкү :

Каа, каа калың каз,  
Кача албайсың, алың аз.

Каздар :

Ой, ой, күү түлкү,  
Күулук кылбай оозуң бас.

Түлкү :

Каа, каа калың каз,  
Кармап жеймин кардым ач.

Каздар :

Ай, ай ач тұлқу  
Андей дебе балам жаш.

Тұлқу  
:  
Май, май, майпаңдап,  
Майпаңдабай бери бас!

Каздар:

Кой, кой шум тұлқу,  
Кичүү балам жылаңбаш.

Тұлқу:

Бой, бой бойтоңдоп,  
Бойтоңдошүң әң ырас.

Каздар:

Эй, эй күү тұлқу,  
Эки балам жылаңбаш.

Тұлқу:  
Укпаймын сөзүңдү,  
Кармап жеймин, кана кач!

(каздар качышат, тұлқу кубалайт, аңғыча күчүк чыга калат).

Ау, ау, ач тұлқу,  
Казды күчүк алдырбас.

Тұлқу:

Борс, борс борсулдак,  
Кайдан чыктың корсулдап?

Күчүк:

Шып, шып шыпылдак,  
Шыпылдаган күү чунак.

Тұлқу:  
Мага үрүүгө  
Сенин башың жаш.

Күчүк:

Ау, ау ач тұлқу,  
Баатыр болсоң кел кармаш.

(тұлқұ качат, күчүк кубалайт).

К а з д а р :

Ка, ка, ка, ка,  
Нәэти жаман ач тұлқұ,  
Бизди жебей жегин таш,  
Ка, ка, ка, ка,  
Бизди жебей жегин таш.

(Тұлқұ качып кетет, күчүк каздарды қайтарып калат).

3/II 1945

Койсары

## БАТ АЙТМА

( Жаңылтмач )

Көпкөк  
Көгүчкөн,  
Көгүлтүр  
Көрккө  
Көмүлгөн.  
Көрдүңбү  
Көйкөлүп  
Көрүнгөн,  
Көк түстүү  
Көлдү өөп  
Көлбүргөн.  
Көпкөп  
Көпөлөк,  
Көп болуп  
Көкөлөп,  
Көргүн деп,  
Көксөтүп  
Көңүлдү  
Көтөрөт.

Көңүлдү  
Көтөрүп,  
Көк, қызыл  
Көйнөгүн  
Көп қызга  
Көрсөтөт.

Аппак  
Ак ыргай,  
Ак ыргай  
Ағын ай.  
Алсам дейм,

Акыйтат,  
Аска таш,  
Алдыrbай.  
Аска таш  
Акыйтат,  
Атаны  
Арман ай.  
Азабы  
Аз эмес,  
Ар иштин  
Ар кандай.

Бек тоо,  
Бекем тоо,  
Бер жагы  
Бермет зоо,  
Бермет зоо  
Берметин  
Берери  
Бекер го.  
Белгисиз  
Бир бейбаш,  
Бей жайлүү  
Бек зоого,  
Бермет деп,  
Бекерге  
Бек атты  
Берген го.

Балдар,  
Баарыңар,  
Бул ырды  
Башынан,  
Байкап,  
Барыңар,  
«Б» ны  
Бат «б» лап,  
Бат окуп  
Багыңар.  
Бабыр,  
Бабырар,  
«Ба-ба» лап  
Балдырар,  
«Бай-бай»  
«Бай, байлап»  
Баш чайкар,  
Бабырлар.

3/II 1945  
*Койсары*

## ЖАШ ЖЕТКИНЧИТЕР

Кайрылып арт жагынды караганча,  
Канча деп жыл эсебин санаганча,  
Жарк этет көз алдында жаңы өспүрүм  
Окшогон тунук мөмө, бышкан алча.

Алардын баары тааныш, баары жакын,  
Бирок да бардыгынын билбейм атын;  
Сылагам акындыктын колу менен  
Ката элек алтын саңоо ак канатын.

Кээ бириң колума алып көтөргөмүн,  
Көтөрсөм көтөрүлгөн көктөп көңүлүм,  
Келишкен кең далылуу улан болгон  
Кечеги кетик тиштүү жаш бөбөгүм.

Көз сараң, көкүрөк арсыз, үмүт терең,  
Өткөн жаш, өчкөн күнүн билдирибеген;  
Тил алса, эгер өмүр кастык кылбай  
Көп күндү кайра жашап келер элем.

Кой болбос, карттык деген жакшы каада,  
Жетүүгө картчылыктын заманына  
Сак дene, сансыз ырыс, бакыт керек,  
Тилегим: жүзгө жетип карыгыла.

Кел, иним, кел, бөбөгүм, жолуң ачык,  
Замандын кызматына биздей машык.  
Өлкөнү өз көркүнө келтирели  
Сынган таш, кирпичтерин кайра ташып.

**9/II 1945**

**Койсары**

## КОЛЯ

Эл эс алчу, жай менен күз айында,  
Койсары аттуу, бир жайда, көл боюнда,  
Ат баккычтын сүйүктүү тун баласы,  
Жандай көргөн досум бар аты Коля.

Күлөм, жыргайм эң ширин тилдерине,  
Кыялышынын бардыгы али эсимдө,  
Жашы канча, көп эмес, «а» ны тааныйт,  
Эмки жылкы бириңчи сентябрде.

Узун кайыш камчыны колуна алып,  
Ат сарайдын артына далдаланып,

Кош ат чеккен арабага ыргып түшөт,  
Атасынын жогунан пайдаланып.

Айдап кетет жигиттей жумшак буруп,  
Кадимкидеги акетай сабап-уруп.  
Бир каткырат кумары жазылгандай,  
Айраң азыр таң калам карап туруп.

Коля досум ким болот, турмуш сынаар,  
Танкист болор, а, балким, учкуч чыгар,  
Бирок анын, ата ишин сүйгөндүгү,  
Ар эмгектин өзүнчө жыргалы бар.

6/II 1945

*Койсары*

## ЧЫМЫН-ЧИРКЕЙ ҮРЛАРЫ

### 1. Чымын

Чымын, чымын чымылдак,  
Чыга калат дыңылдап.  
Жумуш кылып жаткансып,  
Мурдунаң ырдап кыңылдап.  
Абийри жок балитбай,  
Аш-тамакты бүт булгап.  
Балдар мұну жолотпо,  
Үйүңөн айда, ыраактат.

### 2. Чиркей

Чиркей, чиркей чекчегей,  
Аштық жыйнап экчебей,  
Күзгү мезгил болгондо,  
**Эрте дебей, кеч дебей.**  
Шишитип кетет этиңди  
Көйнөгүңдү чеч дебей.  
Безгек деген заары бар,  
Балдар,  
Мұну койбогула эстебей.

### 3. Ийнелик

Ийнелик, ийнелик,  
Иш кылуудан ийменип.  
Кыш болгондо карды ачып.,  
Жатып калат иймейип.  
Сен жалкоосун, ийнелик,  
Сени менен дос болбойм,

Тамагыңды ичпедик,  
Кейнөгүндү кийбек.

### Күмүрсака

Күмүрска, күмүрска,  
Кыйын экен жумушка.  
Талықпаган мәннеткеч,  
Татынакай турмушта.  
Ачуунду кой аке,  
Жер талашып урушпа.

### Аары

Аары, аары арбагай,  
Аягы бар тарбагай.  
Адашып кетип кокустан  
Аары айлына барба ай.  
Чачып алса ачуусу-ай,  
Ак балынын таттуусу-ан.

### Көгөн

Көгөн, көгөн дөөпөрөс,  
Маңдайында жалгыз көз,  
Сайгак менен санаалаш,  
Тийген жери кызыл көш.  
Мындан өжөр неме жок,  
Себеп болбос айткан сөз.

### Жаачы.

Жаачы баатыр түк коркпос,  
Көк айбанга саал окшош,  
Боорукерлүү жайы бар  
Карлыгачка жан жолдош.  
Жылаанды көрсө көзгө уруп,  
Бир ордунан козголтпос,  
Бала кезде жаа менен  
Далай күнү болгом дос.

### 8. Чегиртке:

Чегиртке, чегиртке,  
Секирип кетет эликче, '  
Ырдай берет чырылдап,  
Карды тоюп эриксе.  
Эмгекке алган даны жок,  
Бир малы жок кериште.

Мындан өткөн жалкоо жок,

Мындан өткөн аңкоо жок.

17/II 1945

Койсары

## ЖАМГЫР ҮРҮ

Жаа, жаа

Жамгырым, жамгырым,

Жүмшарт эгин тамырын.

Кара көсөө көз ачпай,

Өлсүн каран калгырың.

Жаа, жаа

Жамгырым, жамгырым,

Кызылчаны кандыргын.

Жаштайынан түйүлтүп,

Жанга кубат алдыргын.

Жаа, Жаа

Жамгырым, жамгырым,

Гүлдөт шактын бардыгын,

Алма, өрүктү бүрдөтүп,

Текши мөмө алдыргын.

Жаа, жаа

Жамгырым, жамгырым,

Жыргат жердин жандыгын.

Карлыгачты чакырып,

Короомо үй салдыргын.

Жаа, жаа

Жамгырым, жамгырым,

Жыргат элдин бардыгын,

Колу тарды март кылып,

Сандыктан нан алдыргын.

Жаа, жаа

Жамгырым, жамгырым,

Семирт малдын арыгын.

Кайын энем катуу баш,

Карын майын жардыргын.

Жаа, жаа

Жамгырым, жамгырым,

Көгөрт тоонун ой, кырын,

Коңшубуздун сүр этин

Казанына салдыргын.

Жаа, жаа

Жамгырым, жамгырым,

Күтпө күндүн сабырын,  
Эки бетин ийлеп өт,  
Ысык деген бабырдын.

Чегирткени чертип өт,  
Ташбаканы таптап өт,  
Ударникти мактап өт,  
Жалкоолорду капитпап өт.

5/XII 1945  
Койсары

### КАРА ЧЫЙЫРЧЫК

Кара чыйырчык көрсөңөр,  
Урбагыла таш менен.  
Жыгачтан уя салгыла,  
Ала шалбырт жаз менен.

Кара чыйырчык көрсөңөр,  
Атпагыла жаа менен.  
Тал башына кооздоп  
Үй салгыла кепкенен.

Эгинге зыян келтирген,  
Чегиртке менен кармашат.  
Жазмыштын өжөр колунан,  
Адамдын багын талашат.

Чоңго айланат акыры,  
Турмушта майда кырсыктар,  
Майданын, майда баатыры,  
Биздин кара чыйырчыктар.

10/XII 1945  
Койсары

### БАЛДАР МЕНЕН ТУРНАЛАР

- Эй, эй, каркыра, турна,  
Кайдан келе жатасың?  
- Алтын саамай кыз алып,  
Кыштан келе жатамын.

- Эй, эй, каркыра, турна,  
Эми кайда барасың?  
- Күмүш көкүл бала алып,  
Күнөс жерге барамын.

- Эй, эй каркыра, турна,  
Күнөс жерде әмнең бар?

- Жакшы окуган байкем бар,  
Таза жүргөн эжем бар,

- Эй, эй, каркыра, турна,

Бизден таза, ак бекен?

- Силердей эмес эжекем,

Мектебинен кечиккен.

- Эй, эй каркыра, турна,  
Кана дагы бирдеме айт.

- Коңгуроолор шыңғырайт,  
Бизге эрчибей кайра кайт.

*10/XII 1945*

*Койсары*

### **САМОЛЁТ ЫРЫ**

Самолёт, самолёт,  
Кайда шашып баراسың?  
Чөнтөгүңө сала кет,  
Командирдин баласын.

Самолёт, самолёт,  
Кайда шашып баراسың?  
Канатыңа ката кет,  
Ударниктин баласын.

Самолёт, самолёт,  
Кремлге бара кет!  
Кремлде атага  
Бизден салам айта кет!

*10/XII 1945*

*Койсары*

### **НУРГҮЛ**

Ысык-Көлдө Койсары,  
Койсарыда бир кыз бар.  
Көктөгүдөн сулуурак  
Нургүл деген жылдыз бар.

Кундуздай кара чачы бар,  
Сегизге келген жашы бар.  
Жүрөгү бар дикилдек  
Мектеп десе ашыгар.

Оңой менен кеч кирбейт,  
Оңой менен таң атпайт,

Эки төртүң сегиз деп  
Жадыбалды бат жаттайт.

Өз үйү сонун болсо да,  
Мектеби андан жакшырак.  
Апасы тамак ич десе,  
Партасына жашынат.

Арипти түгөл үйрөнүп,  
Калем учун колго алып,  
Энекем деп жазат да  
Күлүп калат кубанып.

**11/XII 1945**

**Койсары**

**«2» МЕНЕН ЭМИЛБЕК**

Эмилбек, Эмилбек,  
Эбелектей жеңилбек,  
Биздин берген суроого  
Жооп берет мындай деп.

Кырк алтынчы жыл кетти,  
Кырк жетинчи жыл жетти,  
Жарым жылдық белгиңиз,  
Кандай экен билели.

- «2»иң канча?
- жети!
- «4» үңчү?
- Эки.
- «3» үң канча?
- «3» үмбү...

Үчүм...

Таң...

Эсимен чыгып кетти,

Айтор

Төртпү... Бешпи...

- Тартибиңчи?
- Тартибимби...

Тартиптен:

«1» жок,

Эмесе «1» берет элек дешти:

Андыктан,

Андан да «2».

- «5» иң канча?
- «5» им...

Тиги... тиги...

(Башын тырмап)

«Ж» ны  
«Ш» кылып  
(Мурдун тартып)  
«5» им «Шок» деди.

5/XI 1946  
*Чолпон-Ата*

### **КАЛПЫЧЫ КАНЫМКҮЛ**

Канымкүл быйыл жетиде  
Жаңы кирген мектепке,  
Тили келбейт эрке өскөн  
«й» деп сүйлөйт «Р» десе.

Кечээ неге келбедин?  
Бутум ооюп...  
Бейшембидечи?  
Муйдум ооюп...  
Бешиндечи?  
Мысыгым ооюп.  
Онундачы?  
Күчүгүм ооюп.  
Үчүндөчү?  
Бассым ооюп.  
Айткыла балдар Канымкүлгө  
Жакшы окусун,  
Калп ооруп,  
Калп айтканын коюп.

6/XI 1946  
*Чолпон-Ата*

### **ТАЙ КУЛУК**

Борбуй байлап борсоюп,  
Торгойдой учуп торсоюп,  
Тай-тайдан мурда талпынып,  
Каз-каздан өтүп каз туруп  
Басат экен, Акентай,  
Шашат экен, Акентай.  
Бир колуңа май берем,  
Бир колуңа эт берем.  
Кел, келегой жүтүрүп  
    Тай күлүк,  
    Тай күлүк!  
    Тай күлүк,  
    Тай күлүк!  
Сен жетиге келгенде,  
Чайнап таруу жегенде,  
Мектебине жиберем

Жетелетип эжеңе.  
Басат экен, Акентай,  
Шашат экен, Акентай,  
Бир колуңа кат берем  
Бир колуңа .кант берем  
Алыс әмес жети жыл,  
Кел, келегой жүгүрүп  
    Тай күлүк,  
    Тай күлүк!  
    Тай күлүк,  
    Тай күлүк!  
Сен он бешке чыкканда,  
Он беш көйнөк жыртканда,  
Иш кадырын билсин деп,  
Ишке салам кырманга.  
Бир колуңа ат берем,  
Бир колуңа дан берем,—  
Алыс әмес он беш жыл,  
Басат экен, Акентай,  
Шашат экен, Акентай,  
Кел, келегой, жүгүрүп  
    Тай күлүк,  
    Тай күлүк!  
    Тай күлүк,  
    Тай күлүк!  
Он жетиден ашканда,  
Окүп күмар жазғанда,  
Учкучтукка жаздырам  
Ойноп жүргөн асманда.  
Бир колуңа ант берем,  
Бир колуңа даңқ берем,—  
Алыс әмес он жети.  
Басат экен, Акентай,  
Шашат экен, Акентай  
Кел, келегой, жүгүрүп  
    Тай күлүк,  
    Тай күлүк!  
    Тай күлүк,  
    Тай күлүк!

6/XI 1946  
*Чолпон-Ата*

### **КУЛОЙ, КУЛОЙ, ТОРПОГУМ**

Кашка музоо кашка уйдан,  
Жакшы музоо жакшы уйдан, -  
Ургаачы белем жарықтық,  
Сүйүнчү, апа, сүйүнчү,  
Сүзгуга уүз сүт күйсан!

Сузгудан ууз сүт ичип,  
Кулойлоюн моминтип:  
Кулой, кулой, торпогум,  
Карышкырдан алыс жүр!  
Уурулардан оолак жүр!  
Буудай уурдап жебей жүр,  
Коонумдан албай жүр,  
Картөшкөмдү ачпай жүр  
Бакчаларга баспай жүр,  
Көк мәэ көрбөй кетсин,  
Айланпаш аттап кетсин,  
Кулой, кулой торпогум,  
Кулой, кулой торпогум!  
Жорго болсун торпогум,  
Соргок болсун торпогум,  
Кулой, кулой, торпогум,  
Кулой, кулой, торпогум!

7/XI 1946  
Чолпон-Ата

## ФИЗКУЛЬТУРА

Кышында күштай сыйып лыжаңды ойно,  
Конёк теп, конёгуңду теппей койбо.  
Атка мин, ат өнөрүн жакши үйрөнгүн,  
Секиртип сур коёндой кырдан ойго.

Жазында, жайында, жылуулукта,  
Көлгө түш, күнгө кактан, жаткын күмга.  
Унутпа, эсиңе тут, барлық байлық:  
Баатырлық, сулуулук да, мына ушунда.

Футбол теп, шахматты бил, чебер жүрүп,  
Жеңип чык жигиттерди четке сүрүп,  
Жарышкын, секиришкин, диска көтөр,  
Антлесен тентуштарың жүрөр күлүп.

Жарарапайт жабык жүрүү жаш муунга,  
Ачык бол, өнөр үйрөн бекер турба.  
Ооруну соолор сүйбөйт, оору жаман,  
Соолуктун атасы. ким? -физкультура!

7/XI 1946  
Чолпон-Ата

## БАЛА ТИЛИ

Биз балапан кездерде,  
«Апага» тил келгенде,

«Апа», «Ата» дечү элек.  
Азыркы балдар башкача,  
Апа, атасын чакырса:

«Папа», «Мама» кел дешет.  
Мейли десе, - дей берсин,  
«Ата» менен «папа» нын,  
Угулмагы бир экен.  
«Апа» менен «мама» нын  
Уйкаштыгы бир экен.  
Ата менен папанын  
Апа менен маманын  
Короо жайы бир экен,  
Азыркы жаңы бөбөктүн,  
Антиши жакшы кеп экен.

7/XI 1946  
*Чолпон-Ата*

### **ТОРУ ТАЙ**

Ай, тору тай, тору тай,  
Жоргосу бар сонун тай.  
Кунан болсун өскөндө  
Кылар ишиң момундай.

Мектеп менен айылдын  
Арасы он беш чакырым,  
Китеп кабым асынып,  
Мен барамын акырын.

Бышты болуп өскөндө,  
Жигит болуп өлкөдө,  
Чек арада турабыз  
Жол бербей жолбун өткөнгө.

Экөөбүз бирдей эр болуп,  
Көкүрөктөр кең болуп,  
Коёндон жапыс сен болуп,  
Күштан илгич мен болуп.

### **ТЕЛИБАЙ ТЕНТЕК**

Илгерки өткөн заманда,  
Телибай тентек болуптур,  
Азыркы биздин Темирбек,  
Ошол атка конуптур.

Чектен чыккан тентекти,  
Телибай дейт биздин эл,  
Темирбек жайын айтайын  
Угам десен бери кел.

Өзүнүн аты Темирбек,  
Эл койгон ат Телибай,  
Тентектигин сурасаң,  
Тентектиги момундай:

Эсеп окуу болгондо,  
Эчки болуп бышкырат.  
Мугалим айткан сөздү укпай  
Улар болуп ышкырат.

«Эне тили» болгондо.  
Карга болуп какылдайт.  
Мугалим эже кой десе,  
Кулакка илбейт, тил албайт.

«Физкультура» болгондо,  
Бака болуп бакылдайт.  
«Ыр үйрөнүү» болгондо  
Сагызган болуп шакылдайт..

Дем алуу мезгил болгондо  
Парталарга секирет.  
Мугалим агай кой десе,  
Абийрин такыр кетирет.

Биздин жакшы мектепте,  
Тентек болуу жарабайт.  
Бул адатын таштасын,  
Темирбек деген балага айт.

Катуу айтып, жакшы айтып,  
Тыялбайт бекен атасы?  
Баласын жаман өстүргөн,  
Уялбайт бекен апасы?

12/XI 1946  
Чолпон-Ата

### **ЭКИ МЕТР ЭСЕНКУЛ**

Партасына олтурса,  
Башы чыгат Эсенкул,  
Бардыгынан бөлүнүп,  
Чачы чыгат Эсенкул.

Катар сапка турганда,  
Мойну чыгат Эсенкул,  
Башкалардан коржооп,  
Бою чыгат Эсенкул.

Биздин балдар айткандай:  
Эки метр Эсенкул.  
Мындай шылдың болуунун,  
Себептери мына бул:

Ата-энеси ээрчитип,  
Окууга алып келгенде,  
Биринчиге өткөндө,  
Билбей калган Эсенкул.

Экинчиге келгенде,  
Эки жыл калган Эсенкул,  
Үчүнчүгө чыкканда,  
Үч жыл калган Эсенкул.

Сая кетип далай жыл,  
Ылдый болгон Эсенкул,  
Окуусу өспөй, мойну өсүп,  
Шыргый болгон Эсенкул.

Каттуу айттым түшүнсөң,  
Мени кечир Эсенкул,  
Окуусу өспөй, мойну өскөн  
Эки метр Эсенкул.

12/XI 1946  
Чолпон-Ата

### УЧКАЯК БОЛГОН БАЛАПАН

Учкаяк болгон балапан  
Учуп келди жаныма.  
Ичине дептер катылган  
Китең кап койду алдыма.

Бирден алып окусам,  
Чотурбайдын колу экен,  
Тайраң-туйраң эткизип  
Шашып жазған жолу экен.

Белгилерин санасам,  
Жалаң «2» «3» экен,  
Орус тилден катасты  
Калп айтпайын, жүз экен.

Башымды чайкап: «ай, айлап»,  
Отуруп калдым шол жерде,  
Уят,  
Уят,  
Уят деп,  
Балапан учту мектепке.

12/XI 1946  
Чолпон-Ата

### КИТЕПТИН ДУШМАНЫ

Ким китепти кирдесе,  
Китең баркын билбесе,  
Жулуп алып барагын  
Орой койсо бир нерсе:  
Ал китептин душманы.

Ким китепти сүйбөсө,  
Кадырына күйбөсө,  
Чылым ороп шарт айрып,  
Калжың-кулжуң сүйлөсө:  
Ал китептин душманы.

Ким китепти кордосо,  
Ыраймы болбосо,  
Сүрөттөрүн уурдаса,  
Уурдал көнгөн колдорчо:  
Ал китептин душманы.

Бардыгынан ким жаман?  
Китең жырткан шум жаман,  
Китепти сүйгөн балдардан  
Наалат алсын ал адам,  
Ким китептин душманы?

20/XI 1946  
Чолпон-Ата

### БИРИНЧИ СЕНТЯБРЬ

Күлө карап барлық жак  
Келген кенже билимге,  
Салам айтат күттүктап,  
Сентябрдин бирине.

Кары билим жол ачат,  
Кичинекей билимге.  
Мектептердин баары аппак,  
Сентябрдин бириnde

Так келе элек тил менен  
Таттуу билим алганы.  
Биринчи келди мектепке,  
Биринчи класс балдары.  
Акыл менен окуткан  
Кулак салып апага,  
Жети жашар Жеңишкан  
Жакшы олтурат партада.

19/XI 1948

Чолпон-Ата

### КИТЕПТИ СҮЙ

Китепти сүй, баркын бил,  
Китептин көп акылы.  
Ким китепке дос болсо,  
Ал ошонун жакыны.

Сүттөй таза тилеги,  
Деңиздей кең талабы.  
Көктөй түнүк акыйкат  
Анын ар бир барагы.

Таалайдын жолун көрсөтүп,  
Чакырып турат келчи деп.  
Арамдыктан тазалап,  
Жакшылыкка эрчитет.

Ошондуктан баркын бил,  
Кирдебесин бир чети.  
Сыя төгүп булгабай  
Жакшы сакта китепти.

19/XI 1948

Чолпон - Ата

### КУШТАР КЕТТИ

Чабалекей жакшы эле  
Жарышып чуркап ойносок,  
Бүгүн келип карасак,  
Уясы турат өзү жок.

Кара чыйырчык жакшы эле,  
Жарышып күлүп ойносок.  
Кайда кеткен балдары  
Уясы калган өзү жок.

Күз келгенде барлыгы,  
Отор кеткен алыска.

Кышкы кийми жок экен,  
Болбойт экен калышка.

Сасык үпүп, күкүк жок,  
Жакшы эле мында жүргөнү.  
Кырк-кырк эткен асманда  
Кеткен турна үндөрү.

Бизден кеткен келгин күш,  
Жакшы жерге консо экен.  
Кайра бизге келгенче,  
Аман-эсен болсо экен.

19/XI 1948

Чолпон-Ата

### БАК ТИГЕЛИ

Бак тигели жүргүлө,  
Биздин мектеп алдына,  
Кең казалы арыгын,  
Бирден күрөк алгыла.

Алма, өрүктүү бак өссө,  
Биздин мектеп алдына,-  
Кубантар жазғы гүлдөрү:  
Кызыл-тазыл ағына.

Арча, кайың тал өссө,  
Биздин мектеп багына,  
Тазалық менен сулуулук,  
Өзү келер жанына.

Сергип турар көңүлүң.  
Жашыл тартса барлық жак.  
Жараышык кирер жаштыкка,  
Жайкалып турса жашыл бак.

Кыянат кылып сындырбай,  
Жакшы баксак кадырлап,  
Береке берер өмүргө,  
Биздин колдон өнгөн бак.

19/XI 1948

Чолпон-Ата

### МУГАЛИМ

Билим менен көгөртүп,  
Эстүү болсун деп тилеп:  
Заманына жарашкан,  
Жакшы балдар болсун деп

Тарбия берип тазартып,  
Ырыстуу болсун деп тилеп,  
Өлкөсүнө жаражкан,  
Өткүр балдар болсун деп,

Жазғы сонун гүлдөрдөй,  
Кооздонтуп гүлдөтүп,  
Ууз талдай буралтып,  
Ак кайыңдай бүрдөтүп.  
Маңдайынан нур төгүп,  
Күлө карап турган ким?  
Ал -

Эмгеги көп ушундай,  
Биздин асыл мугалим.  
Бизге тирек күч болуп,  
Алдыбызда турган ким?  
Ал -

Мээнети көп ушундай,  
Биздин алтын мугалим.

20/XI 1948

Чолпон-Ата

### ПИОНЕР КИМ

Жаш жеткинчек пионер -  
Комсомолдун бөбөгү.  
Кичи пейил, тартиптүү,  
Тазалыктын өрнөгү.

Жаш өспүрүм пионер,  
Комсомолдун бөбөгү.  
Сылык мүнөз адептүү,  
Жакшылыктын өрнөгү.

Жаман окуп мектепте,  
Эне тилден «2» албайт.  
Жооп айта албай жер карап,  
Энесинен уялбайт.

Көңүл койбой сабакка  
Жат жазуудан «2» албайт.  
Жооп айта албай жер карап  
Атасынан уялбайт.

Жок пионер «2» албайт,  
Пионер деп ушуну айт.  
Ача салсаң дептерин:  
Жалаң «4», «5» жаркырайт.

Ошондуктан пионер,  
Комсомолдун бөбөгү,  
Кайсы жерде болбосун,  
Барлық иштин өрнөгү.

20/XI 1948  
Чолпон-Ата

### ПИОНЕР ҮРҮ

Оттой күйгөн жалындап,  
Биз:  
Баатыр элдин пионерлери!  
Ленин жолун кирдетпес,  
Биз,  
Келечектин ээлери!

Суудай аккан шарылдап,  
Биз  
Эркин элдин пионерлери!

Ленин жолун кирдетпес,  
Биз  
Болочоктун ээлери!

Аткан октой жалтанбас,  
Биз:  
Большевиктін эр балдары!

Ага жогун жоктотпос,  
Биз  
Болочоктун солдаты.

Кубанычка күлпүнгән,  
Биз  
Сонун элдин пионерлери!

Коммунизм куруучу  
Биз  
Коммунизм ээлери!

20/XI 1948  
Чолпон-Ата

# АНЕГДОТТОР, ЛЕГЕНДАЛАР

## КАЙГЫ

(Илгерки бир мергенчиден)

Бир кедей туура элүү жашты басты,  
Ошондо Чолпон деген уул тапты,  
Булбулдай таттуу тили чыгар кезде,  
Байкүштүн жалгыз уулу каза тартты.

Саргайтты сары убайым өндөн кетти,  
Камалып жалгыз үйдө санаа чекти,  
Ойдолоп түн үйкүсүз ойлоп чыгат  
Алдына бала ойногон кызык кезди.

Өткөргөн жаштык доорун замандаши  
Тең-түшу бала күндөн чын сырдашы,  
Жүр деди сергип ката кетирели,  
Биз үчүн көл болду го көздүн жашы.

Замандаш досу анын мергенчи эле,  
Ак бараң бош кетчү эмес мээлегенде.  
Өзүнүн күндүк гана оокаты үчүн  
Зыпылдап желдей учкан жерден жерге.

Эки дос, эки ат минип жолго аттанды,  
Мергенчи далыга аскан ак бараңды.  
Уулу үчүн жүрөгү ооруп убай чеккен  
Досуна дүйнө күңүрт, жер караңгы.

Аралап калың токой кечке жүрдү,  
Тыңшашты нечен мукам түркүн үндү,  
О, дүйнө ай, жердин бети ый экен го,  
Деп досу жараланып ыйлай жүрдү.

Бир жерден карап турса коён качат,  
Байкүш ай жан талашып кандай шашат.  
Шордууга жерде кордук аз келгенсип,  
Асмандан күштар келип тырмакташат.

Кайгылуу досу көрөт жер зорлорун,  
Күчсүздөр күчтүүлөргө кор болгонун.  
О, дүйнө ай, бизге дагы күн берсеңчи,  
Мынчалык таш боор болуп эмне болдуң.

Жүрүштү кечке чейин тоодо аң уулап,  
Келишсе бир жайыкка каман турат,

Мергенчи ак бараңды сунар кезде  
Асмандан күркүрөгөн үн үгүлат.

Мергенчи ак бараңды четке ыргытты,  
Жүргүн деп досу менен мындай чыкты,  
Карап тур өз көзүңө көрсөтөйүн  
Жан достум сен көрө элек бир кызыкты.

Күркүрөк асмандагы экөө болду,  
Экөөнүн каман экен торогону.  
Энеси жар башында карап турат,  
Баласы түз атылып сунду колду.

Бар экен бала бүркүт балалыгы,  
Каманды алууга күч чалалыгы,  
Бир буту жонго тийип, бири калып  
Камандын ыгы кетип жара кылды.

Кыраанга кызыгы жок тим туруштун  
Чапчыды бала бүркүт бир соң устун,  
Жетерлик душмандын да күчү бар го  
Жонуна жулуп кетти бир жак бүтүн.

Тырмагы далай жерге батып калды,  
Камандын жонунан кан атып калды.  
Каруусу жаш бүркүттүн аздык кылып,  
Талаада жан талашып жатып калды.

Асмандан зуулдап доош шукшурулду,  
Күч топтол эки канат куушурулду,  
Каманды асманга лып илип кетип,  
Бийиктен үйдөй ташка мээлеп урду.

Аздан соң бүркүт келип ташка конду,  
Чиркиндин бар го шумдук ойлогону.  
Кандуу жаш, баласына аза тартып,  
Чув этип кайра учту тик жогору.

Асмандан аткан октой шукшурулду,  
Ызалуу эки канат куушурулду.  
Кайгылуу бул дүйнөдө жашоо бекер,  
Дегендей ташка келип өзүн урду.

О, дүйнө досум сөзүн чын турбайбы,  
Мынчалык неге азап тырмак жайды.  
Бала деп өлдү бүркүт сен жанымда  
О, досум тегерегим терең кайги.

Мергенчи жан досундун ушул айбы,  
Турмуштун ағылышы ушундайбы?

Уулуу огу ак бараңдын оокат үчүн,  
О, досум кызык эмес, кайги, кайги.

16/IV 1937

Жети-Өгүз

### МУНӨЗ ОЙНУ

Силер жок, биздер тентек бала чакта  
Көк орой жашыл ыраң Көлтөр жакта,  
Кадимки Кула мерген өзү сүйлөйт,  
Болгонун төмөнкүдөй бир окуя.

Кең мейкин, үстү зоока, алды токой,  
Чиркин жер, сулуу кыздай айбы жоктой,  
Азүүлүү, тырмактуулар оюн куруп,  
Аркырап, күркүрөгөн чоочуп коркпой.

Бир күнү жата-жата зерикти да,  
Жаш эмес өмүрү улув токсон жашта,  
Ээрчитип жалгыз уулун Кула мерген  
Аң уулап мында келди жаасын тарта.

Мергендин бир ою бар төмөнкүдөй,  
Эрке уулу, калбасын деп өнөр билбей,  
Үйрөтүп мергендигин калтырсам дейт,  
Күүгүмдөй өчөр кезде, батар күндөй.

Уулум дейт Кула мерген ушундай тур,,  
Сен эми бала эмессин әрдикке умтул,  
Аркар көп, теке да көп, кулжа да көп,  
Сен аткын, мен айдайын сонун учур.

Деди да жер таянбай желдей сыйып,  
Унутуп карылыгын, жаштай кызып,  
Жок болду Кула мерген, шумдук мерген,  
Зоокадан, аскалардан аттап зып-зып.

Ошол күн, ошол мезгил бир учурда,  
Азүүсү албарстан курч, чын кыл кыйма,  
Эр каман торопоюн баштап чыкты,  
Өнөрүн үйрөтмөккө ойлоп бу да.

Ар жактан калың камыш арасынан,  
Жонунан чаар жүнү жаркыраган,  
Күркүрөп жаш, карт жолборс келе жатты,  
Ирмелбес көздөрү бар канталаган.

Аңгыча зоо жаңырып дүр-дүр этет,  
Кең асман тең жарылып гүр-гүр этет.

Калдайып баласына жандап алып,  
Чабыттап бир олжо издең бүркүт келет.

Ар жандын, ар айбандын баласы бар,  
Баарынын бул өмүрдөн талашы бар,  
Эгерде колу жетип кубат келсе,  
Дүйнөнү жалгыз ээлер чамасы бар.

Эмесе бул айтканым адил болсун,  
Жаштарга маани берер тамсил болсун,  
Көйкөлгөн көп сырға бай Көлтөр бети,  
Ушул жер бардыгына далил болсун.

Бириңчи сөздү улайлы азаматтан,  
Жаш бала бугуп жаткан жанагы айткан,  
Корс этип, бала каман сезе коюп,  
Чалмакка жөнөп калды арка жактан.

Билбеймин атайыбы, же теккеби,  
Карт жолборс, жаш жолборско белги берди,  
Баланы каман эми чалар кездे  
Жаш жолборс шып дей түшүп серпип кетти.

Жолборстон шонтип каман өлүм тапты,  
Жаш мерген арка жагын карай калды,  
Караса эр көкүрөк жаш шер турат,  
Маңдайга мәэлеп туруп атып салды.

Карт жолборс бул жорукка жини келип,  
Айкырып жерди чапчып эпкинденип,  
Күнөөсүз баласынын күйүтү үчүн,  
Баланы жарып кетти эки бөлүп.

Аңгыча шек алгандай айкырыктан,  
Күлжа айдал Кула мерген келип калган,  
Түш курдуу, көз алдында укмуштуу иш,  
Бала өлгөн, ал жер да кан, бул жер да кан.

Чал ыйлайт түш-түш жагын шашып карап,  
Бет бойлоп, жолборс качып бара жатат,  
Атты эле тийбей калды, бирок жолборс  
Аскадан учуп өлдү боюн таштап.

Ал учту баласынын азасы үчүн,  
Таанытып чын өрнөгүн эрктиң, күчтүн,  
Армандуу Кула мерген өзүнчө аң-таң,  
Турмушта жаза атканы бириңчи күн.

Жанагы кыл кыйма тиши кара каман,  
Баятан баарын билип байкап турган,

Мергенден күн алууга чуркап калды,  
Дүгдүндап, түз качырып туура жактан.

Ким билсин аядыбы азаматты,  
Эл айтат, өзүң талда, чынбы калппы,  
Мергенге болушкандай күр дей түшүп,  
Каманга бала бүркүт тырмак салды.

Бир колу бата түштү калың жондоп,  
Кармады бир түп талды да бир колдоп,  
Карт каман күчтүү эмеспи, жулуп кетти,  
Жонуна бала бүркүт бир колу орноп.

Эң ылдам, бир дегенче убак өтпөй,  
Кичирип, күшүрулуп дал көөкөрдөй,  
Каманды ата бүркүт илип алышп,  
Жөнөдү көтөрүлүп көктү көздөй.

Уламдан-улам бийик-бийик учуп,  
Күн ыйлап, бороон боздоп, улуп-уншуп,  
Каманды тырмагынан коё берди,  
Таамайлап, зоока ташка болжоп турup.

Антти да кайра ылдыйлап жерге конду,  
Камандан кек алганга көңүлү толду,  
Бирок да баласы үчүн кайра атылып,  
Бир тийип зоока ташка күм-жам болду.

Айрылып Кула мерген баласынан,  
Кош жолборс, кош каманды олжо кылган,  
Бат эле бала зары унутулду,  
Бирок да жаза атканга дайым аң-таң.

27/XI 1944

## ЫСЫК-КӨЛ

Бул жерди аманында кимдер көргөн?  
Көргөндөр көр эркине небак көнгөн.  
Эл айтат: миң дарбаза, кырк капкалуу -  
Калмактын шаары эле дейт, көркөмдөлгөн.

Бийлиkte кан сурагы калыс болбой,  
Каңтарып калк ырысын такыр койбой,  
Соруп жеп, жегени үчүн чыгым салып,  
Жазалап күнөөсүзү дойлогондой.

Ошондо калк ичинен бир Кары адам,  
Алсызга райым сурал ханга барган:  
«Аз жумшап, эл сообуна кара» десе,  
Хан анын бир жак көзүн оюп алган.

Ал Кары ачууланып үйгө келген,  
Мындей деп, кемпирине бүйрук берген:  
«Токтоосуз балдарды алып тоо таянгын  
Көрүнбөй айсыз күндүн түнү менен».

Муну айтып, жерде жаткан кетменди алган  
(Шамдагай, жаткан аяр, жаткан балбан)  
Суу берген бүт шаарга жалғыз күдүк,  
Жанына шол күдүктүн басып барган.

«Айрылгыс мискин шору-шор болгон соң  
Адилсиз хан амири зор болгон соң,  
Жокчулук, ачкалыкта өрттөнгөнчө,  
Шаардын жер үстүнөн жок болгону оң».

Деп Кары шаты салып түшүп келген,  
(Качууга шүдүңкүтүн белендеген)  
Күдүктүн каканагын жара коюп,  
Сел жасап тоого карай чыга берген.

Күр этип күдүк суусу бирден капитап,  
Алаамат селге батып барлык жан-жак...  
Эртеси күрпүлдөгөн Көлгө айланган  
Толкуса буурул толкун, көбүгү аппак.

8/XI 1948  
Чолпон-Ата

### КУУ КУМПАЙ

Азуулунун арстанына алдырбас,  
Айткылачы эр ителги кимден пас?  
Салышканда салмагы өйдө болгон соң:  
Бүркүт баатыр ителгиге катуу кас.

Бир заманда.. Ушул Арпа талаасы,  
Боз түшкөндөй асман-жердин арасы,  
Боз түшкөндөй бозорсо эгер абасы,  
Болжогондо күз мезгил го чамасы.

Болгон өңдүү балбандардын согушу,  
Зоболу зор зордукчунун зору ушу...  
Барган сайын аянычтуу угулат  
Ителгинин баркылдаган добушу.

Ал айланат, асманды чарк айланат,  
Бир нерсеге эрдик эрки байланат.  
Ыйлайт баатыр, бирок кулча жалынбайт,  
Жалынбаса, көңлү кантип жайланат?..

Айланганын эч ким ойго албаган,  
Калдаң этип көтөрүлдү бир караан,  
Ал эр бүркүт... албарстай курч түмшүгүн  
Ителгинин балдарына кандалан.

Учат, сыват, кекке канып шаттанат,  
Кек канынын таттуусуна мактанат.  
Жердеги адам, көктө теңри алдында  
Бул кылганым баатырлык деп актанат.

Буга ителги ичиркенген окшоду,  
Көктү айланып шаңшыганы токтолду.  
Балдарына аза күтүп болгон соң  
Кай жаккадыр караан үзүп жок болду.

Кетсе келер, кезмеги бар бул турмуш  
Кемтик дүйнө кеңдигине болор туш.  
Чай кайнамдай мезгил өтөр-өтпөстө,  
Пайда болду көктү жарган бир добуш.

Күркүрөгү жерди ордунан козгоду,  
Күткөн өндүү күч бийлиги ошону,  
Эр бүркүттү муштумдай боз бир нерсе,  
Шуу дей түшүп серпип кеткен окшоду.

Бүркүт жатты, кара жерде калдайып,  
Как бөлүнүп канаттары далдайып,  
Бир тебүүдөн тең бөлүнүп чалғыны  
Колу сынып жаны кетип шалдайып.

Эрлер-эрди каран түнгө урунтпай,  
Колдойт тура, керегинде, унутпай...  
Карап туруп күркүрөк үн өчкүчө  
Карыялар: «Ушул дешти Күй Күмпай».

8/XI 1948  
Чолпон-Ата

### **БАЛТА ЖУТАР (ТАЗ ЖОРУ)**

Таз жорунун жумурткасы зоокада,  
Уя салат мин жыл жаткан муздарга,  
Кай жакадыр каңгып учуп кетет дейт,  
Болжол кылып, кайра баар бир маалга.

Балапанга жан киргенче кыбырап,  
Бөгөт болуп уч күн жатат жылтырап,  
Адам көрбөй ал шартынан өткөндө:  
Уч күн жатат күчүк болуп кыңышылап.

Адамзатка кез келишсе бул доору,  
Ойлогондой табар эле олжону...  
Көзгө түшпөй, алты күндөн өткөн соң:  
Балта жутар баягы эле таз жору.

8/XI 1948  
Чолпон-Ата

## ДОМОНУН КЫЗЫ

Тең карап, айгинелеп актай ағын,  
Дааналап катка салып ағын анын,  
Айтылган уламыш сөз болсо дагы,  
Угалы күшкә тилмер Кыз баянын.

### I

Кезинде кызы да өткөн, Домо да өткөн,  
Сермесе колго түшпөй эрк көксөткөн.  
Күн бүтүп, Домо карып калган кездө,  
Калкына мына мындай сөз көрсөткөн:

Асманда бүркүт шаңшып үйдү айланат,  
Добушун Домо жерден байкай калат:  
«Э балдар бул баягы Сарежи экен»  
Деп анан калдырканын урат, кагат...»

Кете албай көктө бүркүт бул белгиден  
Эрчитип балапанын түшүп келген,  
Караса: туура отуз жыл салып жүрүп  
Домо чал азат кылган Сарежи экен.

Өмүрлүк айрылышып асыл колдон,  
Сарежи кеткенине төрт жыл болгон.  
«Карыдың, жаныбарым, кош» деген соң  
Соңку ирет өтсөм деген ушул жолдон.

### II

Домодон эркек болбой, бир кыз калат,  
Не чара? Кыз болсо да болор канат.  
Өзүнүн көзү тириү бар чагында,  
Оокаттуу жерге берип канаттанат.

Кыз эркин жазмыш оту ысытпаган,  
Эрчитип, элиркетип кызытпаган.  
Барган жер, дөөлөткө шай болгон менен,  
Күш салуу сөөлөтүнө кызыкпаган.

Ошентип жыл артынан жылдар өтөт  
Адаттай: сайлар кургап, кырлар көктөп.

Домонун ыраактагы кызы үстүнөн:  
Армандуу күндөр учат, нечен көп-көп...

Бир күнү бир себептен иши кылыш,  
Акеси келинине көңүлү жылып: .  
«Я балам, кимди көрүп иттер үрөт?  
Деген соң: «Карап көрчү сыртка чыгып».

Келини кайра кирип жооп берет:  
«Карадым. Үч бүркүтчү бизге келет,  
Бири шат, биринде чоң өкүнүч бар,  
Биринде күчтүү күйүт тереңденет».

Акеси: «Туюнтуп айт, балам маган»,  
- «Бүркүтү сүйүнгөндүн калтар алган,  
Бүркүтү өкүнгөндүн жазып калган,  
Бүркүтү күйүнгөндүн кур калтырган...»

Үчөөнү аттан алыш, эшик ачып,  
Колдогу сый тамакты төгүп, чачып,  
Чечилип сыр сырдашып олтурганда  
Окуя жогоркудай болгону ачык.

Эртеси бүркүтчүлөр аттанарда:  
«Акебай, айтканымды жаман алба,  
Бүркүттүн үчүнчүсүн сатып бергин,  
Дал ошол жаманы үчүн мени карга».

Акеси бул бүйрукка кантип барбайт?  
«Сат баатыр, мунуңду» деп, жакын жандайт,  
Багжанңап өкүнүчтүү бүркүт әэси:  
- Бекер ал! Бекер ал! деп жаны калбайт.

«Жок аке - дейт келини, анткен болбос,  
Ызатка качан болсун убал жолдош.  
Эң кеми: айгыр үйүр жылкы бергин,  
Бүркүттүн ошондо да куну толбос».

Ээсине айтканындаи жылкы айдатты,  
Ээ бербей бүркүтчүнү ай-кайлалтты,  
Эң мурда: «Шылдың кылып жүрбөсүн» деп,  
Андан соң көңүлү канып көз жайнатты:

Акеси: «Бул бүркүттүн өнөрү эмнө?»  
Дегенде берген жообу мындай эле:  
- Бул бүркүт, биринчи ирет мен бүркүт деп,  
Үмүтүн биринчи ирет сермегенде:  
-  
Түз тийип, таамай мыкчып каман алган,  
Каманга каарданып тырмак салган.

Ошондо жалын бүткүл жутуп ийип,  
Ошол жал коё болуп катып калган.

Эртелеп ак боз бәэни союу керек,  
Казысын бөлүү керек үчкө төңеп:  
Табактай, аяктайдан, чыныдайдан,  
Сүгүнтуп, коё түшөр күнгө ченеп.

Түшкөн соң көкүрөктөн каман жалы,  
Бүркүттүн башкача эле каранганы,  
Дейт анда Домо кызы: Бул бүркүттү,  
«Төө комдот» деп атайбыз мындан ары.

«Төө комдот» деп атайбыз деген себеп:  
Бул бүркүт көргөнүн бүт терип берет,  
Жайылып чалғын салып учкан жакка,  
Түрүлө төөнү комдоп барыш керек.

Күн санап арбый берсин элдин саны,  
Кошуулуп жаңы санга улам жаңы,  
Анткени - эл канчалык арбын болсо:  
Бүркүттүн ошогон төң келер табы.

Эртеси, айткан шартты көңүлгө ала,  
Чер жазып канмак үчүн бир санаага,  
Тандалган кырк жигитти жанына алып,  
Жайылып күйөө чыкты кең талаага.

Сайрандын ушул болуп жан эрмеги,  
«Төө комдот» албаган жок эмнелерди...  
Карышкыр, түлкү, кулжа, текелерди  
Ар жүздөн, жүз ашырып бере берди.

«Төө комдот» илбирс алды, каблан алды,  
Умтулуп мырза күйөө салганды алды.  
Жаркылдап ат туягы калган жерде:  
Күйөөгө: урмат, сыйлык, атак калды.

Бир күнү... ой жорубай эч шүмдүкка,  
Бак - дөөлөт жете тийип ак бүлүтка...  
Байкоосуз Домо кызы карап тұрса,  
«Төө комдот» коно калды туурдука.

«Акетай, болор бир иш болгон экен»,  
Деп алып, анан сурап акесинен:  
- «Кеткен эл, бүгүн аке арбын беле?»  
- «Жок балам! Балам менен бешөө кеткен!».

- «Кудурет күйүтүү күн салган тұра,  
Салтанат сайран күнү жалган тұра,

Чабытта эрдик анты канбаган соң,  
«Төө комдот» бешөөн бирдей алган тура.

Деп анан, баш тарта албай эрдик анттан,  
Кайгырып ичтен күйүп, кыял тарткан.  
Бүркүттү кармап турup, балта менен -  
Колунун ортоңкусун кыя чапкан.

Кош энди бир болор иш болгон экен,  
Кир күнөө сенден кетпей, кетти менден.  
Шертиң ак, жаныбарым аман бол деп,  
Бүркүттү азаттыкка коё берген.

9/XI 1948

Чолпон-Ата

### КАЛП АЙТУУ

Шодокондой көзү ачык жок тубаса,  
Шокең әмес, жалган сөзгө кунаса.  
«Кече күнү бүркүтүңүз эмне алды?»  
Деп атайы теңтүштары сураса:

«Сары жондон түлкү көрдү тик салды,  
Шашпай турup оң колуна бирди алды.  
Боз кыядан кайып өтө берерде,  
Бир түлкүнү сол колуна кармады.

Көк кайкыдан да бир түлкү кызарды,  
Аны жакең түмшүгүна кыстарды.  
Ак түзөңдөн көрө коюп да бириң,  
Кыбың-кыбың әки көзүн кысарбы»...

10/XI 1948

Чолпон-Ата

### АЛДАР

«Алдар!» - деди Көсөөгө бир жай адам:  
«Сага алдаткан эси жок кандай наадан?  
Кыйын болсоң алдачы кана мени?  
Элди алдаган алдоону көрсөт маган!»

«Аттин!» деди Көсөкең анда аган:  
«Менин алдар баштыгым үйдө калган»,  
«Андай болсо, алып кел сен, баштыгыңды»  
Минген атын Көсөөгө бере салган.

Алдар атка шап ыргып минип алган,  
Алдар деген атынын неси жалган?  
«Алдайт деген тууганым ушул болот»  
Деп атына камчы уруп кетип калган.

11/XI 1948  
Чолпон-Ата

### МАРТЧЫЛЫК

Жоомарттан-жоомарт чыкпас Атантайдай,  
Ақындар мактоого алган сайрай, сайрай,  
Жашы өсүп эр жеткенде не болду экен?  
Айтышат уламышта аны ар кандай.

Жатканда бешигинде ээ-жаа бербей,  
Кайда али ымыркай кез, бирге келбей,  
Тили жок айтам десе, кандай кылсын?  
Элиркеп ыйлай берген эмчек эмбей.

Бирөөнүн бир жетимин таап келип,  
Эненин бир мамасын ага берип,  
Экөөнү бирдей алып әмизгенде  
Атантай жыргай түшкөн, ерип, кеңип.

11/XI 1948  
Чолпон-Ата

### ШУМКАРДЫН ТУУЛУШУ

Баласы ителгинин-Шумкар делет,  
Асманда өзүмсүнөт алгыр мен деп.  
Алыссы суук жакка жазда кетип,  
Шуулдап күзгү үшүктө кайра келет.

Жашоодо өмүр жолун канга маштап,  
Түкүмүн туура өстүрүп, туура баштап.  
Жол кезет, зарлап тапкан жумурткасын  
Кароосуз кышкы аязга уч ай таштап.

Көңүлүндө эсеп кылып ай эсебип  
(Аскада бир мерзенти бар экенин)  
Өзүндөй шумкар кылып алып кетет  
Ким билсин жүз жыл да анан бир келерин/

11/XI 1948  
Чолпон-Ата

### ҮҮРҮЛҮК

Илгери атыккан бир ууру чыккан  
Умтулса умтулганын алып чыккан.  
Калсын деп бул өнөрүм өз уулума,  
Деп ойлоп: өзүмдөй бир болсун сырттан:

- Э, балам эр жигитке өнөр керек,  
Ал өнөр мен болбосом кимден келет!  
Уурулук - өнөр алды, билген эрге,  
Сен али балапансың жетиле элек.

- Эмесе үйрөнүп кал, мени кара,  
Бактагы уя баскан сагызганга  
Атакең шырп дегизбей чыгып барып,  
Байкап тур жумурткасын уурдаганда.

Айткандай бакка атасы чыгып барды,  
Чочутпай уядагы сагызганды,  
Билгизбей, басып жаткан жумурткасын  
Атасы ошол замат уурдал алды.

- Тос балам калпагыңды - деген кезде  
Дейт, уулу: - ай, атаке, өзүңдү эсте!  
Караса кийип турган дамбалы жок,  
Болобу анын уулун ууру дешке?

11/XI 1948  
Чолпон-Ата

### ЖАМАН КӨЗ

Илгери  
Ырым болгон кыргызда  
Балдарын  
Жаман көзгө көргөзбөс.  
Өткөн экен бир кезде,  
Кыргыздан  
Түяkbай деген жаман көз.

Түяkbайды биздин эл,  
Жан алгычтай жек көргөн.  
Жек көрүүнүн себеби,  
Анын  
Караганы мүрт өлгөн.

Эркелетип жаман көз,  
Карап койсо бала өлгөн,  
«Жакшы экен - деп, - жаныбар» -  
Тиктеп койсо жаман көз,  
Нечен күлүк ат өлгөн.

Көрүнө калса карааны:  
«Түяkbай келе жатат» - деп,  
Балдарын бекем жашырган.  
Көзү тийип калбасын.

Өндүү-түстүү эле деп,  
Келиндерин качырган.

Ал эмес бир топ дубалчы,  
Дубалын жаңы бүткөрүп,  
Анын сонун көркүнө -  
Нечен-нечен күч кетип.  
Көңүл тоюп ишине,  
Карап турса байкоосуз  
Түяkbай өтүп баратып;  
«Жакшы экен го» - деп койсо,  
Дубалы  
Кулап кеткен күр этип.  
Ошондуктан Түяkbай,

Тура калып таң заардан,  
Төрт saat көзүн ирмебей,  
Кара ташты караган.  
Ташка күчүн кетирип,  
Чоочун катын-баладан,  
Эми туура болор деп,  
Атка минип калк ичин -  
Анан,  
Аралоого жараган.

13/XI 1948  
*Чолпон-Ата*

### **ЖЕР АЛБАГЫР**

Ар адамга нээти жат,  
Кесиби ууру, сөзү ушак  
Сөзү ушак,  
Бузуку, арам кишини,  
Көптү билген карылар:  
«Жер албайт» деп сөз кылат.

Андай адам өлгөндө,  
Ажалына келип дарт:  
Көмөлү деп көр казса,  
Кагыраган таш чыгат.

Илгери бир заманда,  
Алакөз деген бар экен.  
Кылган иши кыянат,  
Ойлогону кара экен.

Байкушка кылып зордугун,  
Акысын жеп момундун,

Ушак айтып, калп сүйлөп,  
Малын уурдал шордуунун,

Ак санабай бир жанга,  
Көрканачтай күркүрөп,  
Жамандык жагын қынадай,  
Бай жашаган дүркүрөп.

Ажал жетип, күн бүтүп,  
Кийин ошол өлгөндө,  
Ак тилегин парс қылып  
Калк жыйылган көмгөнгө,

Казган жерден таш тосуп,  
Кетмен, күрөк сынат дейт,  
Же болбосо суу оргуп,  
Бака, жылаан чыгат дейт.

Нечен түрлүү айла издең,  
Амалдан амал талаша,  
Эптеп коюп эртеси,  
Көрүн келип караса:

Жийиркенип көмгөнгө,  
Көрүн түртүп салыптыр,  
Алакөздү жер албай,  
Алыс бүркүп салыптыр.

Кайра көрүн жаңыртса.  
Кара сөөгүн ыргыткан,  
Эки жолдун кошконго,  
Ырым қылып мал союп,  
Үйлаган соң қалың журт,  
Жер ачуусун тынчыткан.

13/XI 1948  
Чолпон-Ата

## ҚЫДЫР, БАҚЫТ

Ар адамдын башына  
Айланып қыдыр үч келет.  
Дубана, касың, жолоочу  
Үүру болуп кубулуп,  
Билгениндөй түрдөнөт.  
Үйгө келген ким болсун,  
Ырайым қылсаң көз карап,  
Кызыр даарып өзүңдү,  
Ырыска толот ар тарап.  
Бакыттын өңү жыландаі,

Бирок, такыр карабайт.  
Кылчайып койсо кокустан,  
Бакытка баткан жыргалды айт.  
13/XI 1948  
Чолпон-Ата

### **КАШАБАН**

Арстан айтат «мен эр» деп,  
Анда:  
Кабылан чыгат бакырып,  
Анда да эмес, мында эмес,  
Чынында:  
Карышкырда баатырлык.

Качырганын кайсаган  
Мунун:  
Кулк-мүнөзү жакшы эмес,  
Жалғыз-жарым адамга  
Кашабаң:  
Кол салуудан каршы эмес.

Капканга түшсө жаңылып,  
Ал:  
Үн чыгарбайт каңқылдап,  
Чабылып калган тарабын  
Кемирип жеп алат да,  
Бошонуп  
Кете берет заңқылдап.

Карышкырдын тукуму аз,  
Себеби:  
Өмүрүндө бир тубат.  
Тууган кезде жатынын  
Кайра өзү -  
Жеп алат дейт бу чунак.

Колго түшсө кокустан,  
Адамзат:  
Кандай кордук иштетбейт!  
Капаска салып тириүлөй, -  
Терисин тетир сыйырса:  
Ошондо:  
Канын тартып бүлк этбейт,

Терисин сыйрып тириүлөй,  
Анан -  
Жылаңач көй бергенде:  
Чуркап барып көп жерге

Ошондо да жыгылбай  
Чоюп,  
Олтуруп өлөт эр неме!

Тайбас, илбирс деген бар,  
Баянжабыр берен бар,  
Кимиси:  
«Мен баатыр» деп мактанбайт!  
Баары келип чынында  
Чын баатырлык жагынан:  
Кашабаңа жете албайт.

13/XI 1948  
Чолпон-Ата

### ЖЫЛ ТАЛАШУУ

Адамзаттын өмүрүн  
Жазмыш койгон эсептеп,  
Ошондуктан өлчөлүү  
Биринчи ирет жыл келет.

Биринчи ирет жарыкка,  
Жакын басып жыл жылат,  
«Мен жыл башы болом» деп,  
Айбанаттар сөз кылат.

Жармы кара, жармы аппак,  
Күнгө минип жыл жылат,  
Мурда көрсөк кимибиз,  
Ошол болсун жыл башы,  
Деп айбандар сөз кылат.

Мына ошентип өз ара,  
Жыл талашып чырлашты,  
«Менден ким чоң» дегендей,  
Көп кенебей төө басты...  
Кирип алган капкачан  
Кулагынын ичине,  
Көрө коюп биринчи  
Чычкан болду жыл башы.

13/XI 1948  
Чолпон-Ата

### ЧИЛДЕ

Жердин жарык бетине,  
Биринчи чилде келгенде,  
Баарыдан мурда жолугуп:

Уй, кой, жылкы жана төө  
Төртөө көрүп калыптыр  
- Жоготуу керек чилдени  
Мунун катуу киргени,  
Жаман экен билгени,  
Дешип акыл салыптыр.

- Кана муну ким басат?  
Деп масылат кылганда:  
- Мен басайын курдаштар,  
Деп өтүнөт жылкы анда!

- Жок, сеники туура эмес,  
Уй баарыдан аксакал,  
Бириинчи жол уйдуку,  
- Бар чилдени басып кал!  
Уйга буйрук берген соң  
Мына ушундай деп чечип:

Мактангансып уй мырза  
Жер үстүнөн чилдени  
Жоготомго дегенсип,  
Жүгүрүп келип алыстан  
Баскан кезде, Чилде акең  
Тилигинен түяктын  
Чыга качты бүрт этип.

- Кап, мен бассам чилдени,  
Жердин жеткен түбүнө -  
Житкире басат элем деп,  
Жылкы ыйлап алыштыр,  
Уйдан кетип чалалык  
Ошол күндөн ушул күн  
Чилде -  
Жер үстүндө калыптыр.

13/XI 1948  
Чолпон-Ата

\*\*\*

Баланын эне өбөгү,  
Эненин бала жөлөгү.  
Жигиттикке жеткиче,  
Баласы -  
Энеден жапа көрбөдү,  
Карып кетти энеси,  
Эринин -  
Көп болсо керек өлгөнү,  
«Ушундай кылсам энекем  
Кечер бекен ак сүтүн»

Деп баласы, энесин -  
Мекеге -  
Жөө көтөрүп жөнөдү.  
Бара жатты шартылдап,  
Кээде -  
Чапкан атка теңеле:  
Жолуга калып бир адам,  
Калаадан чыга бергенде:  
- Э чырагым, бул әмнен?  
- Энем болсун, өз энем?  
- Жол болсун?  
- Кечеби деп ак сүтүн,  
Мекеге жете бармакка  
Үйдөн чыга жөө келем.

- О акылы жок, кем неме  
Сен бала экенсүң дагы эле,  
Арылам десен құнөөдөн:  
Кадыр билер әмгектеш  
Эр таап бер энеңе!  
Баласы,  
Энесин ыргытып ие жаздады:  
Энеси:  
- А...а... айланайын  
Аны билчү уул кайда?  
Дегенде.

17/XI 1948  
Чолпон-Ата

\*\*\*

Себеп бolor бекен деп,  
Оору деген бетбакка,  
Кара улактын өпкөсүн,  
Садага кылышп чапмакка,  
  
Бейшембай менен Дүйшөмбай,  
Улак союп жатышты.  
Бакалоорго кол салып,  
Терисин сыйрып, тартышты.

Колун салган Дүйшөмбай  
Өзү шашма эр экен,  
Урунбай койсо өпкөсү:  
- Ээ, айланайын, Бейшембай,  
Кудай урсун калп айтсам,  
Бул улак:  
Өпкөсү жок неме экен!

17/XI 1948

## Чолпон-Ата

\*\*\*

Аялына күйөөсү,  
Ачuuлана калганда,  
Каяша айтчу аялы:  
Актыгыма антым бир -  
Ок аттаймын, тап, кана!

Ишендеричү күйөөсүн,  
Таттуу сүйлөп эбиреп.  
Каргана койчuu, жаңылсам -  
-«Атам эрим болсун» деп.  
Айтканына ишенип,  
Чынында аппак ой менен,  
Бир күнү келип күйөөсү-  
Аялын туштан шаштырат.  
-Бол сыртка чык, иш жаман  
Тиги айылда:  
Бирөө ок аттоого чакырат.  
Чуркап чыгып аялы,  
Күйөөсүнө учкашат,  
Чын пейилден күйөөсү:  
Тез жетели деп шашат.

Мингени жорго ат болуп,  
Орто жолго келгенде,  
Бир кечмедин жаңы эле  
Шартылдап өтө бергенде:

Аялы айтат эрине:  
- Я, берекем!  
Ок аттай турган аял:  
Бир жаңылып койсо,  
Эчтеке болбoit дешет ээ...  
-Эчтеке болбoit деп эри,  
Чу! - дейт атын темине.

Жайылган малдар көрүнүп,  
Айылга кирип келгенде:  
Орто суудан шартылдап  
Эми кече бергенде:

Аялы айтат эрине:  
-Я, берекем!  
Ошол ок аттай турган аял:  
Эки эле жаңылып койсо,  
Эчтеме болбoit дейт ээ...  
-Ооба, - дейт да күйөөсү,  
Чу! - дейт атын темине.

Ок аттай турган айылга,  
Жете кирип келгенде:  
Чоң кечмеден шартылдап  
Кечип өтө бергенде,

Аялы айтат эрине:  
-Я, берекем!  
Тиги, ок аттай турган аял дейм,  
Үч эле жаңылып койсо,  
Эчтеме болбайт дейт ээ...  
Белгилүү го андан соң,  
Эринин берер жообу эмине?...

17/XI 1948

Чолпон-Ата

\*\*\*

Өңгө жалган, өлүм ак,  
Өлүмдүн адил бийлиги,  
Аябайт асыл жаныңды,  
Карабайт алтын киймиңди.

Бактылуу барат баш ийип,  
Мансапкор барат үшкүрүп,  
Аракеч барат темтеңдеп,  
Асмайчы барат чүчкүрүп.

Ошондо:  
Жаакка чuu дедире бир коюп  
Үңкүр-накир жаракун<sup>1</sup>

Сурагына алганда,  
-Эй, күнөкөр, ойгон деп  
Күрсү менен салганда.  
Асмайчы:  
Тура калат селт этип,

Сезилбей,  
Келген өлүм, жаткан көр,  
-Мен чатагыңды билбеймин,  
Келе,  
Бир атым асмай бере көр.

17/XI 1948

Чолпон-Ата

---

1. Жаракун периште.

\*\*\*

Бул айтылуучу кеп,  
Шаршенбай кеби,  
Ар нерсеге анын сонун эби.  
Бир жакка сапар баратып,  
Аты жүрбөй калганда  
Арылбай али жолдун теңи.  
Атынан түшүп  
Ээр токумун алып,  
Чогултуп таңып,  
Анан аны далыга салып,  
Өзү көтөрүп алып,  
Атына жайдак минип,  
Кайра кете берди,  
Бирөө жолдон чыгып,  
-Э, Шаке, муңуң кандай - десе;  
-Атым баспаган соң  
Ээр токумун көтөрүп алдым деди!

17/XI 1948

Чолпон-Ата

## ТҮШҮНҮКТӨР

«Биздин жер», «Темир жол», «Танда», «Менде» - «Таңдагы ырлар», (1935), кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» (1954) жыйнектарында басылып чыккан. «Жеңиш нуру» - «Таңдагы ырлар» жыйнагында басылган.

Кийинки жыйнектарга кирген эмес.

«Эмгек жазы» - Биринчи жолу «Ленинчил жаш» газетасынын 1932- жыл, 17-апрелдеги санында жарыяланган. Кийинки жыйнектарына киргизилген эмес. Мында газета боюнча берилди.

«Шамалга» - «Тандалган ырлар» жыйнагына, кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнектарына киргизилген. Мында акыркы жыйнак боюнча алынды. «Эркин кыз», «Түндөгү үн» - «Таңдагы ырлар» жыйнагында басылган.

«Кызыл учкучтар» - Бул ыр «Кызыл Кыргызстан» газетасынын 1933-жылды 16-октябрдагы санында жарыяланган. Кийин «Таңдагы ырлар» жыйнагында да берилген.

«Жүр, жолдоштор» - Биринчи жолу «Кызыл Кыргызстан» газетасынын 1933-жылды 16-августтагы санына жарыяланган. Кийин «Таңдагы ырлар» жыйнагына басылат. Мында акыркы басылыши боюнча берилди.

«Тап коргоочу болобуз» - Биринчи жолу «Кызыл Кыргызстан» газетасына (1933-ж, 29-октябрдагы санында) жарыяланган. Буга газета боюнча киргизилди.

«Жаңы уул» - Бул ыр «Тап коргоочу болобуз» деген ырдын уландысы. «Кызыл Кыргызстан» газетасына (1933-ж, 19-ноябрдагы санында) жарыяланган.

«Акын Жоомартка» - «Таңдагы ырлар» жыйнагына чыккан. «Миллиондор»-Биринчи жолу «Кызыл Кыргызстан» газетасына (1934-жылды 5-сентябрдагы санында) «Миллиондор жок дешти» деген ат менен жарыяланган. Кийин «Таңдагы ырлар» жыйнагына «Миллиондор» деген ат менен басылат. Мында акыркы басылыши берилди.

«Бийик жерим», «Жолдошторум менен», «Жолдо», «Чайханада», «Правда», «Сага», «Жашчылық», «Келечекте», - «Таңдагы ырлар» жыйнагында чыккан.

«Алтымыш беш»- Бул ыр 1934-жылды күз айларында кыргыз элини турмушунда биринчи жолу Айыл чарба институтун бүтүрүп чыгышкан алтымыш беш жаш адиске арналган. «Таңдагы ырлар» жыйнагында басылган. Мында ушул жыйнак боюнча берилди.

«Чапаев» - Кыргызстанда биринчи жолу уюшулган кыргыз полкуна (Киркав полкуна) арналган. «Таңдагы ырлар» жыйнагында чыккан.

«Партбилет», «Курбуларыма» - «Таңдагы ырлар» жыйнагында басылган.

«Жаңы тескей» - «Жылдыздуу жаштық» ырлар жыйнагында чыккан.

«Түштүктөн сулуу таң атты», «Пахта талаасы», «Теңтүштарыма» - «Таңдагы ырлар» жыйнагында басылган .

«Таңшыр булбул», «Фрунзе», «Бүгүн» - «Таңдагы ырлар» жыйнагына чыккан.

«Чоң күйүт» - Бул ыр 1935-жылды совет элини белгилүү мамлекеттик ишмери В. В. Куйбышевдин дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу жазылган. «Таңдагы ырлар» жыйнагына жарыяланган.

«Биз Ленинсиз», «Гулұмө», «Уктарымда», «Бир түнү», «Өзүм» - Бул ырлар «Таңдагы ырлар» жыйнагында басылган.

«Жолдош Киров» - Бул ыр 1935-жылды Совет элини көрүнүктүү ишмер уулу С. М. Кировдун душмандардын колунан мерт болушуна байланыштуу жазылган.

«Таңдагы ырлар» жыйнагында басылган.

«Ойгонордо» - «Таңдагы ырлар» жыйнагында басылган.

«Кубанам, бирок айбым бар» - Бул ырды акын 1935-жылы Фрунзедеги Педагогикалык техникумду бүтүрүп чыккан замандаштарына арнап жазган. «Таңдагы ырлар» жыйнагында басылган.

«Мен өз жүрөгүм менен», «Жашчылық, кош», «Командир кыргыз», «Ачуума», «Жакында», «Кагазыма», «Сыяма», «Каламыма», «Сүйүү», «Эми бир келгенче», «Учкан булбулга» - «Таңдагы ырлар» жыйнагында басылган.

«Окуу мага», «Төрт жылдан кийин» - Бул ырлар акын шаарда окуп жүрүп, бир нече жылдан кийин элине учурашууга барган мезгилде жазылган «Жылдыздзуу жаштык» ырлар жыйнагында басылган.

«Маяковскийге», «Бир жолдошума», «Ой, жер ай!» - Бул ырлар «Жылдыздзуу жаштык» ырлар жыйнагында басылган.

«Шумкарга» - «Чолпонстан» ырлар жыйнагында чыккан. Кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагына басылган. Бул басылышинда жазган жылы 1940-жыл деп түзүүчү Ш. Уметалиев тарабынан туура эмес көрсөтүлгөн. Автордун өзү барда чыккан «Чолпонстан» жыйнагы боюнча 1936-жыл болгондуктан, 1936-жылкы ырларына киргизилди.

«Гүл менен күш», «Курбуларга» - «Жылдыздзуу жаштык» ырлар жыйнагында басылган.

«Жаз келет миң бир кулпура», «Сен жана мен», «Музыка», «Акыркы балалыкка», «Сүйүктүү түн», «Таң атарда көл бети», «Түнкү кайык» - Бул ырлар акындын «Чолпонстан» жыйнагында басылган.

«Боз үй» - «Чолпонстан» ырлар жыйнагында «Боз үй» деген ат менен басылган.

«Кызыл Кыргызстан» газетасынын 1937-жылы 15-октябрдеги санында ырдын 108-сапка чейинки тексти «Мурзөдө» деген ат менен жарыяланат. Мында «Чолпонстан» жыйнагындагы текст сакталды.

«Билинбеген үч мезгилге», «Дүйнөгө көз кароо», «Портретке», «Сулуулукка», «Сезчи сулуу», «Чын сүйгөндүн сулуусу», «Бешик ыры», «Булбулдун биринчи үнү» - «Чолпонстан» жыйнагында басылган.

«Жолум» - Бул ыр «Ленинчил жаш» газетасынын 1937-жылы 27-марттагы санына жарыяланган. Мында ушул басылыши боюнча алышы.

«Күндөр жөнүндө лирика» - «Ленинчил жаш» газетасында (1937-жыл 18-октябрь) жарыяланган. Кийинки жыйнактарга киргизилген эмес. Мында газетага басылган тексти берилди.

«Мен өзүндү сүйгөнүмө кайырам», «Жумушчу деген ким», «Келсем турат мен туулган жер тамым», «Үстөл үстүндөгү күзгү», «Бал», «Нан менен акчанын мелдеши», «Туурамчы туурамчыдан майды туурап», «Сүйлөшүү» - Бул ырлар басма бетине жарыяланган эмес. Кыргыз ССР Илимдер Академиясынын фондусунда сакталып турган автордун өз кол жазмасы боюнча алышы. (инв. № 1607).

«Санаам» - Ыр биринчи жолу «Советтик адабият жана искусство» журналына (1940-ж, № 10 санында) басылган. Кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагына да жарыяланган. Бул жыйнакта жазылыш датасы 1940-жыл деп берилген. Кол жазмада 1939 -ж, 30-ноябрь болгондуктан, мында ушул дата коюлду. (Инвен. № 1607)

«Чыр талаш, октуу, оттуу күндөр бүтсө» - биринчи жолу жарыкка чыгышы. Акындын кол жазмасы боюнча алышып киргизилди. (Инв. № 1607).

«Бир айлык дем алышта», «Түн жарық, түшкөн ийне табылгандай», «Кой - Сарыда эс алышты көп балдар», «Койчунун ыры», «Түнкү күзөт» - Бул ырлар автордун кол жазмасы боюнча киргизилди. (Инв. № 1607).

«Жер жүзүнүн картасы» - Биринчи жолу. «Советтик адабият жана искусство» журналына (1940-жыл, № 10-санында) чыккан. «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында экинчи ирет басылат. Датасы кол жазма боюнча берилди, тексти журналдан алышы.

«Көбүктөнгөн күлүк аттай аркырап», «Мингенин алтын ээрдүү күлүк салт ат», «Жаңы тамдар», «Биз», «Шаарымдын бир учунан бир учуна карасам» - Бул ырлар «Ата-Журт» аттуу ырлар жыйнагында (1958-жыл) биринчи жолу басылган.

«Ата менен энэ эң кичүү баласын жакшы көрөт» - Бул ыр Батыш Украина менен Батыш Белоруссия Советтер Союзуна кошулгандыгына байланыштуу жазылган. «Советтик адабият жана искусство»\_ журналына (1940-ж, № 10-санында) жарыяланган.

«Жайлоо» - Бул ыр биринчи жолу «Кызыл Кыргызстан» газетасынын 1940-жылкы 27-марттагы санында жарыяланган. Экинчи жолу «Советтик адабият жана искусство» журналынын 1940-жыл, № 10-санында басылган. Жыйнактарга киргизилген эмес. Журнал боюнча берилди.

«Жашасын жүрөк, жашасын ақыл» - Бул ыр «Советтик адабият жана искусство» журналына (1941, № 14-санында) жарыяланган. Экинчин жолу «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында басылат. Мында ақыркы басылышы боюнча киргизилди.

«Бөбөккө» - 1942-жылы февраль айында төрөлгөнүнө жыйырма күн болгон Жыпар аттуу кызы чарчайт, ақын бул ырын баласын эскерип жазган. Биринчи жолу «Махабат» ырлар жыйнагында басылган.

«Жамандоо», «Менин жылдызым» - Биринчи жолу «Махабат» ырлар жыйнагында басылган.

«Уйкум келет» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында биринчи жолу басылган.

«Шота Руставелиге» - Биринчи жолу «Махабат» ырлар жыйнагында басылган. Бул ырды А. Осмонов Шота Руставелинин «Жолборс терисин кийген баатыр» деген атактуу поэмасын кыргызчага которгондон кийин, ақындык отчет катарында жазган.

«Ичке суу» - «Махабат» ырлар жыйнагында биринчи жолу басылган. Ушул чыгышы сакталды.

«Каркыра», «Сырт жайлоо», «Түп суусу» - Бул ырлар «Махабат» ырлар жыйнагына жана «Тандалмалуу ырлар поэмалар» жыйнагына жарыяланган. Кийинки басылышында «Түп суусу» аттуу ырдын төмөнкү куплети эмнегедир кыскарылып калган:

Жарым деймин, бирок мени кыз сүйбөйт  
Сынбасын дейт, сүйбөстүгүн билгизбейт  
«Бул кайдагы эмгек күнү жок неме...»  
Деп күлөт да мени өзүнө теңсинбейт.

Ыр бул жыйнакка автордун өз кол жазмасы боюнча толукталып, башкача айтканда, 3-4 куплети кол жазмадан алынып киргизилди.

«Отуз жаш» - Биринчи жолу «Махабат» ырлар жыйнагында толук басылат.

«Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында:

«Айныр элем, айныганда не пайда,  
Он сегизде ойноктогон мен кайда?  
Отуз да аз, көп болгонго кубангын,  
Андан көрө амандыкка бел байла.  
Тириүлүктө кара өлүмдөн өч алып,  
Калкың үчүн, кан чыгарып бер пайда» -

деген строфасы эмнегедир кыскарылып калган. Мында «Махабат» ырлар жыйнагы боюнча толук киргизилди.

«Чөп чабык», «Эркин ыр» - Бул ырлар биринчи жолу «Махабат» ырлар жыйнагында басылат. Кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында да басылган. Мында акыркы басылышин алдык.

«Мен эмнеден уялам», «Комбайн» - Бул ырлар «Махабат» ырлар жыйнагында басылган. Мында ушул жыйнак боюнча алынды.

«Сүйүү жана мен» - Биринчи жолу «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланат. «Алданба», «Айга», «Мага күлбө», «Жети-Өгүз», «Жалгыз өрүк» - Бул ырлар «Махабат» ырлар жыйнагына жарыяланган. Мында ошол басылыши боюнча берилди.

«Кара көпөлөк», «Неге кечигет» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында басылган.

«Табият менен музыка» - Биринчи жолу «Махабат» ырлар жыйнагына чыккан. Кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагына да киргизилген. Мында акыркы чыгышы берилди.

«Покрышинге» - Ыр Советтер Союзунун үч жолу баатыры Александр Иванович Покрышкинге арналып жазылган. Биринчи жолу «Махабат» ырлар жыйнагына чыккан. Кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында да басылган.

«Күзгүгө каранган жеңеме» - «Махабат» ырлар жыйнагында басылган.

«Бүкөн» - «Махабат» ырлар жыйнагында, экинчи жолу «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында басылат.

«...вага» - Биринчи жолу «Жаңы ырлар» жыйнагында чыгат Мында ушул чыгышы сакталды.

«Катыңа жооп» - Ақындын архивиндеги маалыматтарга караганда. акын дөн соолугунун айынан нечен алакетке түшүп, Кой-Сары курортунда дарыланып жургөн мезгилиnde бир жолдошунан кат алат. Бул ыр ошол каттын жообу катарында жазылган. «Жаңы ырлар» жана «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнектарында басылган. Мында акыркы басылыши боюнча киргизилди.

«Адилдиктин күшү» - Биринчи жолу «Махабат» ырлар жыйнагында басылган.

«Учкуч күүсү» - Биринчи жолу «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында басылган. Мында ушул басылыши боюнча берилди.

«Көтөрүү ыры» - «Ата-Журт» жыйнагында жарыяланган.

«Тосуп алуу» (Кыздын ыры) - Бул ыр кол жазмадан алнып берилди. Мурдагы жыйнектарында жок. (Инв. №1611).

«Кайда барсам эсимде» - «Ата-Журт» жыйнагында басылган.

«Жигиттердин үлпөт ыры» - «Жаңы ырлар» жыйнагында чыккан.

«Осуят», «Гитар күүсү», «Ак куунун көрдүм учканын» - Биринчи жолу «Махабат» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Музыка» - Ақын музыканы өтө сүйгөндүгүн билгизип, күндөлүк блокнотторунда:

«Кечеки күн көңүлдүү өттү, музыка угуп эс алуу кандай сонун» деп жазган учурлары көп кездешет. Бул ыр биринчи жолу «Ата-Журт» ырлар жыйнагында чыккан.

«Кылымдар» - Биринчи жолу «Махабат» ырлар жыйнагында чыгат. Ушул чыгышы берилди.

«Академик Скрябинге» - Ыр бүткүл совет элинин кадырлуу окумуштуу карыясы, академик К. И. Скрябинге арналып жазылган. «Жаңы ырлар» жыйнагында биринчи жолу басылган. Мында ошо басылыши берилди.

«Россия» - Биринчи жолу «Махабат» ырлар жыйнагында, кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында жарыяланган.

«Сүйбөйм сени» - Ақындын кол жазмасы боюнча киргизилди. :(Инвентарь № 1611),

«Жаштыкка» - «Махабат» ырлар жыйнагында басылган.

«Ысык-Көл» - Биринчи жолу «Махабат», кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагына чыккан.

«Жалжалым ой» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагы боюнча берилди.

«Жакшы китең» - Биринчи жолу «Жаңы ырлар» жыйнагында чыккан, кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында да берилген. Мында ақыркы чыгышы боюнча киргизилди...

«Кайыңды» - «Махабат» жыйнагында басылган.

«Ақын» - «Жаңы ырлар» жыйнагында басылган.

«Оорулуу ақын» - Биринчи жолу «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Адамзат» - Биринчи жолу «Ата-Журт» ырлар жыйнагында басылган. Бирок, бул басылышиның 25-саптан 36-сапка чейинки ырлар кирбей калган. Мында ақындың кол жазмасы боюнча толукталып берилди (Инв. №1611).

«Каламга» - Биринчи жолу «Махабат» ырлар жыйнагына чыккан. Кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагына да басылат. Ақыркы чыгышында төмөнкү ыр саптары кирбей калган:

Биздин турмуш, биздин кылым эң қызық:

Октор гана оюн кылган жол сыйып,

Ок күчүнөн жеңип алган өмүрлөр.

Чындығында эң бир ширин, эң ысык.

Ырдын толук тексти «Махабат» жыйнагы боюнча киргизилди.

«Курдаштык сөзүм» - Биринчи жолу «Жаңы ырлар» жыйнагында, кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагына чыккан. Мында ақыркы басылыши алынды.

«Сулууга» - Биринчи жолу «Махабат» жыйнагында басылат. Кийинки жыйнактарга киргизилген эмес.

«Биринчи депутат» - Автордун өз кол жазмасынан алынып киргизилди (инв. №1611).

«Замандашыма» - Биринчи жолу «Махабат» ырлар жыйнагында жарыяланат.

«Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагына да киргизилген. Мында ақыркы жыйнак боюнча берилди.

«Адамга» - Биринчи жолу «Махабат» ырлар жыйнагында чыгат. Кийинки жыйнактарга киргизилген эмес. Жазылган датасы кол жазмадан такталып берилди. (инв. №1611)

«Салют», «Үлпөт ыры» - «Махабат» жыйнагында жарыяланган.

«Өзүмдүн өскөн жеримден» - Биринчи жолу «Жаңы ырлар» жыйнагында кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында басылып чыгат.

«Келсем жоксуң» - «Махабат» ырлар жыйнагында, кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында басылат.

«Женеме» - «Махабат» ырлар жыйнагында басылат. Жазылган датасы ақындың кол жазмасы боюнча алынды. (инв. №1611).

«Балыкчыдан Фрунзеге» (Келиндин сөзү) - «Махабат» ырлар жыйнагында чыгат. «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында:

«Андан ылдый театрға барады,  
«Айчүрөктү» абдан көрүп каналы,  
Ракмат деп бул замандын ээсине -  
Алкыш айтып урматтуу кол чабалы.

Сылык экен, сулуу экен элдери  
Таптаза экен, элдин жүргөн жерлери.  
Шаарлыктар маданият дейт экен,  
Кәэсин сурап, кәэсин уурдап келели» -

деген эки сабак ыр киргизилбей калган, мында «Махабат» ырлар жыйнагынан алынып киргизилди.

«Боз бала» (Кыргыз вальсына текст) - «Жаңы ырлар» жыйнагында жарыяланат. «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында басылган. Ырга өзбек композитору Назаров музыка жазган. Ырдын толук тексти «Махабат» жыйнагы боюнча киргизилди. (инв. № 1611).

«Бешик ыры» - «Жаңы ырлар» жыйнагында, «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында басылат. Эки жыйнакта тең:

«Кызматчы бол, акын бол,  
Ар билимге жакын бол.  
Андан айла болбосо,  
Энтеңдеген бригад бол» -

деген куплети кирбей калган. Бул жыйнакка кол жазмасы боюнча толукталып киргизилди (Инв. №1611).

«Тегирмен» - «Жаңы ырлар» жыйнагында басылган.

«Корукчу» - Адегенде «Жаңы ырлар», кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнактарында жарыяланган. Эки басылышында тең:

Айт, айт куу, куу!  
Айт, айт куу, куу -

деген ыр саптары биринчи куплеттен кийин гана берилген. Мында кол жазмадан алынып толук берилди. (инв. №1611).

«Аккан суу», «Комбайн маалы» - Бул ырлар автор өзү тириү кезинде жарыкка чыккан эмес. Биринчи жолу «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланат. Мында ошо жыйнак боюнча киргизилди.

«Сугатчы», «Темин» - «Жаңы ырлар» жыйнагында, андан кийин «Балдар үчүн» жана «Тандалмалуу ырлар, поэмалар» жыйнагында басылган. Акыркы басылышында ырдын датасы 1944-жыл деп көрсөтүлгөн, мында акындын кол жазмасы боюнча 1945-жылкы ырларына киргизилди.

«Саанчы жеңе» - Бул ырга композитор Насыр Давлесов музыка жазган. Ыр «Жаңы ырлар» жыйнагында жарыяланат. «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында да басылган.

«Жар көрүү», «Башкарма» - «Жаңы ырлар» жыйнагында кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында басылып чыккан.

«Унутпа» - «Жаңы ырлар» жыйнагында чыгат. Жыйнакка ушул чыгышы боюнча киргизилди.

«Жылкычы», «Күн чыгыш - күн батышта», «Мансап», «Ырас болду, бактым, келгениң» - Бул ырлар жарыкка биринчи жолу чыгып отурат. Акындын кол жазмасынан алынды. (Инв. №1611).

«Сабыр кыл, курбум, сабыр кыл» (К. Б. га) - Бул ырды акын замандаш курбусу адабиятчы Бұбұ Керимжановага арнап жазган. Биринчи жолу «Жаңы ырлар» жыйнагында басылып чыгат.

«Калмак чайы» - Биринчи жолу «Ата-Журт» ырлар жыйнагында басылган.

«Кытмырга» - «Жаңы ырлар» жыйнагында, кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында басылган. Акыркы чыгышында ырдын 21-сабынын төмөнкү биринчи, экинчи сөзү «Ишинди иш деп жактырбайт» - деп туура эмес берилген. Ал эми автордун өзү барда чыккан «Жаңы ырлар» жыйнагында:

«Ырыңды ыр деп жактырбайт» болгондуктан,

бул жыйнакка ушул сап киргизилди.

«Кызылча казган келинчек» - «Жаңы ырлар», «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнактарына чыккан. Акыркы басылышинда 10-11 саптагы кээ бир сөздөр башка сөз менен алмаштырылып берилген.

«Сегиз жүз болсо серт экен,  
Жаңылган экен кайран жер»

деген саптарды «Серт экен» деген сөздүн ордуна «сөз экен» деп, «Жаңылган экендин» ордуна «Жаңырган экен» болуп өзгөртүлгөн. Мында «Жаңы ырлар» жыйнагы боюнча киргизилди.

«Жүгөрү» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында басылган. Мында ушул жыйнак боюнча берилди.

«Беш жашарга бербеймин» - «Жаңы ырлар» жыйнагында жарыяланган.

«Толкуйт да, кайра басылат» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Сүйүмкулдун айлында» - Мурда басма бетинде жарыяланган эмес. Акындын кол жазмасы боюнча бириңчи жолу чыгышы (инв. № 1611).

«Коммунизм колхозунда», «Көңүл куунак», «1946-жыл, 1-январь», «Эскерме», «Тирүүлүк» - Бул ырлар «Жаңы ырлар» жыйнагында жарыяланган.

«Истребителге» - Акындын фондуда сакталган кол жазмасы боюнча жарыкка бириңчи жолу чыгышы (инв. №1611).

«Өлгөн жоксуңар», «Сен айтпа», «Дагы сага» (С. га) - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында басылып чыккан.

«Мен бул жакта жүргөндө» - «Жаңы ырлар» жыйнагында басылган.

«Сенин поэмаң», «Кыргыз көлү» - «Жыңы ырлар», «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнактарында басылган. Акыркы чыгышында «Кыргыз көлү» деген ырдын:

«Ысык-Көл кыргыз көлү шарпылдаган,  
Көркүнө көктөн башка тартылбаган,  
Замандар кербенчидей чубап өтүп,  
Чарчаса саясында салкынданаган» -

деген экинчи куплети кыскарылып калган. Мында ыр «Жаңы ырлар» жыйнагы боюнча толук киргизилди.

«Дүйнө жүзү тынч алсын» - «Ата-Журт» жыйнагында басылган.

«Орус калкым тууганым» - «Жаңы ырлар» жыйнагында басылган. Кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагына жарыяланганда ырдын 5—6 куплеттери алынып ташталган:

«Ылдамдығың куландай,  
Ыкчамдығың буудандай,  
Баатырлығың бүркүттөй,  
Өткүрлүгүң албарстай,

Ысык-Көлдөй тереңсін,  
Каркырадай кененсін,  
Кандай душман келсе да,  
Кайратың менен жеңесин» -

деген сабактар «Жаңы ырлар» жыйнагында болгондуктан, жыйнакка ушу боюнча толук киргизилди.

«Ысык-Көл - Нева суунун сүйгөн жары» - «Жаңы ырлар» жыйнагында жарыяланган.

«Жибек кийген эрке кыз» - «Жаңы ырлар», «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнектарында басылган. Ақыркы чыгышында ырдын биринчи куплетинин:

«Шуу-шuu эткен легковойдун бооруна,  
Балчык тийип, жамғыр суусу чачырап»

деген 3-4-саптары кыскартылып берилген. Мында ыр тексти толук басылган «Жаңы ырлар» жыйнагы боюнча берилди.

«Катынды көлгө таштадым» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланат.

«Бирге жүрдүк», «Заманын жолу - улук жол» - «Жаңы ырлар» жыйнагында жарыяланган. Кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында да басылган. Ақыркы басылышында, бул эки ырдын тең ақыркы ыр сабактары түшүп калган, мында

«Жаңы ырлар» жыйнагы боюнча толук берилди.

«Сүйдүм сени» - Биринчи жолу «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Уяң келин» - «Жаңы ырлар», «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнектарында басылган.

«Ай, ай, так, так, буурул ат» - Мындан мурда жыйнакка киргизилген эмес, биринчи жолу жарыяланып отурат. Ақындын кол жазмасынан алышып берилди (инв. №1611).

«Качса бакыт», «Сүйөм десен» - «Жаңы ырлар» жыйнагында басылат.

«Сүйүү кыял», «Мен өтпөдүм» - Бул ырлар биринчи жолу «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Белгилер» - «Жаңы ырлар» жыйнагында басылган.

«Фрунзе», «1945-жыл, 31-декабрь» - «Жаңы ырлар», «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнектарында басылган. Ақыркы басылышында «1945-жыл, 31-декабрь» аттуу ырдын 33-саптан 36-сапка чейинки:

«Келсе келсин, мындай жылдар көп келсин,

Тагдыр аке мындай жылдан көп берсин.

Совет эли жыл жыргалын таткылап,

Турмуш даамын ачуу, кычкыл дебесин» -

деген ыр саптары кирбей калган. Бул жыйнакка «Жаңы ырлар»- жыйнагынан алышып киргизилди.

«Жок, ал маяк эмес», «Жазгы суу», «Жүйөлүү сөз» - «Жаңы ырлар» жыйнагында жарыяланган.

«Дүнүйө», «Ракыя» - «Махабат» ырлар жыйнагында басылган.

«Кыргызстан» — «Менин жерим - ырдын жери жери» аттуу ырлар жыйнагында жарыяланган. Кийин 1945-жылы чыккан тандалмалуу жыйнагында да киргизилген. Ыр ақыркы басылышы боюнча берилди.

«Колхоз бакчасы» - «Жаңы ырлар» жыйнагында басылган.

«Сабира» - «Ата-Журт» жыйнагында басылган.

«Камбаралы», «Молдоқулдун үйү», «Тилек», «Толкун эмес», ал ак куу»,

«Бригадирдин кыялы» - «Менин жерим - ырдын жери» аттуу ырлар жыйнагында басылган. «Тилек» аттуу ырынын 4-5-куплети киргизилген эмес. Мында кол жазмасы боюнча төмөнкү 4-5 куплеттери (инв. № 1612) кошулду:

Күздө бышкан алма, жүзүм сыйктуу,

Баланын күнү сатылып турса базарда,  
Оорубасын, узак өмүр сұрсун деп,  
Өзүм албай ал дәэр әлем аларга,

Неге десең бир башкача кымбат эл,  
Жаратылган биздин ушул заманга,  
Ошондуктан барын сүйөм, кадырлайм,  
Баары секет, барлығы алтын садага.

«Звеньевой Зыйнатжан» - Биринчи жолу «Ата-Журт» ырлар жыйнагында басылган.

«Атама осуят» - Биринчи жолу «Менин жерим - ырдын жери» жыйнагында басылган, Экинчи жолу «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында басылганда ырдын ақыркы куплети берилген эмес. Ырдын ақыркы куплети кол жазма боюнча такталды (инв. № 1614).

«Жетиген», «Көлүмө», «Таң калуу», «Жоготуу» - «Ата-Журт» жыйнагына чыккан. «Тоо алды бак, бак четинде ак кыштак» - «Менин жерим ырдын жери» аттуу ырлар жыйнагында басылган. 1954-жылы жыйнакка да киргизилген. Ырдын жазылыш датасы такталып, ақыркы басылыши боюнча берилди.

«Грунья Савельевнага» - Биринчи жолу «Менин жерим - ырдын жери» жыйнагында жарыяланат. Кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында да басылган. Ыр биринчи басылыши боюнча берилди.

«Курбума кат» - ырдын аты жана 1-2-3-4-куплеттери кыскартылып, «Ата-Журт» жыйнагына жарыяланган. Мында автордун кол жазмасынан алынып, толук киргизилди (инв. № 1612).

«Аялга», «Буудай сапыруу» - «Менин жерим - ырдын жери» жыйнагында басылган. «Өбөм деген сөзүнө», - «Ата-Журт» жыйнагында жарыяланган.

«Шекердин жоругу» - Автордун өз кол жазмасы боюнча биринчи жолу жарыяланып олтурат (инв. №1612).

«Ысык-Көлдө төрт мезгил» - «Менин жерим - ырдын жери» жыйнагында басылган. Кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында да киргизилген. Ақыркы жыйнакта төмөнкү саптар киргизилбей калган:

Колхоздорго алкыш келип обкомдон,  
Туу берилип жакшы ишине райком,  
Колхозчу ата тойго барам бүгүн деп,  
Атка минет жутуп алып бозодон.

Кышын көрдүм Ысык-Көлдө кыш жакшы,  
Ак кар басып, аппак кылып кыштакты,  
Жаш бөбөктү апасы уруп чыгарбай  
Терезеден карап турат тыш жакты.

Мында автордун кол жазмасы боюнча толук жарыяланды (инв. № 1612).

«Ақын», «Ай, балажан, балажан», «Ай, сугатчы, сугатчы» - «Менин жерим -ырдын жери» ырлар жыйнагында басылган. Кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында «Ай сугатчы, сугатчы» деген ырдын экинчи куплети кыскартылып калган. Ал кол жазма боюнча кошулду (инв. № 1612).

«Жакшы ыр деген эмне», «Не жаман», «Жер деген эмне». «Сүйүнүн түрлөрү», «Биздин короо», «Шаарыма» - Бул ырлар биринчи жолу «Ата-Журт» ырлар жыйнагында басылган.

«Мен шаарыма баарымын», «Соко жыгуу» - «Менин жерим - ырдын жери» жана «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнактарында басылган.

«Акылдуу атым тил албайт» - Акындын кол жазмасы боюнча биринчи жолу жарыяланып отурат (инв. №1612).

«Саман тартуу» - «Менин жерим - ырдын жери» ырлар жыйнагында жарыяланган. «Быстровка-Балыкчы темир жолу», «Атбашынын чымчыгы», «Бешбармак» - «Ата-Журт» жыйнагында басылган.

«Атбашы» - «Менин жерим - ырдын жери» жыйнагында басылган.

«Көл толкуйт да, кайра басылат», «Таарынба қурбум, таарынба», «Автобус» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Айлыма» - «Менин жерим - ырдын жери» жыйнагында басылган. Бул жыйнакта: «Көптөн бери кат албадым айлымдан, Биле албадым кимдер өлдү, ким аман, Өлүм эмес, үстөм кылсын тириүлүк, Неге десең өлбөс заттан бул заман» -

деген биринчи куплети калтырылып кеткен. Мында акындын кол жазмасы боюнча берилди (инв. №1612).

«Ракмандын илими», «Бээ саамай», «Бекенбиз», «Комуз», «Ай көрүү», «Күн күркүрөө» - Бул ырлар «Менин жерим - ырдын жери» ырлар жыйнагында басылган. Экинчи жолу «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында басылат. Бул басылышында «Ай көрүү» деген ырдын 16-17 ыр саптары киргизилбей калган. Мында кол жазмасынан алынып киргизилди. (инв. № 1612). «Мен кеттим алча бышкан мезгилде», «Көпкө умтулдум, бирок, азга жетпедим», «Менин колуктум» - Бул ырлар биринчи жолу «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Мен да олтурам, күйөөң сенин жанында» - Биринчи жолу «Ата-Журт» ырлар жыйнагында басылган.

«Бүркүт таптоо» - «Менин жерим - ырдын жери» деген жыйнагында жарыяланган. «Орус кызы», «Кыздын сүрү», «Мен тансам жаштан танам, ырдан танбайм» -«Ата-Журт» ырлар жыйнагында басылган.

«Кой» - Биринчи жолу «Менин жерим - ырдын жери» аттуу ырлар жыйнагында, кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында да басылган. Бул эки жыйнакта тең 21- ыр саптан 26-ыр сапка чейинки:

«Түгөлүмдөн түйшүккө  
Бүт жаратып койгондой,  
Санаачы канча пайдам бар,  
Башыңды чайка Ой, бой ой,

Ошондуктан атым кой» -

деген саптар эмнегедир киргизилген эмес. Мында кол жазма боюнча кошуулду (инв. № 1612).

«Байтал бээнин бал кымыз», «Тарт, эркечим, тарт» - «Менин жерим - ырдын жери» деген ырлар жыйнагында жарыяланган. «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында да басылган.

«Кыргыз тоолору» - «Менин жерим - ырдын жери» жана «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында басылган. Кийинки жыйнакта 5-куплеттин биринчи жана төртүнчү сабынын акыркы муундары «Түндү алат», «Тосуп кызарат» болуп кеткен. Автордун өз кол жазмасы жана биринчи жыйнагында «Түндү алыш»,

«Тосуп кызырып» болгондуктан, мында кол жазмадагыдай оңдолду жана ақыркы 6-7-куплет ыр кол жазмадан алынып берилди (инв. № 1612).

«Уурулук деген эмне?», «Жаныбарым Ысык-Көл», «Кечире көр» - «Менин жерим - ырдын жери» ырлар жыйнагында чыккан. «Жаныбарым Ысык-Көл» деген ырдын ақыркы куплети ақындын кол жазмасынан алынып киргизилди (инв. № 1612).

«Арпа жайлосунда бир түн». Ақындын кол жазмасы боюнча биринчи жолу жарыяланышы (инв. № 1612).

«Илбирс уя», «Мен айылга келгенде», «Кой саадырган келинчек» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Коргон ташты жайладык», «Эненин күчү», «Башкарманын аялы» - «Менин жерим - ырдын жери» жана «Тандалмалуу ырлар, поэмалар» жыйнактарында басылган. Бул эки жыйнакта тең «Башкарманын аялы» деген ырдын 3,5- куплеттери берилбей калган, мында ақындын кол жазмасы боюнча толукталды (инв. № 1612).

«Тоо ичинде мектеп бар», «Айчүрөктүн ак шумкар», «Көл ата», «Майчы менен мал доктор» - Бул ырлар «Менин жерим - ырдын жери» жана «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнактарында жарыяланган. «Көл ата» деген ырдын ақыркы куплети кол жазма боюнча алынып кошулду (инв. № 1612).

«Чапак» - Бул ыр «Ата-Журт» ырлар жыйнагында басылган.

«Күндөр», «Жездем келе жатыры» - «Менин жерим - ырдын жери» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Туюк аска» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Кошумча эмгек», «Парторг келет райондон», «Жайлоо», «Баатыр эне» — Бул ырлар «Менин жерим - ырдын жери» жыйнагында жарыяланган. 1954-жылкы тандалмалуу жыйнакка да киргизилген. «Кошумча эмгек» деген ырынын ақыркы куплети автордун кол жазмасынан алынып кошулду. (инв. № 1912).

«Күйгөн» - «Менин жерим - ырдын жери» жыйнагында басылган. 1954-жылкы тандалмалуу жыйнакка да кирген. Бирок бул жыйнактарда аяккы куплет киргизилбей калган. Мында кол жазма боюнча кошулду (инв. № 1612).

«Жылкычы» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Нарын дайра», «Ай Жамийла, Жамийла» - «Менин жерим - ырдын жери» ырлар жыйнагында жарыяланган. Кийин «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында да басылган.

«Жеңемдин сөзү» - «Менин жерим - ырдын жери» ырлар жыйнагында басылган.

Ақыркы куплети кол жазмасы боюнча киргизилди (инв. № 1612).

«Мария», «Чөп үймөк», «Мен почтобай, почтобай», «Артиллеристтердин маршы», «Жеңиш ыры», «Кыздардын күүсү» - Бул ырлар «Менин жерим - ырдын жери» жыйнагында жарыяланган. 1954-жылкы тандалмалуу жыйнакка да киргизилген.

«Алма жыйноо» - «Менин жерим - ырдын жери» деген жыйнакка «Алма» деген ат менен чыккан. Автордун кол жазмасында «Алма жыйноо» деп берилгендиктен жана ырдын мазмуну алма жыйноого ылайыктуу болгондуктан, бул жыйнакка ушундай ат менен берилди. Ырдын бешинчи жана алтынчы куплеттери кол жазма боюнча жаңыдан кошулду (инв. № 1612).

«Москва», «Кой төлдөтүү», «Жүзүм алуу», «Физкультурниктердин маршы», «Коон үзмөй», «Кыз өпмөй», «Мураптын ыры», «Узатуу» - Бул ырлар «Менин жерим - ырдын жери» жыйнагында жарыяланган. 1954-жылкы тандалмалуу жыйнакка да киргизилген. «Коон үзмөй» деген ырдын ақыркы куплети кол жазма боюнча кошулду (инв. № 1612).

«Ботоюм» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында басылган.

«Тосуп алуу», «Бекбекей», «Өмүргө» - Бул ырлар «Менин жерим - ырдын жери» жыйнагында басылып чыккан.

«Ким болсом», «Лениндин күмбөзүнө» - Бул ырлар ақындын кол жазмасы боюнча биринчи жолу жарыяланышы (инв. № 1612).

«Качкынбай качак», «Мен көлүмө келгенде» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Ата-Журтум» - «Менин жерим - ырдын жери» ырлар жыйнагына чыккан. 1954-жылкы тандалмалуу жыйнакка да киргизилген. Бул эки жыйнакта тең текстин төртүнчү куплети кирбей калган, мында кол жазма боюнча алынып кошулду (инв. № 1612).

«Көлдүн кечки көрүнүшү», «Ак кайың» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Жоготтум» - «Менин жерим - ырдын жери» жана «Тандалмалуу ырлар, поэмалар», жыйнактарында жарыяланган. Эки жыйнакка тең 18-ыр саптан 21-ыр сабына чейин киргизилбей калган. Мында кол жазма боюнча алынды (инв. № 1612).

«Бир чака суу», «Коштошуу» - «Менин жерим - ырдын жери» жыйнагында жарыяланган.

«Аккан суу» - Ақындын кол жазмасы боюнча биринчи жолу жарыяланып олтурат.

«Секидеги жапыс там», «Учкучтардын ыры» - «Менин жерим - ырдын жери» ырлар жыйнагында басылган. 1954-жылкы тандалмалуу жыйнакка да киргизилген.

«Сагатыма», «Жеңемдин ыры»; «Ырларым», «Балалык» - Бул ырлар биринчи жолу «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Эмгек күн», «Жетим козу» - «Менин жерим - ырдын жери» жыйнагында басылган.

«Кышкы бороон», «Кош айдоо», - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында басылып чыккан. «Кош айдоо» деген ырдын датасы кол жазмадан такталды.

«Айрөк» - «Менин жерим - ырдын жери» деген жыйнагында жарыяланган. 1954-жылкы тандалмалуу жыйнагына да киргизилген.

«Чолпон-Ата» - «Менин жерим - ырдын жери» жыйнагында басылган.

«Мен Маскөөнү көргөндө» - Биринчи жолу «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында басылып чыккан.

«Уйдун тили», «Таранчы» - 1949-жылды чыккан «Жаңы ырлар» жыйнагында жарыяланган.

«Жазыма» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Менин күнүм» - 1949-жылды чыккан «Жаңы ырлар» жыйнагында басылган.

«Бизге түнөй кет», «Байка жигиттер» - «Жаңы ырлар (1949), «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» (1954) жыйнактарында басылган.

«Көңүл айталык», «Бул кандайча» - Биринчи жолу «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Мен- кыргыздын ақыны», «Көзүм өткүр» - «Жаңы ырлар» (1949) жыйнагында жарыяланган. 1954-жылкы тандалмалуу жыйнакка да басылган, бул басылышиныда «Көзүм өткүр» деген ырдын алтынчы саптан тогузунчук ыр сабына чейин кирбей калган. Мында «Жаңы ырлар» жыйнагы боюнча алынып киргизилди.

«Төөңдү бер», «Мен кеме», «Жакшы ыр жазсам», «Дагы аял жөнүндө», «Сөзү бар» - Бул ырлар биринчи жолу «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Эне тили», «Кубанам», «Жактырдым», «Бул турмушта», «Прагада», «Фрунзенин түнү» - Биринчи жолу «Жаңы ырлар» (1949) жыйнагында басылып чыккан.

«Жаңылуу», «Кызыл жүк» - «Жаңы ырлар» (1949), «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнактарында жарыяланган.

«Дан жомогу» - «Жаңы ырлар» жыйнагында басылган.

«Ата-Журт» - Социалисттик Родинаны сүйүнүн, урматтоонун, ал үчүн бүт өмүрдү арноонун гимни катарында жазылган. 1958-жылы чыккан акындын жарыяланбаган чыгармалары ушул ырдын аты менен «Ата-Журт» делинип жарыяланган.

«Эмгегин», «Ташчылар», «Менин үйүм» - Биринчи жолу «Жаңы ырлар» (1949) жыйнагында жарыяланган. Экинчи жолу 1954-жылкы жыйнакка да киргизилген. Акыркы чыгышында «Менин үйүм» аттуу ырдын 14-саптан 26-сапка чейинки ыр жолдору калтырылып кеткен. Мында калтырылган ыр саптары «Жаңы ырлар» жыйнагы боюнча кошууда.

«Ысык-Көл» - «Жаңы ырлар» жыйнагында басылган.

«Казакбай», «Кар жаады» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагына киргизилген.

«Күз», «Мен жүргүнчү», «Ден соолук», «Музыка», «Жүзүм айы», «Өзүмдү өзүм» - «Жаңы ырлар» (1949) жыйнагында басылып чыккан.

«Жаз», «Билбейм кандай» - Биринчи жолу «Ата-Журт» ырлар жыйнагына киргизилген.

«Суу келатат», «Катуу жатып, жумшак ойгонуп» - «Жаңы ырлар» (1949) жыйнагында жарыяланган.

«Шаарым - асыл Фрунзем». Биринчи жолу «Жаңы ырлар» (1949) жыйнагында басылган. «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагына 16-саптан 23-сапка чейинки ыр жолдору кыскартылып киргизилген. Мында ырдын тексти «Жаңы ырлар» жыйнагы боюнча толукталып берилди.

«Коончу», «Бөк, бөк, бөдөнөм», «Коммунизм колхозу», «Помидор», «Вино», «Жумушчунун мүнөзү» - «Жаңы ырлар» (1949) жыйнагында жарыяланган. 1954-жылкы тандалмалуу жыйнагында соңку ырдын үчүнчү, төртүнчү куплети кыскартылып басылган. Мында, «Жаңы ырлар» жыйнагы боюнча толук киргизилди.

«Күнгө», «Биздин кызылча» - Биринчи жолу «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Кечки убак», «Ф30догу иниме», «Маляр», «Жумушчу» - «Жаңы ырлар» (1949) жана 1954-жылкы тандалмалуу жыйнектарында жарыяланган.

«Дубалчы» - «Жаңы ырлар» жыйнагында жарыяланган.

«Завод көрдүм» - Биринчи жолу «Жаңы ырлар» (1949) жыйнагында жарыяланган.

«Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында ырдын биринчи, төртүнчү, бешинчи куплеттери кыскартылып киргизилген. Азыркы текст толугу менен «Жаңы ырлар» жыйнагы боюнча берилди.

«Пржевальскийге», «Плотник», «Устанын сөзү» «Карабек», «Маржанкүл», «Турсун сакчы», «Паравоз» - Бул ырлар «Жаңы ырлар» (1949) жыйнагында басылган.

«Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында «Турсун сакчы» деген ырынын 20-куплети калтырылып кеткен. Мында «Жаңы ырлар» жыйнагы боюнча берилди.

«Жоголгон дептер» - «Жаңы ырлар» жыйнагында басылган.

«Келип кеткен мейманга» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган. Ыр кыргыз адабиятын орус тилинде пропагандалоочу адабиятчылардын бири Л. Пасынковго арнап жазылган.

«Сагынуу», «Арык суусу», «Жаралдым» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Василийдин сары тору ат» - «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында басылган.

«Сугат маалы», «Кээде жымжырт сүзүлүккү тартканың», «Айлык сапар кетсең дагы ағылып», «Көңүлүм сергек улам көктөп тургандай» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.

«Сүйүнүү», «Кетменим», «Колхоздогу түн» - «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында жарыяланган.

«Кыйратам деп, мейли кыян сел акса», «Райкомдун секретары», «Жамгыр жаады», «Балалык», «Орус эли», «Жылдыз калаа», «Түнкү кеңеш», «Эриккенде», «Жеңишкандын атасы», «Коштошуу», «Москва», «Пушкинге», «Колхозчуга», «Күлжамал» - Бул ырлар «Ата- Журт» жыйнагында жарыяланган.

«Түлкү менен каздар» - Биринчи жолу «Балдар үчүн» деген ырлар жыйнагына басылган. Экинчи жолу «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында чыккан. Бул жыйнакка акыркы чыгышы боюнча киргизилди.

«Бат айтма» (Жаңылтмач) - Биринчи жолу «Балдар үчүн» ырлар жыйнагында чыгат. «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында экинчи жолу басылат. Бирок, акыркы басылышинда 10-11-саптар өзгөртүлүп мындайча берилген:

«Көк түстүү  
Колду өөп  
Көбүргөн».

Автордун өз кол жазмасында жана жыйнагында да төмөнкүдөй:

«Көк түстүү  
Көлдү өөп  
Көлбүргөн»  
«Көк түстүү

Ушул эле ырда 31,35-ыр саптары да өзгөрүлүп кеткен:

«Алсам дейм  
Акыйкат,  
Аска таш,  
Алдыrbай  
Аска таш Акыйкат» — деп,

«Акыйтат» деген сөздү «Акыйкат» деген сөзгө алмаштырган. Ырдын тексти бул жыйнакта «Балдар үчүн» деген жыйнактан алынды. «Жаш жеткинчектер» - «Жаңы ырлар» жыйнагында басылган. «Коля» - «Махабат» ырлар жыйнагына чыккан. Кийинки жыйнактарында жок. Жазылган датасы кол жазмадан такталып берилди.

«Чымын, чиркей ырлары» - Биринчи жолу «Балдар үчүн» ырлар жыйнагына чыккан. «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнагында да басылган. Ырдын жазылган жылы акындын кол жазмасы боюнча такталды (инв. № 1611).

«Жамгыр ыры» - «Балдар үчүн» ырлар жыйнагында чыккан. Ырга композитор Калый Молдобасанов музика жазган. Датасы кол жазмадан алынды (инв. № 1611).

«Кара чыйырчык», «Балдар менен турналар» - «Балдар үчүн», «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар» жыйнактарында басылган. Акыркы басылышинда «Кара чыйырчык» деген ырдын төмөнкү эки куплети кирбей калган:

«Эгинге зыян келтирчүү,  
Чегиртке менен кармашат.  
Жазмыштын өжөр колунан  
Адамдын багын талашат.  
Чоңго айланат акыры

Турмушта майда кырсыктар,  
Майданын, майда баатыры,  
Биздин кара чыйырчыктар».

Бул ыр сабактары «Балдар үчүн» ырлар жыйнагынан алынып киргизилди.  
«Самолёт ыры» - «Балдар үчүн», «Тандалмалуу ырлар жана поэмалар»  
жыйнактарында басылган. Мында ақыркы басылышы алынды.  
«Нургүл» - Биринчи жолу кол жазма боюнча киргизилди (инв. № 1611).  
«2» менен Эмилбек» — «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.  
«Калпычы Канымкул» - Ақындын кол жазмасы боюнча биринчи жолу  
жарыяланып олтурат (инв. № 1612).  
«Тай құлук», «Кулой, кулой торпогум» - «Менин жерим - ырдын жери» ырлар  
жыйнагында жарыяланган.  
«Физкультура, «Бала тили» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.  
«Тору тай» - «Менин жерим - ырдын жери» ырлар жыйнагында жарыяланган.  
«Телебай тентек», «Эки метр Эсенкул» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында басылган.  
«Учкаяк болгон балапан» - Ақындын кол жазмасы боюнча алынды. (инв. № 1612).  
«Китеттин душманы» - «Ата-Журт» жыйнагында жарыяланган.  
«Биринчи сентябрь», «Китетти сүй» - «Жаңы ырлар» (1949) жыйнагында  
жарыяланган.  
«Күштар кетти», «Бак тигели», «Мугалим», «Пионер ким», «Пионер ыры» - «Жаңы  
ырлар» жыйнагында басылган. 1954-жылкы тандалмалуу жыйнакка да  
киргизилген.  
«Кайғы» (Илгерки бир мергенчиден) - Бул ыр «Чолпонстан» жыйнагында  
жарыяланган.  
«Мұнәз ойну» - «Махабат» ырлар жыйнагында басылган. Бул легенда А.  
Осмоновдун 1937-жылы жазған «Кайғы» аттуу легендасынын кайрадан жазылган  
жаңы варианты болууга тийиш.  
«Ысық-Көл», «Куу кумпай» - Биринчи жолу «Жаңы ырлар» жыйнагында  
жарыяланган.  
«Балта жутар» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында басылып чыккан.  
«Домонун кызы» - «Жаңы ырлар» (1949) жыйнагында жарыяланган.  
«Калп айтуу», «Алдар» - Биринчи жолу «Жаңы ырлар» (1949) жыйнагында  
басылган. Кийин 1954-жылкы тандалмалуу жыйнакка да киргизилген.  
«Мартчылық», «Шумкардын туулушу» - Биринчи жолу «Жаңы ырлар» (1949)  
жыйнагында басылып чыккан.  
«Уруулук», «Жаман көз», «Жер албагыр», «Кыдыр, бакыт» - Биринчи жолу «Ата-  
Журт» жыйнагында басылган.  
«Кашабаң», «Жыл талашуу», «Чилде», «Баланын эне өбөгү». -«Себеп болор бекен  
деп», «Аялына күйөөсү» - «Жаңы ырлар» (1949) жыйнагында чыккан.  
«Өңгө жалган, өлүм ак» - «Ата-Журт» ырлар жыйнагында жарыяланган.  
«Бул айтылуучу кеп» - « Жаңы ырлар» (1949) жана 1954-жылкы тандалмалуу  
жыйнактарында жарыяланган